

**Ш. УБАЙДУЛЛАЕВ, Б. ГАФУРОВ,
Д. УБАЙДУЛЛАЕВА**

ЧАКЫРУУГА ЧЕЙИНКИ БАШТАПКЫ ДАЯРДЫК

*Жаты орто билүм берүүчү мекемелердин
11-класстары үчүн окуу китеби*

1-басылышы

*Озбекстан Республикасынын Элгө билүм берүү
министригү басмага сунуштаган*

Ташкент – «ILM ZIYO» – 2018

*Книга представлена исключительно в образовательных целях
UZEDU.ONLINE

Пикир жазғандар: А. ШУМАН – Өзбекстан Республикасынын Коргоо министрлігінин аскердик кадрларды даярдоо башкармасының башчысы, полковник;
М. ТЫНЫБЕКОВ – Жараңдық корюнуу институтунун ага окутуучусу;
И. МАМАТОВ – Таңкент Медициналык академиясынын алдындағы аскердик-медициналык факультеттеги окутуучусу, полковник;
А. САТВАЛДИЕВ – Низамий атындагы ТМПУ аскердик кафе-ресторанынын доценти;
Х. АТАЖАНОВ – Шайхантахур районундагы 102-жалын орто билим берүүчү мектептин «ЧЧБД» аскердик мугалими;
Т. КАРИМОВ – Ынусабат районундагы 5-жалын орто билим берүүчү мектептин «ЧЧБД» аскердик мугалими;
М. РАХМАНОВ – Р.Глиэр атындагы Республикалык адистептерилен музыкалык академиясының дигер аскердик бапкерүүчеси.

Ch 16 Убайдуллаев Ш. ж.б.

Чакырууга чейинки баштапкы даярдык. 11-класс үчүн окуу китеbi/
Ш. Убайдуллаев, Б.Гафуров, Д. Убайдуллаева. – Таңкент: «ILM ZIYO»,
2018. – 200 б.

ISBN 978-9943-16-436-9

Ушул окуу китебинде жараңдык корюнуу, жашоо коопсуздугунун негиздери, коопсуздук жана озгочо кырдаандарда адамдың корюнуусу, аскердик кызметтүүгүүкүүс негиздери, аскердик иштим негиздери, атуу даярлыгы, санка түрүү даярлыгы, практикалык аскердик-дөнсө тарбиянык даярдык жана медициналык билимдин негиздери жөнүндө маалыматтар берилген. Китеpte берилген темаларды оздоштуруу аркылуу окуучулар озгочо кырдаал болгондо кандай арекеттөнүү жөнүндө конкүттүрлөргө ээ болупат.

Окуу китеbi 11-класстын окуучулары жана ушул предметтеги сабак берүүчү мугалимдер үчүн ариалыктас.

УО'К 355.253.2(075.3)=512.154
КВК 68.49 (50')3

Республикалык макеаттүү китеп фондуну каражаттары эсебинен басылды.

ISBN 978-9943-16-436-9

© Ш. Убайдуллаев. ж.б., 2018-ж.
© «ILM ZIYO» басма үйү, 2018-ж.

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

UZEDU.ONLINE

АЛГЫ СӨЗ

Озбекстан Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө алып барылган реформаларды улантып, өлкө башчыбыз Ш. Мирзиёев: «Көздөлгөн стратегиялык максаттарга жетишүүдө жана аларды турмушка толук колдонууда ар тарааптуу жана мыкты даярдалган, өз Мекенине туруктуу, жогорку квалификациялуу аскердик кадрларды тарбиялоо, мамлекет тарабынан алардын социалдык коргоосун кепилдөө чечүүчү жана негизги фактор эсептелет. Ошондуктан республиканын баардык окуу мекемелеринде партриоттук тарбиясы жөнүндөгү предметтерди киргизүү жана күчтүү боюнча практикалык иштер башталды», – деп айтып өттү.

Колундагы ушул китең 10-класстар үчүн басмадан чыккан «Чакырууга чейинки баштапкы даярдык» окуу китебинин уландысы болуп, 11-класстар үчүн түзүлгөн программанын негизинде даярдалган. Китең төмөнкү бөлүмдердөн турат: 1-бөлүм: Жараптык коргонуу. Өмүр коопсуздүгүнүн негиздери. Коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдарда адамдын коргонуусу; 2-бөлүм: Сапка туруу даярдыгы; 3-бөлүм: Аскердик кызматтын укуктук негиздери; 4-бөлүм: Аскердик иштин негиздери; 5-бөлүм: Атуу даярдагы; 6-бөлүм: Практикалык аскердик-дene тарбиялык даярдык; 7-бөлүм. Медициналык билимдин негиздери.

Окуу китебинде аскердик тармакка тиешелүү буйрук, токтом, жобо, окуу колдонмо жана башка окуу адабияттардан кенири пайдаланылган.

Окуучуларга окуу китеиндеги темалардын мазмуну өздөштүрүүгө ынгайлуу болуусу үчүн анда фото маалыматтар, чиймелер колдонулган. Ар бир бөлүмдүн аягында теманы өздөштүрүү даражасын аныктоо максатында текшерүүчү суроолор берилген.

«Чакырууга чейинки баштапкы даярдык» предмети химия, физика, дene тарбия сыйктуу предметтер менен тыгыз байланышта болуп, бул окуучулардын келечекте Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү катарына аскердик кызматка чакырылган убагында өз конституциялык бурчтарын өтөөгө көмектөштөт.

Жаштарга аскердик таалим берүүдө аларга кошуундардын окуу-күжүрмөн ишинде аткарылуучу көнүгүүлөр, аракеттер жана машыгууларды аскердик бөлүмдердөгүгө мүмкүн болушунча жакындаштырган түрдө үйрөтүү көздө тутулат. Бул көнүгүүлөрдү көп жолу кайталоонун натыйжасында жаштарда керектүү аскердик билим жана көнүкмөлөр пайда болот.

Все учебники Узбекистана на сайте UZEDU.ONLINE

**I БӨЛҮК. ЖАРАНДЫҚ КОРГОНУУ. ӨМҮР КООПСУЗДУГУНУН
НЕГИЗДЕРИ. КООПСУЗДУК ЖАНА
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДА АДАМДЫН КОРГОНУУСУ**

**1-бөлүм. ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДЫН АЛДЫН
АЛГУУ ЖАНА АРАКЕТТЕНҮҮНҮН БИРДИКТҮҮ
СИСТЕМАСЫН УЮШТУРУУ**

**1.1. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аракеттенүүнүн
мамлекеттик системасы (ӨКМС)**

Эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, элибиздин тынч жана бейпил жашоосу учун кабыл алынган мыйзамдардын негизинде республикабыздын бардык ишканы, окуу жай жана мекемелеринде тийиштүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бул иштердин ичинде жарандық коргонуу маселелерине айрыкча көнүл бурулган.

Ушул маанилүү милдетти ишке ашыруу максатында Өзбекстан Республикасы Президентинин «Өзбекстан Республикасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигин уюштуруу жөнүндөгү» Указы жарыяланды жана ага ылайык түрдө Өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлдү.

Министрликтин негизги милдетине эл жана калк чарбалары объекттерин табигый кырсыктардан коргоонун эффективдүү системасын түзүү, республикада табигый жана техногендик кырдаалдардын алдын алуу жана алардын кесепттерин жоюу, ошондой эле, өзгөчө кырдаалдарда алардын алдын алуу жана аракеттенүүнүн бирдиктүү системасын уюштуруу кирет. Ушул максатта Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин «Өзбекстан Республикасынын Өзгөчө Кырдаалдарда алардын алдын алуу жана аракеттенүүнүн мамлекеттик системасын андан да өркүндөтүү жөнүндөгү» токтому кабыл алынган.

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аракеттенүүнүн мамлекеттик системасы адамдардын курман болушун, алардын саламаттыгы же айланачойрөгө зиян жетиши, олуттуу материалдык жоготуулар келтирип чыгарышы жана жашоо шартынын изден чыгышына алып келиши мүмкүн болгон же алып келген авария, кырсык, кооптуу табигый кырсык, табигый же башка кырсык натыйжасында белгилүү бир аймакта пайда болгон кырдаалды;

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аларды жоюунун чаралары, усулдары, каражаттарынын системасын, иш-аракеттердин комплексин; алдын ала өткөрүлүп, өзгөчө кырдаалдардын болуу коркунучун мүмкүн болушунча азайтууга, мындай кырдаалдар болгондо, адамдардын саламаттыгын сактоо, айланы-чөйрөгө жете турган зыян жана материалдык жоготуулардын санын азайтууга каратылган иш-чаралардын комплексин; өзгөчө кырдаалдар болгондо өткөрүлүп, адамдардын өмүрү жана саламаттыгын сактоону, айланы-чөйрөгө жете турган зыян жана материалдык жоготуулардын санын азайтууга, ошондой эле, өзгөчө кырдаалдар жараган зоналарды курчоого алып, кооптуу факторлордун таасириң жоюуга каратылган авариялык-куткаруу иштери жана кечикирилгис башка иштерди өзүнө камтыйт.

ӨКМС мийдемтери, түзүлүшү, даражалары, башкаруу жана нинди жондоочу органдар. ӨКМС башкаруу органдары, мамлекет жана чарбалык башкаруу органдар, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары өзгөчө кырдаалдарда калк жана аймактарды коргоо маселелерин чечүү ыйгарым укугуна кире турган башка мекемелердин күч жана каражаттарын бириктирет жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана ишке ашируу, алар болгондо калктын коопсуздугун, айланы-чөйрөнү коргоону, о.э. тынчтык жана аскердик тартип учурунда мамлекеттин экономикасына тийүүчү зыянды азайтууну камсыздайт.

Тынчтык жана аскердик тартип учурунда калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашируу, нормативдик-укуктук документтерди иштеп чыгуу жана ишке ашируу; республика аймагындагы мүмкүн болгон өзгөчө кырдаалдарды прогноздоо, алардын социалдык-экономикалык кесепттерин баалоо; өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга, адамдардын коопсуздугун камсыздоого, кооптуу технологиялар жана өндүрүштөрдүн тобокелдигин төмөндөтүүгө, экономиканын тармактары жана башка мекемелердин ишинин туруктуулугун аширууга каратылган максаттуу жана комплекстүү илимий-техникалык программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашируу; башкаруу органдары жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, аларды жоюу үчүн мерчемделген күч жана каражаттардын туруктуу дядыгын камсыздоо; калк жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, өз ара алмашуу жана берүү; калкты, башкаруу органдарынын кызмат адамдарын, ӨКМС күчтөрүн жана каражаттарын өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо; өзгөчө кырдаалдарды жоюу үчүн каржылык жана материалдык ресурстардын запастарын түзүү; калк жана аймактарды

өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча мамлекеттик экспертиза, текшерүүнү жасоо; өзгөчө кырдаалдарды жоюу; өзгөчө кырдаалдардан жабыркаган элди социалдык коргоо боюнча иш-чараларды аткаруу; калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча жарандардын, ошондой эле аларды жоюуда түздөн-түз катышкан адамдардын укук жана милдеттерин ишке ашируу; калк жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча эл аралык кызматташуу; пайда болушу мүмкүн болгон өзгөчө кырдаалдардан камсыздандыруунун ылайыктуу системасын камсыздоо ӨКМСнын негизги милдеттеринен эсептелет.

ӨКМС аймактык жана функционалдык төмөнкү системалардан турат жана курамында маалыматтык-башкаруу системасы иштей турган республикалык, жергилиткүү жана объекттер масштабындагы үч даражага ээ.

ӨКМСнын ар бир даражасы төмөкүлөрдөн турат:

- ӨКМС башкаруу органдары;
- ӨКМС күндөлүк башкаруу органдары;
- өзгөчө кырдаалдарды жоюу күчтөрү жана каражаттары;
- өзгөчө кырдаалдарды жоюу үчүн каржылык жана материалдык ресурстардын запастары;
- кабар берүү, байланыш системалары, башкаруу жана маалымат менен камсыздоонун автоматташтырылган системалары.

ӨКМСнын аймактык төмөнкү системалары өз административдик аймактары чегинде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аларды жоюу үчүн Каракалпакстан Республикасы, облустар жана Ташкент шаарында түзүлөт, о.э. тиешелүү райондор, шаарлар, шаарчалар, кыштактар жана айылдар масштабындагы муундардан турат.

ӨКМСнын функционалдык төмөнкү системалары мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, башка мекемелер жана объекттерде айланачойре жана жогорку даражадагы кооптуу объекттердин абалын күзөтүү жана текшерүүнү ишке ашируу, ошондой эле, структуралык жактан тиешелүү объекттерде алардын өндүрүштүк иши менен байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аларды жоюу үчүн уюштурулат жана ӨКМС кызматтарынан, төмөнкү системалардын мамлекеттик көзөмөл органдарынан, күч жана каражаттарынан турат.

ӨКМС кызматтары, мамлекеттик көзөмөл органдары, о.э. күзөтүү жана текшерүүнүн башка мекемелери, ӨКМС функционалдык төмөнкү системалары өзгөчө кырдаалдарды жоюу күчтөрү жана каражаттарынын милдеттери, аларды уюштуруу курамы мамлекеттик жана чарбалык

башкаруу органдары, ошондой эле, башка мекемелердин айлана-чөйрөнүн абалын күзөтүү жана текшерүү иштериндеги функциялары, текшерүүгө тийиштүү жогорку даражадагы кооптуу объекттердеги өндүрүштүк технологиялардын өзгөчөлүгүн эсепке алган түрдө иштеп чыгылган ушул төмөнкү системалар жөнүндөгү жоболор менен белгиленет жана Өзбекстан Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (кийинки орундарда ӨКМ деп аталат) менен макулдашылган түрдө тиешелүү мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, башка мекеме жетекчилери тарабынан тастыкталат.

ӨКМС маалымат-башкаруу системасы төмөнкүлөрдү өз ичине алат:

- ӨКМнин курч жагдайларды башкаруу борбору;
- ӨКМС аймактык жана функционалдык төмөнкү системаларынын маалыматтык-анализ борборлору;
- айлана-чөйрөнү жана жогорку даражада кооптуу объекттердин абалын күзөтүү жана текшерүү органдарынын маалымат борборлору;
- кыймылсыз башкаруу пункттары;
- өзгөчө кырдаалдарды жоюунун күч жана каражаттарын башкаруунун мобилдик пункттары;
- ӨКМС аймактык жана функционалдык төмөнкү системаларынын кезекчилик-диспетчердик кызматтары;
- байланыш жана маалымат узатуу каражаттары, ошондой эле башкаруу жана маалымат менен камсыздоонун автоматташтырылган системасы.

Маалыматтык-башкаруу системасы төмөнкүлөрдү камсыздашы керек:

- ӨКМСнын аймактык жана функционалдык төмөнкү системаларынан алынган сейсмологиялык, геологиялык, гидрометеорологиялык кооптуу кырсыктар, өнөр жай жана транспорттогу авариялар жана кырсыктар, эпидемиялар, эпизоотиялар, эпифитотопиялар, радиоактивдүү, химиялык жана биологиялык (бактериологиялык) абал жөнүндөгү маалыматтарды чогултуу жана кайра иштетүү (анализдөө, сактоо);
- жетекчи органдар, ӨКМСнын күндөлүк башкаруу органдары, өзгөчө кырдаалдарды жоюу күчтөрү жана каражаттары, о.э. элге өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу абалдары, өзгөчөлүктөрү, өнүгүү көлөмдөрү жана жүрүшү, болушу мүмкүн болгон кесепеттери, өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүү тартиби жөнүндө кабарлоо жана маалымат берүү;
- ӨКМС төмөнкү системалары жана муундары, ӨКМСнын жетекчилик кылуучу башкаруу органдары, башкаруу пункттары, өзгөчө кырдаалдарды жоюу күчтөрү жана каражаттары ортосунда өз ара маалымат алмашуу.

Өзгөчө кырдаалдар жөнүндөгү маалыматтардын чендери, мазмуну жана түрлөрү, аларды ӨКМСна, анын төмөнкү системалары жана муундарына, ошондой эле, калкка жеткирүү мөөнөттөрү жана тартиби Өзбекстан Республикасы Жарандык коргонуунун башчысы тарабынан тастыкталуучу Мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары жана башка мекемелердин ортосунда өзгөчө кырдаалдар маселелери боюнча күндөлүк кызматташуу жана кабар берүү инструкциясы менен белгиленет.

ӨКМС жетекчи органдары – бил ыйгарым укуктарына калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча төмөнкү маселелерди чечүү кире турган мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары, о.э. башка мекемелер жана объекттер болуп саналат.

– республика деңгээлинде – ӨКМ борбордук аппараты, мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, о.э. айланы-чөйрө жана жогорку даражада кооптуу объекттердин абалын күзөтүү жана текшерүү үчүн жооптуу болгон, о.э., курамында химиялык, жарылуучу, өрт чыгышы мүмкүн болгон жана башка кооптуу объекттер бар болгон мекемелер;

- жергиликтүү даражада – жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары;
- объекттер даражасында – мекеме жана объекттердин администрациясы.

ӨКМС, анын төмөнкү система жана муундарынын ишин уюштуруу, калк жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарууга даярдыгы үчүн толук жоопкерчилик тиешелүү жетекчи органдарга жүктөлөт.

ӨКМСнын күч жана каражаттары төмөнкүлөрдөн турат:

- жарандык коргонуу кошуундары;
- ӨКМге түздөн-түз жана оперативдүү баш ийүүчү республикалык адистештирилген түзүмдерүү, куткаруу системалары;
- министрликтер жана мекемелердин профессионалдык адистештирилген бөлүмдерүү жана түзүмдерүү, республикалык, жергиликтүү жана объекттер даражасындағы ӨКМС тийиштүү аймактык жана функционалдык төмөнкү системаларынын куткаруу кызматтары жана куткаруу түзүмдерүү;
- Өзбекстан Кызыл Жарым ай коомуунун ыктыярчылар отряддары (командалары, топтору), коргоого көмөктөшүүчү «Vatanparvar» мекемеси.

Прогноздоштуруулуп жаткан же пайда болгон өзгөчө кырдаалдардын абалы, көлөмдөрүнөн келип чыгып Өзбекстан Республикасынын Премьер министри – Жарандык коргонуунун башчысы, ошондой эле, жарандык

коргонуунун башчысы – Каракалпакстан Республикасы Министрлер Кеңеши төрагасы, тийиштүү облустар жана Ташкент шаар акиминин чечими менен белгилүү бир аймактын чегинде ӨМКС иш алып баруунун төмөнкү режимдеринен бири орнотулат:

- күндөлүк иш режими – нормадагы иштеп чыгаруу-өнөр жай, радиациялык, химиялык, биологиялык (бактериологиялык), сейсминалык жана гидрометеорологиялык кырдаалда, эпидемиялар, эпизоотиялар жана эпифитотиялар болбогондо;

- жогорку даярдык режими – иштеп чыгаруу-өнөр жай, радиациялык, химиялык, биологиялык (бактериологиялык), сейсминалык жана гидрометеорологиялык кырдаал жамандашканда, өзгөчө кырдаалдар пайда болушу мүмкүндүгү жөнүндө прогноз алынганда;

- өзгөчө режим – өзгөчө кырдаалдар пайда болгондо жана өзгөчө кырдаалдар учурунда.

Төмөнкүлөр ӨКМС иш алып баруу убагында ишке ашырыла турган негизги иш-чаралар эсептелет:

а) күндөлүк иш режиминде:

- айлана-чөйрөнүн абалын, жогорку даражада кооптуу объекттер жана аларга жакын аймактагы кырдаалдарды күзөтүү жана көзөмөлдөөнү ишке ашыруу;

- өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, калктын коопсуздугу жана коргонуусун камсыздоо, жетиши мүмкүн болгон зыян жана зыянды кыскартуу, ошондой эле, өзгөчө кырдаалдар шартында турас жай имараттары, өнөр жай объекттери, жашоону камсыздоочу системалар жана экономика тармактарынын иштөөсүнүн туруктуулугун ашыруу боюнча максаттуу жана илимий-техникалык программалар, о.э. иш-чараларды пландоо жана аткаруу;

- өзгөчө кырдаалдар боюнча башкаруу органдары жана ӨКМС күчтөрүн өзгөчө кырдаалдар убагындагы аракеттерге даярдоону өркүндөтүү, калкты өзгөчө кырдаалдар убагында коргоо усулдары жана аракеттенүүгө үйрөтүүнү уюштуруу;

- өзгөчө кырдаалдарды жоюу үчүн каржылык жана материалдык ресурстардын запасын түзүү жана толтуруу;

- камсыздандыруунун (страхование) максаттуу түрлөрүн ишке ашыруу;

б) жогорку даярдык режиминде:

- өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучу жөнүндө мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары жана башка мекемелерге кабар берүү жана элди кабардар кылуу;

- ӨКМС тийиштүү төмөнкү системалары жана муундары ишине түздөн-түз жетекчилик кылууна мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдары жана башка мекемелердин өз мойнуна алуусу, зарылдык болгондо кырдаалдын начарлоо себептерин аныктоо үчүн кырык болушу мүмкүн болгон аймактарда ыкчам топторду уюштуруу, кырдаалды нормалдаштыруу боюнча сунуштар иштеп чыгуу;
 - туруктуу жайгашуу пункттарында ӨКМС жетекчилери курамдын түнкүн кезекчилигин уюштуруу;
 - өзгөчө кырдаалдар боюнча аймактык башкармалар (бөлүмдөр)дын ыкчам топтору, о.э. мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, объекттер жана башка мекемелердин кезекчилик-диспетчердик кызматтарынын кезекчилигин уюштуруу;
 - айланы-чөйрөнүн табигый абалы, жогорку даражада кооптуу объекттер жана аларга жакын аймактардагы кырдаалды күзөтүү жана текшерүүнү күчтөтүү, өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу ыктымалын, алардын көлөмдөрүн жана кесепттерин прогностошуруу;
 - өзгөчө кырдаалдар шартында калк жана айланы-чөйрөнү коргоону, ошондой эле, турак жай имараттары, жашоону камсыздоо системалары, объекттер жана экономика тармактарынын туруктуу иштөөсүн камсыздоо чараларын көрүү;
 - күчтөр жана каражаттарды даяр абалга келтирүү, алардын аракеттенүү пландарын аныктоо, о.э. зарыл болгондо өзгөчө кырдаалдар божомолдонуп жаткан аймакка жылдыруу;
- б) өзгөчө режимде:
- өзгөчө кырдаалдар пайда болгону жөнүндө мамлекеттик жана чарбалык башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарына кабар берүү жана элди кабардар кылуу;
 - ыкчам топторду өзгөчө кырдаалдар аймагына жылдыруу;
 - элди коргоону уюштуруу;
 - өзгөчө кырдаалдарды жоюуну уюштуруу;
 - өзгөчө кырдаалдар зоналарынын чек араларын белгилөө;
 - экономикалык объекттердин туруктуу иштөөсүн камсыздоо, жабыркаган Элдин жашоо шартын камсыздоо иштерин уюштуруу;
 - өзгөчө кырдаалдар аймагындагы айланы-чөйрөнүн абалы, авариялык объекттер жана ага жакын аймактагы кырдаал боюнча мониторинг жүргүзүү.

1.2. Мектепте өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу аракеттери планынын түзүлүшү

Уюштуруу-укуктук формасына карабастан ар бир мектепте (окуу жайында) табигый жана техногендик өзгөчөлүктөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу аракеттеринин планы иштеп чыгылат. Планды иштеп чыгуу ар кандай шартта адамдардын курман болушун жана материалдык байлыктарга зиян жетишин максималдуу азайтууга каратаылган болушу керек.

Пландастыруу объектте өзгөчө кырдаалдар келип чыгуусунун кооптуулук даражасын, кырсык жана табигый апаттар болушу натыйжасында келип чыгышы мүмкүн болгон кырдаалдарды болжоо, бар материалдык запас жана адамдарды ар тараптуу үйрөнүү жана баа берүүгө негизделиши керек.

Өзгөчө кырдаалдарда калкты эскертүү алардын натыйжасындағы материалдык жоготуулар жана жабыркагандардын санын азайтуу чарапарынын көлөмү, мөөнөтү, уюштуруу жана аткаруу тартибин, авария, кырсыктар, табигый апаттардан (элди) мектеп кызматкерлерин жана окуучуларды, материалдык байлыктарды коргоо боюнча кечикирилгис иш-чаралардын аткарылышы, ошондой эле, куткаруу иштерин уюштуруу жана алып барууну белгилейт.

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу аракеттеринин планы эки бөлүмдөн турат:

– мектеп (объект) жана ага коңиузлани аймактардагы потенциалдуу кооптор.

Бул бөлүмдө объектке кооп салуучу, чоң авариялар, өндүрүштүк кырсыктар болушу мүмкүн болгон ишканна, химиялык заттар жана башка кооптуу жүктөр ташып өтүлүүчү жана жүктөлүүчү темир жолдор, станциялар (бекеттер), эпизоотикалык, эпидемиялык позициядан ынгайсыз аймактар көрсөтүлөт;

– чоң ондүрүштүк авариялар, кырсыктар жана табигый апаттар, террордук аракеттердин болуу коркунучу тиүүлганды аткарыла турган иш-чаралар (жогорку даярдык режиминде).

Бул бөлүм:

а) өзгөчө кырдаал болуу коркунучу жөнүндө башкаруу органдарын, жетекчилер, ишчилер жана элди кабарлоо тартибин;

б) өзгөчө кырдаалдын таасири жөнүндө эскертүү жана аны азайтуу боюнча еткөрүлө турган иш-чаралардын саны, мөөнөтү, тартыла турган күч жана каражаттар;

в) бар күч жана каражаттарды, коргонуу имараттарын, башка жер төлөлөрдү, жер үстүндөгү үй жана имараттарды бекемдеп, мектеп кызматкерлери, окуучулар жана элди жашыруу үчүн даярдоо;

- д) жеке коргонуу каражаттарын мектеп кызматкерлери жана окуучуларына берүүгө даярдоо жана берүү;
- е) мектеп кызматкерлери жана окуучуларын, эвакуациялоо үчүн бириктирилген автотранспортту жана шаардан сырттагы зоналарды даярдоодо катышуу;
- ж) медициналык жана эпидемияларга каршы коргоо иш-чараларын өткөрүү;
- з) өрткө каршы иш-чараларды жана өндүрүштүү авариясыз токтотууга даярдык көрүү иш-чараларын өткөрүүнү өз ичине алат.

Ар бир окуучу өзгөчө кырдаалдар болгондо эмне кылышы керектигин билиши, күндөлүк жашоодо мектеп аймагында жана мектептен сыртта туура аракеттенүү эрежелерин өздөштүрүү, өрткө каршы коопсуздук чараларын аткарышы, коргоо каражаттарынын каерде сакталышын, аларды туура колдонууну, жанындағыларга биринчи жардамды берүү эрежелерин билиши, эвакуация убагында жетекчилердин буйруктарын тез жана туура аткарышы шарт.

Текшерүүчү суроолор

1. Өзгөчө кырдаал десендиң эмисси түшүнөсүн?
2. Өзгөчө кырдаалдар министрлігінін кочан жана эмис максатта түзүлгөн?
3. ӨКМСнын жестекчи органдары кайсылар?
4. Өзгөчө кырдаалдар министрлігінин күчжана каражаттарына эмислер кирст?
5. Өзгөчө кырдаал пайда болгондо окуучулардын милдеттери эмислерден турат?

2-бапт. АЙЛАНА-ЧОЙРОНУН ТЕРС ТААСИРЛЕРИНДЕ, ЖУГУШТУУ ЖАНА ЖУГУШТУУ ЭМЕС ООРУЛАРДА САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО

2.1. Айланы-чойропүн адам организмине терс таасири

Адам организмине айланабыздагы атмосфера чон таасир көрсөтөт. Таза суу, аба жана өнүмдүү жерлер адамдын саламат жана жакшы жашашы үчүн керектүү нерселер эсептелет. Эгерде айланабыздагы аба булганган болсо, ал адам организмине дем алуу жолу аркылуу кириши мүмкүн.

Булганган суунун ичинде патогендик микроорганизмдер болушу мүмкүн. Ар түрдүү уулуу аралашмалар суу менен адамдын ички органдарына түшкөндө ден соолукка чон зыян келтирет. Айланабыздагы жерлер жана агын суулар ууланса, жердин түшүмдүүлүгүнө доо кетет.

Жаратылышта миндеген микроорганизмдер жашайт жана алар дарактар, гүлдөр жана сейилбактарда азыктанышат. Ушул тириү жаныбарлар абадан, суудан жана жерден пайдаланышат. Алардын арасында пайда жана зиян келтире турғандары да бар.

Адам жерди баалаганда анын пайдалуу жактарын издейт. Анткени жердин үстүндө жана астында байлыктар аябай көп. Жердин бетине түрдүү эгиндерди эксе болот. Тилекке каршы, соңку мезгилдерде адамзат табиятка чоң зиян келтирүүдө, мисалы, түрдүү таштандыларды жерге жана сууларга таштап жатышат. Натыйжада жер жана суу булганат, о.з. аларда жашоочу тириү организмдер набыт болот. Завод жана фабрикалардан чыгып жаткан түтүн абага чоң зиян тийгизип, көп өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жол бербейт жана айланасындағы жерлерге чоң зиян келтириет.

Табиятка эн чоң коопту оор металлдар келтириет. Алардын ичинде сымап, кадмий, жез, хром, ванадийлердин завод жана фабрикалардан аба жерге түшүү ыктымалы аябай чоң.

Автомобилдерден чыгып жаткан түтүн менен миндеген тонна уулуу заттар ар жылы абага көтөрүлөт. Буга кошумча, оор металлдар менен бирге зияндуу заттар абага газ түрүндө чыгарылат. Булардын ичинде көмүртек оксиди, азот жана углеводороддорду өзүнчө бөлүп көрсөтүү мүмкүн.

Эн көп учуроочу аралашмалар күл жана чаңдар эсептелет. Күл мунаидын күйүшүнөн, күйүүчү отун, көмүр жана башка азыктардан пайда болот.

Курулушта көнери иштетиле турган асбест адамдын дем алуу органдарында (өпкөдө) калып, оор ооруларга алып келиши мүмкүн. Ал дем алуу аркылуу организмге кирип, адамды ооруга чалдыктырат.

Адам үчүн эн чоң зиянды пестициддер келтириет. Алар айыл чарбасында көн көлөмдө колдонулат. Аларды иштетүүнүн эрежелери бар. Бирок ушул эрежелер бузулса, нерв системасы, адамдын көзү, дем алуу органдары жана терисине чоң зиян тийгизет.

Айлана-чөйрөдөгү радиоактивдүү таштандылар адам үчүн аябай кооптуу. Алар заводдордон дарыя жана көлдергө түшүшү мүмкүн.

Иондук, ультракызгылт-көк нурлануу жана түрдүү химиялык аралашмалар да адамга чоң зиян келтириет.

Акыркы мезгилдерде табиятка синтетикалык жуучу каражаттар өтө чоң зиян келтирүүдө. Ушул азыктар акыркы күндө планетабыздын бардык жерлеринде бар.

Адамдар синтетикалык жуучу каражаттар менен ууланган көл жана башка киринүү жайларына барганда ар түрдүү аллергия оорууларын жуктуруп альшууда.

Булганган табияттын таасири аркылуу адамда гендик (мутация) өзгөрүүлөр пайда болот. Бул өзгөрүүлөр мутагенез деп аталат.

Айланычайрынун булганышы адамзаттын генетикалык фондуна да таасир этет. Организмдин гендерин буза турган зат мутаген болуп саналат. Мутагендер организмге киргендөн сон түрдүү оорууларга себепчи болот. Алардын ичинде кан тамыр жана рак оорулары көп учурдайт. Мутагендер организмге түшкөндөн кийин организм алар менен күрөштөт. Мутагендерге каршылык көрсөтүү үчүн адам витаминдерге бай азыктарды жеши зарыл.

2.2. Негизги жугуштуу жана жугуштуу эмес ооруларга себеп болуучу кооптуу факторлор

Жугуштуу (инфекциялык) оорулар – бул атайын оору козготуучу (чакыруучу)лар: бактериялар, вирустар, бир клеткалуу козу карындар келтирип чыгара турган оорулардын тобу.

Адам организминде жугуштуу оору пайда болушунун түздөн-түз себеби оору козготуучулардын адам организмине түшүшү, алардын организм тканбарды жана клеткалары менен өз ара таасирлениши.

Ооруу жарайынын оорлугу, клиникалык өзгөчөлүгү жана оорунун кандай аякталышы негизинен адам организминин абалына, айрыкча, адамдын физиологиялык өзгөчөлүгү жана иммундук системасына байланыштуу болот.

Кээ бир оорулар жукпайт. Алар адам организмине оору козготуучусу түшпөгөн жагдайларда да өркүндөйт. Буларга инфаркт, инсульт, ашказан жара оорусу, аппендицит сыяктуу оорулар кирет. Мындай оорулар жугуштуу болбогон абалда да адамдар үчүн кооп туудурушу мүмкүн.

Ооруунун организминде ооруларды сыртка чыгаруучу атайын микробдор барлыгы жана оорулардын адамдан адамга жугушу мүмкүндүгү жугуштуу оорулардын негизги белгилери саналат.

Жугуштуу оорулардын чыныгы себептери XIX кылымдын экинчи бөлүгүндө Л. Пастер, Р. Кох, И. И. Мечников жана башка аалымдардын иштеринде көрсөтүп өтүлгөн.

Кээ бир оорулар (холера, келте, паракелте, ич өткөк жана башка ичеги инфекциялары) синириүү жолу аркылуу (ооруулардын заны түшкөн суу жана тамак-аш же анын микроб тийген жуулбаган колу аркылуу) жугат.

Ооруул жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө чыга турган майда суюк микробдор аба менен дем алуу жолдоруна киришинен келип чыга турган оорулар (тамчылуу инфекциялар)га сасык тумоо, көк жөтөл, паротит, дифтерия, кыззамык жана башкалар кирет.

Кээ бир оорулар кан соруучу чымын-чиркейлер (бит, чиркей, бүргө, кене, чымын жана у. с.) аркылуу жугат (безгек, темгилдүү келте, кайталама келте,

кене жана чиркей аркылуу жуга турган энцефалиттер, чымын ысытмасы жана у. с.). Ооруулуга жакын жургөндө же анын сүлгүсү, идиш-аягы жана буюмдарынан пайдаланганда жугуучу оорулар (венерикалык оорулар, сибирь жарасы, таз жара ж.б.) өзүнчө толту түзөт.

Жугуштуу оорулар бир нече күн (сасык тумоо, кызамык, чымын ысытмасы) же бир нече жума (келте (тиф), темгилдүү келте) уланышы же айлат, жана ал тургай жылдап созулусу мүмкүн (кургак учук (туберкулөз), пес оорусу, котон жара (сифлис)).

Жугуштуу оорулардын келип чыгышы организмге кирген патогендик микробдордун санына, вируленттигине (ооруу жуктуроо, таратуу касиети) кирген жайына, кишинин жашына, инфекцияга ынтаалыгына, о.э., микробдун айланасындагы сырткы чөйрөнүн шартына (ыңгайсыз шартта микробдун вируленттиги азаят) байланыштуу.

Жугуштуу оорулардын пайда болушу жана жүрүшүндө социалдык шарт (үй-жай, тамактануу таризи, маданий денгээли, медициналык жардам) чечүүчү ролъ ойнойт. Ушул шарттын өз ара таасирине карап жугуштуу оорулардын түрдүү формалары көрүнөт. Жугуштуу оорулардын жүрүшү инкубациялык доор, оору белгилеринин пайда болуу жана өрчүп баруу доору, оору күчөгөн учур, оорунун басандоо жана айыгуу дооруна бөлүнөт. Жугуштуу оорулардын ар бириnde ошол доордун өзүнө мүнөздүү касиеттери бар. Келте сыйктуу кээ бир жугуштуу оорулардын микробу ооруп өткөн организмде сакталып калат жана айланадагы чөйрөгө чыга берет.

Көптөгөн жугуштуу оорулардан кийин ага каршы иммунитет пайда болот. Жугуштуу ооруларды аныктоодо оорунун клиникалык белгилери, лабораторияда текшерүү натыйжалары жана эпидемиологиялык маалыматтар негиз кылыш алынат. Оорулар атайын жабдылган жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланат. Жугуштуу ооруларга каршы күрөштө профилактика иш-чаралары чечүүчү ролъ ойнойт. *Профилактика* адамдардын жогорку даражадагы саламаттыгын, узак жылдык ишмердүүлүгүн камсыздоого, сыркюолоо себептерин жоготууга, элдин жашоо, эмгек жана эс алуу шарттарын жакшыртууга, айланы-чөйрөнү коргоого каратаылган иш-чаралардын комплекси болуп саналат.

Жугуштуу оорулардын андан да кенири таралышына жол койбоо үчүн ушундай оорулар менен ооруулар же ушундай оору бар деп күмөн кылынган адамдар ооруканада же үйүндө ажыратып коюлат.

Өлөт, холера, темгилдүү келте, ич келте, кара келте, ич өткөк, вирустуу гепатит, дифтерия жана ушул сыйктуу оорулар табылган же күмөн кылынган адамдарды атайын санитария транспортунда ооруканага алып барып жаткыруу шарт.

Сасык тумоо, кызамык, көк жөтөл жана башка кээ бир жугуштуу оорулар менен ооруган ооруларды өзүнчө бөлмөгө жаткыруу, мүмкүн болушунча жакшылап багуу жана дезинфекция өткөрүп туруу шарты менен үйүндө ажыратып коюу мүмкүн.

Санаториялар, эс алуу үйлөрү, балдардын саламаттыгын чындоо мекемелери, балдар бакчалары жана яслилерде, о.э., ооруканалардын терапия, хирургия, педиатрия жана башка (жугуштуу бөлүмдөн сырткары) бөлүмдерүндө изолятор жабдылат.

Айрыкча, кооптуу инфекциялар (эпизоотия, холера) менен ооруган ооруларга жакын жүргөн адамдарды ошол оорулардын инкубациалоо дооруна туура келүүчү мөөнөткө ажыратып коюу милдеттүү. Башка жугуштуу ооруларда оорулар түрдүү мөөнөткө ажыратып коюлат. Жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн мектептерде эмдөө иш-чаралары өткөрүлөт.

2.3. Тамак-аң азыктары жана суу менен байланыштуу кооптуу факторлор

Ар бир адам туура тамактанууга өзгөчө көңүл бурушу керек. Эгерде таза суу, сапаттуу тамак желсе, адамдын ден соолугу дайыма жакшы болот жана ал такыр оорубайт. Бирок адамзат мол түшүм алуу үчүн ар түрдүү тажыйбалар өткөрүп, азыктардын табигый абалын өзгөртүүдө. Натыйжада колдонулган химиялык дарылар жерге кирип, эгиндерге зыян келтирүүдө.

Химиялык заттардын өтө ашыкча колдонулушу натыйжасында мөмөжемиш жана жашылчалардын гени өзгөрүп, түшүмдүүлүгү артат, бирок даамы жана сапаты төмөндөйт. О.э. был заттар мөмө, жашылчалардын көрүнүшүн да өзгөртүп, организмге пайда келтириүүнүн ордуна зыяндуу өнүмгө айланат. Сапаты өзгөргөн мөмө жана жашылчалар адам организминде түрдүү аллергиялык ооруларды келтирип чыгарат. Гени өзгөргөн өнүмдер желгенде организмге кирип, кан тамыр системасына чон зыян келтиret жана, өз кезегинде, башка оорулардын пайда болушуна негиз түзөт.

Күнөстүү өлкөбүз табигий жана сапаттуу мөмө-жашылчаларга бай болгондуктан, аларды жылдын каалаган мезгилиндө таба алабыз. Өлкөбүздө мөмө жана жашылчалар жыл бою өстүрүлүп, базарларбызызды толтуруп турат. Эгерде биз табиятка зыян тийгизбесек, ага жардам колун созсок, жерлеребизди жашылдандырысак дасторконубуз дагы да төгүн-чачын болот.

Бул көмөк эмнеден турат? Качан ар бир адам өзү жашап жаткан аймакты, анын байлыктары, түзүлгөн шарттарынын кадырына жетсе гана буга жетишиши мүмкүн. Тұрмушубуз, ден соолугубуз, оболу, топурагыбыздын сапатына, дарыя, көлдөрүбүздөгү суулар табият жараткан абалда сакталышына жана дем алып жаткан абага байланыштуу. Ошон үчүн суунун

булгануусуна эч жол бербешибиз керек. Суу аккан жайларды асырап-абайлоо ар бир адамдын бурчу.

Адам организми негизинен суудан турат, ушул себептүү суу адам үчүн етө зарыл. Адам суусуз жашай албайт. Таза суу адамдарга гана эмес, о.э. айыл-чарбада да керек болуп, суусуз түшүм алуу мүмкүн эмес. Демек, табият берген сууну асырап-абайлашыбыз керек. Бирок ақыркы убакыттарда адам тарабынан табиятка, айрыкча, сууга келтирилип жаткан зыяндын көлөмү артып, чек билбес даражага чейин жетүүдө. БҮУнун климат өзгөрүүсү буюнча даярдалган докладына көрө, 2050-жылга барып Дүйнө океаны сууларынын булгануу жана кислоталуулук даражасы 150 % га ашат. Бул дениз экотизиминде артка кайтарып болбой турган өзгөрүүлөргө алып келет. Дүйнөлүк суулардын булганышынын негизги себеби адам тарабынан ар күнү 2 миллион тонна таштандынын табигый жана жасалма суу көлмөлөрүнө ташталышында. Жыл сайын 260 миллион тонна пластмасса идиштер океанга ташталат. Алардын чон бөлүгүн болсо дениз толкундары жээктерге чыгарып таштайт. Ичимдик суусунун булганышы күнүнө 14 мин кишинин өлүмүнө себеп болуп жатканы таң каларлык көрсөткүч.

Булганган суу адам организмине чон зыян келтирет. Суу адамдын көрүү жөндөмүнө, терисин жумшак жана таза болушуна, чачтын өсүүсү жана мээнин жакшы иштешине он таасир кылат.

Таза суу менен организмге кирип, аны витаминдерге байытат. Эгерде талаа жерлери булганган суу менен сугарылса, эгиндер кургайт жана ууланат. Адам пайдаланып жаткан ичимдик суунун 70-80% ы айыл-чарбасына сарпталат. Ошондой болсо да, сууну коромжулоо уланууда. Эгерде бир гана ирригация системасы өркүндөтүлсө, айыл-чарбасына сарпталып жаткан суунун 30% ын үнөмдөп калуу мүмкүн. Кыскасы, суунун булгануусунун натыйжасында келип чыга турган оорулардын түрлөрү күн сайын артып жатканын медициналык диагноздор да далилдеп турат. Эгерде сууну асырап-абайлабасак, ал бизден саламаттыгызыздын эсебинен «төлөм» алат, натыйжада биз түрдүү ооруларга чалдыга беребиз.

Текшерүүчү суроолор

1. Топурактын оор металлдар менен жабыркашы натыйжасында келип чыга турган кооптор эмнелерден турат?
2. Мутагенез деген эмнс? Ага каршы күрөшүү чараптарын айтып бер.
3. Жутуштуу оорулар менен оорутанооруларды дарылооши-чаралары жөнүндө айтып бер.

3.1. Ядролук курал


Ядролук куралдын таасири ядро реакциясы, демек бөлүнүү-синтез же бул экөөнүн тен жүрүшү натыйжасында ядронун ичинен ажырап чыга турган энергиядан пайдаланууга негизделген.

Ядролук куралдын кубаттуулугу тротил эквиваленти, б.а. тротил зарядының салмагы менен туяңтулат. Тротил зарядының жарылуу энергиясы ядролук куралдын жарылуу энергиясына тен.

Жарылуу борборунун жер (сүү) бетине салыштырмалуу жайгашуусуна карап абада жарылуу, жерде жарылуу, жер астында жарылуу, суу үстүндө жарылуу жана суу астында жарылууларга бөлүнөт (1-сүрөт). Бул түрдөгү жарылуулардын ар бири объекттерге өзүнө мүнөздүү түрдө жабыркатуучу таасир көрсөтөт.

Абадагы ядролук жарылуу – мында жарылуу абада болот, жарык бөлүгү жер бетине тийбейт. Абадагы жарылуу жогоруда же ылдыйда болушу мүмкүн. Үлдыйдагы ядролук жарылууда көтөрүлүп жаткан чаң устуну жарылуу булуту менен туташат жана натыйжада козу карын сымал болут пайда болот. Абада боло турган жогорку жарылууда чаң устуну жарылуу булуту менен туташпайт.

Абадагы ядролук жарылуу кыска убакыт, көздү уялта турган жарыктын тараалусу менен жүрөт. Ушундан сон сфера түрүндөгү жарытылган бөлүк пайда болот. Анда температура бир нече миллион градуска жетет. Жарытылган бөлүк жарык нурлануусунун булагы болуп кызмат кылат.



1-сүрөт. Ядро зарядының жарылуу түрлөрү.

а – абада; б – жер бетинде; в – жер астында; д – суу астында жана үстүндө жарылуу.

Ядролук жарылуу күн күркүрөндөгү үнгө окшош кескин күркүрөө менен жүрет. Жарылуу булуту шамалдың бағыты боюнча аракеттенип, өзүнө мүнәздүү формасын жоготот жана тарап кетет. Жогорудагы ядролук жарылууларда шарга окшош жарытылган бөлүк пайда болот. Анын өлчөмү жер бети атмосфера катмарында пайда боло турган ядролук жарылууга караганда чон болот. Жарытылган бөлүк муздагандан кийин, чан-тозондуу шар сымал булутка айланат. Жогорудагы жарылууда чан-тозон булуту жана устуну пайда болбойт.

Жер бетиндеги ядролук жарылуу деп, жер бетинен анча бийик болбогон абадагы жарылууга айтылат. Мында жарытылган бөлүгү жер бети менен тулашип, жарым сфера түрүндө болот. Жер бетинде жарылуудан алдын чункур пайда болот. Чункурдун өлчөмдерүү жарылуунун күчүнө байланыштуу болуп, бир нече жүз метрге чейин жетишүү мүмкүн.

Жер астындагы ядролук жарылуу деп, жер астында өткөрүлө турган ядролук жарылууга айтылат. Мындей жарылууда жарык бөлүгү күзөтүлбөшү мүмкүн. Мында топуракка чон басым берилет, пайда болгон сокку толкуну жер титирөөсүнө окшош термелүүнү пайда кылат. Жарылуу болгон жерде чон оюк пайда болот, анын өлчөмдерүү жарылуунун күчү жана топурактын түрүнө байланыштуу болот. Оюктан көп өлчөмдөгү топурак катмары радиоактивдүү заттар менен айланага чачылат. Жарылуу устуну бир нече жүз метрге жетет.

Суу үстүндо болуучу ядролук жарылуу сырткы көрүнүшү боюнча жер бетиндеги жарылууга окшойт.

Суу астындагы ядролук жарылуу суу астында пайда болот, мында жарык бөлүгү көрүнбөйт. Суу бетиндеги бийиктиги бир километрге жете турган козу карын сымал булут пайда болот. Суунун жерге кайра түшүшү натыйжасында радиоактивдүү туман пайда болот. Кийинчөрөэк суулуу булут пайда болуп, андан радиоактивдүү жамгыр жаайт.

Ядролук куралдын жабыркатуучу факторлору: жарылуу толкуну же сокку толкуну, жарык нуру, көзөөчү радиация, жайлардын радиоактивдүү заттардан жабыркашы, электромагниттик импульстан турат.

Сокку (жарылуу) толкуну жарылуу борборунан ар жакка үнүлдамдыгынан да катуу тездикте тарай турган, өтө чон басымда кысылган аба зонасынан турат.

Сокку толкуну алгачкы 1000 метрди 2 секундда, 2000 метрди 5 секундда, 3000 метрди 8 секундда басып өтөт, ушул убакыт арасында адам асманда жарык шооланы көрүшү менен жашынууга үлгүрет жана сокку толкунун жабыркатуусунаң сактанып калат.

Жарык нурланышы – ядролук жарылуудан пайда болгон оттуу шардан чыгуучу жана өтө чон даражада көп күйдүрүүчү жылуулук энергиясы

тарай турган жарык нурунун агымынан турат. Ядролук жарылуунун жалпы энергиясынын болжол менен 35 % ы жарык нуруна туура келет. Жарык нурунун таралуусу 8-15 секундга созулуп, бул нур түз багытта гана таралат. Тунук болбогон ар кандай тоскоол жарык нурунун таасиринен сактап калат.

Жарык нуру чон аралыктарга бир заматта тараат, түрдүү материалдарды эритүү, күйгүзүү, коргонбогон адам жана жаныбарларды күйдүрүү же көздү жабыркатып, токой жана калктуу пункттарда өрт чыгаруу касиетине ээ.

Заттардын жарык нурлануусунан уулануусу алардын канчалык кыздырылганына байланыштуу болот. Заттардын кызыши болсо, төмөнкү факторлорго: жарык импульсунун күчүнө, заттардын касиетине, заттардын жылуулукту жутуу коэффициентине, нымдуулугуна, күйгүчтүгүнө байланыштуу болот. Кара түстүү кездеме ак түстөгүгө караганда жарык нурун көп жутат. Мисалы, кара түстөгү кездеме 99%, күрөн-жашыл (хаки) материал 60%, ак түстүү материал болсо 25% жарык энергиясын жутат.

Жарык нурланышы көзгө түшкөндө (айрыкча түндө, анткени көздүн кареги кеңейген болот) көз уялат. Көз уялыши убактылуу болуп өтөт. Буга себеп көздөгү родопсин пигментинин (кочкул кызыл түс) азайып кетүүсүнөн болот. Эгерде нур жакын аралыктан көзгө таасир кылса, көздүн торчосу күйөт жана туруктуу сокурлук абалы келип чыгат. Ошондуктан асманда кокусунан жаркыроо болгондо ага кароо мүмкүн эмес.

Козоочу (сиңүүчү) радиация ядролук жарылууда чыга турган көзгө көрүнбөй жана сезилбей турган гамма-нурлар менен нейтрондордун агымынан турат. Буга ядролук жарылуу энергиясынын 5% ы сарпталат. Ядролук жарылуу болгондон 15—20 секунд өтүп, ядролук жана термоядролук реакция натыйжасында гамма-нурлар, нейтрондор агымы, альфа жана бета-бөлүкчөлөрдүн аябай күчтүү агымы таралат.

Көзөөчү радиациядан сактануу үчүн тосмо жай жана имараттардан пайдаланылат. Коргоочу каражаттардын тыгыздыгы канчалык жорору болсо, ал гамма-нурларын өзүндө ошончо көп кармат калат.


Көзөөчү радиация тириү тканьдардын молекулаларын иондоштурууп, организмдин жашоо ишин бузат жана адамды түрдүү даражадагы нур оорусуна чалдыктырат, кээ бир түрлөрү өлүмгө алыш келет. Адамга аз радиация кыска убакыт ичинде таасир эткенде организмде сезилерлүү өзгөрүүлөр болбойт. Азыркы убакта нур оорусу жүрүшүнө карантин, оор жана өтө оор түрлөргө бөлүнөт.

Жерлердин радиоактивдүү заттардан жабыркоосу ядролук жарылуунун айынан болот, мында ядролук жарылуу энергиясынын болжол менен 10% ы сарпталат.

Ядро жарылуусу натыйжасында пайда болгон көп өлчөмдөгү радиоактивдүү заттар аба ағымы боюнча ээрчиپ, жарылуу борборунан ондогон, жүздөгөн километр аралыкка тарайт. Аба турак жайлар, суу булактарын, айыл чарба өнүмдөрүн жана башкаларды жабыркатат. Жабыркаган жерлердеги радиоактивдүү заттар адам жана айбандарга сырттан таасир көрсөтөт. Мындай заттар тамак, суу аркылуу организмге түшүп, ичен таасир көрсөтөт, натыйжада адам жана айбандарда түрдүү даражадагы нур оорусу пайда болот.

Ядро заряды жерде жарылганда жалындуу шардын жерге тийиши себеп жердин бетинин катмары эрип кетет жана жарылуу менен кошуулган топурак сокку толкуну жардамында алыс аралыктарга чачылат. Жарылуу болгон жерде пайда болгон жогоруга умтулуучу аба ағымы куюн сымал болуп, жердеги чан, кум-топурактарды жогоруга алып чыгып кетет. Ал жарылуу өнүмдөргө аралашып, козу карын формасындагы буулутту пайда кылат. Пайда болгон буулут шамал жүргөн жакка акырындан жылып, узак аралыктарга таралат. Мунун натыйжасында көп жерлерге радиоактивдүү заттар түшөт жана зыян тартуу болот. Радиоактивдүү заттар менен кошуулган буулут өткөн жерлерде сүйрү эллипс сымал радиоактивдүү «из» калат (2-сүрөт). Радиоактивдүү буулут калтырган «из» радиоактивдүү заттардын изинин огунаң канчалык алыстаса, радиация даражасы ошончо аз болот жана адам организмине аз таасир көрсөтөт.

Электромагниттик импульс жана экинчи даражадагы жабыркаптуучу факторлор. Ядро заряддарынын жарылуусу натыйжасында абанын иондолушу күзөтүлөт, пайда болгон электрондордун жогорку ылдамдыктагы арекети себеп электромагниттик талаа пайда болот. Мунун натыйжасында



2-сүрөт. Ядро заряды жарылуусу натыйжасында пайда болгон радиоактивдүү «из».


электромагниттик разряд жана ток пайда болот. Атмосферада пайда болгон электромагниттик импульс чагылган сымал тараалган түрдө антенналарда, кабелдерде, электрузатуу тармактарында жана зымдарда чыңалууга ээ болгон ток пайда кылат.

Жер бетинде жана абанын төмөнкү бөлүктөрүндө ядро заряды жардырылганда электр импульсунун жабыркатуучу таасири жарылуу борборунан бир нече километр узактыкта күзөтүлөт. Жер бетинен кыйла бийиктиктө да электромагниттик импульс талаасы, жарылуу борборунда жана жер бетинен 20-40 км бийиктиктө да электромагниттик импульс талаасы пайда болушу күзөтүлөт. Чыңалуу талаасы пайда болгон электромагниттик талаанын жабыркатуучу фактору эсептелет. Бул талаанын күчтүүлүгү жардырылган ядро зарядынын кубатына, жардыруу бийиктигине, жарылуу борборунан алыстыгына жана айлана чөйрөнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу болот.

Пайда болгон ток автоматтык өчүрүү курулмаларын иштен чыгарат, радиоаппараттар, электр аспаптарынын бузулушуна алып келет, натыйжада ушул аспаптар менен иштеп жаткан адамдар электр тогунан жабыркашы мүмкүн.

Ядро заряды жарылуусу натыйжасында пайда болгон электромагниттик импульстардан коргонуу үчүн аспаптарды экрандоо керек болот. Бардык сырткы электр узаттуу тармактары эки кабаттуу зымдан болушу жана алар жакшы изоляциялануусу зарыл.

Мындай кырсыктардын алдын алуу үчүн аскердик бөлүмдөр жайгашкан жер жана ишканаларда инженердик-коргонуу иштери өткөрүлгөн болушу керек (3-сүрөт).



3-сүрөт. Окоитуп радиоактивдүү нурларды басацратуу касиети.

Ядро заряды жарылганда калктын аракеттери төмөнкүлөрдөн турат:

- 1) сокку (жарылуу) толкунунаң талаа шартында корголгон чүнкур жерлерден пайдалануу керек;
- 2) тунук болбогон ар кандай тоскоол жарык нурлануусунун таасиринен сактап калышы мүмкүн;
- 3) көзөөчү радиациядан коргонуу үчүн жабык жерлер жана имараттардан пайдаланылат;
- 4) өздүк коргонуу каражаттарынан пайдалануу зарыл.

3.2. Химиялык куралдар

Ууландыруучу заттардын жалпы классификациясы

Азыркы күндө дүйнөнүн бир нече мамлекеттеринде химиялык куралдар бар экенин эч кимге сыр эмес. Бирок бул куралдар эл аралык конвенциялардын талабына ылайык колдонулушу мүмкүн эмес. Бул темада химиялык курал жана анын адамга таасири жөнүндө түшүнүктөр берилет.

Химиялык курал да массалык жабыркатуу каражаттарына кирет. Химиялык куралдын таасири ууландыруучу заттардын күжүрмөн касиеттеринен пайдаланууга негизделип, ууландыруучу заттар болсо адамдарды, айбандарды жабыркатат, түшкөн жайын, суу көлмөлөрүн жана өсүмдүктөрдү ууландырат. Ууландыруучу заттар ракета, авиаация, артиллерия, атайын химиялык аспаптардын жардамында колдонулушу мүмкүн.

Ууландыруучу заттар жайды ууландыруу үчүн тамчы түрүндө, абаны ууландыруу үчүн буу (туман, түтүн) түрүндө болот. Ошондуктан адам ууланган аба менен дем алганда, терисине, көзүне, кийимине ууландыруучу заттар түшкөндө, о.з., ууланган тамак жегенде же суу ичкендө ууланып калышы мүмкүн.

Уулуу заттардын жабыркатуучу таасири алардын концентрациясы, ууландыруу тыгыздыгы жана түркүтүлүгүнен карап бааланат. Ууланган абанын көлөм бирдигинде ууландыруучу заттардын оордук курамы анын *концентрациясы* деп аталат. Концентрация, көбүнчө 1 литр абадагы ууландыруучу заттардын эсебиндеги саны *мг/л* менен туонтулат.

Уулануу көлөмү жайдын же башка аянттын бети бирдигиндеги ууландыруучу заттардын саны болуп эсептелет. Уулануу тыгыздыгын *г/м²* менен туонтуу кабыл алынган. Ууландыруучу заттын түркүтүлүгү ууландыруучу заттардын абада же жерде өзүнүн жабыркатуучу таасирин маалым убакыт сактап туроо өзгөчөлүгү саналат.

Жабыркатуу таасирин бир нече сааттан бир нече күнгө чейин сактап турга турган ууландыруучу заттар туруктуу ууландыруучу заттар тобуна (V газдар, иприт) кирет. Туруктуу эмес ууландыруучу заттар (цианид кислота, фосген, хлорциан) жабыркатуучу касиеттерин болгону бир нече минутага чейин сактап туралат.

Ууландыруучу заттарды жабыркатуучу таасиринин күчүнө карап: *нервди жабыркатуучу, терини ириңдетүүчү; миунтуучу, жалты ууландыруучу, психо-химиялык, таасирлеңтириүүчү* ууландыруучу заттар тобуна бөлүү кабыл алынган. Жалпы ууландыруучу заттардын тобуна цианид кислота, хлорциан кирет.

Нервди жабыркатуучу ууландыруучу заттардын тобуна зарин жана V газдар кирет. Алар күчтүү жана тез таасир эте турган уулардан эсептелет. Бул ууландыруучу заттар адам организмине дем алуу органдары, тери катмары жана тамак синирүү жолдору аркылуу кирип, нерв системасын жабыркатат.

Зарин – түссүз же ачык сары түстүү, жытсыз, аябай уулуу суюктук. Кышында тонбойт, суунун таасирине чыдамдуу. Майларда жакшы эрийт. Кадимки аба-ырайы температурасында щелочтор жана аммиак эритмелери таасиринде тез майдаланып кетет. Зарин менен уулангандык белгилери дароо байкалат: көз каректери тарагат, шилекей агат, дем алуу оордойт, кусат, эстен танат. Андан кийин кишинин кол-буттары катуу калтырай баштайт, оор уулангандардын дем алуу борборлору шал болуп калышы жана алар каза болушу мүмкүн. Уулануунун алгачкы белгилери сезилиши менен тез газдан коргонуу маскасын кийип алуу жана организмге ууга каршы зат (антидот) жиберүү зарыл, антидот болсо шприц-тюбикте же пакеттерде болот.

Цианид кислотасы – түссүз, тез буулануучу суюктук болуп, андан ачуу бадамдын жыты келет. Күчтүү жана тез таасир этүүчү уу адам организмине уулуу аба менен дем алганда кирет. Цианид кислотасына ууланган адамдын оозунда металлга мүнөздүү даам сезилет, тамагы кырылат, башы айланат, булчундары бошошот жана коркуу басат.

Уулануунун алгачкы белгилери сезилээри менен, дароо газдан коргонуу маскасын кийип алуу керек. Эгерде ууга каршы заттуу ампула болсо, ампуланы сыйндырып, масканын астына киргизүү керек.

Хлорциан – түссүз, оной учма суюктук болуп, андан кескин жыт келет. Таасири цианид кислота сыйктуу жалпы уулануудан турат. Хлорциан менен ууланган кишинин көздөрү жана дем алуу жолдору катуу жабыркайт.

Терини ириндетүүчү ууландыруучу заттарга иприт кирет. *Иприт* (айдалган иприт) – майга окшош, түссүз суюктук болуп, андан сарымсак же горчицанын жыты келет. Иприт күбөлүү уулар тобуна кирет, териге иприт тамчылары түшсө, алгач тери кызарат, андан кийин (биринчи күндүн

аяғында) шишип чыгат. 2–3 күндөн кийин ыйлаакчалар жарылат жана алардың ордунда узак убакыт айыкпай турган жара пайда болот.

Дем алуу жолдору иприт менен ууланганда мурун жана тамак ооруп, чүчкүрөт жана мурундан суу келет. Адам оор ууланганда бронхит жана пневмония болушу да мүмкүн. Иприт айрыкча көзгө тез таасир қылат. Иприт буусу таасир эткенде көздүн былжыр чели қызарат, сайгылоо пайда болот, б.а. адам өзүнөн-өзү сыйылат, көздөн жаш агат. Иприттин жабыркатуу таасирине таандык касиети төмөнкүдөй: ал жашыруун таасир қылат жана анда куммулятивдик касиети болот, т.а. адам организминде жабыркоо топтолуп барат.

Рухий таасир қылуучу уулуу заттарга Би-Зет (BZ) кирет. BZ жеке өзүнө таандык касиети менен борбордук нерв системасына таасир қылып, адамдардың башын айланырат, коркуу пайда қылат же физикалык жактан изден чыгарып, укпай турган, көрбөй турган қылып коёт.

Муунтуучу уулуу заттарга фосген кирет. *Фосген* – түссүз газ болуп, андан ачыган чөпкө мүнөздүү күчсүз жыт келет. Жегич щелочтор, нашатырь спирти, соданын суудагы эритмеси фосгенди тез майдалап жиберет. Фосген дем алуу органдарын жабыркатат: оозунда таттуураак даам сезилет, адам бир аз жөтөлөт, анын башы айланат, өзүн таптакыр алсыз сезет. Фосгенде жашырын таасир этүү доору болгондуктан, жабыркоонун алгачкы белгилери 4–6, кәэде 12 saatтан кийин сезилет.

Таасир этүүчү уулуу заттарга хлорацетофенол, адамсит, дibenзоксазепин кирет. Бул заттар көз жана дем алуу жолдорун жабыркатат.

Химиялык уулануу очогу – бул уулуу заттар таасиринде болгон аймак. Мындаи аймакта адам жана айбандар жабыркайт же алардың жабыркашы мүмкүн болуп калат. Химиялык уулануу очогунун көрүнүшү, биринчиiden, душман тарабынан иштетилген уулуу заттардын түрүнө жана иштетүү усулуна, метеорологиялык шартка жана жайдын рельефине байланыштуу болот.

Химиялык курал түздөн-түз иштетилген зонада абаны ууландыруучу уулуу заттардын буусу жана аэроздол пайда болот. Уулуу заттардын буусу (ууланган абадан турган биринчилик болут) шамал болгон жакка карап, бир нече он километрге таралышы мүмкүн, бул болсо адамдар жана айбандардын, ар түрдүү объект жана нерселердин уулануу кооптуулугун арттырат. Ууланган абанын сакталуу убакыты жана таралуу аралыгына шамалдын бағыты, тездиги, уулуу заттардын, абанын температурасы, жыл мезгили чөн таасир көрсөтөт. Ууланган болут дарыялар, жан боорлор, коктулар жана жарларды бойлоп узак аралыктарга таралат.

Чункур коктулар, жайыттар, саздар, жарлар, дарақзарлар, калк жашай турган пункттар уулуу заттар узакубакыт туруп кала турган жайлар болушу мүмкүн. Шаарларда ууланган булат көчөлөр, тоннелдер, түтүктөрдү бойлоп чонаралыкка тарайт. Уулуу заттардын буусу туюкмассивдерде, сейилбактарда туруп калышы мүмкүн. Уулуу заттардын буусу герметизацияланбаган жашынуу жайларына, үйлөргө, жер төлөлөргө кире алат, өтмөк жайлар жана үйдүн тамында туруп калат.

Туруктуу болбогон уулуу заттар колдонулган маалда абанын жерге жакын катмарында ууланган булат пайда кылат. Бул булат болсо шамал болгон жакка карап барат жана тез жайылып кетет. Жайдын ачык, шамал өтүп туралган участкаларында аба уулуу заттардын буусунан тез тазаланат. Бирок ууланган аба жабык массивдерде, үйлөрдө жана башка жайларда туруп калышы мүмкүн.


Коргонуу чараларын тез көрүү үчүн жайдын жана абанын уулангандыгын көрсөтүүчү өзүнө таандык өзгөчөлүктөрдү жакшы билүү керек. Уулангандыкты көрсөтүүчү сырткы белгилер топурак, дарақ жалбырактары, имараттын дубалдары жана башка нерселердеги тамчылар болушу мүмкүн. Химиялык курал жарылганда, жайдын үстүндө кичинекей булат пайда болот. Ал кээде кандайдыр бир ачыгыраак түскө кирет. Буулутту шамал тез эле таратып жиберет. Эгерде душман уулуу заттарды төгүүчү авиаация аспаптары жардамында иштеткен болсо, самолёт абада сезилерлүү даражада кочкул же азыраак боёлгон тумандуу жол калтырышы мүмкүн. Уулуу заттар иштетилгенинин белгилери байкалаары менен коргонуу чаралары тез көрүлөт (газдан коргонуу маскасы жана терини коргоо каражаттары кийип алынат).

Химиялык куралдарды колдонуу каражаттары

Ууландыруучу заттар бутага, оболу, авиаация менен жеткирилет. Түрдүү ууландыруучу заттар менен толтурулган авиаациялык бомбалар жарылуучу курулмалары боюнча: сокку таасиринде жарылуучу жана алыстан башкарылуучу (дистанциондук) курулмалар менен жарылуучуларга бөлүнөт.

Сокку таасиринде жарылуучу химиялык авиаациялык бомбалар аба атмосферасын же белгилүү бир жерлерди ууландырууга арналган болуп, өзүндө фосген, иприт же зоман түрүндөгү ууландыруучу заттарды сакташы мүмкүн. Сокку таасиринде жарылуучу авиаациялык химиялык бомбалардын салмагы, адатта, 100 кг дан 1000 кг га чейин болот.

Мындай бомбанын 50% салмагын ууландыруучу заттар түзөт. Адамдарды ууландыруу үчүн иштетилүүчү авиаациялык химиялык бомбалар жер бетинен бир аз бийик аралыкта жардырылат (дистанциондук жардыруучу курулмаларга ээ болот).



4-сүрөт. 340 килограмм салмактагы МС-1 маркалуу химиялык бомба:

а – жашы көрүнүшү; *б* – кесиленген абалда көрүнүшү; 1, 9 – башкы жардырыч курутма; 2, 10 – кориус; 3 – стабилизаторлор; 4–8 – винклалар; 5 – гофрирленген карбондой даярдалган цилиндр; 6 – жарылуучу заряд; 7 – жарылуучу заряд, дысалууга арналган стакан; 11 – ууландыруучу зат; 12 – бомбаны илингизде арналган измектер.


Бул бомбалар туруктуу ууландыруучу заттар (зоман, иприт) менен толтурулат.

Мындан сырткары, кичине салмактагы (3 кг жана андан көп) кассеталуу авиациялык химиялык бомбалар да колдонушу мүмкүн.

Төгүчүлүк авиациялык аспаптар суюк ууландыруучу заттар менен толтурулуп, самолёттун канаттары же фюзеляждын (корпус) астына илинет жана 300—500 метр жогорудан чачылат (5-сүрөт).

Ракета каражаттары. Химиялык чабуул жасоо зарылдыгы пайда болгондо ракета каражаттарынан кенири пайдаланылат. Кээбир мамлекеттердин армиялары химиялык куралды керектүү жайга жеткириүү үчүн башкарылбай турган ракета каражаттарына ээ. Башкарылбай турган реактивдүү снаряддардын учуу аралыгы 40 километрди, башкарылуучу ракета каражатынын реактивдүү снаряддарынын учуу аралыгы 5-140 км ди түзөт.

Бул реактивдүү снаряддардын (ракета) күжүрмөн бөлүгү кассетадан турган болуп, ал шар сымал формадагы бир канча бомбалардан түзүлгөн (ар кайсы шар сымал бомбанын салмагы 0,6 кг болот) жана ууландыруучу заттардан зарин, зоман жана башкалар менен толтурулушу мүмкүн.




5-сүрөт. ТМУ-28/В маркалык төгө турган авиациялык аспан.

Ракетанын күжүрмөн химиялык бөлүгү 1,5—3 км жогоруда автоматтык түрдө ачылат жана шар сымал бомбалар 1 км² га тарап кетет, жерге түшүп жарылат жана белгилүү бир жайды ууландырат.


Реактивдүү миномёттор (коп стволдуу курулмалар)дан атыла турган реактивдүү снаряддар же миналар ууландыруучу заттардан зарин же V газдар менен толтурулуп, колдонулганда чоң аянт жана көп адамдарды жабыркатат, курулмалардын атуу алыстыгы 2,7—11 км ди түзөт.

Артиллериялык химиялык снаряддар жана миналар. Кээ бир чет мамлекет армиялары азыркы убакытта 105, 155, 175, 203, 2 мм лүү замбиректер жана гаубицалардан атуу үчүн иштеп чыгарылган химиялык снаряддарга ээ (6-сүрөт).

Бул табедүү снаряддар V газдары, зарин, иприт жана CS ууландыруучу заттар менен толтурулган. Гаубицалардын узакка атуу аралыгы 16—18 км, замбиректердин узакка атуу аралыгы 32 км ди түзөт.



6-сүрөт. 115 мм лүү химиялык артиллерия снаряддары: 1, 8 – жарылышттар; 2 – порох заряды; 3 – диафрагма; 4 – тешилгентүүк; 5 – ууландыруучу заттардын шашкасы; 6, 9 – кориус; 7 – снарядтын астыңы болуп; 10 – ууландыруучу зат; 11 – жардыруучу зарядынын үстүнүү стаканы; 12 – жарылуучу заряд.



7-сүрөт. Химиялык фугастар: а – М-1 маркалуу фугас;
б – М-23 маркалуу фугас.

Мындан сырткары, 106,7 мм лүү миномётторго арналган химиялык миналар иштеп чыгарылган болуп, алардын алыска атуу аралыгы 5,5 км.

Химиялык фугастар душмандын жандуу күчтөрүн, аяңт жана жолдорун жабыркатуу үчүн колдонулат. Чет мамлекет армияларында азыркы учурда М-1, М-23, АВС-М23 маркалуу фугастар сакталууда. Бул фугастар V газдары, зарин жана башка түрдөгү ууландыруучу заттар менен толтурулган болот. Жардырылган убакытта 12,5 м² жана андан чоң аянтты зыяндайт (7-сүрөт).

Ууландыруучу заттардын зыян тийгизүүсүндө аба-ырайы жана жайдын таасири, организмге түшүү жолдору жана ууландыруунун алдын алуу. Аба жана жердеги ууландыруучу заттардын зыян тийгизүүсүндө аба-ырайы, топурактын абалы жана жердин ойдо-томондюйчоң таасир этет. Аба жана топурактын температурасы жерде ууландыруучу заттардын сакталуу мөөнөтүнө таасир этет. Төмөн температурада (кышында) иприт өтө жай бууланып, жазга чейин топуракта сакталышы мүмкүн. Жазда болсо иприт бир нече он эсे тезирээк бууланат жана топуракта бир нече saat гана, Орто Азия аймагы шартында болсо андан да азыраак сакталат.

Аба ачылып, күн чайыттай тийип турган күндөрдө ууландыруучу заттар жерден ысып жогоруга көтөрүлөт жана тез жайылып кетет. Түндө аба аралашпайт, бол болсо душмандын туруктуу эмес уулуу заттарды иштетүүсүнө ыңгайлуу шарт туулат. Ууланган аба түнү өтө жай тарайт, сайларда, шамал тийбей турган жайларда, окоптордо, траншеяларда узак туруп калышы мүмкүн. Шамалдын согушу абадагы ууландыруучу заттын концентрациясын кыйла азайтат, катуу шамалда болсо жердеги ууландыруучу заттын бууланусу күчөйт жана ушул таризде топурактагы ууландыруучу зат тезирээк бууланат.

Жерлердин өзгөчөлүгү, өсүмдүктөрү да ууландыруучу заттардын концентрациясына таасир этет.

Ууландыруучу заттар иштетилген жайда элдин 10—30% жана андан көбүрөгү уулануусу күзөтүлөт. Ууландыруучу заттын булуттары тараалган жайларда бул көрсөткүч 8—12 % ды түзөт.

Ууландыруучу заттардын организмге түшүү жолдору. Ууландыруучу заттар организмге түрдүү жолдор менен – дем алуу жолдору, ашказан-ичеги, тери, былжыр чөл жана жаракаттардан өтүшү мүмкүн.

Ууландыруучу заттар колдонуу усулуна, алардын физикалык жана химиялык, токсикологиялык касиеттерине карап таасир этет. Бул заттардын кээ бири дем алуу жолдору аркылуу түшсө, кээ бирлери башка жолдор менен организмге түшөт.

Ууландыруучу заттар көбүнчө буу жана аэрозол түрүндө дем алуу жолдоруна түшөт. Аба жолдоруна түшкөн ууландыруучу зат былжыр чөлдерде токтоп калусунун натыйжасында өпкө авлеолалары аркылуу бир аз канга сорулат. Эгерде өпкө авлеолалары жайып кюлса, ууландыруучу заттар 90—100 м² аянтка таралат, ошондуктан алар дем алуу аркылуу уулануу клиникасында биринчи орунду ээлейт, б.а. уулануунун клиникасы бат өөрчүйт.

Ууландыруучу заттар менен дем алуу жолдору аркылуу уулануу *ингалиялык* уулануу деп аталып, өтө кооптуу эсептелет. Дем алуу жолдорун ууландыруучу заттардан сактоо үчүн коргонуу каражаттарынан, противогаздардан пайдаланылат.

Ууландыруучу заттардын организмге түшө турган дагы бир эн маанилүү жолу тери катмары эсептелет. Өтүүнүн үч жолу белгилүү: эпидермис аркылуу, жүн фолликулалары жана май бездеринин чыгаруучу каналдары аркылуу. Липиддерде жакшы эрий турган ууландыруучу заттар (фосфорорганикалык ууландыруучу заттар, иприт, луизит ж.б.) тери аркылуу организмге тез сорулушу касиетине ээ. Адамдын териси кызырып, тердеп турган абалда ууландыруучу заттардын сорулушу кыйла женилдейт. Мындан сырткары, тери катмары аркылуу организмге түшкөн ууландыруучу заттардын токсикологиялык таасир көрсөтүшү үчүн ууландыруучу заттардын канчалык тез сорулгандыгы жана сууда эригендиги да маанилүү орун тутат. Тери аркылуу өткөн ууландыруучу заттар боорго түшпөстөн, чоң кан айлануу тегерегине түшүшү мүмкүн. Тери катмарларын ууландыруучу заттардан коргоо үчүн атайын коргоо каражаттары колдонулат.

Уулануунун алдын алуу: Массалык кыргын куралын колдонуу коркунучу пайда болгондо же иштетилгенде андан сактануунун негизги иш-чаралары төмөнкүлөрдөн турат:

- эгерде кооп жөнүндө сигнал көчөдө жеткирилсе, дүрбөлөнгө түшпө. Кооп кайсы жактан келатканын аныкта. Коокс кооптуу аймактан чыгууга мүмкүнчүлүк бербей турган тоскоолдуктар учураса (дубал, көл), жакын айланадагы имараттардын бирине жашынуу керек;

– эгерде кооп жөнүндө сигнал үйдө болгон убактында жеткирилсе, эшик-терезелерди жаап, өздүк коргонуу каражаттарын иштетүүгө даярдоо зарыл;

– эгерде кооп жөнүндө маалымат жеткирилбеген болсо жана сен күркүрөгөн үн же жарылууну, өзүнө таандык жыттарды сезсен, анда алардан коргонууга аракеттен. Мунун эки негизги усулу бар: биринчиси – жабыркаган аймактан коопсуз жайга чыгуу; экинчиси – жакын айланадагы турак жайлардан бирине жашынуу;

– жабыркаган аймак ондогон метрден жүздөгөн метрге чейин жайылыши мүмкүн. Мындан төмөнкүдөй жыйынтык чыгаруу мүмкүн: эгерде адам саатына 4—5 км тездик менен аракеттенсе, жабыркаган аймактан чыгып кетүү үчүн 10—15 минут сарпталат.

Химиялык уулануу очогунда ууландыруучу заттар менен ууланганда адамдарга тездик менен алгачкы медициналык жардам көрсөтүү керек.

Алгачкы медициналык жардам аскердик кызматчылардын өздүк дары аптечкасы (АИ-2), өздүк пакеттердин (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10) жардамында өзүнө жана өз ара, о.э., санитарлар жана санитар-инструкторлор тарабынан ёткөрүлөт.

3.3. Биологиялык (бактериологиялык) куралдар жана оору таратуучу микробдор

Биологиялык (бактериологиялык) куралдар биологиялык каражаттар менен толтурулган ок-дарылар жана аларды бутага алып баруу (атуу) каражаттары.

Биологиялык (бактериологиялык) куралдарды колдонуу менен алып барылуучу согуштар *биологиялык (бактериологиялык) согуштар* деп аталат. Биологиялык (бактериологиялык) куралдын таасир этүүчү факторун бактериологиялык каражаттар түзөт. Аларды күжүрмөн абалда иштетүү үчүн ажыратып алынган биологиялык агенттер болуп, адам организмине түшкөндө катуу орууга алып келет. Аларга оору таратуучу микробдор жана микроб токсиндери (айрым микробдор жашоосу маалында пайдало турган уулуу заттар) кирет.

Айыл чарба эгин аянттарын жок кылуу, ошону менен биргө, мамлекеттин экономикалык потенциалын изден чыгаруу максатында курт-кумурскалар, айрыкча, чегирткелер, колорадо конуздары жана башкалар колдонулушу мүмкүн. Микроорганизмдер, жугуштуу оору таратуучу микробдордун биологиялык касиеттери жана көлөмдөрүнө көрө төмөндөгү класстарга бөлүнөт: бактериялар, вирустар, риккекиялар, козу карындар жана микроб токсиндери.

Бактериялар – бир клеткалыу микроорганизмдер болуп, микроскопто көрүнөт, жөнөкөй бөлүнүү жолу менен көбөйт. Алар күн нурларынан, зыянсыздандыруучу заттардын таасиринен жана жогорку температурадан тез набыт болушат. Төмөнкү температурага сезгич эмес, тонууга да чыдайт. Кээ бир бактериялар ыңгайсыз шарттан сактануу үчүн коргонуу катмарын пайда кылышат же спораларга оронушат. Бактериялар холера, тюляремия, сибирь күйдүргүсү, манка, мелиоидоз сыйктуу ооруларды келтирип чыгарат.

Вирустар – эн кичине бактериялардан да өлчөмдөрү боюнча 100 эсे кичине микроорганизмдер эсептелешет. Бактериялардан айырмалуу түрдө вирустар жалан тириү ткань клеткаларынын ичинде өөрчүйт жана клетканын паразити эсептелет. Вирустар кооптуу жана оор оорулар – табигый чечек, сары безгек, геморрогиялык безгек оорусун келтирип чыгарат.

Риккебиоздор – вирус жана бактериялардын арасында жайгашкан микроорганизмдердин тобунан болуп, сырткы көрүнүшү жана көлөмдөрү боюнча бактерияларга жакын турат. Аларды вирустарга жакындаштыруучу касиети клеткадагы паразиттиги. Алардан кээ бирлери кургакчылыкка жана суукка чыдамдуу. Риккебиоздор темгилдүү келте оорусун келтирип чыгарат.

Козу карындар – бактериялардан татаал түзүлүшү жана көбөйүшү менен айырмаланат. Козу карын споралары кургап калууга жана күн нурларына, зыянсыздандыруучу заттардын таасирине чыдамдуу.

Микроб токсиндері – кээ бир бактериялар жашоо мезгилинде бөлүп чыгарган өтө уулуу заттар.

Бактериологиялык куралдан коргонуу каражаттарына төмөнкүлөр кирет:

- өздүк аптечка. Анын курамына: шприц-тюбиктеги оору калтыруучу каражат; фосфорорганикалык заттар менен ууланууга каршы дарылар; радиацияга каршы дарылар; бактерияга каршы каражаттар; көнүл айланышына каршы каражат;
- химияга каршы өздүк пакет. Бактериологиялык (биологиялык) каражаттар менен жабыркаганда тери катмарларын зыянсыздантат.

3.4. Заманбап жонокой кыргын куралдары

Заманбап жонокой кыргын куралдары өзүнчө же массалык кыргын куралдары менен чогуу душман адамдарын жана техникасын жабыркатуу, объекттерди бузуу же жок кылыш жиберүү максатында колдонулушу мүмкүн.

Жөнөкөй чабуул каражаттарына жарылуучу, фугас, кумулятивдик, бетон бузгуч, күйгүзүүчү жабдыктар, көлөмдүү жарылуу куралдары кирет.

Майдалануучу жабдыктар негизинен адамдарга зыян жеткирүү үчүн арналган болуп, алардын ичинде эн кооптуусу шариктүү бомбачалар

эсептөлөт. Шарыктуу бомбачалар самолёттөрдөн кассеталар жардамында ташталат. Ар бир кассетада 100 дөн көп бомбачалар болот. Мындай кассета жердин бетинде ачылып, бомбачалар ар жакка атылып чыгат. Ар бир бомбачаның сыйыктарының зиян жеткириүү радиусу 15 метрге тен.

Фугастар, негизинен турак-жайлар жана административдик имараттар, темир жолдорду бузуу, техника жана адамдарга зиян келтириүү, кумулятивдик жабдыктар болсо корголгон буталарды жоготуу үчүн арналган.

Күйдүрүүчү жабдыктар адамдарды жабыркатуу, имарат жана өндүрүштүк объекттерди, калктуу жерлерди, кампалар, транспорт каражаттарын күйдүрүү жана жок кылууга арналган. Күйдүрүүчү куралдар 4 түрдүү болот: напальмдуу, пирогелдүү, термиттүү жана фосфордуу.

Көлөмдүк жарылуу куралы иштетилгенде абада аралашманын 15 метр радиус жана 2—3 метр калыңдыктагы отун-аба аралашмасынын шар сымал булуту пайда болот. Бул булут детонатор жардамында жардырылат. Ал кубаттуулугу жагынан ядролук куралга жакын.

Жөнөкөй кыргын каражаттары: жарылуучу заттардын энергиясынан пайдаланууга негизделген (фугастуу, осколкалдуу, осколка-фугастуу); жылуулук энергиясынан пайдаланууга негизделген (күйдүрүүчү аралашма – напальм, металлдаштырылган күйдүрүүчү аралашма – термиттик, электрондук); өлүмгө алып келбей турган (агитация, графиттүү, кесүүчү, психотроптук, пластикалык октор) болот.

Бардык курал-жарактар 2 топко бөлүнөт: башкарылуучу жана башкарылбоочу.

Бул түрдөгү куралдардын өзүнө таандык касиеттери:

Коюнидүү жарылуучу (вакуумдуу) курал-жарактар (газ, суюктук ж.б.):

- жарылганда – газ герметик болбогон мейкиндик (көлөм) бойлоп заматта тараит жана акырындап (0,1 секундга чейин) жарылат;

- ички мейкиндикте – өтө төмөн басым (вакуум), сырткы мейкиндикте – чектен ашыкча басым пайда кылат;

- кубаты жөнөкөй ок-дарыга салыштырмалуу 4—6 эсे чон.

Шарыктуу, ийнелүү курал-жарактарда болсо шар же ийнелер ок-дарынын ичине (бир нече миллиграммдан бир нече граммга чейин) жайгашат.

Заманбап жөнөкөй кыргын куралдары белгиленген жайга ракеталар, абадан, артиллерия, окатуучу курал же адам тарабынан жеткирип берилиши мүмкүн.

Заманбап жөнөкөй кыргын куралдарынан коргонуу иш-чарапарына: калкты өзгөчө кырдаалдардан коргонууга даярдоо (заманбап кыргын каражаттарын билүү; алардан коргоно алуу, алгачкы медициналык жардамды бере алуу); өз убагында жана туура кабар берүү; коргонуу

каражаттары (коллективдик жана өздүк, тизмедеги жана кол астындагы) нан чебердик менен пайдалануу; атайын иш-чаралар (административдик, медициналык-административдик, эпидемияга каршы, профилактикалык, санитардык-гигиеналык, дарылоо-эвакуация)ды өткөрүү; эвакуация (алдын ала өткөрүлүүчү, толук эмес жана толук); авариялык-куткарруу жана башка кечикирилгис иштерди өткөрүү кирет.

Заманбап кыргын куралдарынан коргонууну уюштурууда душман тарабынан ал же бул куралды колдонуу мүмкүндүгүн анык билүү зарыл.

Ар бир жабыркатуучу куралдан коргонууда максатка ылайык келе турган усул, каражат жана коргонуу боюнча иш-аракеттерди издең табуу керек. Ал үчүн тизмедеги да, кол астындагы да коргонуу каражаттарынан пайдалануу керек. Калкты коргоодо алгачкы медициналык жардамдын өзүбагында жана туура көрсөтүлүшү өзгөчө мааниге ээ.

Текшерүүчүлүк суроолор

1. Ядролук куралдын таасири эмнисге негизделст?
2. Жарылтуунун кандаи түрлөрү бар?
3. Көзөөчү (синүүчү) радиация эмнелдерден турат?
4. Химиялык куралдарга мисат келтир. Алар эмнелдердин жардамында иштсейт?
5. Ууландыруучу заттардын зыянжеткирүүсүндө кайсы абалдар олуттуу таасир көрсөтөт?
6. Заманбап женөкөй кыргын куралдарынан коргонуу иш-чараларына эмнелер кирст?

4-болж. ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР БОЛГОНДО КАЛКТЫ КОРГООНУН НЕГИЗГИ ИШ-ЧАРАЛАРЫ


4.1. Өзгөчө кырдаалдарда кабар берүүни бирдиктүү системасы

Республика, облус, шаардык байланыш системасынын негизин башкаруу пункттарынын байланыш тармактары түзөт.

Башкаруу пункттарынын байланыш тармагы – бул башкарууну камсыздоо үчүн колдонулган байланыш күчтөрү жана каражаттарынын уюштуруучулук-техникалык бирикмеси болуп саналат.

Жарандык коргонуу системасында телевидение, радио, радиореле, мобилдик байланыш каражаттары, зымдуу жана сигнал берүүчү байланыш каражаттары иштетилет.

Кончы бургула, жалпыга!



8-сүрөт. Өзгочо кырдаал болгондо кабар берүүшүнүү каражаттары жана усулдары.



9-сүрөт. Азыркы күнде пайдаланылыш жаткан мобилдик, стационардык жана көп радиостанциялары.

Өзгөчө кырдаал болгон жайдан алынган кабарда ким кабар берип жатканы, кайсы аймактан кабар берилип жатканы, учурдагы абал, дагы кандай кооп болушу мүмкүндүгү, кандай иш-чаралар көрүлгөнү жана көмөк берүү түрү такталат.

Егерде кабар сирена аркылуу берилсе, калк сиренены угуп, план боюнча аракеттene баштайт.

Кабар берүү системасы локалдык жана борборлошкон болот. *Кабар берүүни локалдык системасы* кырсыктуу суу басуу ыктымалы бар аймактарда, атом энергетикасы объекттеринде, химиялык кооптуу объекттер



10-сүрөт. Заманбағ мобилдик автомобилдерге орнотулған байланыш каражаттары.



11-сүрөт. Заманбағ электролентирилген сиреналар.

жайгашкан аймактарда калкты тездик менен кабардар кылуу максатында уюштурулат. Калкка өз убагында кабар берүү өтө маанилүү. Локалдык системалардын негизги абзелдиги анын оперативдүүлүгү болуп саналат.

Кабар берүүни борборлошкон системасы:

- шаарларда, райондордо, объекттер жана айыл жерлерде, ири калктуу пункттарда борборлошкон жана борборлошпогон түрдө «Көнүл бургула, жалпыга!» сигалын берүү;
- жергилиттүү радиоуктуруу станцияларында зымдуу уктуруу тармактары аркылуу калкка оозеки кабар берүү;
- телевидение аркылуу кабар берүү;

- сигнал жана кабарды республикалық, облустук, шаардық, райондук, министрлик жана мекемелердин башкаруу пункттарына, шаардық, райондук ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирүү;
- мансап адамдарына үй жана кызмат телефондорунан туруктуу кабар берүү аркылуу өткөрүлөт.

Жарандык коргонуу кабар берүү сигналын экономикалык объекттер ишчи-кызматчыларына, ӨКМС системаларына жана республика калкына жеткирүүнү камсыздышы керек.

Кабар берүү системасынын негизги милдеттери

Байланыш жана кабар берүүнү уюштурууга жарандык коргонуунун башчылары жооптуу. Байланыш жана кабар берүү системасынын негизги милдеттери:

- сигналдарды өз убагында берүү жана кабыл алуу, ӨКМС режимдерин орнотуу жөнүндө көрсөтмө жиберүү;
- ӨКМС башкаруу органдарынын ортосунда төмөндөн жогоруга жана жогорудан төмөнгө кабар алмашуунун ишенимдүү болушун камсыздоо.

Республика даражасында кабар берүү системасынын милдеттери:

- республикалык борборлошкон кабар берүү системасын, о.э., кабар менен камсыздоо жана башкалардын автоматташтырылган системасын түзүү жана аны туруктуу даяр абалда сактоо;
- байланыш, радио, телевидение жана башка техника каражаттарынын мамлекеттик жана мекемелик каналдарынан башкаруу жана кабарды узатуу үчүн борборлошкон түрдө пайдаланууну камсыздоо;

– химиялык жана башка кооп күчтүү объекттерде о.э. аларга жакын аймактарда кабар берүү жана кабар узатуунун жергиликтүү системасын, ошондой эле, суу сактагычтын гидротехникалык курулмаларында сигнализация жана кабар берүүнүн жергиликтүү автоматташтырылган системаларын долбоорлоо жана жаратууну көзөмөлдөө;

– пайда болгон өзгөчө кырдаалдар, алардын өнүгүү көлөмдөрү жана өтүшү, мүмкүн болгон кесепттери о.э. өзгөчө кырдаалдарды жоюуга тийиштүү кабылалынган иш-чаралар жөнүндөгү маалыматтардын чогулушун жана алмашуусун о.э. кабар берүүнү камсыздоо жана көзөмөлдөө.

Жергиликтүү маситтабда кабар берүү системасынын милдеттери:

- облустук ички байланыш жана кабар берүү системалары, о.э., башкаруу жана кабар менен камсыздоонун автоматташтырылган системасын уюштуруу жана туруктуу даяр абалда сактоо;

- башкаруу жана кабарды узатуу үчүн байланыш, радио, телевидение о.э. башка техникалык каражаттардын мамлекеттик, облустук жана мекемелик каналдарынан борборлоштурулган түрдө пайдаланууну камсыздоо;
- жоопкер министрлик жана мекемелер менен чогуу химиялык жана башка күчтүү кооптуу объекттер, аларга жакын аймактарда кабар берүү жана аларды узатуунун жергиликтүү системаларын, о.э., суу сактагычтардын гидротехникалык курулмаларында сигнализация жана кабар берүүнүн автоматикалык системаларын жаратуу.

Объект даражасында кабар берүү системасынын милдеттери:

- химиялык жана башка кооптуу объекттерде кабар берүү жана кабар узатуунун жергиликтүү системасын, о.э., гидротехникалык курулмаларда сигнализация жана кабар берүүнүн жергиликтүү автоматикалык системаларын жаратуу иштерин уюштуруу;
- кабар берүү, маалымат чогултууну камсыздоо жана көзөмөлдөө, түзүлгөн өзгөчө кырдаал, анын өнүгүү көлөмдөрү жана өтүшү, жетиши мүмкүн болгон кесепеттери, өзгөчө кырдаалды жоюу үчүн көрүлүп жаткан иш-чаралар жана зарыл көмөк жөнүндө жогорку органдарга маалымат берүү.

Өзбекстан Республикасынын бардык мекемелеринде кабар берүү жана кабар узатуу системасынын калк жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча милдеттери:

- жарандык коргонуу иш-чараларын өткөрүү убагында байланыш системасынын ишенимдүү жана туруктуу иштешин камсыздоону уюштуруу жана ишке ашыруу;
- мекемелик потенциалдык кооптуу объекттерде сигнализация жана кабар берүүнүн жергиликтүү автоматташтырылган системасын жаратуу;
- калкты өзгөчө кырдаал коркунучу жарагандыгы жана кырсык болгондугу жөнүндөгү маалымат менен камсыздоо.

Кабар берүү сигналдары жана алар боюнча калктын аракети

Калкты коргоо кандайдыр бир кооп-коркунуч жарагандыгы же пайда болгону жөнүндө кабар берүү жана маалымат таратууну өз убагында ишке ашыруудан башталат.

Кабар берүү макулдашып алынган, мурдатан белгилеп коюлган жана калкка анык түшүнүктүү болгон сигналдар (сирена үнү, үн чыгаруучу буюмдарды согуу жана у.с.) аркылуу ишке ашырылат.



12-сурот. Озгочо кырдаат болгон жайдап кабар алуу.

Кандай кооп туулса да, электр сиреналары ишке түшүрүлөт. Алардын үнүнө ишканалардын гудоктору кошулат. Бул жарандык коргонуунун бирдиктүү «Көнүл бургула, жалпыга!» сигналы болуп эсептелет.

Сирена үнү иштетилээр замат сыналгы, радиоприемник, радиоколонкалар иштетип коюлат, жергиликтүү бийлик органдары же өзгөчө кырдаалдар башкармалары болсо пайда болгон коркунучтун характеристи, көлөмү, о.э., мындай абалда каклтын аракеттенүү тартиби жөнүндөгү кенештерди бериши керек.

Ишенимдүү жана туруктуу байланыш, о.э., объективдүү маалымат калктын коргонуусун уюштуруу жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чарапарынын негизги муундарынан бири эсептелет.

Кабар берүү натыйжалуу коргонуу каражаты болуп, анын орду алмашкыс. Эскертилген адам жарым куткарылган адам деп бекеринен айтылбаган.

4.2. Дем алуу мүчөлору жана терини коргоо каражаттары


Дем алуу органдарын коргоо каражаттарына фильтрлегич противогаз, респираторлор, чанга каршы кездемелүү маска, марлялуу маскалар кирет. Дем алуу мүчөлөрүн эң ишенимдүү коргоочу каражат газдан коргоочу маска эсептелет, анткени ал дем алуу мүчөлөрүн радиоактивдүү, ууландыруучу заттар жана бактериялык каражаттардан коргойт.

Газдан коргонуу маскасының коргоо таасири дем алуу мүчөлөрү, бет жана көздөрдү сырткы чөйрөдөн толук изоляциялоого негизделген. Пайдалануу үчүн ыңгайлуу жана жөнөкөй маскалардан бири ГП-5 газдан коргонуу маскасы болуп саналат (13-сүрөт).

Бул маска жөнөкөй болуп, анын шлем-маскасы башты жакшы коргойт. Шлем-масканы тандоо үчүн баш эки ирет өлчөнүп, натыйжаласы бири-бирине кошулат. Натыйжалардын суммасы 92 см ден аз болсо, 0-өлчөмдүү; 92—96 см болсо, 1-өлчөмдүү; 96—98 см болсо, 2-өлчөмдүү; 99—102,5 см болсо, 3-өлчөмдүү; 102,5 см ден чоң болсо, 4-өлчөмдүү шлем алуу керек.

Колдонулушуна карай бардык противогаздар фильтрлегич жана изоляциялоочу түрлөргө бөлүнөт. Алардын бири-биринен айырмасы, фильтрлегич противогаз дем алуу органдары, көз жана бет терисин изоляциялоочу противогаз болсо кургактык жана сууда иштөө үчүн арналган.

Шартка карай газдан коргонуу маскасы ар түрдүү кырдаалдарда асып жүрүлөт. Эгерде душмандын тике кол салуу коркунучу болбосо, газдан



13-сүрөт. ГП-5 противогазы: 1 – маска; 2 – аба тазалоочу куту; 3 – трикотаждан жасалған кашчык; 4 – дем алуу түтүкчөсүнү оозу; 5 – сүйлемшүү курулмасы; 6 – дем чыгаруу түтүкчөсү; 7 – обтуратор; 8 – чоку жак пластинасы; 9 – маңдай байлагычы; 10 – чеке байлагычы; 11 – ээкасты байлагычы; 12 – узаргын кыскартуучу байлагыч; 13 – кашчык.

коргонуу маскасы «Талаа» абалында сол капиталга асып жүрүлөт. «Аба коопу» кабары же «Газдан коргонуу маскалары даярдалсын!» командасы берилгенде газдан коргонуу маскасы «Даяр» абалына өткөрүлөт. Ал үчүн капчык бир аз алдыга сүрүлүп, анын жогорку капкагы ачылып, кенеп жиби алышып, белден өткөрүлөт жана анын учу алдыңкы жарым алкакка байлап қоюлат.

Радиоактивдүү, химиялык жана бактериологиялык уулануу жөнүндө эскертуучу кабарлар берилгенде «Газдар!» командасына карай, о.э., химиялык жана бактериологиялык чабуулдун алгачкы белгилери пайды болгондо газдан коргонуу маскасы «Күжүрмөн» абалына келтирилет.

Газдан коргонуу маскасын тез жана туура тагууда белгилүү бир тартипти сактоо: дем албай турруу, көздөрдү жумуу (антпесе, ууланып калуу мүмкүн), баш кийим алышып, тизелер арасына коюу, капчыктан маска алышып, анын ээк асты жана чокуга кеткен тасмаларынан ар эки кол менен баш бармактарды ичкери кылышп турган абалда кармоо керек.

Масканын төмөнкү бөлүгү ээкке қоюлуп, калган бөлүгү бетке тартылышы, капитал тасмалары болсо кулактардын арасына өткөрүлүшү керек. Чокудагы тасмалардын бош учтары, масканын чети бетке тыгыз жабыша турган кылышп тартылышы керек. Ушундан соң тез дем чыгарып, дем алууну улантуу, көздөрдү ачып, баш кийимди кийип алуу зарыл, тез дем чыгарылганда бетке маска кийүү маалында масканын астына кирип калган уулуу аба чыгып кетет.

Газдан коргонуу маскасы «Газдан коргонуу маскалары чечилсин!» командасы берилгендөн кийин гана чечилет. Түздөн-түз уулануу коркунучу өтүп кеткендиги жөнүндө кабар берилгендөн кийин да газдан коргонуу маскасы чечилбөөсү мүмкүн. Газдан коргонуу маскасын чечүү үчүн он кол менен баш кийим көтөрүлүп, сол кол менен масканын кутусунан кармалат жана маска бир аз гана ылдыйга тартып алышат да, баш кийим кийилет. Чечилген маска баштыкка салынат, мындай маска таза чүпүрөк же кол жооплук менен тазаланат. Мына ушундан соң газдан коргонуу маскасы «Даяр» же «Талаа» абалына өткөрүлөт.

Катуу суукта масканын резинасы катып калышы же көз айнек тонушу мүмкүн. Мында газдан коргонуу маскасынан пайдалануу оорлошу жана иштебей калуу коркунучу бар. Мындай окуяларга жол бербеш үчүн маска пальтонун ичине алыш жылытылат. Эгерде газдан коргонуу маскасы тагылган абалда болсо, анын маскасы жана клапандар кутусун маал-маалы менен колдо жылытып турруу, дем чыгаруу клапандарын болсо үйлөп қоюу сунушталат.

Сууктан жылуу бөлмөгө киргендө, газдан коргонуу маскасынын металл бөлүктөрү тердегенгө чейин 10—15 минута күтүп турруу жана ушундан кийин

газдан коргонуу маскасынын кутусун, металл бөлүктөрүн жана масканы кургак чүпүрөк же кол жоолук менен аарчуу жана дем чыгаруу клапандарына үйлөө керек. Бириктируүчү түтүгүн да үйлөш керек, эгерде түтүк тоонуп калган болсо, аны муз бөлүктөрүнөн этияттык менен тазалоо зарыл.

Газдан коргонуу маскасынан пайдалануу учурунда анын кээ бир бөлүктөрү жабыркашы мүмкүн. Мындай абалда газдан коргонуу маскасын башкасына тез алмаштыруу же ууланган жайдан тез чыгып кетүү керек. Албетте, жабыркаган газдан коргонуу маскасынан белгилүү убакыт пайдаланууга туура келет.

Масканын четтери бир аз жыртылган же тасмалардан бири үзүлгөн болсо, жабыркаган жай бетке же башка алакан менен бекем кысылат. Эгерде масканын бет бөлүгү жыртылган болсо, бириктируү түтүгү тешилген же үзүлгөн, көзайнек, дем чыгаруу клапандары катуу жабыркаган болсо, мындай масканын кутусунун тамагын оозго тутуп, мурунду бармактар менен кысуу жана көздү ачпай туруп, куту аркылуу дем алуу керек (мында ооздон дем алуу жана ооздон дем чыгаруу зарыл).


Эгерде газдан коргонуу маскасы кутусунун корпусу тешилген болсо, аны ылай, ным топурак, нандын жумшагы же башка ушуга окшош зат менен шыбап коюу керек. Мүмкүнчүлүк болушу менен, тешилген куту башкасына алмаштырылат.

Эгерде газдан коргонуу маскасы болбосо, ал катардан чыккан болсо, дем алуу органдарын радиоактивдүү чан жана бактериялык каражаттардан коргоо үчүн респираторлор, пахта-марля, боолор, чаңга карши токума маскалар иштетилет. Бирок алар уулуу заттардан сактай албайт. Ишканаларда өндүрүштүк чандардан коргонуу үчүн ар түрдүү чаңга карши респираторлордан пайдаланылат.

Ар кандай маска жарым маскадан жана ага уланган фильтрлөөчү элементтен (фильтрлөгич респиратор кутусунан) турат.

Кээ бир түрдөгү маскаларда фильтрдин милдетин алды бөлүгүнүн материалы өтөйт. Алардын газдан коргонуу маскаларынан артыкчылык жагы мында: алар дем алууга аз каршылык көрсөтөт, женил, түзүлүшү жөнөкөй жана баасы арзан болот. Маскалардын түзүлүшү жөнөкөй болгондуктан алардан пайдалануу да ынгайлуу.

Дем алуу органдарын уулуу заттардан коргоонун эң жөнөкөй каражаттарынан бири пахта-марля кездемеден даярдалган, чаңга карши тагылуучу маска. Бул маска радиоактивдүү чандар жана бактериялык аэрозолдордон коргойт.



14-сурот. а – чаңга карып пахта-марлялуу маска;
б – чаңга карып материалдардан даярдалган маска.

Пахта-марлялуу байлагычты даярдоо үчүн 100x50 см өлчөмдөгү марля материалы алынат, ага 1—2 см калыңдыкта пахта коюлат, марлянын жээктеринин эки жагы кайрылып, пахта оролот. Акыркы узундук жагынан 30—35 см өлчөмдө кесилет. Пахта-марлялуу байлагыч жаак, ооз, мурунду бекитиши керек. Көзгө чаңга каршы көз айнек тагылат.

Чандарга каршы материалдардан даярдалган масканын корпусу кадагычтан турат (корпус бөлүгү 4—5 оромдон турган материалдардан даярдалат). Корпус, кадагычтарынан үлгү алынып чыгылат. Корпус бөлүгүнө көздүн көрүүсүнө арналган тешиктер ачылып, аларга айнек же көрүү пластинкасы орнотулат. Маска башка жабышып турушу максатында резина тасмалары орнотулат. Масканын корпус бөлүгүн баш жак менен бириктируү үчүн туурасынан резина тасма да орнотулат.

Терини коргоо каражаттары. Радиоактивдүү, химиялык жана бактериялык ууланган жайларда демалуу органдары жана көздөрдү гана эмес, о.э. бүткүл денени да коргоо зарыл. Биз күндөлүк турмушта колдоно турган адаттагы кийим-кече уулануудан сактай албайт. Ал үчүн терини коргой турган түрдүү каражаттар, дененин тери катмарына, кийим-кече, бут кийимдерге радиоактивдүү жана ууландыруучу заттар, о.э. бактериялык каражаттардын түшүшүнөн сактоочу каражаттар иштетилет.

Терини коргоо каражаттары милдетине карай атайдын (табелдик) каражаттар жана колдо бар болгон каражаттарга бөлүнөт.

Коргонуунун табелдик каражаттары жарандык коргонуу түзүмдөрүнүн өздүк курамынын ууланган жайда иштөөсү маалында пайдаланылат.

Табелдик каражаттарга коргонуу комбинезону (шымдуу кыска кемсел), Л-1 женил коргонуу костюму, коргонуу өтүгү жана кол кабы, фартук кирет. Бул каражаттар өнөр жайларда пленка пайда кылуучу синтетикалык заттар



15-сүрөт. Л-1 жәсіл коргоо костюму:

1 – байпактар жана шым; 2 – шлем асты кийими; 3 – капюшондуу койнок;

4 – эки бармактуу кол кантар; 5 – костюм салынуучу канышк.

Ондо «Күжүрмө» абалданы коргоо костюму.

(кездеменин 1 же 2 жағына синдирилген каучук жасалма катрондор, белок заттар, пластикалык массалар жана башкалар)дан жасалат, булар абаны такыр өткөрбөө менен бирге, өзүнө түшкөн уулуу зат тамчылары жана жүктөрүнөн мыкты коргойт. Бүткүл денени сырткы чөйрөдөн изоляциялоо учун терини коргоо каражаттарынан комплекстүү түрдө пайдаланылат (мисалы, комбинезон, коргонуу өтүгү жана кол кабы менен бирге кийилет). Коргонуунун табелдик каражаттары коргонуу *кийимдери* деп аталат.



16-сүрөт: 1 – коргоо комплекти; 2 – Л-1 жәсіл коргоо костюму; 3 – коргонуу комбинезону; 4 – фильтргелик кийим.

Коргонуу комбинезону (шымдуу кыска кемсел) күчтүү ууланган жайларда иштегенде, резина өтүк, кол кап жана калпакча (капюшон) менен бирге кийилет. Комбинезондор жана шымдуу кыска кемседер резиналанган материалдан жасалат. Комбинезондун салмагы 3,5 кг, өтүк жана кол каптар менен кошкондогу салмагы болсо 6 кг га жакын.

Женил коргоо костюму резиналанган созулчаак кездемеден даярдалат.

Бул костюм калпакчалуу көйнөк, байпактуу шым, эки бармактуу кол кап жана шлем астынан турат. Комплектке костюмду салып жүрүү үчүн капчык жана кошумча кол кап да кирет.

Уулануу коркунучу туулгандыгы жөнүндө эскертуүчүү сигнал берилгенден соң, газдан коргонуу маскасы тагылып, жака көтөрүлөт, калпакча (капюшон) жана кол кап кийилет.

4.3. Элди коргоонун инженердик каражаттары (далда жерлер)

Элдирадиациядан сактоо үчүн артүрдүү имараттар бар. Коргоо имараттары калкты коргоочу ишенимдүү каражат болуп эсептелет. Бул имараттар элди түрдүү өзгөчө кырдаалдардан жана жалпы кыргын куралдарынын таасир этүүчү факторлорунан сактоочу далда жер болуп эсептелет.


Коргоочу имараттар коргоо касиетине карай, далда жер жана радиацияга каршы далда жерлерге бөлүнөт. Мындаи имараттар төмөнкү өзгөчөлүктөн келип чыгып курулат:

1. Багытына карай – жарандарды сактоого, башкаруу системаларын жайгаштырууга арналган;
2. Жайгашкан ордуна карай – өзүнчө жайгашкан (метрополитендер жана тоо-кен имараттары);
3. Курулуш мөөнөтүнө карай – далда жер РСД (радиациядан сактоочу далда жер) жана жөнөкөй далда жерлер.

Далда жерлер – бул атайын имарат болуп, ал жашынган адамдарды ядролук жарылуудан, ууландыруучу заттардан, бактериялык каражаттардан, о.э., жогорку температура, өртүбагында уулу газдардан сактайт (17-сүрөттө далда жердин планы көрсөтүлгөн).

Далда жерлер адамдарды кабыл алуу санына карай беш топко бөлүнөт. Кичи көлөмдөгү далда жер 150—300 адамды, орточо далда жер 360—600, чоң далда жерлер болсо 600 дөн көп адамды кабыл алат.

Далда жерлер негизги жана жардамчы имараттардан турат. Негизги имаратта жашынуучуларды жайгаштыруу жайы жана эки же үч кабаттуу секииче бар.



17-сүрөт. Далда жердин планы:

- 1 – аба откорбай турган коргоо эшиги; 2 – ишнөүү камера; 3 – санитардык болмо; 4 – адамдарды жайгаштыруучу негизги зал; 5 – авария маалында чыгуу жолу; 6 – абаны тазалаш, жеңдегүү болмосу; 7 – тамак-аш сакталуучу кампа; 8 – медициналык бөлме.

Экинчи жардамчы имаратта санитария тармагы, абаны тазалап алмаштырып берүүчү камера жана сыйымдуулугу чон имараттарда медициналык бөлмөсү, тамак-аш сакталуучу кампа, артезиандык кудук жана дизелдүү электр станциясы үчүн бөлмө бар.


Сактануучу жайда, эрежеге көрө, экиден көп кирип-чыгуу эшиктери, чакан далда жерлерде кирүү жана авария учурунда чыга турган эшиктери болот.

Кырсык болгон кезде, кошумча эшиктерден шаты менен же туз эле сыртка чыгуу мүмкүн. Кырсык маалында эшиктерден жер асты жолдору аркылуу шахтага чыгылат. Көп орундуу (300 дөн көп адам) имараттарда курула турган эшиктердин бирине шлюздуу айван, жабыркаган абадан кортоно турган сырткы жана ички шамал кирбей турган эшиктер менен жабдылат.

Абаны тазалоо системасы абаны чандардан тазалоо жана абаны тазалап алмаштыруу тартибинде иштейт.

Далда жердин энергия, суу ысытуу, канализация тармактары сырткы тармакка уланган. Алар бузулганда далда жерлер көтөрмө электр чырактар, суу запастары, таштандылар үчүн идиштер менен камсыздалган.


Булардан сырткары, текшерүү жана көзөмөлдөө комплекси, коргонуу кийимдери, өртөчүрүүчү жабдык даяр абалда сакталат.



18-сурот. Имарат астында жайгашкан далда жер.

Калк далда жерлерге жайгашканда ал жерде төмөнкүлөргө тыюу салынат:

- ууландыруучу заттардын тагы, издери болгон кийимдер менен киругүү;
- радиоактивдүү уулануу болгондо ууланган кийим менен киругүү;
- бут кийимдеги чан жана ылай, кар менен киругүү;
- чегүү, чуу чыгаруу;
- уруксатсыз керосиндуу лампаларды күйгүзүү;
- шам, бат күйүчү заттардан пайдалануу;
- айбандарды алып киругүү;
- жаш балалуу энелер, ооруулулар өзүнчө бөлүнгөн жайларга жайгаштырылат.



19-сурот. Оғынчо жайгашкан далда жер.

4.4. Радиациядан жашынуу жайлары, жер төлө жана башка жайларды коргоо имараттарына ыңгайлаштыруу

Түрдүү радиация жана башка ушул сыйктуу апартардан элди коргоо үчүн бар имарат-далда жерлердин курулушуна төмөнкү талаптар коюлат:


- 1) адамдарды үч суткадан кем болбогон мөөнөткө сактоо;
- 2) суу баспай турган жайларга куруу;
- 3) агын суулардан, канализация коммуникацияларынан жана курулуш коммуникацияларынан алысыраак жайларда куруу;
- 4) чыгуу жана кирүү эшиктери болушу.

Радиациядан жашынуу жайларын, жер төлө жана башка жайларды толтуруу тартиби алдын ала иштеп чыгылат жана тастыкталган план боюнча ишке ашырылат. Аркандай абалда түшкүндүккө түшпөй, көрсөтүлгөн жайга барып, жайгашып, белгиленген эреже боюнча аракеттенүү керек.

Радиацияга каршы далда жерлер радиоактивдүү (булгануу) ууланууда адамдарды ион пайда кылуучу нурлануудан коргойт. Мындан сырткары, толкун соккусу, жарык нурлары, көзөөчү радиация, нейтрондук агым, тери жана кийимге радиоактивдүү заттардын түшүшү, уулуу заттар, бактериалдык каражаттардан коргойт. Көп кабаттуу имараттардын жер төлөлөрүндө радиациядан сактануу үчүн жай даярдаса болот.

Коргоочу далда жерлерди даярдоодо чогултма темир-бетон каражаттары, кыш, жыгач материалдар, таштан пайдалануу мүмкүн.

Радиациядан сактанууда дубалдары коргоо касиетине ээ болгон жер төлөлөр, талаа-жер эгиндери сактала турган кампалар, жер үстүндөгү



20-сүрөт. Радиацияга каршы далда жер.

имараттардан пайдаланылат. Бардык эшик, терезелер бекемделет, эшиктер кийиз же жумшак кездеме менен тыгыз кылып жабылат. Далда жерге (30 адамга арналган болсо) табигый аба агымы менен желдеткич жана соруучу куту коюлат.


Соруучу куту желдеткичтен 1,5—2 м жогоруга коюлат.

Сырткы аба чыгаруучу кутучага капкак жасалат. Кирүү жайына капкакча коюлат. Далда жерлерде суу жана канализация болбосо, бир суткада ар бир адам үчүн 3—4 литр суу, даараткана, таштанды үчүн оро, секиче, тамак-аш үчүн шкаф мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Жыгачтан курулган үйлөр радиация коэффициентин болжол менен 100, таштан курулган үйлөр 800, жабдылбаган жер төлө 7—12, жабдылган жер төлө 350—400 эсे азайтат.



21-сұрт. Жер төлө.

Жабык далда жер жарык нурларынан толук, толкун соккусунан 2,5—3 эсे, көзөөчү радиация жана радиоактивдүү нурлануудан 200—300 эсे сактайт. Ал тери жана кийимге радиоактивдүү, ууландыруучу зат жана бактериялуу заттардын түшүүсүнөн сактайт. Ал ачык жайда үстүнө эч нерсе кулабай турган, жамғыр суусу, башка суулар кирбей турган жерге курулат. Баштап ачык абалда жасалат. Ал жылан изи коридор сыйктуу түз сыйктуу 15 метрден көп болбогон бир нече (бөлөк) бөлүктөрдөн турат. Терендиги 1,8—2 м, жогорку бөлүгүнүн көндиги 1—1,2 м, түбү 0,8 м. Далда жердин узундугу ар бир адамга 0,5—0,6 м эсебинде аныкталат.



22-сүрөт. Ачык (а) жана жабык (б) далда жер.

Жонокой түрдөгү далда жерлер. Жөнөкөй түрдөгү далда жерлерге жер төлөлөр кирет. Алар курулуу конструкциясына карай, жөнөкөй коргонуу имараттарына кирет. Анткени аларды куруу үчүн кыска убакыт сарпталат.

Жөнөкөй далда жерлер ачык жана жабык көрүнүштө болот (22-сүрөт).

Далда жер (окоп)ди адам колдо бар каражаттар менен даярдайт. Ачык далда жер толкун соккусун 1,5—2 эсе, жарык нурларын жана көзөөчү радиацияны 1,5—2 эсе, радиоактивдүү жабыркаган аймакта нурлануу даражасын 2—3 эсе азайтат.

Радиоактивдүү булганган жайда кандай аракеттөнүү зарыл?

Организмге радиоактивдүү заттардын таасириinin алдын алуу же таасирин азайтуу үчүн:

- имараттан зарылдык жараганды гана, кыска убакытка, респиратор, плащъ жана резина өтүк кийген абалда чык;
- ачык жайда чечинбе, жерге олтурба жана чекпе, ачык суу көлмөлөрүндө чөмүлүү жана мөмөлөрдү терүүдөн сактан;
- үйүндүн айланасындағы аймакка маал-маалы менен суу сәэп тур, үйдүн ичин болсо жуучу каражаттар менен күн сайын тазала;
- имаратка кириүүдөн алдын бут кийиминди жуу, үстүнкү кийиминди кагып, ным щетка менен тазала;
- сууну текшерилген гана жайлардан алышп ич, дүкөндөрдөн алынган тамак-аш өнүмдөрүн же;
- тамактануудан мурда колдорунду жакшылап жуу жана оозунду 0,5 % дуу ичимдик содасы менен чайка.

Бул кенештергө амал кылуу нурлануу оорусунун алдын алууга жардам берет.

4.5. Өзгочо кырдаалдарда айланадагы жана айланадарды коргоо зор мааниге ээ.

Азыркы күндө айыл чарба өнүмдөрү, жем-чөпкө зыян келтире турган көптөгөн оорулар бар. Мындан сырткары, айыл чарба өнүмдөрү уулуу жана радиоактивдүү заттар менен да жабыркашы мүмкүн. Мындаи кооптуу факторлор өнүмдөрдүн өсүү жарайына, о.э. узак убакыт бою сакталуу абалына терс таасир көрсөтөт.

Өсүмдүктөрдүн арасында оорулардын кенири таралуусу натыйжасында келип чыга турган кырдаалдар *эпифитотиялык өзгочо кырдаалдар* деп аталат.

Ушул сыйкутуу оорулар айланадардын арасында да таралышы мүмкүн. Айланадар оорулар, уулануулар, радиоактивдүү заттар таасиринде да ууланат.

Айланадардын арасында оорулардын кенири жайылышы натыйжасында келип чыга турган кырдаалдар *эпизоотиялык өзгочо кырдаалдар* деп аталат.

Эпифитотия менен эпизоотиянын панфитотия жана панзоотия түрлөрү да бар болуп, мында өсүмдүк же айланадар ооруларынын бир нече мамлекет же региондун аймагына тараал кетиши түшүнүлөт.

Аймак радиоактивдүү заттар менен уулангандында бол аймакта жашоочу адам жана айланадарга чон зыян жетет. Уулануу жолдору эмнеден пайда болот? Оболу, күнделүк радиоактивдүү заттар менен иштеп жаткан мекеме жана лабораторияларда кооптуу кырдаал пайда болушу мүмкүн. Качан бол жайлардан түрдүү себептерден улам радиоактивдүү заттар сыртка чыгып кетүүсүнө шарт жааралса, ошондо кооптуу абал пайда болот. Мисалы, атомдук электр станцияларында коопсуздук эрежелери сакталбаса, өз убагында профилактикалык иштер жүргүзүлбөсө, ишчи жана жетекчи кызматчылар белгиленген эрежелерди өз убагында аткарбаса жана у. с.

Радиоактивдүү заттар сыртка чыгып кеткендөн соң айланадагы аймак ууланат, адам, жаныбарлар, канаттуулар жана у.с. акырындап ууланып, нурлануу оорусуна чалдыгат.

Ушуга ошо жагдай 1986-жылы Украина болгон. Атомстанциясындагы жарылуу себеп айланадагы аймак уулангандын, ал жерде жашап жаткан калк эвакуация кылышын, башка аймактарга көчүрүлгөн. Окуя болгондон кийин узак жылга чейин бол аймакта дезактивация, дегазация жана атайын тазалоо иштери алышп барылган. Азыркы күндө мындаи иштер улантылып,

адамдардын жашашы үчүн зарыл болгон шарттарды жаратуу иштери алып барылууда.

Өзгөчө кырдаал болбостугу үчүн баары өз милдетин чын дилден аткарыши шарт. Кырдаал пайда болгондо калк эмне кылышы жана кандай аракеттенишин алдын ала үйрөтүп жана эвакуация тартип-эрежелерин тастыкталган план боюнча аткаруу зарыл. Бул сыйктуу кырдаал пайда болушуна жол бербөө ар бир адамдын милдetti.

Кенири тараши мүмкүн болгон оорулардан бири *куш тумоосу* эсептелет.

Бул, айрыкча, адам жана үй тооктору үчүн аябай кооптуу оору болуп, өлүмгө алып келиши да мүмкүн.

Вирустун табигый булагы сууда сүзүүчү жапайы күштар болушат. Вирус ташуучулар болсо жапайы күштар жана келемиштер эсептелет.

Күштардын жабыркашы суу жана азық аркылуу жугат, анткени күштарда вирус зан менен бирге сыртка чыгат.

Адамга вирус күштардын эти, ичек-чабагы, жундөрү, жумурткасы, заны, булганган колдор, тамак, суу же чан менен бирге ооз же мурунга кириши мүмкүн.

Күш тумоосунан сактануу иш-чараларына төмөнкүлөр кирет:

- күштардын жабык шартта багуу (алардын жапайы күштарга кошулуусуна жол койбо);

- жапайы күштардын (каргалар, чыйырчыктар, чымчыктар) тоокканалардын ичине кирип кетиши жана алардын азыктарга жакындашына мүмкүндүк бербеш үчүн бар болгон жолдорду жаап ташта;

- келемиштерди жок кыл;

- күштардын занын жер астына кеминде 0,5 метр чүнкурга көм;

- жыйноо иштерин марлялуу маска же респиратор кийип, кол кап, баш кийим кийип же жоолук ороп, ишчи кийим жана бут кийимдерде аткар;

- жыйноо иштери аяктагандан соң ишчи кийим жана бут кийимди самын менен жуу, күн нурлары астында кургат, колдорун жана жүзүндү жуу же чөмүл.

Эсте сакта, күш тумоосу үй канаттуулары арасында пайда болгон жагдайда, инфекция андан да кенири тарап кетишин токтолтуу жана адамдардын жабыркашынын алдын алуунун жалгыз жолу катары бүткүл калк жашоочу жайда бар болгон бардык вакциналанбаган канаттуулардын баарын жок кылышкан.

Балдар, карыялар, кош бойлуу аялдар жана иммунитети күчсүз адамдарды коргоо үчүн аларды жөнөкөй сасык тумоого каршы вакцина менен эмдөө керек.

Вакцина сасык тумоодон коргойт жана күш тумоосунун оор формаларынын пайда болуу коркунучун азайтат.

Жуп түяктуу жапайы жана үй айбандарынын кооптуу, курч өтүүчү вирустуу ооруларынан бири шарп (орусча ящур) деп аталат. Ооруга бодо мал жана чочколор жогорку даражада, кой, эчки жана жапайы жуп түяктуу айбандар болсо азыраак чалдыгышат.

Тарыхый маалыматтарга караганда, шарп оорусу жөнүндө 1546-жылда италиялык окумуштуу Ж.Фракастро маалымат берген, анын фильтрленүүчү вирус экендигин болсо 1898-жылда немис аалымдары Лёффлер жана Фрош аныкташкан.

Шарп айбандардын чек ара билбес оорулары арасында эң көп учурдай турган жана чоң экономикалык о.э. коомдук зыяндар келтире турган жугуштуу оору эсептелет. Оору түрдүү географиялык регион жана климат-ка карабай, кыска мөнөттө узак аралыктарга тез таралуу касиетине ээ.

Айбандарда оорунун клиникалык белгилери мурун, ооз көндөйү былжыр чөлдеринде, тилде, түяк аралыгы жана желинде ыйлаакчалар пайда болушу, кийин алар жарылып эрозияларга айланышы менен пайда болот.

Шарп оорусу таралган аймактарда бар болгон жаш айбандардын 60—80% га чейинкиси набыт болот.

Шарп төмөнкү абалдарда өтө тез жана кеңири таралышы мүмкүн:

- ооруулуу же оорудан айыккан, бирок вирус ташуучу болуп калган айбандар соо малдар менен бирге багылса, оору тарабаган жайларга, эт комбинаттарына, айбан базарлары жана көргөзмөлөрүнө киргизилсе;

- вирус менен жабыркаган сүт же майы алынган сүт жаш малдарга берилсе;

- саламат эмес аймактагы жайлоолордо соо малдар багылса же алардагы суу булактары жана имараттарынан пайдаланылса;

- соо эмес аймактан жем-чөп жана башка айыл чарбасы продукциялары же ооруга ынтаа болбогон ат, эшек, селсаяк ит, мышык жана у.с.лар соо аймактарга кирип келсе;

- биологиялык коопсуздук чаралары сакталбаганда, ветеринария адистери өз кийимдерин жана аспап-жабдыктарын дезинфекциялабаганда.

Шарп оорусунун алдын алуу үчүн айбандарды жалпы жана милдеттүү эмдөө, ветеринария-санитария иш-чараларын өз убагында өткөрүү, биологиялык коопсуздук чараларына амал кылуу, чарба малдары жана өнүмдөрүнүн аракети үстүнөн туруктуу байкоо жүргүзүү сыйктуу комплекстүү иш-чараларды жасоо талап кылынат.



23-сүрөт. Агайлыг адистер тарабынан профилактика интеринг алып баруу жараины.

Айыл чарба өнүмдөрү, жем-чөп жана сууну зыяндалуудан коргоо учун текшерүү иштери алыш барылат. Пландаштырылган тартил боюнча атайын аспаптар менен айбандарга бериле турган суунун тазалыгы жана жайлодордогу өсүмдүктөрдүн абалы текшерилет. План боюнча дезинфекция иштери жүргүзүлөт.

Мисалы, аба транспорттору аэродромдон абага көтөрүлүп жатканда алардан белүнгөн күйүүчү отун заттары жерге түшүп, айлананы ууландырат, өсүмдүктөргө зыян келтирет. Жем-чөп жана суу аркылуу айбандардын ичине кирген уулуу заттар болсо ооруга алыш келет.

Эпифитотикалык өзгөчө кырдаалдарда айыл чарбасы эгиндеринин жалпы набыт болушу, түшүмдүүлүктүн төмөндөшү менен жүрүүчү массалык оору жана өсүмдүк зыянкечтери санынын кескин көбөйшүү күзөтүлөт. Мындаа оору жана зыянкечтерге төмөнкүлөрдү мисал кылыш келтириүү мүмкүн:

Картошка фитофторозу. Картошка фитофторозу зыяндуу оору эсептелет. Мында түйүнчөктөр пайда болуу доорунда көчөттөрдүн эрте набыт болушу жана жалпы чирип кетиши себеп түшүмдүн саны азаят. Гүлдөө доорунда бадалдарда кочкул кара-күрөн же боз сымал майлуу тактар пайда болот. Түшүмдүүлүк 15—20% га чейин азаят.

Колорадо конгузу. Бул зыянкечтин өлчөмү 9—11 мм ге чейин жетиши мүмкүн. Жазда топурак астынан чыгат. Ургаачысы жалтырак, кызгылт-сары созулган-сүйрү, узундугу 2—4 мм лүү жумуртка коёт. Жумурткаларын картошка жалбырагынын арткы жагына 18—20 даанадан бириктирип коёт. Күурчактар 24 күнде жетилет (24-сүрөт).

Бир жыл ичинде бирден төрткө чейин муун калтырат. Натыйжада түшүмдүүлүк кескин азайып кетет.

Чегиртке. Орто Азия республикаларында чегирткенин 380 түрү бар, ал эми журутбузда 200 дөн ашыгыраак түрү аныкталган. Ал эки экологиялык



24-сүрөт. Колорадо кондузунун онутгышу.

топко ажыратылған. Топ пайда кылуучу чегирткелер өнүгүшү үчүн ынгай-луу шарт болгон жылдары чон топторду пайда кылат жана аябай чон зиян келтириет. Буларга Азия же токой чегирткеси (25-сүрөт, *а*), Марокко чегирткеси, оазис же Италия чегирткеси (25-сүрөт, *б*) жана башкалар мисал болот.

Зияндуду чегирткелерге каршы күрөшүүдө азыркы күндө Өзбекстанда гана эмес, о.э. дүйнө жүзүндө да химиялык күрөш усулу алгылыктуу эсептелет. Соңку жылдарда республикабызда бир нече заманбап химиялык дарылар синоодон өткөрүлүп, өндүрүшкө сунушталды.

Чегирткелерге каршы күрөштө пиретроид жана фосфороганикалык препараттардын таасир этүү мөөнөтү 3—5 күндөн ашпастыгы себептүү, кээ бир абалдарда кайра иштөө берүү зарылдыгы пайда болот. Бетөнчө, оазис чегирткелеринин жумурткадан чыгуу жана кийинки өнүтүүсү бирдей мөөнөттө болбостугун эсепке ала турган болсок, ага каршы узак убакыт таасир этүүчү препараттарды колдонуу максатка ылайык болот.

25-сүрөт. Чегирткелердин түрлөрү жана онутгүү жарайндары: Азия же токой чегирткеси (*а*) жана оазис же Италия чегирткеси (*б*).

4.6. Куткаруу иштерин уюштуруу, откоруун нүн негиздери жана алтын баруу усулдары. Куткаруу иштеринин максат жана мааниси

Өзгөчө кырдаал пайда болгондо калк жана аймактарга чон зыян келтирилүү ыктымалдуулугу болот. Мындай жагдайлардын пайда болушуна төмөнкү абалдар себеп болушу мүмкүн: авариялар, тоо көчкүлөрү, суу, газ, ёрт менен байланыштуу абалдар жана башка техногендик жана табигый кырдаалдар.

Өзбекстан Республикасында 2008-жыл 26-декабрда «Куткаруу кызматы жана куткаруучунун статусу жөнүндөгү» Мыйзам кабыл алынган. Бул Мыйзамдын максаты куткаруу кызматтары жана куткаруу түзүмдөрүнын уюштурулушу, иштөөсу жана жоюолуу маселелериндеги мамилелерди жөнгө салуудан турат. Анда куткаруу кызматына тиешелүү кәэ бир түшүнүктөргө аныктама берип өтүлгөн. Мисалы:

- куткаруучу – белгилүү бир программа боюнча куткаруу иштерине даярданган жана орнотулган тартилте аттестациядан өткөн Өзбекстан Республикасынын жараны;

- куткаруу каражаттары – куткаруу иштерин алып баруу үчүн арналган атайын техникалық, илимий-техникалық жана интеллектуалдық өнүм, о.з. атайын байланыш жана башкаруу каражаттары, техника, аспап-жабдыктар, курал-шаймандар, мүлктөр, куткаруу иштерин аткаруу технологиясына тиешелүү усулдук материалдар, видеоматериалдар, фотоматериалдар, электрондук документтер, о.з. ЭЭМ үчүн программалық өнүмдөр жана маалыматтар базалары, башка каражаттар;

- куткаруу иштери – өзгөчө кырдаалдар зонасында адамдардын өмүрүн сактап калуу жана саламаттыгын сактоо, юридикалық жана физикалық жактардын мал-мүлкүн, айлана-чөйрөнү коргоо, өзгөчө кырдаалдарды жоюу жана аларга мүнөздүү болгон кооптуу факторлордун таасирин жоготуу же мүмкүн болушунча азайтууга багытталган иш-аракеттер;

- куткаруу структурасы – өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аларды жоюу иштерин алып баруу үчүн арналган, негизин атайын техника, аспап-жабдуулар, курал-шаймандар жана башка куткаруу каражаттары менен камсыздалган куткаруучулардын бөлүнмелөрү түзгөн өз алдынча түзүм же куткаруу кызматы курамына кириччүү түзүм;

- куткаруу кызматы – иши боюнча бирдиктүү системага бириктирилген, негизин профессионалдуу куткаруу түзүмдөрү түзгөн, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аларды жоюуга тийиштүү милдеттерди аткарууга арналган башкаруу органдары, күчтөр жана каражаттардын комплекси.

Куткаруу иштерин уюштуруу алдын ала даярданып планга киргизилет. Ар бир планда түрдүү жагдайлардын болушу эсепке алынат, анткени кооптуу кырдаал адамдардын жашап жаткан аймагына байланыштуу болот. Ошондуктан ар бир түзүлгөн кырдаалда куткаруу иштери өзүнө мүнөздүү усулдар боюнча уюштурулат. Мисалы, тоолуу жайларда жер титирөө, сел, тоо жана кар көчкүсү пайда болушу мүмкүн болгон жагдайлар болот, дарыя жана деңиз алды аймактарда болсо суу ташкыны болушунун ыктымалы чон. Андыктан куткаруу иштеринин негизги максаты ушул жагдайларга байланыштуу болот. Бирок жагдай кайсы жерде пайда болгонуна карабай, адамдарды куткаруу биринчи орунда болушу керек, ушундан кийин гана аймакта байлыктарды куткаруу иштерин жүргүзүү мүмкүн. Кийин эпидемия пайда болушу жана таралышына каршы профилактика иштери уюштурулат.

Куткаруу иштеринин мааниси жана усулдары иштер алып барылып жаткан жайга байланыштуу болот. Алар пайда болгон жагдайды туура баалоо кырдаалды жоюу үчүн бар күч жана каражаттардын барлыгына баа берүү жана аларды ишке салуу иш-чараларынын удаалаштыгын аныктоодон турат. Ушундан сон кырдаал жааралган жайдан калкты жана байлыктарды алып чыгуу планы түзүп чыгылат. Бул иштерди уюштуруу үчүн аябай кыска убакыт ажыратылат жана иштер түн-күн үзгүлтүксүз алып барылат.

Мында негизги этибар куткаруу иштерин аткаруучу куткаруучуга, анын даярдыгына каратылат.

Жогоруда айтып өтүлгөн мыйзамга ылайык куткаруучулардын милдеттери белгиленген. Мисалы, куткаруучулар:

- өзгөчө кырдаалдарды жоюу иштерин алып барууга катышууга даяр турушу;
- өз физикалық, атайын, рухий даярдыгын, куткаруу кызматтары жана куткаруу курамында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аларды жоюу боюнча аракеттенүү көндүмдөрүн еркүндөтүп барышы;
- өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча куткаруу иштерин алып баруу технологиясына амал кылуусу;
- өзгөчө кырдаалдар шартында жабыркагандарды издөө, аларды куткаруу чараларын көрүү, аларга алгачкы медициналық жардам жана башка түрдөгү көмөк көрсөтүүсү;
- өзгөчө кырдаалдарды жоюу иштерин алып баруу маалында куткаруучулар ушул иштерди жасоодо кайсы куткаруу кызматтары жана куткаруу

түзүмдөрдүн курамында катышып жаткан болсо, ошол куткаруу кызматтары жана куткаруу түзүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан кабыл алына турган чечимди сөзсүз аткаруусу;

– өзгөчө кырдаалдарга жол бербөө максатында жарандарга коопсуз жүрүм-турум эрежелерин жана өзгөчө кырдаалдар пайда болгон шартта аткарыла турган аракеттер тартибин түшүндүрүшү шарт.

Куткаруу иштерин алып баруу кырдаалга байланыштуу болот жана ошого карап алып барылат. Мисалы, тоолуу жайларда жер көчкүсү жана урап түшүүлөр пайда болгондо калкты авиация жардамында эвакуацияланат. Калк тездик менен коопсуз жайларга алып чыгылат жана алгачкы көмөк көрсөтүлөт.

Мисалы, жер титирөө болгондо анын күчү аныкталып, куткаруу кошуундары оперативдүү көмөк иштерин баштайт.

Мындай кырдаалда имараттарга жеткириле турган зыян төмөнкүдөй бааланат:


1-даражалуу зыян: женил бузулуулар – имарат дубалдарында ичке жаракалар пайда болот жана шыбак көчөт;

2-даражалуу зыян: орточо бузулуулар – дубалдарда кичине жаракалар пайда болот, мор жабыркайт;

3-даражалуу зыян: имараттар күчтүү жабыркайт, дубалдарда чон жана терен жаракалар пайда болот, морлор толук кыйрайт;

4-даражалуу зыян: имарат жана курулуштардын ички дубалдары толук талкаланат;

5-даражалуу зыян: имарат жана курулуштар толук талкаланат.



26-сүрөт. Табигый өзгөчө кырдаалдардын натыйжасында түзүлген жаңдай.

1966-жылы Ташкент шаарында болгон күчтүү жер титиреөдөн кийин куткаруу иштери жакшы уюштурулганы жана оперативдүү аткарылганы үчүн калкка кыска убакыт ичинде бардык керектүү көмөк көрсөтүлгөн.

Азыркы күндө өкмөт тарабынан өзгөчө кырдаалдар маселесине чоң маани берилүүдө. **ӨКМСнын** өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча күч жана каражаттары уюштурулган болуп, алар төмөнкүлөрдөн турат:

- Жарандык коргонуу кошуундары;
- Өзгөчө кырдаалдар министрлигине түздөн-түз о.э. оперативдүү баш ийүүчү республикалык адистештирилген түзүмдөрү, куткаруу түзүмдөрү;
- министрликтер жана ишканалардын професионалдуу адистештирилген куткаруу бөлүмдөрү жана түзүмдөрү, республикалык, жергиликтүү жана объекттер даражасындагы **ӨКМС**га тиешелүү аймактык жана функционалдык төмөнкү системалардын куткаруу кызматтары жана куткаруу түзүмдөрү, **Өзбекстан Кызыл Жарым** ай коомунун ыктыярдуулар отряддары (командалары, топтору), коргонууга көмөктөшүүчү «Vatan-ragvar» мекемеси.

Жарандык коргонуу кошуундары өзгөчө кырдаалдар министрлигине баш иет жана өз оперативдүү багыттарына ылайык аскердик жагдайда республиканын маанилүү коргоо жана өнөр жай объекттеринде өзгөчө кырдаалдарды жоюуга тиешелүү жумуштарды алыш барат.

Жарандык коргонуу кошуундары чоң көлөмдөгү өндүрүштүк авариялар, апарттар, табигый апарттар убагында куткаруу иштери жана башка кечикирилгис иштерди аткаруу, атайын техникалык аспаптар жана даярданган адистерди талап кылуучу өзгөчө кырдаалдарды жоюу үчүн **Өзбекстан Республикасынын** Президенти – **Өзбекстан Куралдуу Күчтөрүнүн** Жогорку Башкы Кол башчысынын буйругуна ылайык тартылышы мүмкүн.



27-сүрөт. Жер титиреөнүн кесептөттери.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигине түздөн-түз баш ийүүчү түзүмдөр тажрыйбалуу адистерге ээ болушу жана атайын техника, аспап-жабдыктар, шаймандар жана башка куткаруу каражаттары менен жабдылган, куткаруу иштерин автономдуу режимде кеминде 72 saatтын ичинде камсыздоого арналган түрүктуу абалдагы куткаруу түзүмдөрүн өз ичине алат.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигине оперативдүү багынуучу республикалык адистештирилген жана куткаруу түзүмдөрү Өзбекстан Республикасы Ички иштер министрлиги Өрт коопсуздугу башкы башкармалыгынын өзүнчө татаал жана узакка созулган өрттөрдү өчүрүү боюнча республикалык адистештирилген отрядын, Өзбекстан Республикасы Маалымат технологиялары жана коммуникацияларды өнүктүрүү министрлигинин Атайын авариялык-реконструкциялоо башкармасы, Өзбекстан Республикасы Саламаттыкты сактоо министрлигинин Республикалык оперативдүү медициналык жардам илимий борбору жана анын филиалдарын, «Өзбекстан аба жолдору» улуттук авиакомпаниясынын издөөчү аба транспортторун, жергиликтүү мамлекеттик бийликтөрдөрдөн автоташуучуларынын аймактык уюмдары автотранспорт жана автосанитария отряддары, о.з., өзгөчө кырдаалдарды жоюуга жана ӨКМС күчтөрүнүн аракетин жана чараларын камсыздоого арналган ӨКМСнын функционалдык төмөнкү системаларынын башка курамдык бөлүмдөрүн өз ичине алат.

4.7. Зыянсыздандыруу. Атайдарды санитардык текшерүүдөн откорруу

Зыянсыздандыруу алыш барылганда атайын тазалоо чаралары жабдык, техника, өздүк коргонуу каражаттары, кийим-кече жана башка материалдык каражаттарды дегазациялоо, дезактивациялоо жана дезинфекциялоодон турат.

Ар бир усулда зыянсыздандыруу боюнча аткарыла турган иштердин көлөмүнө төмөнкүлөр кирет.

Дезинфекция же зыянсыздандыруу патогендик микробдорду жок кылуу максатында алыш барылат.

Дарылоо-профилактика мекемелеринде химиялык каражаттардан даярдалган зыянсыздандыруучу порошок, таблетка түрүндөгү күчтүү жана жумушчу эритмелерди колдонуу кенири тараган. Зыянсыздандыруучу каражаттар атайын желдеткич орнотулган өзүнчө бөлмөлөрдө даярдалышы керек.

Курамында хлор элементи болгон зыянсыздандыруучу эритмелерди даярдоодон алдын атайын халат, респиратор, калпакча, кол каптар кийилет.

Ар бир усулда зыянсыздандыруу боюнча аткарыла турган иштердин көлөмү төмөнкүлөрдөн турат:

Дегазация бул жабыркаган беттерден ууландыруучу заттарды жоготтуу (микробдорду жок кылуу же токсиндерди талкалоо), *дезактивация* болсо жабыркаган беттердеги радиоактивдүү заттарды жоюу болуп саналат.

Атайын тазалоо *толук* эмес жана *толук* болушу мүмкүн.

Ууланган жайдан чыкканда толук эмес атайын тазалоо өткөрүлөт. Тапшырманы аткаруу жарайынан соң, ал эми зарыл болгондо табелдик жана жайдагы каражаттарды иштетип дезинфекцияланат.

Ууландыруучу заттар менен жабыркаганда дароо адамдын тери катмары, кийим-кечеси, противогаздын бет бөлүгү, жабдык жана техниканын өзүнчө сырткы бет бөлүктөрү дегазацияланат.

Радиоактивдүү заттар менен жабыркаганда адамдын тери катмары, кийим-кечеси, буюмдары, бут кийими, өздүк коргонуу каражаттары дезактивацияланат.

Бактериялык каражаттар менен жабыркаганда болсо адамдын тери катмары (бети, мойну, колу) дезинфекцияланат.

Толук атайын тазалоо тапшырманы аткарып болгондон кийин жасалат.

Атайын тазалоону өткөрүү үчүн ТДП комплекти, кийим-кечени тазалоо үчүн ИДПС-69 комплекти, ДПП дегазациялоочу пакет жана ИПП-8, ИПП-9 химияга каршы индивидуалдык пакет колдонулат.

Кийим-кечелердин дегазациялоо үчүн ИДПС-69 комплекти. Зоман, зарин, иприт сыйктуу ууландыруучу зат жана алардын буулары менен жабыркаган кийим-кечелерди дегазациялоо үчүн иштетилет.

Комплект дегазациялоо үчүн ИДП-1 пакетинен 10 ду жана кийим-кечени дегазациялоочу ДПС-1 пакетинен 10 дон картон кутуга тизип салынат. Сапар убагында комплект техникада ташып жүрүлөт.

ДПС пакети V газдар, зоман, иприт менен жабыркаганда дегазациялоо үчүн арналган. Мисалы, согуш майданында дегазациялоо үчүн бир даана, пулемёт жана гранатамётту дегазациялоо үчүн болсо эки пакет иштетилет.

Дегазациялоочу пакет зоман буулары менен жабыркаган кийим-кечелерди дегазациялоо үчүн иштетилет.

Кийим-кече комплектине бир пакет иштетилет. Кийим-кечени дегазациялоо үчүн пакет ачылат жана капчыкка акырын уруп, кийим-кеченин бардык

жайына сээп чыгылат. Мындай кийимдер ачык жайда кагып ташталат жана противогаз чечилет.

ТДП комплектти атайын техникаларды толук эмес дегазациялоо үчүн арналган. ТДП комплектине эки автономдуу прибор, заряддоочу курулма жана керектүү тетиктер кирет.

Дегазация аспабынын чаңдаткычы тазаланып жаткан жайдан 0,2—0,5 м бийикте болушу керек. Техниканы ички беттерин чаңдатып, дегазациялоо мүмкүн эмес. Техниканы дегазация жана дезинфекциялоодо төмөнкү эритмелер иштетилет.

Техниканы ДК-4 жардамында дезактивация, дегазация жана дезинфекциялоо үчүн функционалдык 0,0075—0,15% жуучу СФ-2 (СФ-2У) порошогунун суудагы эритмеси жайда, аммиактын суудагы эритмеси кышта колдонулат.

Атайын техниканы толук эмес дегазациялоо экипаждын күчү менен ТДП комплекти жардамында же дегазациялоочу эритмеге матырып алынган чүпүрөк, эриткичтер же күйүүчү отун менен ишке ашырылат.

Көрсөтүп өтүлгөн объекттерди толук эмес дезактивациялоо дезактивациялоочу рецептура, эритме, күйүүчү отун, сууга матырып алынган щетка, чүпүрөк же чан соргучтун жардамында ишке ашырылат. Толук эмес дезактивациялоодо бардык жабыркаган жер тазаланат. Толук дегазацияда болсо сырткы бет толук тазаланат.

Тазалоо иштеринде жабыркаган предметтердигармoo, өздүк коргонуу каражаттарын же топчуларды чечүүгө тыюу салынат.

4.8. Өзгөчө кырдаалдарда эвакуация чараларын уюнтуруу жана откоруу

Элди өзгөчө кырдаалдардан коргоо чараларынан бири элди пландаштырылган тартиппе эвакуациялоо болуп эсептелет. Бул жумуштарды сапаттуу жана оперативдүү аткаруу үчүн ар бир жаран жалпы милдеттерин билиши керек.

Жарандардын озгочо кырдаалдардан коргоо болуп мүндөгү милдеттери.
Жарандар:

— коопсуздук чараларын сактоо, өндүрүш жана технология тартиби, экологиялык коопсуздук шарттары өзгөчө кырдаалдардын болуусуна алып келиши мүмкүн болгон түрдө бузулушуна жол бербөөгө;

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

- коргонуунун негизги усулдарын, жабыркагандарга алгачкы медициналық жардам көрсөтүү жолдорун үйрөнүүлөրү, о.э. өз билим жана практикалык көндүмдерүүн өнүктүрүүгө;
- өзгөчө кырдаалдардын болуусуна алып келиши мүмкүн болгон авариялар, апат жана кырсыктардын кооптуулугунан кабар берүүчү белгилер жөнүндө тийиштүү органдарга кабар берүүгө;
- өзгөчө кырдаалдар кооп салган жана башталган абалдарда эскертүү белгилерин, аракеттенүүтартибин, жалпыжана жеke коргонуу каражаттарынан пайдалануу усулдарын билүүгө;
- зарыл болгондо куткаркуу иштери жана кечикирилгис башка иштерди жасоодо жардам берүүгө милдеттүү.

Жарандардын өзгөчө кырдаалдардан коргонуу боюнча укуктары.

Жарандар төмөнкү укуктарга ээ:

- өзгөчө кырдаал болгондо, өмүрлөрү, саламаттыгы жана жеke мал-мүлкү корголушу;
- жалпы жана жеke коргонуу каражаттарынан, жергиликтүү бийлик органдарын, ишканалар жана мекемелердин өзгөчө кырдаалдарда элди коргоо үчүн арналган башка мүлкүнөн пайдалануу;
- мамлекет аймагынын белгилүү бир жайларында болгондо алар туш болушу мүмкүн болгон кооптун даражасы жана зарыл коопсуздук чараларынан кабардар болуу;
- калк жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелери тууралуу мамлекеттик бийлик жана башкаркуу органдарына кайрылуу;
- өзгөчө кырдаалдар жүз берген зоналарда иштегендиги үчүн бекер медициналық кызмат, компенсация жана башка артыкчылыктарды алуу;
- өзгөчө кырдаалдарды жоюу маалында милдеттерин аткарууда саламаттыгына жеткизилген зыян үчүн компенсация жана артыкчылыктар алуу;
- калк жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо мидеттерин аткаруу маалында арттырып алган оорусу себеп ишке жарактуулугун жоготкондо, инвалиддиги эмгек учурунда майып болуп калуусу натыйжасында келип чыккан кызматчыларга белгиленген тартипте пенсия алуу;
- багуучусун калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо милдеттерин аткаруу мезгилинде арттырылган майыптык, оорудан курман болгондугу же каза болушу себеби менен жоготкондо, жумушучурунда майып болуусу себеп каза болгон адамдын үй-бүлө мүчелөрү үчүн белгиленген тартипте пенсия алуу.

Мамлекеттик социалдық камсыздоо тартиби жана шарттары, компенсациялар, артыкчылыктардын түрлөрү жана өлчөмдөрү мыйзам документтери менен белгиленет.

Калк менен план боюнча окуу машыгуулары алыш барылат. Өзгөчө кырдаалдарда коргоо маселесинде, О.Э., өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдык көрүүдөн өтүп жаткан адамдардын топтору даярдоонун негизги милдеттерин, формаларын жана усулдарын белгилейт.

Иштеп чыгаруу жана тейлөө багытында иш менен алек болгон калк, жалпы билим берүү мектептери, мекемелик баш ийүү жана уюштуруу-ууктук түрлөрүне карабастан башталгыч, орто жана жогорку өнөркесиптик билим берүү мекемелеринин окуучулары, Каракалпакстан Республикасы, облустар, республикалык жана облуска караштуу болгон шаар, райондордун мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары, министрліктер, мекемелер, мүлкүүлүк түрүнөн көз карандысыз түрдө бирикме, ишканы, мекеме жана уюмдардын жетекчилери жана өзгөчө кырдаалдардан коргоо тармагынын адистери, өндүрүш жана тейлөө багытында иштебеген калк өзгөчө кырдаалдардан коргонуу тармагында даярдыктардан өтүүлөрү керек.

Төмөнкүлөр өзгөчө кырдаалдардан коргообагытында даярдоонун негизги милдеттери эсептелет:

- калктын бардык топторуна өзгөчө кырдаалдардан коргонуу эрежелерин жана негизги усулдарын, жалпы жана жеке тартипте коргонуу каражаттарынан пайдалануу эрежелерин үйрөтүү;

- башкаруунун бардык даражасындагы жетекчилерди калкты өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча аракеттенүүгө даярдоо жана кайра даярдоо;

- мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары, ишканалар, мекемелер, уюмдардын жетекчилери жана адистеринде куткаруу жана башка кечикирилгис жумуштарды өткөрүү үчүн күч жана каражаттарды даярдоо, О.Э. аларды башкаруу көндүмдерүн пайда кылуу, өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүдө кызматчылардын өз милдеттерин иш жүзүндө өздөштүрүүсү.

Иштеп чыгаруу жана тейлөө тармагында алектенген элди даярдоо, иш жайларында машыгуулар өткөрүү жана сунуштала турган программаларга ылайык өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүнү өз алдынча түрдө үйрөнүү, кийинчөрээк окуу машыгууларында жана сабактарда алынган билим жана тажрыйбаларды чындоо жолу менен ишке ашырылат.

Жалпы орто билим берүүчү мектептер, академиялык лицейлер, өнөр-кесиңтик коллеж окуучуларын, жогорку окуу жайларынын студенттерин даярдоо өзгөчө кырдаалдардан коргонуу иштериндеги жалпы билим берүүчү программаларга ылайык окуу убагында ишке ашырылат.

Азыркы күндө элди эвакуациялоо эн татаал иш-чаралардан бири эсептелет. Анткени эвакуациялоо үчүн жетекчилик чон практикалык билим жана тажрыйбага ээ болушу керек. Ушуну менен бирге эвакуацияда катыша турган калк терен билимге ээ болушу керек. Эвакуация оор шарттарда, үзгүлтүксүз, түнү-күн, аба-ырайы өзгөргөн шартта, кышта жана жайда, суккта жана ысыкта алып барылышы мүмкүн. Төмөндө калк эвакуациясына даярдануу жана өткөрүү үчүн керектүү маалыматтар келтирилген.



28-сүрөт. Элди эвакуациялоо мапыгуулары.

Эвакуация – бул табигый жана техногендик өзгөчөлүктөгү өзгөчө кырдаал келип чыкканда же өзгөчө кырдаал келип чыгуу ыктымалы болгон аймактардан калкты уюшкан түрдө транспортто же жөө алып чыгуу о.э. аны убактылуу жайгаштыруу иш-чараларынын комплекси.

Эвакуация:

- өткөрүү убактына карап: алдын ала өткөрүлө турган; шашылыш түрдө (кечикирилгис);
- өзгөчө кырдаал көлөмү жана эвакуациялана турган калктын санына карап: локалдуу; жергиликтүү; регионалдуу;
- калкты камтуусуна карап: жалпы; толук эмес түрлөргө бөлүнөт.

Чекмелген эвакуация (локалдуу) өзгөчө кырдаал булагынын ыктымалдуу жабыркатуучу факторлорунун таасир аянты өзүнчө шаар кварталдары же



29-сүрөт. Элди эвакуацияланган аймакка жайгаштыруу машигуудары.

калктуу пункттардын чегинен чыкпай, көчүрүлүүчү калктын саны бир нече мин кишиден ашпаган жагдайда өткөрүлөт.

Жергиликтүү эвакуация өзгөчө кырдаал аймагына орточо чондуктагы шаарлар, ири шаарлардын айрым райондору, айыл райондору түшүп калган абалдарда өткөрүлөт. Мында көчүрүлө турган калктын саны бир нече минден он минге чейин жетиши мүмкүн.

Регионалдуу эвакуация кыйратуучу факторлор кыйла кең аянтарга жайылып, ири шаарларды да өзүнө камтыган, калкы аябай тыгыз жайгашкан бир же бир нече региондун аймагын камтыган абалдарда ишке ашырылат.

Өзгөчө кырдаал аймагында калган жана эвакуациялана турган калктын санына карап эвакуация эки түргө бөлүнөт:

Жаты эвакуация өзгөчө кырдаал аймагынан элдин бардык категориясын алып чыгууну көздө тутат.

Толук эмес **эвакуация** өзгөчө кырдаал аймагынан ишке жараксыз тургун, мектеп жашына чейинки балдар, мектеп, лицей, коллеж, жогорку окуу жайлардын окуучу жана студенттерин алып чыгуу зарыл болгондо өткөрүлөт.

Адам өмүрү жана саламаттыгы учун кооп бар экендиги элди эвакуациялоо жөнүндө чечим чыгарууга негиз эсептелет.

Эвакуация өткөрүү жөнүндөгү чечимге келүү укугуна аймакта өзгөчө кырдаал болгон же прогноз кылышын жаткан акимчиликтер, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жетекчилери (жарандык коргонуу башчылары) ээ.

Өзгөчө кырдаал көлөмү жана эвакуация мөөнөтүнө карай ал шашылыш жана алдын ала өткөрүлө турган болушу мүмкүн.

Кечиктирбей чечим кабыл алуу талап кылына турган жагдайларда локалдык характерге ээ шашылыш эвакуация коркунучу ыктымалы бар объекттин кезекчи диспетчерлик кызматы башчысынын көрсөтмөсүнө көрөткөрүлүшү да мүмкүн.

Калктын эвакуациясын камсыздоо пландары тийиштүү туруктуу иш жүргүзүүчү башкаруу органдары тарабынан иштеп чыгылат.

Калктын эвакуациясын өндүрүштүк-аймактык же аймактык принципке негизделип пландаштырылат, уюштурулат жана ишкөн ашырылат.

Өндүрүштүк-аймактык принцип өзгөчө кырдаал аймагынан ишчилер, кызматчылар, студенттер, окуучуларды, ишканалар, мекемелер боюнча өндүрүш жана тейлөө тармагында алек болбогон элди жашоо жайынан транспортто (жөө) алыш чыгууну көздө тутат.

Аймактык принцип өндүрүш жана тейлөө тармагында алек болбогон элди жашоо жайынан айылдык комитеттер аркылуу алыш чыгууну көздө тутат.

Кээ бир абалдарда эвакуация аймактык принциптин негизинде, эвакуация жарыяланган маалда калк каерде болсо, ошол жерден ишкөн ашырылат.

Элди өзгөчө кырдаал аймагынан эвакуациялоо ар бир абалда өзгөчө кырдаалдын жүзөгө келүү жана өнүгүү шарттарын, жабыркатуучу факторлордун тасириinin характеристики жана аймактынубакыт көрсөткүчтөрү менен аныкталат.

Өзгөчө кырдаал коркунучу жөнүндө ишенимдүү прогнозалынгандан соң даярдык чаралары өткөрүлөт. Мындан максат өзгөчө кырдаал аймагынан элди уюшкан түрдө транспортто же жөө алыш чыгып кетүү учун бардык зарыл шарттарды түзүү болуп саналат. Аларга:

- эвакуация органдарын даяр абалга келтириүү жана иш тартибин аныктоо;
- эвакуациялана турган, мисалы, транспортто жана жөө эвакуациялана турган калктын санын аныктоо жана аларды жөө багыттарга бириктirүү;
- эвакуация багыттарын даярдоо, жол белгилерин жана көрсөткүчтөрүн орнотуу, токтоо жайларын жабдуу;
- жыйналуучу эвакуация пункту, транспортко чыгаруу-түшүрүү пункттарын даярдоо;
- кабар берүү жана байланыш системаларынын дайындыгын текшерип көрүү;

- бар болгон коргонуу имараттарын даяр абалга келтирүү кирет. Эвакуация өткөрүү жөнүндө кабар алынганда төмөнкү иш-чаралар аткарылат:
 - эвакуация органдары, ишканы, мекеме жетекчилирине, о.э., калкка эвакуация башталгандыгы жана өткөрүү тартиби жөнүндө кабар берүү;
 - эвакуация органдарын жаюу жана даяр абалга келтирүү;
 - коопсуз аймактарга эвакуациялана турган элди чогултуу жана жөнөтүүгө даярдоо;
 - жөө колонналарын калыптандыруу жана башталгыч пункттарга алып чыгуу, транспортторго чыгаруу жайларына транспортторду алып келүү жана калкты чыгаруу;
 - эвакуацияланган адамдарды алдын ала жашоо коопсуздугун биринчи орунdagы түрлөрү камсыздап коюлган коопсуз жайларда кабыл кылыш алуу жана жайгаштыруу.

Жер тиитироодо эвакуация же жергиликтүү, же аймактык көрүнүшкө ээ болот. Эвакуация өткөрүү мөөнөтү жол-транспорт мүмкүнчүлүктөрү менен аныкталат. Эвакуация өндүрүштүк-аймактык принциптин негизинде бир баскычта зыян көргөн аймактарда жыйналуучу эвакуация пункттарын жаюу аркылуу ишке ашырылат.

Радиоактивдүйжабыркоодо эвакуация же жергиликтүү, же регионалдык түрдө, аймактык принциптин негизинде, айрым объекттер (балдар үйлөрү, психоневрологиялык медицина мекемелери, интернат ж.б.)ди эсепке албаган түрдө өткөрүлөт. Эвакуация 2 баскычта: 1-транспортко чыккан жайдан аралык эвакуация пункттарына чейин; 2-аралык эвакуация пунктунан пландалган жерге чейин өткөрүлөт. Аралык эвакуация пунктунда «таза транспортко» өткөрүү ишке ашырылат.

Химиялык аварияда түздөн-түз экономикалык объектке жакын жашаган калкубакыт жетишпестиги себептүү, адатта, кооптуу аймактан алып чыгып кетилбейт, тескерисинче, далда жерлерде жана герметиктелген бөлмөлөрдө жашынат.

Селден кооптуу аймактардан эвакуация сел агымынын калыптануу коркунучу пайда болгондо, калыптанып жатканда, өзүнчө айрым жагдайларда сел агымы токтогондон кийин өткөрүлүшү мүмкүн.

Кабар берүү алдын ала (прогнозбоюнча) же сел башы сигналустунунан өткөндөн кийин берилет.

Кар көчкүсү коркунучу бар аймактардан эвакуациялоо кар көчкүсү түшүү коркунучу пайда болгондо, алардын түшүшү токтогондон кийин (жашоону

камсыздоочу объекттер кыйраганда) өткөрүлөт. Эвакуация аймактык принциптин негизинде уюштурулат жана пландуу характерге ээ болуусу, мунун аргасы болбогон шартта шашылыш болушу мүмкүн.

Кырсыктуу суу басуулары жана суу ташкындарында эвакуация гидротехникалык имараттар жарылганда же суу көлмөлөрүндөгү суунун деңгээли көтөрүлгөндө, о.э., суу объекттери жана жашоону камсыздоочу системалар иштен чыкканда өткөрүлөт. Эвакуация локалдуу же жергиликтүү характерге ээ болуп, алдын ала өткөрүлүп жаткан эвакуацияяда жыйналуучу эвакуация пункттары (өндүрүштүк-аймактык принципте) жайылат. Убакыт тыгыз болгон абалдарда болсо эвакуация аймактык принцип негизинде 1 же 2 баскычта аралык эвакуация пункттарын жаюу жолу менен өткөрүлөт.

Калк эвакуациясын пландаштыруу, уюштуруу жана өткөрүү түздөн-түз шаар, район жана облустардын эвакуация органдары, мамлекеттик органдар, өзгөчө кырдаалдар башкармасы жана бөлүмдерүнө жүктөлөт. Эвакуация органдарына:

- эвакуация комиссиясы (ЭК);
- кабыл алуу эвакуациясынын комиссиялары (КАЭК);
- жыйма эвакуация пункттары (ЖЭП);
- кабыл алуу эвакуация пункттары (КАЭП);
- аралык эвакуация пункттары (АЭП);
- жөө жүрүүчү эвакуация багыттарын башкаруу топтору;
- эвакуацияланы турган калкты транспортто (жөө) алып чыгуу ыкчам топтору кирет.

Текшерүүчү суроолор

1. Дем атуу мүчөлөрүн коргоо каражаттарына эмислер кирст? Алардын коргоо касиеттери эмислергө негизделгесн?
2. Теринин коргоо каражаттарына мисалдар келтири. Алар эмислерден даярдалат?
3. Калкты радиациядан коргоо учун кандай имараттар кездө тутулган? Алар кандай жабдылат жана курулат?
4. Эпизоотикалык жана эпифитотикалык өзгөчө кырдаалдар дегендес эмисси түшүнөсүн?
5. Күткаруу иштерин уюштуруу жана өткөрүүнүн негиздерин эмислерден турат?
6. Адамдар кандай жолдор менен санитариялык иштөөдөн өткөрүлөт?
7. Эвакуация кайсы органдар тарабынан ишкес ашырылат?

1-бөлүм. КУРАЛСЫЗ АТКАРЫЛА ТУРГАН САПТЫК АМАЛДАР ЖАНА АРАКЕТТЕР

1.1. Турган ордунда жана куралсыз аракеттенгенде аскердик учурашыу

Баш кийимсиз учурашыу. Аскердик учурашуу так, шар, бойду түзөө жана аракеттенүү эрежелерин сактаган түрдө аткарылат.

Баш кийимсиз, саптан сыртта жана башчы (аскердик наамы чоң киши)дан үч-төрт кадам нарыда турган учурда аскердик учурашуу үчүн бой түзөлөт, башчы (наамы чоң)нын бетине карап, башты ал кетип жаткан жакка бурулат.

Баш кийим кийилгенде учурашыу. Эгерде баш кийим кийилген болсо, он колду эң оной (кыска) жол менен баш кийимге (чекеге) бармактар тыгыз, алакан түз, колдун ортону баш кийимдин ылдыйкы бөлүгүнө (зонтик айланасына) (чекеге) тиет, чыканак болсо желке сызыгы жана бийиктигинде боло тургандай абалда болушу керек (30-сүрөт), башкы башчы (наамы чоң) жакка бурулганда, колдун баш кийим (чекенин) айланасындагы абалы өзгөрбөйт (31-сүрөт).



30-сүрөт. Ордунда туруп,
аскердик учурашуу.



31-сүрөт. Аракет маалында
аскердик учурашыу.



Башчы (кызмат орду чон) аскердик салам берип жаткан аскердик кызматчынын жанынан өтүп баратканда, башты түз кармап, ушулубакыттын өзүндө колду түшүрүшү керек.

Саптан сырттагы баш кийимсиз аракет убагында аскердик учурашуу: Саптан сыртта баш кийимсиз аракет убагында аскердик учурашуу үчүн башчыга үч-төррт кадам калганда бутту жерге коую менен бир убакытта колдор аракети токтолулат, баш башчы (наамы чон) жакка бурулат, анын жүзүнө карап, аракет улантылат. Башчы (наамы чон) жанынан өтүп болгондон сөн, баш түз кармалып, колдордун аракети улантылат.

Саптан сыртта баш кийим кийген абалда аракет маалындағы аскердик учурашуу: Саптан сыртта баш кийим кийген абалда бутту жерге коую менен бир убакытта он колунун учу баш кийимге (чекеге) такалат, сол колду болсо капиталга тийгизип, кыймылсыз тутулат; башчы (наамы чон)нын жанынан өтүп болгондон кийин, бир убакыттын өзүндө сол бут жерге тийиши менен башты түз кармап, он кол ылдый түшүрүлөт.

Саптан сыртта башчы (наамы чон)ны кууп оттүгү туура келип калганда аскердик учурашуу: Башчыны кууп өтүүгө туура келип калганда, андан бир кадам кууп өтүп, аскердик салам берилет. Эки кадам өткөндөн кийин, башты түз кармап, он кол ылдый түшүрүлөт. Эгерде аскердик кызматчынын колдорунда жүк болсо, башты башчы (наамы чон) жакка буруу менен аскердик салам берилет.

1.2. Саптан чыгуу жана сапка кайтуу: Башчынын алдына баруу жана анын алдынан кемүү

Аскердик кызматчы саптан чыгуу үчүн «Oddiy askar Ahmedov, safdan falon qadam chiqing» же «Oddiy askar Rahimov. Oldimga (Oldimga yuguring)» командасы берилет. Өз фамилиясын уккан аскердик кызматчы «Men» деп, саптан чыгуу жөнүндө команда (буйрук) берилгенден сөн, «Хо‘р bo‘ladi», деп жооп берет.

Алгачкы команда берилгенде, аскердик кызматчы арыш кадам менен айтылган аралыкка чыгат, мында ал өз кадамын алгачкы шеренгадан баштап санайт, токтоп, сап жакка бурулат.

Экинчи команда боюнча аскердик кызматчы алгачкы шеренгадан туура бир-эки кадам жүрүп, жүрүп баратып башчы жакка бурулат, эн кыска жолдон арыш кадам менен (жүгүрүп) анын алдына барат, ага эки-үч кадам калганда токтоп, жетип келгени жөнүндө билдириүү жасайт. Мисалы, «O‘rtoq leytenant, oddiy askar Ahmedov buyrug‘ingizga binoan keldi».

Аскердик кызматчы экинчи шеренгадан чыгуу үчүн, сол колун секин өзүнөн алдынкы катарда турган кызматчынын желкесине коёт, алдыда турган аскердик кызматчы алдыга сол буту менен бир кадам таштап, он бутту сол буттун жанына койбостон он жакка дагы бир кадам таштайт, артындагы аскердик кызматчыны өткөрүп жиберип, дагы өз жайына кайтып турат.

Биринчи шеренгада турган аскердик кызматчы саптан чыккан убакытта анын ордун артында, экинчи шеренгада турган аскердик кызматчы ээлейт.

Аскердик кызматчы эки, үч (төрт) колоннадан, баштап онго (солго) бир кадам коюп эң жакын канатка чыгат. Эгерде анын жанында башка бир аскердик кызматчы турган болсо, ал он (сол) буту менен бир кадам капталга таштап, он (сол) бутун сол (он) бутунун жанына койбой, аны менен артка бир кадам таштайт жана саптан чыгып жаткан аскердик кызматчыны өткөрүп жиберет.

Аскердик кызматчы сапка кайтуу үчүн «**Oddiy askar Rahimov. Safga turing**» же «**Safga turing**» командасы берилет.

«**Oddiy askar Qosimov**» командасы берилген сон, сапка жүзүн буруп турган аскердик кызматчы өз фамилиясын угаары менен: «**Men**» деп жооп берет, «**Safga turing**» командасы берилгенде болсо, эгерде ал куралсыз же «**ogqaga**» абалындагы куралы менен болсо, он колун баш кийимине (чекеге) такап:

«**Xo‘p bo‘ladi**» деп жооп берет, кийин аракет кылышы керек болгон багытына бурулуп, бир кадам жүреөрү менен колун түшүрөт, эң жакын жолдон саптагы өз жайына барып турат.

Эгерде «**Safga turing**» командасы берилсе, аскердик кызматчы башчысы жакка бурулбай, сапка кайтат.

Аскердик кызматчы сапта турбаган убакытта башчысынын алдына бара жатып, беш-алты кадам калганда арыш кадам таштап жүрөт, эки-үч кадам бериде токтойт, ушул убакыттын өзүндө он колун баш кийимине (чекеге) такап жетип келгенин билдирет. Билдируү жасагандан сон, колун түшүрөт.

Текшерүүчү суроолор

1. Баш кийимсиз учурашуу кандаи аткарылат?
2. Баш кийим кийилгенде учурашуу тартибин айтып бер.
3. Аракет убагында аскердик учурашуу тартипперин баяндап бер.

2.1. Секциянын сапка турруусу. Жайылган сап

Секциянын жайылган сабы бир шеренгалуу же эки шеренгалуу болушу мүмкүн.


Секциянын бир (эки) шеренгалуу тизилүүсү «**Seksiya, bir (ikki) sherengaga SAFLAN**» командасты боюнча ишке ашырылат.

Секция командири боюн түздөп туруп, команда бергенден соң, сап караган жакка карайт; секция командирдин сол жагынан, 32 жана 33-сүрөттөрдө көрсөтүлгөнүндөй, штаттын негизинде, сапка тизилет.


Сапка тизилүү башталаары менен секция командири саптан чыгат жана секциянын кандай сапка тизилишин текшерип турат. Секцияда адамдардын саны төрт жана андан кем болгондо дайыма бир шеренгага турулат.

Берилсө турган командалар жана аларды аткаруу эрежелери. Зарыл абалдарда секциядагыларга түздөнүү үчүн «**TEKISLAN**», **Chapga qarab TEKISLAN**» командалары берилет.

«**TEKISLAN**» командасты берилгенде, он канатта турган аскердик кызматчыдан башка бардыгы башын он жакка бурат (он қулак сол кулактан



32-сүрөт. Секциянын бир шеренгалуу жайылган сабы.



33-сүрөт. Секциянын эки шеренгалуу жайылган сабы.

жогорураак, ээк бир аз көтөрүлгөн болот), түздөнгөндө ар бир аскердик кызматчы өзүнөн баштап санаганда төртүнчү аскердик кызматчынын көкүрөгүн көрүшү керек. «**Chapga qarab TEKISLAN**» командасы берилгенде, сол канатта биринчиде турган аскердик кызматчыдан башка бардыгы башын солго бурат (сол кулак он кулактан жогорураак, ээк бир аз көтөрүлгөн болот).

Түздөнүү учурунда аскердик кызматчылар бир аз алдыга, артка же капиталга жылышы мүмкүн.

Түздөнүп болгондон соң, «**ROSTLAN**» командасы берилет, ага карай аскердик кызматчылар башын түз тутат.

Секция түздөнүп артка бурулғандан соң, команда берүүдө кайсы жакка карай түздөнүү айтылат, мисалы, «**O'ngga (chapga) qarab TEKISLAN**».

«**ERKIN**» жана «**KIYIM-BOSH TO‘G‘RILANSIN**» командалары берилгенде, аскердик кызматчылар турган жайынан жылбастан, кийим-кечелерин ондойт.

«**Seksiya — TARQAL**» командасы берилгенде, аскердик кызматчылар саптан чыгышат. Секцияны жыйноо үчүн «**Seksiya — OLDIMGA**» командасы берилет, аны уккан аскердик кызматчылар жүгүрүп командирдин алдына келишет жана анын кошумча командасты менен сапка тизилишет.

Бардык аскердик кызматчылар команда жана буйруктарга көрө («**O‘ng-GA**», «**Chap-GA**», «**Ort-GA**») түздүгүн сактаган түрдө секция боюнча чогуу ал же бул жакка бурулат. Секция эки шеренгалуу сапта он жакка бурулғандан кийин секция командири онго (солго) жарым кадам, артка бурулганда болсо алдыга бир кадам таштайт.

Бир орунда турган секцияны жаюу үчүн «**Seksiya, oralar o‘ngga (chapga, o‘rtadan) falon qadam kengay (yugur, oralar kengaysin)**» командасы берилет. Дароо аткарыла турган команда берилгенде аскердик кызматчылар көрсөтүлгөн жакка бурулат, буттар жупталып артынан келаткан кишиге желкеси үстүнөн карап, андан алыстап кетпестен тез жүрөт (чуркайт); артынан келе жаткан киши токтогондан кийин командада айтылган аралыкка жүрүлөт жана солго (онго) бурулат.

Ортодон жайылганда ким калышы айтылат. Ортодо кала турган аскердик кызматчы өз фамилиясын укканда: «**Men**» деп, сол колун алдыга созуп, ылдый түшүрөт.

Секция түздөнүп жатканда жайылуу учурунда белгиленген аралык (интервал) сакталып қалат.

Секцияны жыйноо үчүн турган жайда «*Seksiya, o'ngga (chapga, o'rtaga) JIPSLAN (yugur, jipslan)*» командасы берилет. Дароо аткарыла турган команда берилгенде, өзүнө карай тыгыздалышы керек болгон аскердик кызматчыдан башка аскердик кызматчылар ал жакка бурулат, ушундан кийин майда кадам менен тез жүрүп (жүгүрүп) тыгыздала турган сап үчүн белгиленген интервалга жетип келишет, жетип келип, өз алдынча түрдө токтолп, солго (онго) бурулушат.

Секция аракеттенүүсү үчүн «*Seksiya, qadam BOS*» («*Shaxdam qadam BOS*», «*YUGUR*») командалары берилет. Зарыл абалдарда аракет багыты жана түздөнүү жагы айтылат: мисалы, «*Seksiya, falon narsaga qarab, o'ngga (chapga) TEKISLAN*», «*Qadam BOS*» («*Shaxdam qadam BOS*», «*YUGUR*»).

«*QADAM BOS*» командасы берилгенде, бардык аскердик кызматчылар тегиздик, интервал жана аралыктарды сактаган түрдө чогуу жүрө башташат.

Эгерде тегизденүү жагы айтылбаган болсо, башты бурбастан он жакка карай, тегизденүү жасалат.

Секцияны аракеттен токтоотуу үчүн «*Seksiya, TO'XTA*» деп команда берилет.

Сапта турган убакта ал же бул жакка бир нече кадам жылуу үчүн «*Seksiya, O'ng-GA (chapga)*», сап бурулгандан кийин болсо «*Falon qadam olg'a qadam BOS*» деп команда берилет. Аскердик кызматчылар айтылганча кадам басып, «*Seksiya, Chap-GA (o'ngga)*» командасына карап алгачкы абалга бурулат.

Алдыга же артка бир нече кадам жүрүү үчүн «*Ikki qadam olg'a (ortga) QADAM BOS*» командасы берилет. Команда берилген соң, эки кадам алга (артка) басылат жана буттар жупталат. Онго, солго жана артка кадам басканды, колдор аркеттенидирилбейт. Зарыл абалдарда эркин жүрүү үчүн «*ERKIN*» командасы берилет. Желкени буруу менен аракет багытын өзгөртүү «*Seksiya, chap (o'ng) yelka OLDINGA*» (аракет убагында болсо «*YUR*») деп команда берилет.

Бул команда берилгенде, секция сол (он) желкени алдыга чыгара баштайт:

- алдыга чыга турган канатта турган киши башын алды жакка буруп, толук кадам таштайт, аракет убагында жайынан кыймылдабай турган канатта тургандарды кысып койбой турган усулда жүрөт;
- кыймылсыз канатта турган киши ордунда кадам таштап, алдыга чыгып жаткан канаттагыларга шайкеш түрдө акырын солго (онго) бурула баштайт;
- калгандар алдыга чыгып, бурулуп жаткан жакка башты бурбастан караган абалда алды тегиздикти сактайт, жүрбөй жаткан канатта турган коншусунун чыканагы тийип турат, ушул канатка канча жакын турган болсо, ошончо кыска кадам таштайт.

Секция жетиштүү даражада бурулгандан кийин «TO‘G‘RIGA» же «**Seksiya – TO‘XTA**» командасты берилет.

Секцияны биринчи шеренгадан экинчи шеренгага кайра тизүү үчүн «**Seksiya, bir-ikki deb SANA**» командасты боюнча алдыдан эсептелет.

Бул команда боюнча ар бир аскердик кызматчы он канаттан баштап тез кезеги менен сол жагында турган аскердик кызматчы тарапка башын буруп, өз номерин айтат жана тездик менен башын түз тутат; сол канатта турган аскердик кызматчы башын бурбайт.

Жалпы саноо дал ушул тартылте өткөрүлөт, ал үчүн «**Seksiya, tartib bilan SANA**» командасты берилет.

Эки шеренгалуу сапта экинчи шеренганын сол канатында турган аскердик кызматчы сапты жалпы саноо аягына жеткендөн кийин, «**To‘liq**» же «**To‘liqsiz**» деп маалымдайт.

Секцияны бир шеренгадан эки шеренгага кайра тизүү үчүн «**Seksiya, ikki sherengaga SAFLAN**» командасты берилет.

Дароо аткарыла турган командага карай, экинчи номерлер сол бут менен бир кадам артка таштайт, он бутту сол буттун жанына койбостон, он жакка биринчи номерлүүлөрдүн артына туруу үчүн бир кадам ташташат, сол бут он буттун жанына коюлат.

Секцияны турган жайында тыгыз эки шеренгадан бир шеренгалуу сапка тизүү үчүн аскердик кызматчылар бир кадамга жайылышат, мындан сон «**Seksiya, bir sherengaga SAFLAN**» командасты берилет. Дароо аткарыла турган командага карай, экинчи номерлүүлөр сол бут менен бир кадам солго, он бутту сол буттун жанына койбостон, он бут менен бир кадам алдыга жүрөт жана сол бутту он буттун жанына алат.

2.2. Жүрүлсабы

Секциянын жүрүлсабы бир же эки колоннадан турушу мүмкүн.

Берилген турган командалар жана аларды аткаруу эрежелери. Жайында турган секциянын бирден (экиден) колоннага тизилиши «**Seksiya, bir (ikki) kolonnaga** «SAFLAN» командасы менен ишке ашырылат. Секция командири боюн түздөп, команда бергендөн сон, аракеттин багыты жакка карайт, секция болсо штаттын негизинде, 34 же 35-сүрөттөрдө көрсөтүлгөндөй тизилет. Төрт жана андан кем болгон секция бир катарлуу колоннага тизилет.

Секциянын жайылган саптан колоннага өтүшү секциянын «**Seksiya, o'ng-GA**» командасы боюнча онго бурулуу менен ишке ашырылат. Эки шеренгалуу саптын онго бурулушунда секция командири онго жарым кадам таштайт.

Секция колоннадан жайылган сапка «**Seksiya, chap-GA**» командасы менен кайра тизилет. Секция эки катарлуу колоннадан турган убакытта бурула турган болсо, секция командири алдыга жарым кадам таштайт.

Секция бир колоннадан эки колоннага «**Seksiya, ikki kolonna bo'lib qadam BOS**» (жүрүп баратып — «**Ikki kolonna bo'lib qadam BOS**») командасы менен тизилет.


Дароо аткарыла турган команда берилгенде, секция командири (жетекчи) жарым кадам жүрөт, экинчи номерлүүлөр онго чыгып, кадамдарын башкаларга шайкешташтап, 35-сүрөттө көрсөтүлгөндөй колоннадагы жайларды ээлейт; секция «**TO'G'RIGA**» же «**Seksiya, TO'XTA**» командасы берилгенге чейин, майда кадам менен жүрүп барат.

Секция эки колоннадан бир колоннага «**Seksiya, bir kolonna bo'lib qadam BOS**» (жүрүп баратып – «**Bir kolonna bo'lib qadam BOS**») командасына карап кайра тизилет.

Дароо аткарыла турган командаға карап, секция командири (жетекчи) толук кадам менен, калгандар болсо майда кадам менен жүрөт.



34-сүрөт. Секциянын бир катарлуу жүрүлсабы.



35-сүрөт. Секцияның эки катарлую жүргүү сабы.

Жай бошоору менен экинчи номерлүүлөр башкалардын кадам басышина шайкеш түрдө жүрүп, биринчи номерлүүлөрдүн артына өтөт жана толук кадам таштай баштайт.

Колоннанын аракет багытын өзгөртүү үчүн төмөнкү командалар берилет:

- «**Seksiya, o'ng (chap) yelka OLDINGA**» командасына карап, жетекчи «**TO'G'RIGA**» командасы берилгенге чейин жүрүп баратып сол (он) жакка бурулат, калгандар болсо анын артынан жүрүшөт;
- «**Seksiya, ORTIMDAN**» («**Seksiya, ortimdan yugurib qadam BOS**») командасына карай, секция командириinin артынан ээрчийт.

2.3. Группанын сапка тизилүүсү: Жайылган сап

Группанын жайылган сабы бир шеренгалуу же эки шеренгалуу болушу мүмкүн.

Берилсө турган командалар жана аларды аткаруу эрежелери. Группа жайылган сапка «**Guruh, bir sherengaga (ikki sherengaga) SAFLAN**» командасы боюнча тизилет.

Группа командири боюн түздөп, команда бергенден соң, саптын алды жагына карайт; секциялар 36 жана 37-сүрөттөрдө көрсөтүлгөнүндөй

командирдин сол жагынан сапка тизилишет. Эки шеренгалуу сапка тизилгенде ар бир секциянын акыркы катары толук болушу керек.

Группанын командири сапка тизилүү башталаары менен саптан чыгат жана кол астындагылардын кыймыл-аракетин күзөтө баштайт.

Секциялар курамы төрт жана үч кишилик болгон группа, 38-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, эки шеренгалуу сапка тизилет.

Группанын жайылган саптагы тегизделиши, бурулушу, кайра сапка тизилиши жана башка аракеттер секция үчүн белгиленген эреже жана командалар боюнча ишке ашырылат.


Группанын бир шеренгалуу саптан эки шеренгалуу сапка тизилиши же мууну сүрөттөө секция үчүн көрсөтүлгөн тартиппе ишке ашырылат. Группа биринчи жана экинчи секцияларга бөлүнгөндө анын командирлери көрсөтүлгөн усулдарды аткарууда эсепке алынбайт.




36-сүрөт. Группанын бир шеренгалуу жайылган сабы.



37-сүрөт. Группанын эки шеренгалуу жайылган сабы.



a



б

38-сүрөт. Группанын болумдордун курамына караңгэки шеренгалуу жайылган сабы:
a – төрт киниден; *б* – үч киниден.



1



2



3



4



1



2



3



4

39-сурот. Башт кийимдерди кийүү жана чечүү тартиби.

*Книга представлена исключительно в образовательных целях
UZEDU.ONLINE



40-сүрөт. Бойду түздөн турруу (алды жана каштаг жактан коруунуту)



41-сүрөт. «TEKISLAN» командасынын аткаруу.




43-сурот. Бутту буруу абалы.

42-сурот. Аскердик
учурашкууну аткаруу.



44-сурот. Аракетте айланынг бурулдуу.



45-сурот. Арқыт кадам таштоо аракети.

Шеренга



Колонна



46-сурот. Шеренга жана колонна болуп салтартуу.

2.4. Группанын сапка тизилүүсү: Жүрүү сабы


Группанын жүрүү сабы үч (төрт секциядан турган группаларда – төрт), эки же бир колоннадан болушу мүмкүн (47, 48 жана 49-сүрөттөр).

Бериле турган командалар жана аларды откаруу эрежелери. Бир жайда турган топ «Guruh, uch (ikki) kolonnaga SAFLAN» командасына карап үч (эки) колоннага тизилет. Бул командаға карап секциялар 47-сүрөттө көрсөтүлгөндөй тизилет.

Группа секцияларынын төрт жана үч кишиден турган курамынын эки колоннага тизилип жүрүү сабы 50-сүрөттө көрсөтүлгөн.

Группа жайылган шеренгалуу саптан бир колоннага (эки шеренгалуу саптан эки колоннага) онго бурулуу менен кайра тизилет.

Группа жайылган эки шеренгалуу саптан бир колоннага (бир шеренгалуу саптан эки колоннага) «Guruh, O'ng-GA», «Bitta (ikki) kolonna bo'lib qadam BOS» (жүрүп баратканда – «Bir kolonna bo'lib qadam BOS») командасы боюнча сапка турлат.




47-сүрөт. Группанын жүрүү сабы:

а – үч колоннадан;


б – торт колоннадан.

48-сүрөт. Группанын жүрүү

сабы: эки колоннадан.



49-сүрөт. Группаның бир колоннадаты жүрүү сабы.



50-сүрөт. Группаны болуудордун курамы боюнча жүрүү сабы:
а – торт кини; б – үч кили.

«Qadam — BOS» командасты берилгенде, биринчи секция жүрүп кетип жатканда, бир колоннага (эки колоннага) тизилет; калган секциялар бир (эки) колоннага кайра тизилип, биринчи секциянын артынан жүрөт.

Группа жайылган эки шеренгалуу саптан үч (эки) колоннага «Guruh, O'ng-GA», («Uch (ikki) kolonna bo'lib qadam BOS») командасты боюнча кайра тизилет.

Текшерүүчү суроолор

1. Жайылган сап практикада кандай көрүнүшүн түшүндүр.
2. Аскерлерди жайылган сапка тизүү үчүн кандай командалар берилст жана аларды аткаруу эрежелери эмнелдерден турат?
3. Аскерлердин жүрүү сабына тизүү үчүн кандай командалар берилст жана аларды аткаруу эрежелери эмнелдерден турат?
4. Группаны жайылган жана жүрүү сабына тизүү үчүн кандай командалар берилст жана аларды аткаруу эрежелери эмнелдерден турат?

1-болұм. АСКЕРДИК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ

1.1. Аскердик окуу жайлары

Республикасында офицер кадрларды даярдоо жогорку аскердик окуу мекемелеринде ишке ашырылат.

Булар Ташкент жогорку жалпы кошуундук командалык окуу жайы, Чырчык жогорку танктык командалык-инженердик окуу жайы, Жызак жогорку аскердик авиация окуу жайы, Ташкент маалымат технологиялары университетинин алдындағы Коргоо министрлигинин байланышчы офицерлерди даярдоочу атайын факультети жана Ташкент медициналық академиясынын алдындағы аскердик-медициналық факультет. Ташкент, Чырчык жогорку аскердик окуу жайлары узак тарыххана жана бай тажрыйбага ээ болсо, Жызак авиация окуу жайы жана атайын факультет али жаш, алар әгемендүүлүк жылдарында түзүлдү. Аскердик адистиктерге болгон талапты кандыруу үчүн аскердик окуу жайларыбызда даярдалып жаткан адистиктердин курамы да көнөйтилген.

Өзбекстан Республикасынын Куралдуу Күчтөр Академиясы

(Ташкент жогорку жалпы кошуундук командалык окуу жайы)

Ташкент жогорку жалпы кошуундук командалык окуу жайы 1918-жылдын 12-июлунда түзүлгөн.

1993-жылдан Өзбекстан Республикасы өкмөтү токтомунун негизинде окуу жайынын системасы өркүндөтүлдү жана көп тармактуу негизде офицер кадрларды даярдоо иштери башталды. Окуу жайында мотоаткыч, жана чек ара бөлүмдерүү үчүн офицерлер жана о.э., командирлердин тарбиялык иштер боюнча орун басары даярдана башталды.

Командирлик кылууга жөндөмдүү, уюштуруучулук жана башкаруу жөндөмүнө ээ, мамлекеттик әгемендүүлүк идеяларына туруктуу, көңдүйнө карашына, билимге, Мекен жана Куралдуу Күчтөр үчүн сыймыктануу

сезимине ээ офицерлерди даярдоо окуу жайынын негизги милдети эсептелет.

2004-жылда окуу жайдын негизинде тактикалык звено жана жергиликтүү аскердик башкаруу органдары офицерлеринин билимин өркүндөтүү жана кайра даярдоо факультети уюштурулду. 2007-жылдан бери ТЖЖККОЖ негизинде Коргоо министрлиги жогорку окуу жайларынын мугалимдеринин педагогикалык даражасын ашыруу боюнча методикалык борбор өз ишин аткарып келүүдө.

Орто Азия аймагындагы эң улуу жана таанымал аскердик окуу жайы төмөнкү багытtagы адистиктер боюнча офицерлерди даярдап келген:

- мотоаткыч жана чек ара кошуундары бөлүмдөрүнүн командирлери;
- чалгынчы бөлүмдөрдүн командирлери;
- мотоаткыч жана чек ара кошуундары бөлүмдөрү командирлеринин тарбиялык иштер боюнча орун басарлары.

Өзбекстан Республикасы Президентинин 2017-жыл 25-апрелдеги токтомунун негизинде Ташкент жогорку жалпы кошуундук командалык окуу жайы Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү Академиясы менен бириктирилип, Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү Академиясы деп атала баштады.

Академияда үч факультетте окуу уюштурулган:

- академиянын угуучулары үчүн — командалык-штабдык факультетте эки жылдык окутуу программынын негизинде;
- курсанттар үчүн — жалпы кошуун даярдыгы факультетинде төрт жылдык окутуу программынын негизинде;
- офицерлер үчүн — билимин өркүндөтүү факультетинде үч айдан тогуз айга чейин түрдүү программалар боюнча.

Аскердик Академиядагы жалпы кошуун даярдыгы факультетинде төмөнкү багытtagы адистиктер боюнча офицерлер даярдалат:

- мотоаткыч жана чек ара кошуундары бөлүмдөрү командирлери;
- чалгын жана радио-электрондук бөлүмдөрдүн командирлери;
- командалык-тактикалык химиялык кошуундар;
- командалык-тактикалык инженердик кошуундар;
- командалык тактикалык фронт арты камсыздоо (кийим-кечек менен камсыздоо, азык-түлүк менен камсыздоо, күйүүчү-майлоочу материалдар менен камсыздоосу);
- кошуун бөлүмдерүү командирлеринин тарбиялык иштер боюнча орун басары.

Чырчык жогорку танктык командалық-инженердик окуу жайы

Чырчык жогорку окуу жайы 1918-жылы 16-ноябрда түзүлгөн. 1992-жылы 14-январдагы «Мамлекеттин аймагында жайгашкан бардык аскердик бөлүк жана уюмдарын Өзбекстан Республикасының юрисдикциясына алуу» жөнүндөгү токтому Улуттук армияны түзүү жолунда маанилүү кадам болду.

1993-жылда окуу жайы Чырчык жогорку танктык командалық-инженердик окуу жайы деп аталды. Жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо Чырчык жогорку танктык командалық-инженердик окуу жайынын негизги милдети болуп калды. Ал заманбап окуу-материалдык база, техника жана курал-жарак, полигондор, танкадромдорго ЭЭ.

1995-жылдын 25-апрелинде Өзбекстан Республикасы Коргоо министри Кураддуу Күчтөрдүн Жогорку Башкы кол башчысынын атынан окуу жайына Күжүрмөн желек тапшырылды. Бул окуя аскердик коллективдин моралдык-психологиялык көтерүүнүүлүгүн, сыймыктануу сезиминин жогорулашина кызмат кылды. 25-апрель күнү жыл сайын окуу жайында майрам катары белгиленет. Эгемендүүлүк жылдарында окуу жайы көп тармактуу негизде офицер кадрларды даярдоо очогуна айланды. Окуу жайында жогорку кесиптүү чебер профессор-окутуучулар ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан 14 кафедра иштеп турат.

Жогорку окуу жайы төмөнкү багыттар боюнча аскер адистерин даярдайт:

- танк кошуундарынын командири;
- танк кошуундарынын инженердик иштеринин офицер-адистери;
- аба-десанттык кошуундарынын командирлери;
- аба чабуулунан коргоо кошуундарынын командирлери;
- аба чабуулунан коргоо кошуундарынын инженердик иштеринин офицер-адистери;
- автомобиль бөлүмдөрү үчүн командалық-тактикалык инженердик;
- командалық-тактикалык артиллерия;
- тактикалык инженердик ракета-артиллерия ок-дарылары жана куралдары.

Жызак жогорку аскердик авиация окуу жайы

Жызак жогорку аскердик авиация окуу жайы Өзбекстан Республикасынын биринчи Президенти И.Каримовдун демилгеси жана Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин токтому жана о.э., Коргоо министринин 1994-жыл 9-июлдагы буйругунун негизинде түзүлгөн.

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Окуу жайы түзүлгөн алгачкы жылдарда офицер кадрлар төмөнкү адистиктер боюнча даярдалган эле: «Командалық-тактикалық вертолёт авиациясынын учкуч-инженери»; «Күжүрмөн башкаруу офицери»; «Штурман»; «Самолёттор жана кыймылдаткычтар боюнча инженер-технико»; «Авиация жабдыктары боюнча инженер-технико»; «Радиотехника жабдыктары боюнча инженер-технико».

Учуу факультетинде окуу мөөнөтү 4 жылды түзгөн, техника факультетинде болсо 3 жылды. Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү жана аскердик билим берүү системасынын реформалары себеп адистерди даярдоо керектүү санга чейин кыскартылды.

Коргоо министрлиги системасында жогорку маалыматтуу, терен билимдүү жана кең көз караштуу адистерге коюла турган талаптар себеп окуу мөөнөтү баштап 4 жылга, кийин 5 жылга узартылды.

1995-жылда окуу жайына салтанаттуу түрдө данк, чечимдүүлүк жана эрдик белгиси болгон Күжүрмөн желектапшырылды. Бул окуу жайынын тарыхында унутулгус күн болуп калды.

1997-жылдын октябрында окуу жайы алгачкы чабалекейлер — укуч жана инженер-техник адистиктери боюнча 97 бүтүрүүчү аяктады.

Орто Азия мамлекеттеринде бул багыттагы жалгыз окуу жайы. Азыркы күндө окуу жайы төмөнкү багыттар боюнча адистерди даярдайт:

- вертолёт авиациясы учкучу;
- авиация жабдыктары инженери;
- авиация куралдары инженери;
- авиация радиоэлектрондук жабдыктары инженери;
- учуу аппараттары кыймылдаткычтарынын инженери.

Ташкент маалыматтык технологиялар университетинин алдындагы Коргоо министрлигинин атайын факультети

Ташкент маалыматтык технологиялар университети (ТМТУ) алдындагы Коргоо министрлигинин атайын факультети 1993-жылы 13-майда Министрлер Кабинетинин токтомуна ылайык уюштурулган.

ТМТУ алдындагы Атайын факультет Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүнө аскердик кадрларды даярдоочу жогорку окуу жайы эсептелет.

«Атайын факультет жөнүндөгү Жобого» ылайык 1- жана 2-курс угуучулары университеттин студенттери эсептелишет, 3-курска өткөндөн соң аскердик ант кабыл алышат, жогорку аскердик окуу жайынын курсантты статусуна ээ болушат жана мамлекеттин камсыздосуна өтүшөт.

Факультетте окуу жарайны «Өзбекстан Республикасы Коргоо министрлигинин жогорку аскердик окуу жайлары жөнүндөгү Жобого» ылайык «Телекоммуникация» жана «Радиотехника» багыттары боюнча Билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарына туура келүүчү программалардын негизинде уюштурулган.

Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү үчүн жогору квалификациялуу офицер кадрларды даярдоо убагында алдыңкы профессор-окутуучулардын курамы факультеттин студенттери жана курсанттарына гуманитардык, коомдук-экономикалык жана атайын илимдер, математика, информатика, физикадан билим беришет.

Факультет бүтүрүүчүсүнө билим багыты боюнча аскердик адис квалификациясы берилет жана жогорку маалымат жөнүндөгү диплом, о.э. «лейтенант» аскердик наамынын негизинде аскердик адистик номенклатурасына ылайык келүүчү «Телекоммуникация» жана «Радиотехника» багыттары боюнча төмөнкү адистиктер берилет:

- радио жана космос байланышы инженери;
- зымдуу радиореле жана тропосфера байланышы инженери;
- электр зымдуу байланыш каражаттары жана автоматташтырылган башкаруу системасы инженерлери;
- радио жана радиотехника чалгынчылары жана радиоэлектрондук күрөш инженерлери;
- зениттик-ракеталык кошуундары бөлүмдөрүнүн офицерлери;
- радиотехникалык кошуундары бөлүмдөрүнүн офицерлери;
- маалымат коопсуздугу кызматынын офицерлери.

Ташкент Медициналык академиясынын алдындагы аскердик-медициналык факультет

Ташкент Медициналык академиясынын алдындагы аскердик-медициналык факультети Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин 2012-жыл 10-иоддагы 203-сандуу «Ташкент Медициналык академиясынын алдында аскердик-медициналык факультетти уюштуруу жөнүндөгү» токтомунун негизинде республикабыздын данктуу жогорку окуу жайларынын бири болгон Ташкент Медициналык академиясынын алдында, Коргоо министрлиги Борбордук аскердик клиникалык госпиталынын аймагында уюштурулду.

Аскердик-медициналык факультетти уюштуруудан максат:

— мамлекетиизге жогорку квалификациялуу, терен билимге ээ болгон, Мекенге түрүктүүлүк рухунда тарбияланган, чыныгы патриот медициналык кызмат офицерлерин даярдоо;

— республикабыздын медициналык жогорку окуу жайларынын фармацевтика, стоматология, медициналык профилактика жана дарылоо факультеттери студенттеринен резерв жана запастагы медициналык кызмат офицерлерин даярдоо;

— Куралдуу Күчтөрүбүздүн аскердик бөлүктөрү жана медициналык бөлүмдөрдө кызмат өтөп жаткан медициналык адистердин курамынын квалификациясын ашыруу;

— аскердик-медициналык тармакта илимий изилдөөлөр алыш баруу эсептелет.

Аскердик-медициналык факультетке республикабыздын медициналык жогорку окуу жайларынын дарылоо факультетинде 4 жылдын ичинде эң жакшы жана жакшы бааларга окуган, ден соолугу чың жана жеткилеш студенттер аскердик-адистик сынагынын негизинде, атайын экзамен жана тест сыноолорунун натыйжаларына карап кабыл алынышат.

Факультетке кабыл алынган студенттер «курсант» статусуна, ошону менен бирге мыйзамда белгиленген женилдиктерге ээ болушат.

Аскердик-медициналык факультеттин курсанттары республикабыздын медициналык илимий борборлорунда Ташкент Медициналык академиясы клиникасы жана окуу бөлүмдөрүндө, Борбордук аскердик клиникалык госпиталдауюштурулган окуу базаларында билим алынат. Факультетте окуу жарайыны 2 жыл, б.а. медициналык жогорку окуу жайынын 5—6-курстарында улантылат.

Аскердик-медициналык факультетти аяктаган курсанттарга Коргоо министринин токтому менен баштапкы — «Медициналык кызматтын лейтенанты» офицердик наамы берилет. Медициналык кызматтын лейтенанттары Куралдуу Күчтөрдүн аскердик бөлүктөрүндө «Медициналык пункттун башчысы» жана «Медициналык кызматтын башчысы» кызмат орундарында өз адистиктери боюнча ишин улантышууда.

Өзбекстан Республикасы Улуттук гвардиясынын аскердик-техникалык университети

Өзбекстан Республикасы Улуттук гвардиясынын аскердик-техникалык университети 2017-жылы октябрда мурдагы Ташкент Жогорку аскердик техникалык окуу жайынын базасында түзүлгөн.

Университет азыркы күндө коопсуздук боюнча Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүнүн курамы жана укук коргоочу мекемелер үчүн кадрларды даярдап берет.

1.2. Жогорку аскердик окуу жайларыта кабыл алуу тартиби жана эрежелери

Келечекте офицер болууну калаган аскердик адистерибиз мөөнөттүү қызмат учурунда сыноолордон ийгиликтүү өтүшсө, окууну улантууда жана окуу доору да аскердик қызмат мөөнөтүнө кирет.

Жогорку аскердик окуу жайын аяктаган орто маалыматтуу, кабыл алуу шарттары, о.э., кесипке жөндөмдүүлүк сыноолорунун бардык шарттарына жооп берген жогорку кулк-мүнөздүү жана эмгекчил сапаттарга ээ Өзбекстан Республикасынын жарандары кабыл алынат.

Кесиптик адистиги жана қызмат мөөнөтүнө карабастан, қызматтагы аскердик қызматчылар жана запаска бошотулган аскердик қызматка милдеттүүлөр 23 жашка чейин, жаш жарандар, аскердик кесипке багыттоочу окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү окууга кире турган жылы 1-сентябрغا чейин 17 жашка толо турган, башка окуу жайларынын окуучулары 21 жашка чейин аскердик окуу жайына кабыл алынат.

Мөөнөттүү қызматтагы аскердик қызматчылар окууга кириү жылынын 1-апрелине чейин эреже боюнча командирине жазуу түрүндө рапорт тапшырат. Жаш жарандар болсо, окууга кириү жылынын 1-майына чейин жашоо жайындагы райондун же шаардын коргоо иштери бөлүмдөрүнө арыз жазышат. Коргоо министрлиги жогорку аскердик окуу жайларына окууга кириү жылынын 10-июнуна чейин документтерди кабыл алат.

Кесипке жөндөмдүүлүк сынағы үчүн талапкерлердин келүү убактысын жана ордун окуу жылынын башчысы коргоо иштери башкармалары о.э. бөлүк командирлери аркылуу кабарбылат. Алар болсо, өзкезегинде, талапкерлерди акысыз жол акысы документтери менен камсыздашат. Окуу жайына келген абитуриенттер акысыз тамак-аш жана жатакана менен камсыздалат.

Кириү экзамендери башталганга чейин, талапкерлер окуу жайында медициналык кароодон өтүшөт. Ден соолугундагы кемчилдиги себеп медициналык кароодон өтө албаган абитуриенттер экзамендерге коюлбайт. Бардык абитуриенттер жалпы дene тарбиялык даярдыктар боюнча күчтүүлүк, чыдамкайлык жана шамдагайлык (турникте тартылуу, 3 км ге кросс жана 100 м ге чуркоо) ошону менен бирге кесиптик-рухий атайын сынак усулу боюнча квалификация экзамендерин тапшырат. Келечектеги аскердик кесип талаптарына жооп бербей турган абитуриенттер жалпы билим берүүчү предметтер боюнча экзамендерге коюлбайт жана талапкерлер тизмесинен ёчурулет.

Бардык жогорку окуу жайлардын абитуриенттери сыйктуу курсанттыкка талапкерлер да тест түрүндө математика, физика, эне тили жана адабият

предметтеринен кириш экзамендерин тапшырышат. Тест синоолору үч тилде — өзбек, орус жана каракалпак тилинде өткөрүлөт.

Өзбекстан Республикасы Президентинин 2017-жыл 4-апрелдеги токтомунун негизинде, аскердик кызматты өтөө убагында күжүрмөн коомдук-саясий даярдыктан жогору натыйжаларды көрсөткөн, мөөнөттүү аскердик кызматты аяктагандан соң орнотулган формадагы мүнөздөмөсү бар жогорку аскердик окуу жайына киришчү жараптарга өздөрүнүн тест сынактарында чогулткан баллдарынын 50 пайызы өлчөмүндө артыкчылык берилет.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин 2004-жыл 12-апрелдеги «Өзбекстан Республикасы Кураддуу Күчтөрү сержанттарынын статусу жөнүндөгү» токтомуна ылайык сержанттар курамында 5 жыл чын жүрөктөн кызмат өтөгөн аскердик кызматчыларга тест сынактарында топтошу мүмкүн болгон максималдык баллдан 20 пайыз өлчөмүндө артыкчылык сунушталат жана о.э., «Эн жакшы сержант» республикалык конкурсун женүүчүлөрү жогорку аскердик окуу жайларына сынактан сырткары кириш укугуна ээ болушат. Аскердик кесиптик бағыттуу лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө кириш убагында тест сынактарында топтошу мүмкүн болгон максималдык баллдан 10 пайызга чейин кошумча артыкчылык берилет.

Окуу жайына кабыл алынгандар толук мамлекеттик камсыздоого ээ аскердик кызматта болушат. Окуу сессияларынын натыйжаларына көре, эн жакшы окугандарга айлык акча төлөмүнүн 50 %, жакшы бааларга өздөштүргөндөргө болсо, акчалай төлөмдүн 25 % өлчөмүндө кошумча акча берилет.

Окуу мезгилинде курсанттарга кышында эки жумалык каникул, окуу жылы аяктагандан кийин болсо, бир айлык каникул жана аны өткөрүү жайына чейин акысыз жол документи берилет. Окуу жайындагы окуу мөөнөтү төртбеш жыл жана ал жылдар Кураддуу Күчтөр катарында кадр курамындагы кызмат жылдары стажына эсептелет. Окуу жайын аяктагандарга «лейтенант» аскердик наамы берилет жана бағытына ылайык, мамлекеттик үлгүдөгү диплом жана төш белгиси талшырылат.

Текшерүүчү суроолор

1. Өзбекстанда кандай аскердик жогорку окуу жайлары бар?
2. Өзбекстандагы аскердик жогорку окуу жайларынын уюшулган датасы жана тарыхын айтып бер.
3. Аскердик жогорку окуу жайларына орто маалыматтуу жаштарды кабыт атуу тартибин айтып бер.
4. Мөөнөттүү аскердик кызматтагы аскердик кызматчылар жана кызматты өтөп болгондорго кандай артыкчылар берилет?

Все учебники Узбекистана на сайте UZEDU.ONLINE

**2-болу́м. ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮ
КОШУУНДАРЫНДА ТАРБИЯЛЫК ЖАНА
КҮЖҮРМӨН САЛТТАРДЫН ОРДУ**

*2.1. Командирлер, башчылар жана алардын оздүк
курамды тарбиялоодогу орду*

Командир аскердик жетекчи гана эмес, о.э. өз кол астындагылардын тарбиячысы эсептелет. Башчынын бул касиети Куралдуу Күчтөр жоболорунда, оболу, Ички Жободо көрсөтүлгөн. Командирлер жана башчылар аскердик-саясий жактан ар тараптуу даярдалган, заманбап согуштук сырларды, жаңы курал жана күжүрмөн техниканы терен билген, өзүндө руханий-ахлактык сапаттарды камтыган, аскердик илимдин, педагогика жана психологиянын заманбап ийгиликтерине таяна турган устат жана тарбиячылар саналышат.

Командирлер жана башчылар тарбиячы катары эгемендүүлүк идеяларына туруктуу ишеним, жогорку укуктук жана руханий маданият, Мекенге, элине жана Президентине бектик сыйяктуу сапаттарды тарбиялоо үчүн кол астындагылардын ортосунда активдүү тарбиялык жумуштарды алып барууда. Өздүк курамга бар билими, чебердиги, адамдарды ишендире алуу, жогорку ахлактык сапаттар, үлгүлүү кулк-мүнөзү жана жеке өздүк үлгүлөрүн синдириүү, элибиздин менталитети, үрп-адаттары жана салттары, диний ынанымы, ата-бабалардын салтына бектик, бабаларбызыздын тарыхый тажрыйбаларын түздөн-түз эсепке алган түрдө иштерин уюштурушкан.

Күжүрмөн даярдык ар бир армиянын биринчи даражалуу милдети болуп келген жана ушундай болуп келүүдө. Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүндө да күжүрмөн даярдык башкы милдеттерден эсептелет. Ал убактылуу жана мезгилдүү мүнөзгө ээ болуп, бир жайда токтоп калбайт. Мамлекетибиз жана Куралдуу Күчтөр жетекчилери күжүрмөн даярдыктын туруктуу ёркүндөшү, ошону менен бирге сапаты өсүп барышына ар тараптан көңүл буруп келишүүдө. Бул таланттарды аткаруу үчүн армия материалдык жана техникалык жактан туруктуу түрдө камсыздалууда, бөлүк жана бөлүмдөр мыкты билимге ээ болгон өздүк курам менен камсыздалууда, анын саясий, руханий-ахлактык, рухий, патриоттук тарбиясына көнүл бурулууда.

Күжүрмөн даярдыкты уюштуруу бардык командирлер, штаб командалык курамы жана тарбиялык иштер бөлүмдөрүнүн биринчи даражалуу милдети эсептелет жана ал Өзбекстан Республикасы Президенти — Куралдуу Күчтөр

Жогорку Башкы Кол башчысының көрсөтмөлөрү жана Коргоо министринин буйругу менен белгиленген пландын негизинде ишке ашырылат.

Бөлүк жана бөлүмдердөгү күжүрмөн даярдык түздөн-түз командирдин жетекчилигинде түзүлөт, ал ар кандай сабакты жогорку даражада өткөрүүнү уюштура билиши керек. Ар кандай категориядагы командирдин тажрыйбасы өз куралын кандай чебердик колдоно алыши менен гана эмес, аны кол астындагыларга үйрөтө алыши менен да өлчөнөт.

Күжүрмөн даярдык армия турмушунун бардык багыттарын камтып алган. Алар бири-бири менен өз ара тыгыз байланышта. Күжүрмөн даярдыкты камсыздоо күжүрмөн жана коомдук-саясий даярдыктын бардык багыттары, кызматты уюштуруу, ички жана гарнizonдук күзөтчүлүк кызматы, күжүрмөн кезметке багытталган. Күжүрмөн даярдыктын негизги элементтеринен бири сергектик. Сергектик дайыма душман чабуулун кайтарууда башкы ролду ойногон. Мына ушундан келип чыккан түрдө ар бир жаш аскер Куралдуу Күчтөрдүн катарына келгенде, оболу, сергек жоокер болууга салтанаттуу түрдө ант берет.

Аймагыбызда аскердик-саясий кырдаалдын татаалдашы аскердик кызматчылардын даярдыгында командирлердин алдына өзүнчө жоопкерчилик жүктөйт. Алардын идеологиялык жактан чыныккан, улуттук эгемендүүлүк идеяларына, эли жана Президентине берилген, сергек аскерлер болуп жетишүүсүнө өзгөчө көнүл бурулат.

2.2. Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүни күжүрмөн салттары

Күжүрмөн салттар — бил армия жана аскердик флотто тарыхтан жаш муунга өтүүчү согушуу жана аскердик кызматты өтөө адеп-ахлак эрежеси. Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү элибиздин улуттук жашоо дөнгөэли, салттары, үрп-адаттары жана жалпы адамзаттык баалуулуктары кайра курулуп жаткан бир убакта, Куралдуу Күчтөрүбүз күжүрмөндүк салттарына әэ бир ааламга — эрдик жана кайраттуулукка үндөйт. Энедей, нандай ыйык Мекен түшүнүгүнө шерик кылат, анын сакчысы болуу ушунчалык ардактуу экендигин үйрөтөт. Күжүрмөн салттар Өзбекстан Республикасы Мекен, Эгемендүүлүк, Эркиндик, Мамлекеттик желеги, Гимни, Республиканын Президенти — Жогорку Башкы Кол башчысы, Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү, Аскердик ант сыйктуу эгемендүүлүк себеп пайда болгон ыйык атамалар дилибизди сыймыкка толтурат.

Күжүрмөн салттар — эр кишини өз Мекенинин чек араларын татыктуу коргоого, ата-энэ тынчтыгын, үй-жайын көз карегиндей асыроо, сакчысы,

ээси бар журт тынч болушуна, чексиз талааларда ырыскы өндүрүлүшүнө, дандырлары толо нан жабыла турган, жигит-кыздары ыр ырдоочу, энелери бешиктерметип алдей айтчу, акылман бабалары жаштарды жургутун жеткилен перзенттери кылып тарбиялай турган чоң мамлекетти жан дили менен сактоого жана коргоого үгүттөйт.

Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүнүн салттары Улуттук эгемедүүлүк идеясы коомбуздун өнүгүүсүнүн идеологиялык принциптерин туюннат. Ушул мааниде, бул идея мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн чындоо, журтубузда эркин жана абат Мекен, эркин жана жыргал өмүр сүрүүгө кызмат кыла турган бирдиктүү жана үзгүлтүксүз окуу болуп саналат. Ал дал ушул теориялык коомдук чындыктын далили катары ачыкка чыгып, өзүнө мүнездүү калыптануу мыйзам ченемдүүлүгү жана касиеттерине ээ болгон жалпы улуттук окуя эсептелет. Улуттук эгемендүүлүк идеясы журтубузда жашаган ар бир улут, социалдык топ, партия же катмардын өкулү үчүн жалпы ченем болуп саналат. Өзбекстан элинин, эгемендүүлүктүү чындоо жолунан бараткан коомбуздун жалпы идеясы эсептелет.

Улуттук мамлекеттүүлүк салттарыбызды асырап-абайлоо, өлкөбүз чек араларынын бүтүндүгү, о.э. коопсуздугун камсыздоо, жаандарыбызда жат идеяларга каршы идеологиялык иммунитетти калыптандыруу, аларды эркин жаандык коомду куруу жолунда бириктируү, Мекендин өнүгүүсү, журт тынчтыгы, калктын жыргалчылыгы ишине багыттоо — бул идеянын негизги максаты саналат.

Аскердик ант. Анттын тарыхы альски өтүмүшкө барып такалат. Мисалы, Жаангер Амир Темур кошуундарында мындай салт болгон: ар бир кошуундун аскердик кол башчысы, эрежеге көрө, кошуундар кароосунун алдынан өкүмдарга өз бөлүмдөрүн тааныштырган жана ага ишенимдүү калууга ант беришкен. Жалалиддин Мангуберди, Бабурдун кошуундарында да ушуга окшош ант берүүгө амал кылышынан. Ар бир доордо аскер: «Бул антымды бузсам, мыйзамдарда белгиленген жазага жана элдин жек көрүүсүнө туш болоюн», деп ант берген жана ага ишенимдүү калган.

Аскердик ант — Куралдуу Күчтөрүбүздүн ар бир жоокеринин бүткүл өмүрүнүн аягына чейинки ар-намыс мыйзамы. Антты бузуу — Мекен алдындағы оор кылмыш. Ант берүүчү Өзбекстан Республикасынын бүтүндөй элине кайрылып, «Эгерде мен бул салтанаттуу антымды бузсам, мыйзамдарда белгиленген жазага жана элдин жек көрүүсүнө туш болоюн», деп ант ичет. Аскердик анттын тексти 1992-жылы 3-июлда Өзбекстан Республикасы Жогорку Кеңешинин токтому менен тастыкталган.

Мен (фамилиясы, аны, атасынын аты), Озбекстан Республикасынын Күрақшулукчулор жарнамасынын көмеги менен, Ил шаарында көрүктүү болуп, асатканаттуу ант беремин.

Мен Озбекстан Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык билүү, аларды сактоого, аскердик жоболорду, кол башчы жана командирлердин бүйүрүктарын созсуз аткарууга, аскердик тартиптин сактоого, ишал, баатыр жана сергек жоокер болуп, аант беремин.

Соңку демим катканса чейин Ата Мекениндигин ишенимдүү перзенни болуп катууга, аскердик кызматтын бүткүлтоскоолдуктарын жана кыйынчылыктарын чыдаштайтып менен жеңүүгө, мамлекеттик жана аскердик сырларды бекем сактоого бабаларымдын руху алдында ант беремин.

Сүйүктүү Озбекстанымдын нурдуу келечеги учун антын мамлекеттик кызынчылыктарынын жана көз карандысыздыгынын коргоочусу болуп, аант беремин.

Дөрдө мен бул сагтапанаттуу антымды бужасам, мыйзамдарда белгиленген жазаса жана элдин жек коргутуно түш болююн.

Озбекстан Республикасынын алгачкы жолу аскердик кызматка кабыл алынган же аскердик кызматты өтөбөгөн жана биринчи жолу аскердик жыйындарга чакырылган жараны аскердик бөлүктүн күжүрмөн желеги алдында аскердик ант берет.

Аскердик антты:

- жардамга келген, мобилизациялык чакыруу резервина келген жоокерлер жана матростор, алар тийиштүү программаларды өтөгөндөн кийин, жоокер жана матростордун негизги милдеттерин, аскердик анттын аскердик бөлүк күжүрмөн желеги жана аскердик тартиптин маңызын өздөштүргөндөн соң аскердик бөлүккө жетип келген күндөн баштап, эки айдан кечиктирбей;

- аскердик окуу жайларынын мурда ант бербеген курсант жана угуучулары дал ушул мөөнөт убагында ант беришет.

Аскердик ант бергендер менен, аскердик анттын мааниси жана мыйзамдардын Мекен коргоонусу боюнча шарттары жөнүндө бөлүмдөрдө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Аскердик ант берүүнү тарыхый, күжүрмөн жана эмгек данкы жайларында, о.э., Мекендиги жана эгемендүүлүгү учун согуштарда шайит болгон жоокерлердин боордоштук көрүстөндөрүндө өткөрүү мүмкүн. Аскердик ант берүү күнү бул бөлүк үчүн жумуш жасалбай турган күн саналат жана майрам күн катары белгиленет (51-сүрөт).

Аскердик ант мамлекеттик көз караштан Мекенбизди татыктуу коргоо боюнча аскердик кызматчыга коюлган негизги талаптарды өзүндө камтыган



51-сүрөт. Аскердик антты кабыл алуу аземи.

Укуктук акт. Бул — эгемендүү Мекенибиз, анын суверенитети жана аймактык бүтүндүгүн коргоо боюнча чыныгы күжүрмөн аракеттер жарайны же тынчтык доорундагы күжүрмөн окуулардын түрдүү шарттарында жоокердин кулкүнөзү нормаларынын өзүнө мүнөздүү топтолгон көрүнүшү саналат.

Коомдук-саясий көз караштан ал жоокерлерди Мекенге өз жанын аябай кызмат өтөөгө, аскердик бурчка татыктуу болууга үйрөтөт жана өзүндө элибиздин эң ыйык сапаттарын жана бийик мекенчилдик сезимдери, улуу бабалардын салттары жана керээздерине татыктуулугун камтыйт. Бүгүнкү күндө Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүнүн жоокерлери бабаларбызыздын эрдиктерине татыктуу калышууда жана аларды улантышууда. 1999—2000, 2005-жылдарда мамлекетибиз аймактарына бир топ террористтик күчтөр бастырып киргенде, жоокерлерибиз өз Аскердик анттарына татыктуу түрдө Мекенибизди душмандан коргошту.

... 5-август күнү эрте танда чалғынчылар берген маалымат боюнча душман жайгашкан жер авиация бөлүмү тарабынан көздөн кечирилип, көрсөтүлгөн жайларга сокку берилди. Өздүк топ тарабынан майданды тазалоо иштери башталды. Жашынып калып, жанын сактап калууга умтулган душман кокусунан атышууларды баштады. Топ тезинен ыңгайлуу позицияга өтүп, душманга карши согушка кирди. Душман күчү көп болгондуктан, жоокерлер курчоодо калышты.

Айрыкча, үнкүргө жашынып, сокку берүүгө аракеттенип жаткан душман менен согуш оор болду. Ага сержант Маруфжан Ражабов ыңгайлуу позицияны ээлеп, душманга сокку берип жатканына карабай, душман огу аны жаралады, бирок ал согушту уланты. Бөлүм фельдшери Каҳраман Мадалимов ага жардамга келди. Өз жанын коопко коюп болсо да, жараланган жоокердин өмүрүн сактап калууга ашыкты.

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Өзадамдық, кесиптик жана кызмат бурчун оқ жамғыры астында аткарууга киришкен Каҳраман кыска мөнөттө жаралуунун алдына келди жана анын жарасын байлады. Бирок душмандын оқ жамғыры аны да четтеп өтпөдү. Каҳраман жараланып жаткан катарлашын ойлогон эле. Кантсе да анын өмүрүн сактап калуу керек. Ал бар күчүн топтоپ, жаралууну көтөрдү да, аракетке түштү.

Душман чеби жайгашкан жерге аёосуз сокку берип жаткан келишим негизиндеги аскердик кызматчы сержант Улугбек Барнаев кыска мөнөттүү тынымдан пайдаланып, Каҳраман Мадалимов жана Маруфжан Ражабовго көмөк берүү үчүн өзүн согуш майданына атты. Ошол учурдагы согуш келишим негизиндеги аскердик кызматчылар — Каҳраман Мадалимов, Маруфжан Ражабов жана Улукбек Барнаевдер үчүн акыркы согуш болду. Баатыр жоокерлер акыркы демине чейин жоокердик бурч, аскердик достук, эрдик, адамгерчилик, Мекен жана эл алдындагы өз Аскердик анттарына татыктуу калышты.

2005-жылы 13-майда Андижан шаарында кайгылуу окуя болду. Бир топ террористтер шаардын бир канча объекттеринде диверсиялык иштерин жасоого аракет кылышты. Бирок бул караөзгөй максаттарына жетүүлөрүнө жол берилбеди. Атайын кошуундар тарабынан өз убагында көрүлгөн чараплар себептеррористтер колго алынып, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылды. Бирок бул аракеттердин жүрүшүндө күжүрмөн милдетти аткарып жаткан капитан Баҳрам Жораев баатырларча курман болду. Бул Мекенибиз кызматчыларынын журтубузду ар дайым коргоого жана аскердик ант талаптарын аткарууга даярдыгын көрсөтөт.

Сонку деми калганга чейин Мекени, эли, ыйык өзбек жеринин чыныгы перзенти болушкан, улуу бабаларыбыз — Шырак, Тумарис, Спитамен, Муқанна, Махмуд Тарабий, Жалалиддин Мангуберди, Амир Темур, Захириддин Мухаммад Бабур, падышалык Орусиянын баскынчылык саясатына каршы эрдик менен күрөшкөн боштондуктун курмандыктары, XX кылымдын 20—30-жылдарында улуттук эгемендүүлүгүбүз үчүн өз жанын аябаган өзбек элинин асыл перзенттери, экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында дүйнөнү фашизмден бошотуу жолунда курман болгон жердештерибиз; 1999—2000, 2005-жылдарда Мекенибиз чек араларына сууруулуп кириүүгө аракеттенген террористтерге каршы аракеттерде өмүрүн берген Баҳрам Жораев, Сайёр Садинов, Алишер Салимов, Бабуржан Ганиев, Юнусжан Ахунов, Махмуджан Жалилов жана башка жоокерлердин руху алдында ант берет. Ушул себептен да Ант аскердик кызматчы үчүн ыйык эсептелет.

Аскердик болуктун Күжүрмөн желеги. Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрү аскердик бөлүгүнүн Күжүрмөн желеги — аскердик данк, эрдик жана ар-намыстын символу саналат. Ал Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүнүн ар бир аскердик кызматчысына анын Мекенге патриоттук менен кызмат кылуу, аны чыдамкайлык жана чебердик менен коргоо, өзүнүн соңку тамчы каны жана өмүрүн да аябастан сүйүктүү топурактын ар бир карышын туруктуулук менен коргоодой болгон ыйык бурчу жөнүндө эксперимент болуп экспериментелет.

Күжүрмөн желек аскердик бөлүккө ал түзүлүшү менен Өзбекстан Республикасы Президенти наамынан Коргоо министрлиги өкүлдөрү тарабынан тапшырылды. Күжүрмөн желек бөлүктүн атталышын жана номерленишинин өзгөрүшүнө карабастаң, бардык көздөрде аскердик бөлүктүн ыктыярында сакталат. Аскердик бөлүк атталышы жана номерленишиндеги өзгөрүүлөр Өзбекстан Республикасы Президентинин Күжүрмөн желек тапшыруу убагында бериле турган Жарлыкта жазып өтүлгөн.

Күжүрмөн желек ар дайым өз аскердик бөлүгү менен, согуш майданында болсо, бөлүк күжүрмөн аракеттери аймагында болот. Бөлүктүн бүтүн өздүк курамы согуш Күжүрмөн желекти жан-дили жана чыдамдуулук менен коргоого, анын душман тарабынан ээленишине жол бербөөгө мажбур. Азыркы күндөрдө Куралдуу Күчтөрүбүз жоокерлерди тынчтык өкүм сүргөн кезде өз бөлүктөрүнүн Күжүрмөн желектерин ишеним менен коргоп, күжүрмөн саясий даярдыктагы ийгиликтерге жетишүүгө жетеледи. Күжүрмөн желекти коргоого сакчы посту коюлууда, бул эн жоопкерчиликтүү посттордон эксперимент, эн жакшы жоокерлерге ишенип тапшырылат. Жайылган Күжүрмөн желек астында жоокер-матростор, сержант-старшиналарды ардактуу колдоо көрсөтүү менен фото сүрөткө алынат.

Текшерүүчү суроолор

1. Командирлер, башчылар жана атардын өздүк курамды тарбиялоодогу орду жөнүндө айтып бер.
2. Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн салттарын сана.
3. Аскердик ант берүүнүн тартиби кандай?
4. Аскердик антка туруктуу болуп курман болгон замандаштарыбыз жөнүндө айтып бер.
5. Аскердик бөлүктүн Күжүрмөн желегинин мааниси эмнеде?

I-бөлүм. ЖАЛПЫ КОШУУНДУН СОГУШТУК НЕГИЗДЕРИ**1.1. Ыктымалдуу каршылаш душман менен бетме-бет келүү абалында чабуулга өтүү жана кокустан чабуулга өтүү усулдары**

Душман менен бетме-бет келүү — кошуундардын карама-каршы жак бөлүмдөрүнүн коргонууда турган абалы. Ал душман кандай чекти ээлеген, катуу коргонууда туруп аны кармап калган, анын күжүрмөн тартибин жарып өтүүгө жол койбогон, чабуулга өтүүчү жакты коргонууга өтүүгө мажбур кылган абалда пайда болушу мүмкүн.

Душман менен бетме-бет чабуулга өтүү баштапкы абалдан башталат. Баштапкы абал — окоп болуп эсептелип, аны жоокер жашыруун абалда командир көрсөткөн убакытта ээлейт. Жоокер чабуул үчүн баштапкы абалда душмандын ыктымалдуу чабуулун кайтарууга даяр болушу керек.


Чабуулга даярдануу убагында жоокер өзү жана группасынын милдетин; мина-жарылуучу тоскоолдуктардан өтүү тартибин аныктап алат; куралдын шайлыгын жана согушка даярдыгын, белгиленген нормадагы ок-дары бар-жоктугун, өздүк коргонуу каражаттарынын бар экенин жана анын ишке жарамдуулугун текшерет; кийим-кечектерин жана ага тагыла турган жабдыктарды көрүп, түзэйт жана сигналдарды үйрөнөт.

Группанын позициясына танктар жакындашканда, командирдин «**Guruh, hamlaga shaylan**» командасынын негизинде жоокер куралын октоого, аны сактагычтан (предохранитель) чечүүгө, кол гранаталарын аракетке даярдоого (запалдар коюлат), найза-бычакты орнотууга мажбур. Танктар группанын позициясына келээри менен «**Guruh, hamlaga olg'a**» командасы боюнча жоокер тезинен окоптон секирип чыгат жана башка жоокерлер менен ушул багытта чабуулга өткөн танктын артынан чуркап же тез адымдал, алга аракеттенет.

Жөө аскердин (пехота) күжүрмөн машинасы (бронетранспортер — БТР) бул убакытта душманга ок аткан абалда группанын мина-жарылуучу тоскоолдуктарынан өтүшүн камсыздап, группанын артынан марага аракет-тенүүгө даяр абалда турат. Өздүк курамдын мина-жарылуучу тосмолордон өтүшү жана коргонуунун алдыңкы марасына чабуулу жөө тартипте кокусунан чабуул жасоого окшоп ишке ашырылат.

Чабуул маалында жоокер группанын чабуул багытындагы жайды жана канаттарды күзөтүп, жайдын абалы, андагы предметтерге жашынган абалда траншея жана байланыш жолдорунан сырттагы душманга жакын согуш каражаттарын жана гранаталарды колдонуп, душманды өз убагында табат жана жок кылат. Танктардын аракети токтоп калбашынын жана чабуулдагы группа жоокерлеринин алардан бөлүнүп калуусуна мажбур этилүүсүнүн алдын алат. Ошондуктан ар бир жоокер душмандын аракетин тез байкап алып, токтоосуз душмандын ок атуу каражаттарын, оболу, танкка каршы жана жандуу күчтөрүн жок кылуу үчүн ок атат.

Кокустан чабуулга оттүү: Кокустан чабуулга өтүү алдынан жоокер өз группасынын курамында командир көрсөткөн жайга жашыруун жайгашат,



52-сурөт. Группанын тосмолорун танк изинен жүргөн абалда басын оттүшү.

ал жерде куралын жана күжүрмөн техниканы даярдайт, о.э. душмандын жерден, абадан боло турган чабуулдарын кайтарууга дайыма күжүрмөн шай абалда турат.

Аткарылып жаткан тапшырмага, жайдын характеристи жана кырдаалдын башка шарттарына көрө, жоокер мотоаткыч группанын курамында жөө аскердин күжүрмөн машинасында, жөө же танкта десант түрүндө аракеттениши мүмкүн.

Жөө аскердин күжүрмөн машинасында (бронетранспортер) чабуулга өткөндө жоокер алдын ала түшүүгө даярданат. Мында ал негизги көңүлүн өзүнүн жеке экипировкасына, куралынын шайлышына, белгиленген ок-дары нормадалыгына, мындан сырткарлы, куралдын октолбогондугуна каратат. Эгерде «*Qurol o‘qlansin*» командасты берилген болсо, автомат сактагычка коюлгандыгын текшерет, найза-бычак чыгарып алынат.

Секция курамындагы жоокерлерди күжүрмөн машиналарга өткөрүү үчүн машинанын жанындагы белгиленген жайда «*Mashinaga*» командасы (сигналы) боюнча тизилишет. «*Joylarga*» командасын (сигналы) да жоокерлер дөнгөлөктөр, чынжырлар, бут көй турган жайдан пайдаланып, күжүрмөн машинадагы орундарды ээлейт.

Жайгашуу маалында курал ыңгайлуу кылып алынат (ПК пулемёттон сырткарлы). Пулемёт жайгаштырылып жатканда, аскердик кызматчы же артта турганга узатылат.

1.2. Жоо тартиппе чабуулга оттуу

Секция командиринин жөө тартиппе чабуулга өтүү боюнча «*Seksiya, piyoda tartibga tayyorlan*» командасын алган механик-айдоочу (айдоочу) күжүрмөн машинанын аракеттенүү тездигин азайтат, жоокер машинадан куралын чыгарып, аны сактагычка коёт жана жөө жүрүүгө даярданат.

Жоокердин күжүрмөн машинадан чыгуусу (жөө абалга өтүү) — арткы эшик аркылуу; бронетранспортердон люк аркылуу ишке ашырылат. Күжүрмөн машинанын жөө абалга өтүү марасында секция командиринин «*Mashinalarga*» командасы боюнча механик-айдоочу (айдоочу) аракетин жайларатат же жайдын шарты жана бар болгон далда жерде кыска мөөнөткө токтойт. Секция командиринин командасты боюнча жоокер күжүрмөн машинадан секирип түшөт. Чабуул башталаары менен жоокер чабуул жасалып жаткан объект жана алардан өтүү тартибин аныктап алат.

Танктын артынан изме-из жүрүп, ал өзүнүн огу менен душмандын атуу каражаттарын жок кылат, оболу, танкка каршы каражаттарды, секциянын

аракетине тоскоол боло турган эң кооптуу буталарды өз убагында танкка көрсөтөт.

Чабуулдун кескин болушу — ийгиликтин гаранты саналат. Миналанган аянтка жакындаганда группа командиригин «*Guruh, mening ortimdan bir (ikki) kolonna bo'lib, minalashtirilgan maydondan ochilgan yo'lakka, yugur*» командасты боюнча пулемётчу биринчи болуп коридорго жакындашат, ок атуу группанын аракетин калкалап турат. Калган жоокерлер болсо бир колонна болуп тизилип, танктын артынан анын изинен же даярдалган коридордон жүрүп, жөө аскерлердин күжүрмөн машинасы (бронетранспортер)нын октуу калканы артында миналанган жайды басып өтөт. Миналанган жайдан өтүп болуп, жоокер группа командиригин «*Guruh, jangga olg'a*» командасты боюнча дагы группалык чынжырда өз ордун ээлеп, жүргөн абалда душманга карата ок чыгарып, кескин түрдө чабуул объективине карай аракеттенишет.

Траншеяга 30—35 м жакындан жоокер командирдин «*Granata bilan o't och*» командасына карап, гранатаны траншеяга ыргытат жана өтө кескин түрдө, эңкейген абалда коргонуунун алдыңкы марасына чуркат чыгат, душманды жакын аралыктан ок атып жок кылат жана көрсөтүлгөн бағытты көздөй токтоосуз чабуулду улантат.

Эгерде жоокер траншеяда же байланыш жолунда согуш алып барууга аргасыз болсо, анда тез аракеттениши керек. Траншеяга же байланыш жолуна кирудөн мурда жоокер граната ыргытат жана автоматтан бир-эки жолу ок чыгарат. Траншеяда же байланыш жолдорунда душман тарабынан орнотулган «кирпи», «айры» жана башка көрүнүштөгү зымдуу тоскоолдуктар найза-бычактар менен жогоруга чыгарып ташталат же граната менен жардырылат. Эгерде муну аткаруу мүмкүнчүлүгү болбосо, мындай участка жогорудан жашыруун айланып өтүлөт.

Душман траншеясында аракеттенип жатканда, кунт коюп траншеяда мина жана башка жарылуучу курулмалар жоктугун көздөн кечирүү керек. Мина-жарылуучу тосмолор табылганда, аларды зиянсыздандыруу зарыл, мүмкүнчүлүгү болбосо, анык көрүнүүчү эксперттүүчү белги коюлушу керек.

Душманды мындай шартта жок кылуу аябай кыйын, жоокер, негизинен, кол күрөшү алып баруу чеберлигине, куралы жана күчүнө ишенип, мында найза саюу, кундак (магазин) же жөө аскердин күрөгү менен урууну, граната ыргытуу жана жакын аралыктан ок чыгарууну эсепке алышы керек.

Мотоаткыч группа взводдо батальон резервинин курамында, штурмчу группада жана күжүрмөн аракеттениши, андан сырткары, тактикалық десанттын алдыңкы группасында аракеттениши мүмкүн.

Эрежеге көре, мотоаткыч группа 200 м фронтто чабуулга өтөт, мотоаткыч секциясы болсо жөө тартиптеги фронт боюнча 50 м де аракеттенет. Мотоаткыч группага кол салууда чабуул жасоо объекти жана кийинчөрээк чабуул уюштуруу багыты көрсөтүлөт. Радио аркылуу күжүрмөн тапшырма коюолуп жатканда, группага кийинчөрээк кол салууну уюштуруу багыты көрсөтүлүшү мүмкүн.

Мотоаткыч группанын чабуул объекти болуп, адатта, окоптогу же башка таяныч пункттун коргонуу курулмаларындагы душман, о.э. чабуулбагытында жайгашкан танктар, группа жана замбиректер, пулемёттор жана башка ок атуу каражаттары эсептелет. Чабуул күжүрмөн тартиптеги мотоаткыч бөлүмдөрүнүн танктар, жөө аскердин күжүрмөн машиналарынын тез ок атуусу менен коштолуп кескин жана токтоосуз аракетте, душман менен жакындашканда болсо, аны жок кылуу максатында башка курал түрлөрүнөн атып, аракеттенүүсүндө туюнтулат.

Мотоаткыч группасынын өздүк курамы жөө абалга өткөндө, жөө аскердин күжүрмөн машинасында мээлөөчү-операторлор (бронетранспортер пулемётчулары) жана механик-айдоочу (айдоочулар)лар калышат, алар күжүрмөн машиналардын куралдарынан ок атып, согушта өз бөлүмдөрүн колдоп-кубатташат.

Тоо шартындагы чабуулда жайдын жүрүүгө кыйын бөлүктөрүндө мотоаткыч группа взводдон бөлүнүп, өз алдынча аракеттенет, секция болсо, эрежеге көре, группанын курамында болот. Мотоаткыч группа (секция), адатта, жөө тартиpte аракеттенет.

Чөл (талаа) шартындагы чабуулда группа (секция) душман коргонуусундагы аралыктардын жана ачык канаттардын ичине кескин түрдө кирип баруу жана таяныч пункттарына арт жактан олуттуу кол салуу үчүн кенири колдонот.


Текшерүүчү суроолор

1. Душман менен бестис-бст келүү абалында чабуулга өтүү тартибин баяндалап бер.
2. Кокустан чабуулга өтүү тартибин түшүндүрүп бер.
3. Жөө тартипте чабуулга өтүү тартибин түшүндүрүп бер.

2.1. Турган ордунда түрдүү шарттарда картасыз ориентир алуунун озын мөнөздүү озгочолуктору

Аймакта картасыз ориентир алуу езгөчө маанигэ ээ болуп, ал төмөнкүлөрдөн турат: горизонттун жактарын аныктоо; айланада курчап турган жергиликтүү предметтер жана рельефке салыштырмалуу өзү турган орунду аныктоо; жүрүү үчүн тандалган же көрсөтүлгөн багытты сактоо. Күжүрмөн абалдарда ориентир алууда жогоруда белгилендерден сырткары, өзүнүн жана душмандын кошуундарынын жайгашуу абалы о.э. багыты аныкталат.

Топографиялык карталар, аэрофотосүрөттөр, согуштук жана командалык-штабдык машиналарга орнотулган навигация курулмаларынын жардамында аймакта ориентир алуу мүмкүн. Согуштук абалдарда ориентир алууда төмөнкү жөнөкөй усулдарга негизделет: компас боюнча, асман жарыткычтары жана жергиликтүү буюмдардын белгилери аркылуу. Ушул



53-сүрөт. Горизонттун жактарынын жайгашуусу.


жөнөкей усулдар менен ориентир алынса, алар горизонттун жактарын аныктоо жана кыймыл багытын сактап туруга жардам берет.

Турган ордундагы ар түрдүү шарттарда картасыз ориентир алуунун өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөрү бар. Ориентир алуу боюнча билимдерди дагы да байытуу максатында көнүгүүлөрдү практикалык түрдө өткөрүү сунуш кылынат. 10-класста өздөштургөн маалыматтарга кошумча түрдө төмөнкү усулдардан бирине токтолуп өтебүз.

Горизонттун жактарын талаа шартында аныктоо усулу. Ал үчүн компастан пайдаланылат. 53-сүрөттө горизонттун жактарынын талаа шартындагы жайгашуусу көрсөтүлгөн.

Горизонттун жактарын компастын жардамында (54-сүрөт) аныктоо үчүн ал горизонталдуу абалда карман турулат, жебе тормозу кооп жиберилет жана компас анын шкаласынын нөл бөлүгү (Түнд.) жебенин түндүк учунун тушунда боло тургандай кылыш кармалат. Бул абалда Түнд. шкаласынын бөлүгү (0°) түндүк багытын, Ч (90°) — чыгыш, Түшт. (180°) — түштүк, Б (270°) — батышты көрсөтөт.

Аймакта ориентир алуу жалпы же толук болушу мүмкүн. Өзү турган жердеги кыймыл багытын жана багыттын ақыркы пунктуна жетип баруу убактысын болжолдуу аныктоо жалпы ориентир алуу деп аталат.



54-сүрөт. Компастын жардамында горизонттун жактарын аныктоо.

Толук ориентир алуу өзү турган жана түрдүү объекттердин жайгашкан ордулары жана кыймыл багытын аныктоодо толук тактыкка жетишүү болуп саналат. Толук ориентир алуу карталар, аэрофотосүрөттөр боюнча жана навигация курулмаларының жардамында ишке ашырылат.

Ориентирлерди тандоо жана алардан пайдалануу: Өзү турган ордун, объекттер жана буталардын жайгашкан ордуларын о.э. кыймыл багытын салыштырып аныктоодо пайдаланыла турган жергиликтүү предметтер жана рельеф формалары ориентирлер деп аталат. Алар, адатта, формасы, түсүнө карай айырмаланат жана курчап турган аймакты кароо маалында оной таанылат.

Ориентирлердин аянттық, сзызктуу жана чекиттик түрлөрү бар. Аянттык ориентирлерге калктуу пунккттар, токойдун өзүнчө бөлүктөрү, көлдөр, саздар жана башка чон аянттуу объекттер кирет. Мындай ориентирлер аймакты үйрөнүүде оной таанып алынат жана эсте сакталып калат.

Сзызктуу ориентирлер анчалык чон болбогон кендиикке ээ, чон узундуктагы жергиликтүү предметтер жана рельеф формалары болуп, аларга жолдор, дарыялар, каналдар, электр узаттуу системалары, кууш ойдуңдар жана башкалар кирет. Эрежеге ылайык, алардан кыймыл багытын сактоо үчүн пайдаланылат.

Чекиттүү ориентирлерге түрдүү формадагы курулуштар, завод жана фабрикалардын куурлары, ретрансляторлор, көпүрөлөр, жолдордун кесилиштери, карьерлер, чункурлар жана анчалык чон аянтты ээлебеген башка жергиликтүү предметтер жана рельеф формалары кирет.

Аймакта ишенимдүү ориентир алууну камсыздоо көп жактан туура ориентир тандоого да байланыштуу болот. Күндүзгү кыймыл багытын сактоо үчүн алыстан оной тааныла турган ориентирлер тандалат, мисалы, өзүнче чакан токайлор, мунара түрүндөгү курулуштар, дарактар жана ушууларга окошо чекиттүү ориентирлер. Кыймыл учурунда жаны ориентирлер тандалып барылат. Көрүнүш чектелген шарттарда кыймыл багытын сактоо үчүн сзызктуу ориентир тандалат. Кыш мезгилинде өзүнчө айырмаланып туруучу кара түстүү предметтерди ориентир үчүн тандаш керек, анктени кар катмарынын барлыгынан рельеф формаларынын белгилери сезилбей калат.

Ориентирлерди тандоодо ар түрдүү чекиттерден каралып, алардагы көрүнүштөр жана өз ара жайгашкандағы өзгөрүүлөрдү эсепке алуу зарыл.

Бул жагдай, негизинен, тоолуу аймактарга мұнәздүү. Ориентир катары тандалган предметтер жана рельеф формалары көзде тоо жолдорун бойлай жүрүп баратканда көзгө көрүнбөй калышы мүмкүн.

Ориентирлер мүмкүн болушунча алды жактан, бирдей узактыкта тандалат, бул буталардың жайгашкан ордун тез жана так көрсөтүүгө шарт жаратат. Ориентир ондон солго, маралар боюнча болсо өзү турган жерден душман жакка карап номерленет. Ар бир ориентирге аны эсте сактоо үчүн ынгайлуу, мұнәздүү белгилерди эсепке алып, шарттуу аттар коюлат, мисалы, бийиктик — «Жалпақ», чакан токой — «Узун», «Сары жарака». Башчы тарабынан дайындалган ориентирлердин номерлери жана аттары өзгөртүлбөйт.

2.2. Предметтердин күнгө салыштырмалуу жайгашуусуна карап горизонтилгүн жактарын аныктоо

Мындай предметтер күнгө салыштырмалуу төмөнкүчө жайгашат:

- көп дарактардын кабығы түндүк жакта калыңыраак, түштүк жакта жука жана серпилмелүү (ак кайында аппагыраак) болот;
- карагайда экинчилик кабык (кочкул күрөн, жарылган) түндүк жакта денесин бойлоп жогоруга көтерүлөт;
- дарактар, таштар, жыгач жана черепицалуу шиферлердин түндүк жагылишайник жана козу карындар менен эртерээк жана көбүрөөк капиталат;
- ийне жалбырактуу дарак түрлөрүндө желим түндүк жагында көбүрөөк чогулат;
- кумурсканын уялары дарак, дүмүр жана бадалдардын түштүк жагына жайгашат, мындан сырткары, кумурсканын уяларынын түштүгү тегиз болот;
- майда жер жемиштери (кулпунай, бүлдүркөн жана у. с.) жана дарактагы мөмөлөр түштүк жагында тезирээк жетилет;
- жайында чон таштар, курулмалар, дарактар жана бадалдардын алдындағы жер түштүк жагында кургагыраак болот (муну кол менен кармат аныктоо мүмкүн), кар түштүк жанбоорлордо батыраак эрийт, эрүү натыйжасында кардын түштүк жагында жаракалар, оюктар пайда болот, тоолордо эмен түштүк жанбоорлордо тезирээк ёсөт.

Горизонт жактарын жергиликтүү предметтердин жардамында аныктоо болжолдуу натыйжаларды берет, ошондуктан биринчи эле мүмкүнчүлүктө горизонт жактарын аныктоонун туура усулуунан пайдалануу керек.

Аскердик бөлүктөрдө картасыз ориентир алуудан кийин аскердик кызматчыларга топографиялык жана тактикалык ориентир алуу үйрөтүлөт.

Топографиялык ориентир алуу ориентир алууну өткөрүү убактысын, горизонт жактарын, турган ордунун координаталык чекитин, жайды курчап турган объекттердин абалын аныктоону өзүнө камтыйт.

Топографиялык ориентир алуу, оболу, кайсы бир предмет боюнча түндүккө багытын жана өзүнө эн жакын жана жакшы көрүнүп турган ориентирге салыштырмалуу жайдын абалын көрсөтөт.

О.э., топографиялык ориентир алууда жайдын керектүү ориентирлери жана башка объекттери, аларга карай багыт жана аларга чейинки болжолдуу аралык көрсөтүлөт. Ориентир алууга багыт турган ордуна салыштырмалуу (алдыда, ондо, солдо) же горизонт жактары боюнча көрсөтүлөт. Объекттердин аты жана аларга чейинки аралык карта аркылуу аныкталат.

Тактикалык ориентир алуу душман кошуундары, өз бөлүмдөрү жайгашуусун көрсөтүү жана аракеттин характерин аныктоодон турат. Тактикалык ориентир алуудан мурда баштапкы көрсөткүчтөрдү күнт менен даярдоо керек.

Чалгынчы күзөтүү постунда ориентир алууну канчалык мыкты даярдаса, күжүрмөн милдетин аткарууда бутаны көрсөтүү ошончо оной жана тез ишке ашырылат.

Текшерүүчү суроолор

1. Аймакта картасыз ориентир адуу эмнелерден турат?
2. Ориентирлөөнүн кандай түрлөрү бар?
3. Горизонттун жактары компастын жардамында кандай аныкталат?
4. Күнгө салыштырмалуу предметтердин жайгашуусуна карай горизонт жактарын аныктоо усулдарын айтып бер.
5. Топографиялык жана тактикалык ориентир алуунун бири-биринсн кандай айырмасы бар?


ОРДУНДА ТУРУП КЫЙМЫЛСЫЗ ЖАНА ПАЙДА БОЛУУЧУ БУТАЛАРГА ОК АТУУ

Атуу даярдыгы сабактарында, баштап, куралдын мүмкүнчүлүктөрү үйрөтүлөт. Бутаны мээлөө жана ок атуу эрежелери үйрөнүп чыгылат. Буталар, өз кезегинде, кыймылсыз жана пайда болуучу буталарга бөлүнөт.

Кыймылсыз буталар — бир орунда жайгашкан жана согуш талаасында жайын өзгөртпөй турган буталар, окуу практикасы убагында тегерек буталар, тирлер жана тренажёлордан пайдаланылат. Пайда болуучу буталар көбүнчө атуу даярдыгы сабактарында машыгууларга киргизилет.

*Турган ордунда кыймылсыз буталарга күндүзү ок атуу.
Баиштапкы атуу көнүгүүсүн автоматта (пневматикалык куралда,
аттуу тренажёрунда же талаа шартында) аткаруу*

Буталар: көкүрөк формалуу тегеректер менен (4-бута 0,75'0,75 м лүү тактайда жайгаштырылат) — кыймылсыз; тактай жер бетинин деңгээлинде



55-сүрөт. Ок атуу сзызыгы.

орнотулат (аралыксыз); чабуулга өтүүчү (каршы чабуулга өтүүчү) жөө аскер — бойлуу форма (8-бута), чектелбegen мөөнөткө пайда болот.

Буталарга чейинки аралык: көкүрөк формасына чейин — 100 м; чабуулга өтүүчү (каршы чабуулга өтүүчү) жөө аскерге чейин — 200 м.

Патрондордун саны:

— автомат үчүн — 9 даана; карабин, 1891-1930-ж. үлгүсүндөгү мылтык үчүн — 5 даана, булардан үчөө тегерек көкүрөк формага атуу үчүн.

Атуу үчүн убакыт: чектелбegen.

Атуу абалы: жатып тирегич менен.

Баа: эки бутаны жок кылуу: «Эң жакшы» — 25 очко; «жакшы» — 20 очко; «канаттандырлый» — 15 очко.

Писевматикалык мылтык менен тирде конүгүү жасоо

Бута: тегерек (56-сүрөт)

Бутага чейинки аралык: 10 м

Октордун саны: 5 даана

Атуу үчүн убакыт: чектелбegen

Атуу абалы: туруп тирегич менен

Баа: «Эң жакшы» — 45 очко; «жакшы» — 40 очко;
«канаттандырлый» — 30 очко.




56-сүрөт. Тегерек бута.

Текшерүүчү суроолор

1. Буталар кандаай түрлөргө бөлүнөт?
2. Турган ордунда кыймылсыз буталарга күндүзү ок атуу жана писевматикалык мылтыктарда тирде көнүгүү аткаруу үчүн канча патрон ажыратылат?

АВТОМАТ ЖАНА МЕРГЕНДИК МЫЛТЫГЫ МЕНЕН «JANGGA» КОМАНДАСЫН АТКАРУУ

«Jangga» командасын
турган абалда аткаруу
(оң жактан корүүшү)



«Jangga» командасын
тизелен аткаруу
(оң жактан корүүшү)



«Jangga» командасын
жаткан абалда аткаруу
(оң жактан корүүшү)



«Jangga» командасын
жаткан абалда аткаруу
(оң жактан корүүшү)

ПИСТОЛЕТ, ГРАНАТАМЁТ ЖАНА КАЛАШНИКОВ ПУЛЕМЁТУ МЕНЕН «JANGGA» КОМАНДАСЫН АТКАРУУ

«Jangga» командасын
жаткан абалда аткаруу
(сол жактан корүүшү)



«Jangga» командасын
жаткан абалда аткаруу
(оң жактан корүүшү)



«Jangga» командасын
турган абалда аткаруу
(сол жактан корүүшү)



«Jangga» командасын
турган абалда аткаруу
(оң жактан корүүшү)



57-сурөт. Түрдүү курайлар менен «JANGGA» командасын аткаруу.

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

VI БӨЛҮК. ПРАКТИКАЛЫҚ АСКЕРДИК ДЕНЕ ТАРБИЯЛЫҚ ДАЯРДЫҚ

1-бөлүм. ЖАЛПЫ ДЕНЕ ТАРБИЯЛЫҚ ДАЯРДЫҚ

1.1. Экинчи әркин көнүгүүлөр комплекси

Экинчи әркин көнүгүүлөр комплекси адамдын бардык булчун топторунун иштешин жолго коюу максатында он алты эсебинде аткарылат:



Алгачкы абал — бойду
түздөп турруу.

Бир — колдор түз, чыканактар
бүгүлбөгөн абалда артка,
алакандар ачылып
бармактар артка багытталат.



Эки — колдорду жогоруга көтөрүп, алакандар ачылған абалда бири-бирине караташылат; бармактар бириктирилген, түлкү жогоруга қарай тартылат.



Төрт — сол канталыга кен кадам таптап солбуттазын бүтүргөтжана дене оордугу сол буткагүйт, колдорэки канталыгайин бийиктигинде жерге нааралмель түрдө көтөрүлүп, алакандар ачык абалда жерге караташылат, башты солғо буруп сол колдуң учунна қаралат.



Чы — колдор чыканактан бүтүлүп, бармак учтары менен желкеге коюлат; чыканактар денеге жакындашылып, коодон көндейтилет.




Беш — колдор чыканактан бүтүлүп, бармак учтары менен желкеге коюлат; чыканактар денеге жакындашылып, коодон көндейтилет.



Алты — оц кепталга кеп кадам таштап оц бут тизедеп бүгүн жана дене оордугу оц бутка түшүп, колдор эки кепталга ийин бийиктигинде жерге параллель түрдө кеторутп, алакаңдар ачык абалда жерге каратылат, башты оцго бурун оц колдуп учупа каралат.



Сегиз — секирип буттар кеп ачының, колдорду жогоруга кеторун баштап жогоруда алакаңдар байланат.



Тогуз — тулку белден бүгүнүп, чиркелип колдоржоруданың дыйга чогуутунуруп, оноңдо колдор буттардын арасына откорутп, башы ысыйта каратылат.



Он — тулку кеторуңға сол канталга бурулат; колдор эки канталга ийин бийиктегинде кеторуңуи, алакандар мұнп қылышп түйүшт, баш тулку менен солпо бурулат.

Он бир — тулку белден буттүшүү, колдор канталдан байланған абалда ылдыйга чошуу түшүрүшт, ошондо колдор буттардын арасына откоруңт, башылдыйга каратылат.



Он эки — тулку кеторуңуи он канталга бурулат; колдор эки канталга ийин бийиктегинде кеторуңуи, алакандар мұнп қылышп түйүшт, баш тулку менен онғо бурулат.

Он уч — тулку белден буттүшүү, колдор канталдан байланған абалда ылдыйга чошуу түшүрүшт, ошондо колдор буттардын арасына откоруңт, баш ылдыйга каратылат.



Он торт — тулкуну түздөң, сог буттун таманы он буттун таманының жаңына келтирилип, тизелер жарым отурған абалда бүтүлöt, колдор алдыра ийин бийиктигине кеторулуң, алакандар ачылыны бири-бирине каратылат. Баш алдыга түз каратылат.



Онбеш — жарым отурған абалдан бийиктикке секирип колдор жогоруга эки канталға ачылат, алакандар ачылыны бармактар бириктирилип, буттар болсо абада ийин кендигинде ачылыны бөг менен бирге бир аз артка бүтүлүң, баш да артка алының көздөр жогоруга карагылат. Абаданың дый түштүп жатканда деңетүзүлөнүң буттамандары бириктирилип тизелер жарым отурған абалда бүтүлöt, колдор алдыра ийин бийиктигине кеторулуң, алакандар ачылыны бири-бирине каратылат. Баш алдыга түз каратылат.



Он атты — алгачкы абалғаненет — бойду түздөн туралат.

1.2. Күчтүк конуғуздордүй комплекси



Карман



Бир — тулку алдыга бүтүлөт, көп учтары бутучтарына узатылад.
Эки — алгачкы абалға жайтылад.




Көлдөрт таянын жатын, бир — көлдөр чыканакта бүтүлөт,
эки — көлдөр түздөлөт, тулку тегиз абалда болупу керек.

Бул көнүгүүнү аткаруу үчүн бир минут берилет: 30 секунд — артка жатып тулкуну алдыга бүгүү көнүгүүсүнө; 30 секунд — колдордо таянып жатып колдорду чыканакта бүгүү жана түздөө көнүгүүсүнө. Аткарылган көнүгүүлөрдүн саны кошулат жана баа чыгарылат.

Ташты булкуп көтөрүү көнүгүүсү (58-сүрөт).


Таштын салмагы 16 кг. Туруу абалы — буттар өз-өзүнчө, бир кол менен таштын туткучун жогорудан кармап, полго тийгизбеген абалда, тартиби менен жогоруга көтөрүү жана ылдый түшүрүү, алгач бир кол менен, андан соң эс албастан колду алмаштырып — башкасы менен. Таштын жогорудагы абалы колдун түзделүшү менен белгиленет, колдорду алмаштыруу алдыга булкуганда жасалат. Ташты ылдыйга түшүргөн учурда эс алууга, биш кол менен тулку бөлүктөрүнө тийүүгө тыюу салынат.



58-сүрөт. Ташты булкуп көтөрүү көнүгүүсү.

1.3. Шамдагайлык көнүгүүсүнүү комплекси

Алдыга тоголонуу көнүгүүсү (59-сүрөт). Сапта туруу абалы, таянып отуруу, башты төшкө тарткан абалда, буттар менен түртүлүү жана жыйрылып, алдыга тоголонуп таянып отуруу абалына өтүүнү аткаруу, туруу.



59-сүрөт. Артка тоголонуу көнүгүүсү.

Артка тоголонуу көнүгүүсү (60-сүрөт). Сапта туруу абалы, таянып отуруу, башты төшкө тарткан абалда, жыйрылуу абалына өтүп, артка тоголоп, колдорду күч менен түздөө, таянып отуруу абалына өтүү, туруу.



60-сүрөт. Артка тоголонуу көнүгүүсү.

Капталга айлануу көнүгүүсү (61-сүрөт). Сапта туруу абалы, бут кадамы менен тулкуну ийүү, сол бутту бүккөн абалда сол колун полго коюу, он бутту силкүү жана сол буттун түрткүсү менен, колдорго кезеги менен таянган абалда, колдордо туруп өтүү, буттар жайылган абалда. Колдорго кезеги менен түртүлүп жана буттарын түшүрүп, туруу, буттар керилген. Капталга айлануу эки жакка да аткарылат.



61-сүрөт. Капталга айлануу көнүгүүсү.

Текшерүүчү суроолор


1. Экинчи эркин көнүгүүлөр комплексин иш жүзүндө аткаруу;
2. Жалпы дәнс тарбиялык даярдык көнүгүүлөрүн практикадагы нормаларга каралат аткар.
3. Шамдагаілтык көнүгүүлөрүнүн комплексин иш жүзүндө аткаруу.

**2-болұм. ЖАЛГЫЗ ТОСКООЛДУКТАР ТИЛКЕСИ
(КАТАРЫ)НЕН ӨТҮҮ**

2.1. Тоскоолдуктар тилкеси элементтери жана анып отуү тартиби менен таанышуу. Жалгыз тоскоолдуктардан отуү усулдары жана аларды анып отуү көңгілілору. Тоскоолдуктар тилкесиндеги тоскоолдор комплексинен толук отуүнү үйрөнүү



Траншеяга түшүп, граната ыргытууга машигуу.



Кудуктан чыгууга машигуу.



Кыштуу дубалдан өтүүгө машыгуу.



Дубалдын тешигинен өтүүгө машыгуу.



Бузулган тепкичтен өтүүгө машыгуу.



Бузулган көпүрөдөн өтүүгө машигуу.



Дубалдан ашууга машигуу.



Лабиринттен өтүүгө машыгуу.



Окоптон секирип өтүүгө машыгуу.

2.2. Тоскоолдуктар тилкесиндеи тоскоолдор комплексинен толук отүүнү үйрөнүү: Үйрөнгөн конъюнктордук оркундоттүү

Жалгыз тоскоолдуктар катарында төмөнкү көнүгүү аткарылат: аралык 200 метр. Баштапкы абал — тоскоолдуктар катарынын алдындагы сзыыкка жаткан абал. «Olg'a» командасы берилгенде:

1. Секирип 20 метр жүрүлөт жана 2,5 метр көндиктеги чункурдан секирип отүлөт.
2. Лабиринт тилкелеринен жүгүрүп отүлөт.
3. Каалаган усулда 2 метрлүү дубалдан ашып отүлөт.
4. Вертикал шатыаркылуу бузулган көпүрөнүн экинчи бөлүгүнө чыгылат. Балкадан чуркат барып, аягында жерге секирип түшүлөт.
5. Бузулган тепкичтердин үчүнчү баскычынан ашып отүлөт; бирок, сөзсүз, буттун жерге тийүү шарты менен төртүнчү баскычынын астынан отүлөт.
6. Дубалдын терезеси аркылуу отүлөт.
7. Окопко чуркат барылат. Ага секирип түшүлөт жана байланыш жолу аркылуу кудукка барылат.
8. Жерден гранатаны алып, дубалдагы терезелердин каалаган бирине же дубал артындагы 2,5 метрлүү аянтка ыргытылат. Мында 3 даанага чейин граната атууга уруксат берилет. Гранаталардын салмагы 600 г.
9. Кудуктан секирип чыгып, дубалдан секирип отүлөт.
10. Жантык шатыаркылуу бузулган тепкичтердин төртүнчү баскычына чыгылат жана тепкич баскычтарынан чуркат түшүлөт.
11. Вертикал шатыаркылуу бузулган көпүрөлөрдүн балкасынын үстүнө чыгылат. Аңдан чуркат барып, үзүлгөн жайынан секирип отүлөт жана жантык тактай аркылуу ылдыйга чуркат түшүлөт.
12. Эки метрлүү көндиктеги чункурдан секирип отүлөт, тилкеге чейин отүп алып, тоскоолдуктар катарынын башталыш сзыыгы кесип отүлөт.

Текшерүүчү суроолор

1. Жалгыз тоскоолдуктар тилкеси (катары)нен отүүнү иш жүзүндө аткара.
2. Тоскоолдуктар тилкесиндеи тоскоолдуктар комплексинен откөндө кандај көнүгүүлөр аткарылат?
3. Тоскоолдуктар комплексинен отүүдө алган тажыйбаларынды еркүндөт.

1-бөлүм. ТЫНЧТЫК ДООРУНДА КОШУУНДАРДЫН МЕДИЦИНАЛЫҚ КАМСЫЗДООСУН ҮЮШТУРУУНУН НЕГИЗДЕРИ

1.1. Тынчтык доорунда аскердик бөлүктүн медициналык пунктунун иши

Кошуундардын күжүрмөндүк жөндөмү жана шайлык даражасына таасир көрсөтүүчү өздүк курамдын саламаттыгын сактоо, чындоо о.э. тикелөөгө багытталган иш-чаралардын комплекси, тынчтык доорунда кошуундардын медициналык камсыздоосунун негизги мазмуну эсептелет. Бул иш-чаралар тобунун негизги бөлүктөрү төмөнкүлөрдөн турат:

- өздүк курамдын күжүрмөн жана дene тарбиялык даярдыгын камсыздоодо дарылоо-профилактика иш-чаралары, алардын саламаттыгынын үстүнөн медициналык текшерүү, аскердик кызматчыларга өз убагында белгиленген көлөмдө медициналык жардам көрсөтүү, текшерүү, о.э. дарылоо;
- кошуундардын тамактанусу, суу менен камсыздалуусу, аскердик иш, жашоо мүнөзү жана күндөлүк турмуштагы тейлөөсүнүн үстүнөн гигиеналык нормалар, санитария эрежелерин сактоонун үстүнөн медициналык көзөмөл алып баруу;
- өздүк курамдын арасында жугуштуу оорулар тарабастыгынын алдын алуу жана жоюу чаралары;
- өздүк курамдын аскердик-медициналык даярдыгы жана гигиеналык тарбиясы;
- кошуундардын медициналык жабдыктар менен камсыздалышы, медициналык эсепке алуу жана медициналык эсеп-кысапты жүргүзүү.

Аскердик бөлүктүн медициналык пункту дарылоо-профилактика иштерди өткөрүүдө борбор болуп эсептелет. Аскердик бөлүктүн медициналык пунктуна төмөнкү милдеттер кирет:

- өздүк курамдын саламаттыгын сактоо, чындоо жана аны тикелөөгө каратылгандар илимий негизделген профилактика, дарылоо-диагноздоо иш-чараларын үюштуруу о.э. өткөрүү;
- аскердик кызматчыларга амбулатордук, стационардык медициналык жардам көрсөтүү, өзүнчө жана жабык гарнизондордо аскердик кызмачылардын

үй-бүлө мұчөлөрүнө, ишчи о.э. кызматчыларга медициналық жардам көрсөтүү;

— муктаж болгондордун баарына шашылыш медициналық жардам көрсөтүү;

— медициналық пункттун өздүк курамы, санитария-гигиена жана эпидемияга каршы иш-чараларды өткөрүүнү ишке ашыруу;

— өздүк курамдын күжүрмөндүк даярдыгын ашыруу, чарба иши жана аскердик бөлүктө өткөрүлө турган башка иш-чаралардын медициналық камсыздалышында катышуу;

— бригада бөлүмдөрүн керектүү медициналық шаймандар менен камсыздоо;

— өздүк курамдын аскердик медициналық даярдыгын, гигиеналык тарбия иштерин өткөрүүдө катышуу милдеттери тапшырылат.

Аскердик бөлүк медициналық пункттунуң шатыры түрдүүчө болушу мүмкүн. Медициналық пункттта: медициналық пункт башчысы, эки врач, врач-стоматолог; эки санитария инструктору, дарыкана башчысы, ашпоз, ага айдоочу-радиотелефончү, айдоочу-электромеханик жана айдоочу-санитар бар.

Аскердик бөлүк медициналық пункттун негизги бөлүмдөрү болуп, ага амбулатория, дарыкана жана лазарет кирет.

Медициналық пункттун амбулаториясы — өздүк курам ооруп калганда, ууланганда, жаракаттанганда кабыл алуу, шашылыш медициналық жардам көрсөтүү, амбулатордук дарылоого муктаж болгон өздүк курамды дарылоо, медициналық кароо жана текшерүүдөн өткөрүү, профилактикалык эмдө о.э. санитариялык-агартуу иштерин алыш баруу үчүн арналган.

Медициналық пункттун дарыканасы эки ассистенттин бөлмесүү, материалдык товарларды сактоо, жуучу бөлмө, стерилизация өткөрүү, дезинфекциялоочу каражаттарды сактоо бөлмөлөрү менен жабдылган.

Медициналық пункттун лазарети (стационардык) — дарылоо мөөнөтүү 14—15 күндөн аштай турган, жатып дарыланууга муктаж оорулууларды текшерүү жана дарылоого; медициналық жардам көрсөтүлгөндөн кийин аскердик госпиталга дарылоо үчүн жиберилген оорулууларды убактылуу жайгаштырууга; жугуштуу оорулар менен ооругандарды же ага күмөндөлүп жаткан оорулууларды аскердик госпиталга эвақуациялаганга чейин, убактылуу жайгаштырууга; транспортто ташууга болбой турган оорулууларды аскердик госпиталга жөнөтүүдөн алдын абалы канааттандырарлуу болгонго чейин стационардык дарылоо иштерин өткөрүүгө; саламаттыгы начар болгону үчүн аскердик кызматка ылайыктуу эмес деп аныкталган аскердик кызматчыларды

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

чакырылган коргоо иштери бөлүмдөрүнө жибергенге чейин убактылуу кармап туруга арналган.

Лазаретте кабыл алуу бөлмөсү санитардык пропускник (ванна бөлмөсү) менен, ооруулар үчүн палаталар, кезекчинин бөлмөсү, врачтын бөлмөсү, процедура бөлмөсү, изолятор, ашкана, ооруулар үчүн эс алуу бөлмөсү, даараткана, жуунуучу бөлмө, ооруулардын кийимдерин сактоо үчүн кампа, таза жана кир шайшептерди өз-өзүнчө сактоо, госпиталдын кийимдери, сүлгүлөр, лазарет о.э. амбулатория медициналык пунктунун мүлктөрүн сактоо бөлмөлөрү болушу керек.

Аскердик бөлүк медициналык пунктуnda оорууларды кабыл алуу тартиби ички кызмат Жобосу менен белгиленет.

1.2. Аскердик гигиенанын негиздери

Гигиена — бул сырткы чөйрөнүн түрдүү факторлорунун таасири жана өндүрүштүк активдүүлүктүн адам организмине таасири, адамдын жашоосун о.э. эмгек шартын саламатташтырууга багытталган практикалык иш-чараларды изилдей турган илимдин багыты саналат.

Гигиена өз ичине бир канча өз алдынча багыттарды, б.а. социалдык гигиена, аскердик гигиена, эмгек гигиенасы, тамактануу гигиенасы, суу камсыздыгы гигиенасы жана башкаларды камтыйт.

Аскердик гигиена багытынын негизги милдети — аскердик кызматчылардын саламаттыгына сырткы чөйре жана аскердик эмгектин өзгөчөлүктөрүнүн таасирин үйрөнүү о.э. зыяндуу факторлордун таасирин жоюу же таасирин азайтууга багытталган иш-чараларды иштеп чыгуу. Аскердик гигиенанын негизги милдети тынчтык жана согуш мезгилинде өздүк курамдын саламаттыгын чындоо жана сактоодон турат.

Өздүк гигиена

Өздүк гигиена — өздүк курамдын саламаттыгын сактоо жана чындоого, күжүрмөн жана эмгек активдүүлүгүн жогору даражада кармап туруга каратылган гигиеналык эрежелердин тобу. Өздүк гигиена өз ичине дене, ооз көндөйү, кийим-баш, бут кийим, эмгек жана жумуштук активдүүлүк тартиби о.э. саламаттык үчүн терс адаттарды жоготууну камтыйт.

Дене гигиенасы. Өздүк гигиена эрежелери: эртен менен жуунуу жана тиштерди жууш, тулкуну бел курчоого чейин муздак суу менен аарчууну; ар бир тамактануу алдынан колду жууну; уйкуга жатаардан алдын тиштерди тазалоо жана буттарды жууну; өз убагында чач-сакал жана тырмактарды алууну; дайыма ички кийим жана шайшептерди алмаштырган түрдөмончодо жуунууну; байпактарды жууну; кийим-баш жана бут кийимдерди о.э. жаткан ордун таза сактоону көздө тутат.

Терин гигиенасы. Терини сырткы булгануудан, тердөө, май басуу, теринин өсмө клеткаларынан жана микроорганизмдер түшүүсүнөн сактоо үчүн дайыма жууп туруу керек. Тырмак астында кир топтолбошу үчүн аларды жакшылап жууш жана апта сайын кыскартып туруу керек. Терини кичи жаракаттардан сактоо керек, анткени алар микроорганизмдердин түшүшүн онойлотот. Ал үчүн атайын кийим, коргоочу пасталар жана атайын жуучу каражаттардан пайдалануу керек. Кичи жаракаттарды 5% йод эритмеси, 2% брилиант көгү же антисептикалык каражаттар менен тазалоо зарыл.

Таза аба, күн нуру, чөмүлүү жана башка дene тарбиялык көнүгүүлөр териге он таасир көрсөтөт, бул болсо теринин сырткы таасирге болгон чыдамдуулугун ашырат.

Чач гигиенасы. Чачтардын тазалыгын сактоо үчүн аларды жума сайын бир жолудан кем болбогон түрдө, жуучу каражаттар (шампуны) менен жууш керек, майлуу чачтарды болсо тез-тез жууш керек. Жуугандан кийин чачтар сүлгү менен кургатылат жана тараекта тараплат.

Бардык аскердик кызматчылар чачтарын кыска жана бирдей алып жүрүүлөрү керек. Жүз терисин өз убагында кароо үчүн, күн сайын сакал алып турулушу керек. Устара, электр устараларын таза кармоо керек.

Тиш гигиенасы. Ооруган тиштердин болушу ички ооруларга себеп болот. Тиштерди күнүнө 2 жолу — эртен менен жана кечинде уйкуга жатуудан алдын жууш керек. Тиш щеткасы өздүк болушу жана атайын идиштерде сакталышы керек. Катуу заттарды (жангак, данек, зымдарды) тиш менен тиштөө зыян. Дайыма тамактануудан сон оозду чаюу керек, себеби ооз көндөйүнде, тиш арасында калып кеткен тамак калдыктары тиш эмалынын бузулушуна, тиш таштарынын пайда болушуна алып келет. Тиштер дарыланбаганда оору тиштин ичине өтүп кетет.

Бут гигиенасы Аскердик кызматчынын саламаттыгы жана күжүрмөн касиетин сактоодо буттардын тазалыгына көңүл буруу жана аларды туура кароо чон маанигэ ээ.

Механикалық басым натыйжасында туура эмес тандалган бут кийим жана өлчөмү туура эмес тандалган байпактар бут терисинин сүрүлүүсүнө алыш келет. Бул жагдай атайдын дарылоону талап кылат.

Бут терисиндеи козу карындуу оорулар мончолор, душ бөлмөлөрү, спорт залдары жана бөтөн адамдын бут кийимин кийүү аркылуу жугат. Бут терисинин жабыркашы өздүк гигиенанын сакталбагандыгынын натыйжасы эсептелет. Уйку алдынан буттарды жууш жана сүлгү менен жакшылап аарчуу керек. Эс алуу убагында ботинка (өтүктөр) ны женил үй бут кийимине алмаштырган он. Жылаңаяк жүрүү аркылуу бут терисин чындоо керек. Буту көп тердей тургандар, айрыкча, буттарга көңүл буруулары керек. Алар байпактарын (чулгоолрун) тез-тез жууп тургуулары керек.

Аскердик тұрақ жай гигиенасы

Ар бир взводду жайгаштыруу үчүн жатакана (казарма)да төмөнкү бөлмөлөр болушу керек: жатакана, эс алуу бөлмөсү, взвод канцеляриясы, курал-жарак сактоочу бөлмө, курал-жаракты тазалоо бөлмөсү, спорт менен машыгуу бөлмөсү, аскердик кызматчылар жана взводдун өздүк буюмдарын сактоо бөлмөсү, чегүү жана бут кийим тазалоо жайы, кийимдерди жана бут кийимди кургатуу бөлмөсү, жуунуучу бөлмөлөр, душ жана дааратканалар болушу керек.

Аял аскердик кызматчылар үчүн өзүнчө жатаканалар же бөлмөлөр ажыратылған. Алар үчүн да сабакка даярдануу, эс алуу жана жыйын өткөрүү үчүн бөлмөлөр о.э. душ жана дааратканалар көздө тутулат.

Мөөнөттүү кызматтагы аскердик кызматчыларды жатакана бөлмөлөрүнө жайгаштыруу бир кишиге кеминде 12 m^3 көлөмдө аба туура келишин эсепке алган түрдө өткөрүлөт. Бөлмөдөгү вентилляциялык жабдыктардын болушу бөлмөнү желдетүүгө тоскоолду күлбайт.

Жуунуу бөлмөсүнө ар 5—7 кишиге 1 ден жуунуу жабдуусу орнотулган. Бут жууш үчүн 2 канализациялуу жабдуу жана кийимдерди жууш үчүн жай бөлүнөт. Ар бир взводго 15—20 кишиге арналган 1 душ жабдуусу орнотулат.

Дааратканалар таза сакталышы керек, ар күнү дезинфекцияланышы, жакшы вентилляция жана жарыткыч аспаптарына ээ болушу керек.

Кийим-кечени кургатуу бөлмөлөрүнүн температурасы $30—50^\circ\text{C}$ болушу, ар бир взводго $15—18\text{ m}^2$ болгон бөлмө бөлүнгөн болушу керек.

Жатакананы жеңдегүү кезекчилер тарабынан аткарылат. Бөлмөлөрдү жатуу алдыдан же эртен менен, класстык бөлмөлөрдү машыгуулардан мурда же танапис маалында желдетилет.

Болгонуу тазалоо иштери. Абанын тазалыгы микроб жана чандардан сактайт. Ушул максатта ар күнү бөлмө ным чүпүрөк менен тазалап турлат. Бир жумада бир жолу жалпы тазалоо иштери — полдорду жууш, эшик, терезелерди ачып желдетүү, орун-көрпөлөрдү ачык абада кургатуу иштери аткарылат. Медициналык көрсөтмөнүн негизинде бөлмөнү ным хлорлуу эритме менен тазалоо сунушталат.

Тамактануу гигиенасы

Тамактануу саламаттыкты сактоо жана аны чындоо, кошуундардын күжүрмөндүк жөндөмдүүлүгүн карман туроонун негизги факторлорунан бири саналат. Тамактануу армияда аскердик кызматчынын физиологиялык керектөөсүн рацион боюнча камсыздайт, бул болсо бир канча сиңип кетүүчү заттардын комплексин аныктап берет. Адам организминде туруктуу түрдө түрдүү заттардын жардамында кычылдануу жана кайра калыбына келүү жарайндары жүрүп турат. Организм тарабынан сарпталган бардык күчтүү кайра ордуна келтирүү үчүн организмге түрдүү азык заттары: белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер, минералдык туз жана суу жеткирип берүү милдеттүү.

Белоктор жашоонун булагы эсептелет. Белоктордун негизи болуп жаныбар жана өсүмдүктөрдүн азыктары: эт, балык, жумуртка, сүт, нан, жарма жана жашылчалар эсептелет. Кишилердин белокко болгон бир күндүк талабы 80—100 г ды түзөт.

Углеводдор кубаттуулуктун негизи болуп, азык-түлүктүн энергетикалык кубатын (50—60%) түзөт. Углеводго болгон күндөлүк талап 400—500 г. Углеводдор өсүмдүк азыктарында кум шекер түрүндө болот. Углеводдун булагы болуп нан, картошка, жашылча жана жармалар эсептелет.

Майлар — кубаттын негизги булагы. Майдын ар бир граммы организмде белок же углеводго караганда эки эсे көп кубат берет. Майлар тамактын көлөмүн ашырбастан туруп анын энергетикалык гана баалуулугун арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Майлар майда эрүүчү витаминдердин (А, Д, Е) негизги булагы. Майга болгон күндөлүк талап 80—100 г ды түзөт (ар бир кг салмакка 0,7—1 г).

Минералдык заттар (түзжар) — түрдүү система жана мүчелергө өз таасириң көрсөтүп турат. Алар организмде синтезделбейт, ошондуктан алартамаккурамынын

алмаштырылбай турган бөлүгү эсептелет. Кальций, калий, натрий, магний, фосфор жана темир туздары организм үчүн чоң мааниге ээ.

Кальций, фосфор, магний туздары сөөк системасынын негизги курамдык бөлүгү саналат. Фосфор нерв талчаларынын курамына кирет. Темир заты болсо қандагы гемоглобиндин курамдык бөлүгү болуп, қычкылтекти тканьдарга жеткирип берет. Натрий жана кальций суу алмашуусун башкарып, кислотанын негизги төң салмактуулугун кармат турат. Жөз тузу кан иштеп чыгаруу жарайында чоң мааниге ээ. Фтор заты жетишпегендө тишилдердеги кариес оорусуна алып келет. Иод затынын жетишсиздиги натыйжасында эндемикалык бөгөк оорусу келип чыгат. Эт, балык, сүт, жашылча, нан жана жармаларда бир канча минералдык заттар бар.

Суу азық-түлүк өнүмдөрүндө түрдүү көлөмдөрдө болот. Бирок, анын белгилүү көлөмү сууну ичүү аркылуу организмге кирет. Суу ар бир мүчө жана тканьдын курамында болуп, кээ бир тканьдарда анын көлөмү көп болот, канда — 80% ды, боордо, мээ жана териде — 70% ды түзөт.

Витаминдер — биологиялык жактан түрдүү жогорку активдүүлүккө ээ болгон органикалык заттар болуп, ал зат алмашуу жарайында негизги орунду ээлейт. Витаминдер ички организм чөйрөсүн, анын негизги системаларынын иштөө активдүүлүгүн жакшылайт, түрдүү жугуштуу ооруларга чыдамдуулук даражасын ашырат. Витаминдер эки группага бөлүнөт — майда эрүүчүлөр (А, Д, Е, К) жана сууда эрүүчүлөр (В, С).

Эгерде организмдин витаминдерге болгон талабы азық-түлүктөрдө жетиштүү болбосо (кыш мезгилиnde, өтө чарчаган абалда, ооруган абалда), врачтын көрсөтмөсү боюнча түрдүү витаминдүү препараттар кабыл алынат.

Тамактануу режими — саламаттыкты сактоо жана организмдин түрдүү күжүрмөн окуу көнүгүүлөрүнө болгон чыдамдуулугун ашырат. Өзүнүн энергетикалык кубаты боюнча суткалых рационалдык нормасы төмөнкүчө бөлүштүрүлүшү мүмкүн: эртөн мененки тамакка — 30—35%, түшкү тамакка — 40—45%, кечки тамакка — 20—25%.

Даярдалган тамактын сапатын текшерүү: Даярдалган тамакты бөлүштүрүүдөн алдын врач (фельдшер, санитария инструктору) аскердик бөлүк кезекчиси менен биргөт тамактын сапатын жана ашкананын санитардык абалын, ашкана идиштери о.э. аспалтарынын тазалыгын текшерет. Врач (фельдшер, санитария инструктору) текшерүү натыйжаларын «Даярдалган тамактын сапатын текшерүү китеби»не жазып көёт.

Талаа шартында тамактануунун озгочоюзторуу: Талаа шартында өздүк курамдын тамактануу режими аткарыла турган тапшырмалардын мүнөзүнө байланыштуу болот. Адатта, жылуу тамак күнүнө 3 жолу берилет. Эгерде 3

жолу жылуу тамак даярдоонун аргасы болбосо, анда 2 жолу жылуу тамак бышырылыши камсыздалат. Мындай жагдайларда эки жолку тамактануунун аралыгында кошумча тамак иретинде нан жана эттуу-өсүмдүктүү консервалар берилет. Даярдалган тамактар бөлүмдөрдүн өздүк курамына термостордо да жеткирилиши мүмкүн.

Текшерүүчү суроолор

1. Аскердик бөлүктөрдүн медициналык камсыздоосунун негизги багыттары кайсылар?
2. Тынчтык доорунда аскердик бөлүктүн медициналык пункттuna кандаи мильтстер жүктөлөт?
3. Медициналык пункттун негизги бөлүмдөрү эмнелдерден турат?
4. Аскердик гигисна багытынын негизги мильтсти эмнелдерден турат?
5. Өздүк гигиснага эмнелер кирст?
6. Аскердик турак-жай гигиснасын баяндап бср.
7. Тамактануу гигиснасында эмнелерге көнүл буруу керсек?

2-болұм. СОГУШ УБАГЫНДА КОШУУНДАРДЫН МЕДИЦИНАЛЫК КАМСЫЗДАНУУСУН ҮЮШТУРУУ НЕГИЗДЕРИ

Согуш убагында кошуундардын медициналык камсыздыгы аскердик кызматчылардын саламаттыгын сактоо, кошуундардын санитария-эпидемиялык абалын ойдогудай кармаг турлуу, жарадар жана оорулууларга өз убагында медициналык жардам көрсөтүү, аларды эвакуациялоо жана дарылоо О.Э. өздүк курамдын күжүрмөн жөндөмдүүлүгүн (жумушчу жөндөмдүүлүк) кыска убакыт ичинде калыбына келтирүүгө каратылган комплекстүү иш-чараларды өткөрүүгө негизделген.

Жогоруда көрсөтүп өтүлгөн иш-чараларды аткаруу үчүн ар бир бөлүм, мекеменин (аскердик бөлүк) алдына анык тапшырмалар коюлат. Ар кандаи күжүрмөн аракеттерди алып баруу маалында жаралануунун кесепети, оболу, биринчи медициналык жардамдын көрсөтүлүү убактына жана анын сапатына байланыштуу болот.

Жарадарларды согуш майданынан алып чыгып кетүү маселесин алсак, ал күжүрмөн аракеттердин шартына байланыштуу болбогон түрдө, сутканын ар кандаи учурунда жана аба-ырайынын ар кандаи шартында, үзгүлтүксүз түрдө алып барылышы керек.

2.1. Согуш убагында болғымдор жана аскердик болғыттордо дарылоо-эвакуация иш-чараларын откорујунүн негиздері

Күжүрмөн аракеттерди жогорку темпте, үзгүлтүксүз, түнү-күн, кен фронт бойлоп алыш баруу медициналык кызматтын алдына бир топ талаптарды коёт. Бул талаптарды аткаруу, күжүрмөн аракеттер алыш баруу убагында бөлүмдөр жана аскердик бөлүктөрдө медициналык камсыздоо маселелерин ийгиликтүү чечүүдө чон мааниге ээ болгон факторлордан эсептелет.

Күжүрмөн аракеттер алыш баруу убагында өздүк курамдын арасында сезилерлүү дарражада жана түрдүү характерге ээ болгон жоготуулардын болушу күтүлөт. Мындан сырткары, медициналык кызмат бөлүм жана бөлүктөрүнүн медициналык курамынын жабыркоо коркунучу дайыма бар болгон шарттарда иштөөгө туура келет. Согуш майданындагы жарадар жана ооруулардын кайра жарапануу коопу дайыма бар.

Жогоруда айтып өтүлгөн бардык күжүрмөн, фронт арты жана медициналык кырдаал факторлору медициналык кызмат ишинин бардык жайларында өзүнүн чечүүчү таасириң көрсөтөт. Ошого байланыштуу түрдө жарадар жана оорууларга медициналык жардам көрсөтүү, аларды дарылоону уюштуруунун атайын системасына ээ болуу талап кылынат. Мындей система жарадар жана оорууларды эвакуация баскычтарында дарылоо системасы деп аталат.

Кошуундарды заманбап дарылоо-эвакуациясын камсыздоо системасынын мааниси медициналык эвакуация баскычтарында жарадар жана оорууларга өз убагында, кезеги менен жана үзгүлтүксүз түрдө дарылоо иш-чараларын жасоо, кырдаалын жана анык шарттарын эсепке алган түрдө жарадар жана ооруулардын медициналык көрсөтмөлөрүнө карай, атайын дарылоо мекемелерине эвакуациялоо менен бирге алыш баруудан турат.

Жолдомого карай жарадар жана ооруулардын медициналык эвакуациясы баскычтары дарылоонун заманбап системасынын негизинде өз ичине төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жаракаттанган организмде болуп жаткан патологиялык жарайанды бирдей түшүнүү;
- жарадарларды дарылоо жана анын терс натыйжаларынын алдын алууга бирдей көнүл буруу;
- медициналык эвакуация баскычтарында медициналык иш-чараларды өз убагында, кезеги менен жана үзгүлтүксүздүгүн сактаган түрдө аткаруу.

Бардык медициналык эвакуация баскычтарында медициналык документтерди туура толтуруп баруу, көрсөтүлө турган медициналык

жардамдын кезегин жана характерин аныктоо үчүн медициналык тандоону о.э. кийинки баскычтарга эвакуациялоону туура ишке ашырууну камсыздайт.

2.2. Медициналык жардамдын түрлөрү: Аскердик болуктогу медициналык пункттун мислөттери

Заманбап дарылоо-эвакуациялоо иш-чаралары системасында жарадар жана оорууларга медициналык жардамдын бөлүктөргө бөлүп көрсөтүлүшү көздө тутулат. Мында, жарадар жана оорууларга медициналык жардам көрсөтүү согуш майданынан баштап ырааттуу түрдө аларды эвакуациялоодон, аларды дарылануу жайына жеткиче алыш барылышы кабыл алынган.

Бүтүн медициналык иш-чаралар комплекси өзүнчө медициналык жардам түрлөрүнө ажыратылган. Медициналык жардам түрү деп, согуш майдандарында жана медициналык эвакуация баскычтарында көшуундардын өздүк курамы жана медициналык кызматтын өздүк курамы тарабынан жабыркагандарга (жарадар жана ооруганда) көрсөтүлө турган бардык анык белгиленген дарылоо-профилактикалык иш-чаралардын комплексине айтылат.

Көшуундарды дарылоо жарайында төмөнкү беш түрдөгү медициналык жардам көрсөтүлүшү көздө тутулат: биринчи медициналык жардам, врач (фельдшерлик)ка чейинки медициналык жардам, алгачкы врач жардамы, тажрыйбалуу медициналык жардам, адистештирилген медициналык жардам.

Биринчи медициналык жардам жаракат алган жайдын өзүндө (согуш майданында, жалпы зыян тартуу очогунда) санитарлар жана санитария инструкторлору тарабынан о.э. жаракат алган аскердик кызматчынын өзүнө өзү жана өзара бири-бирине көрсөтүлөт. Массалык санитардык жоготуулар болгондо, жаракаттангандар биринчи медициналык жардамды негизинен өзүнө өзү жана өзара медициналык жардам көрсөтүү менен ишке ашырышат. Мындан сырткары, куткаруу иштерин жасоо үчүн ажыратылган бөлүмдердүн өздүк курамы тарабынан да көмөк көрсөтүлөт.

Врачка чейинки медициналык жардам аскердик бөлүк медициналык пункттунун күч жана каражаттары жардамында көрсөтүлөт. Бул курамга фельдшер, санитария инструктору жана санитарлар кирет.

Врачка чейинки медициналык жардам көрсөтүлгөн биринчи медициналык жардам иш-чараларын толтуруп, жарадар жана ооруулардын өмүрүнө кооп салып жаткан жаракаттын кесепттери менен күрөшүү максатында көрсөтүлөт.

Врачка чейинки медициналык жардам көрсөтүү үчүн аскердик бөлүк медициналык пунктунун табелдик жабдыктары жана жеке курамдын медициналык каражаттары иштетилет. Буларга: стерилдүү байлоо материалдарынын комплекти, кошуундардын медициналык сумкалары, өпкөнү жасалма вентиляциялоо үчүн колдонула турган ДГТ-10 маркалуу портативдүү кол аппараты, КИ-4 маркалуу кислороддук ингалятор, талаа фельдшери комплекти, санитардык замбылдер жана санитардык автомобиль кирет.

Алгачкы врач жардамы жалпы тажрыйбалуу врач тарабынан бригада-нын медициналык пунктунда жана медициналык отряддарда көрсөтүлөт. Мында негизги максат жарадар жана ооруулардын өмүрүнө кооп туудурган жаракат (оору)тардын кесепттерин жоюу, ооруудан калган терс натыйжалардын (шок, жарадагы инфекция) болушунун алдын алуу жана кийинки медициналык эвакуация баскычына даярдоо. Жаракат алган убакыттан баштап алгачкы врач жардамын көрсөтүүгө чейинки эң оптимальдуу убакыт 4—5 saat эсептелет.

Тажрыйбалуу медициналык жардам өзүнчө медициналык отрядда врач-хирург жана врач-терапевт (тажрыйбалуу хирург же тажрыйбалуу терапевтик жардам) тарабынан көрсөтүлөт. Керек болгондо бул көмөк аскердик талаа госпиталдарында да көрсөтүлөт.

Бул медициналык жардам көрсөтүүдөн негизги максат жаракаттануу жана ооруунун натыйжасында пайда болгон өмүр үчүн кооптуу оор кесепт жана алардын терс натыйжаларын (асфиксия, агония, коллапс, өпкөшишиги, бөйрөктүн оор жетишсиздиги жана башкалар) жоюу. О.э., өнүгүшү мүмкүн болгон терс натыйжалардын алдын алуу, жарадар жана оорууларды кийинки медициналык баскычтарда эвакуациялоо үчүн өткөрүлөтурган иш-чараларды жасоо. Жаракат алган убакыттан баштап тажрыйбалуу медициналык жардам көрсөтүүгө чейинки эң оптимальдуу убакыт 8—12 saat эсептелет.

Адистештирилген медициналык жардамды атайын дарылоо, диагноз коюу шаймандары менен камсыздалган дарылоо мекемелеринин врачадистери өткөрүшөт.

Белгилүү бир группадагы жарадар жана оорууларга медициналык жардам көрсөтүү үчүн арналган медициналык мекемелердин болгондугу аркылуу медициналык жардам адистештирилиши мүмкүн. Адистештирилген медициналык жардамды уюштуруу үчүн, медициналык отряддардын жардамында анык жолдонмого көрө эвакуациялоо жасалган болушу керек.

Аскердик болуктын медициналык пунктунун нинин уюштуруу: Ар бир аскердик бөлүктө медициналык пункт уюштурулат. Медициналык пункттүн негизги милдеттери согуш майданында жарадарларды издең табуу, чогултуу,

аларды согуш майданынан, жалпы санитардык жоготуулар очогунан алып чыгуу (жүктөп алып чыгуу), батальон бөлүмдөрүндө активдүү оорууларды аныктоо, жарадар же ооруулуга врачка чейинки биринчи медициналык жардам көрсөтүү, аларды кийинки баскычка эвакуациялоо үчүн даярдоо, аскердик бөлүктө санитария-гигиена, эпидемияга каршы, аскердик бөлүк өздүк курамын душмандын жалпы кыргын куралдарынан коргоо иш-чараларын өткөрүү эсептелет.

Медициналык пункттун жоопкерчилигине аскердик бөлүктөр жайгашкан аймактарда жана күжүрмөн аракеттер алып барылган жайларда медициналык издөө жүргүзүү, аскердик бөлүктүн өздүк курамын профилактикалык о.э. биринчи медициналык жардам көрсөтүү каражаттары менен, санитария инструкторлору болсо медициналык жабдыктар менен камсыздоо жүктөлгөн болот.

Медициналык пункт жарадар жана оорууларды чогултуу, аларга тийиштүү медициналык жардам көрсөтүү жана эвакуациялоо үчүн төмөнкүлөр менен камсыздалат:

«Талаа фельдшерлик комплекти», кошуундардын медициналык сумкасы, Б-1 «Стерилдик байлоо каражаттары» комплекти, Б-2 «Шиналар» комплекти, ДП-10.02 маркалуу өпкөнү жасалма вентиляциялоо үчүн колдонула турган портативдүү кол аппараты, КЛ-4 М кислороддук ингалятор, ШР-башынан жаралангандар үчүн шлем-маска, санитардык (тасма) о.э. атайын Ш-4 лямкасы, санитардык замбил жана башкалар.

Медициналык пункттун бардык медициналык курамы кызыл жарым ай сүрөтү түшүрүлгөн байлоо менен камсыздалышы керек. Мындан сырткары, аскердик бөлүк медициналык пунктуунун карамагында санитария автомобили жана байланыш каражаттары бар болушу керек.

Медициналык пункттун башчысы аскердик бөлүктө жайгашкан жана күжүрмөн аракеттер алып барылган аймакта медициналык издөө уюштурат. О.э. өздүк курамдын арасында эпидемияга каршы иш-чаралар өткөрүп, аскердик бөлүктүн санитария-гигиеналык абалы үстүнөн текшерүү өткөрүп барат. Медициналык пункттун башчысы душман жалпы кыргын куралдарын колдонуусу натыйжасында пайда болгон кесептөрди жоюу үчүн аскердик бөлүк медициналык пункту өздүк курамын туруктуу шай абалда кармап турууга жооп берет.

Медициналык пункт башчысы күжүрмөн аракеттер алып баруунун арасындагы мезгилде аскердик бөлүктүн өздүк курамына биринчи

медициналык жардам көрсөтүү эрежелери жана каражаттарын үйрөтүп, жарадарларды күжүрмөн техникалардан чыгарып алуу, аларды согуш талаасынан алып чыгуу, жашыруу, медициналык жардам көрсөтүү каражаттары, өздүк аптечка о.э. кошуундар аптечкасынан пайдаланууну үйрөтөт.

Взвод санитария инструкторунун миңдетти. Ар бир аскердик бөлүк взводунда санитария инструктору болушу керек. Ал түздөн-түз взвод командирине, ички кызмат тартиби боюнча болсо взвод старшинасына баш иет. Атайын маселелер боюнча аскердик бөлүк медициналык пунктунун башчысынын көрсөтмөлөрүн аткаралат.

Санитария инструктору күжүрмөн аракеттер маалында взводун күжүрмөн тартибинде аракеттенет. Взвод санитария инструктору:

- взвод алдына коюлган миңдетти, аскердик бөлүктүн медициналык пунктунун жайгашкан орду жана аракеттенүү тартибин билүү;

- согуш майданында жарадар жана оорууларды издең табууну ўюштуруу, ишке ашыруу, биринчи медициналык жардам көрсөтүү, аларды бир жайга топтоо, жашыруу о.э. жайлардын белгиленишин билүү;

- жарадар жана оорууларды экинчи жаракаттануудан сактоо үчүн «жарадарлар үйлөрүндө» бекитүү чараларын көрүшү, жашыруун жайларды шарттуу белгилер же радиосигналдык жабдыктар менен белгилөө үчүн комплекстүү иш-чараларды аткарууда жеке өзү катышуусу;

- согуш майданынан алып чыгып көтүүгө муктаж болгон жарадар же ооруулардын саны, ушул максатта колдонуу үчүн керек болгон күч о.э. каражаттар жөнүндө взвод командири жана аскердик бөлүк медициналык пунктунун башчысына билдируү бериши;

- аткыч-санитарлар тарабынан көрсөтүлгөн биринчи медициналык жардам жана өз-өзүнө, өз ара көрсөтүлгөн жардамдын өзубагында, сапаттуу көрсөтүлгөндүгүн текшерип барышы;

- взвод өздүк курамынын саламаттыгын сактоо, жайларда санитария-гигиена жана эпидемиялык абалды нормада кармат туроонун үстүнөн текшерүү алып барышы;

- взвод өздүк курамынын душмандын массалык кыргын куралдарынан коргоо үчүн чараларын жасашы керек.

Санитария инструктору взвод өздүк курамын жана штаттан сырткары аткыч-санитарларды өздүк байлоо пакеттери (ППИ, ППУ), өздүк химияяга каршы пакеттер (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10), өздүк аптечка (АЛ-2), кан токтотуу үчүн колдонула турган резиналуу жгут, медициналык жоолук о.э. өздүк фляжкадагы сууну зыянсыздандыруучу таблеткалар менен камсыздайт.

Санитария инструктору төмөнкү табелдүү каражаттар: санитар лямкасы, танкчы бөлүмдөрдө Ш-4 атайын лямкасы (тасма), кошуундардын медициналык сумкасы (КМС), башынан жаракаттангандар үчүн ШР шлем-маска, ооздон оозго каражаты менен жасалма дем алдыруу үчүн ТД-1 түтүгү, зымдуу шиналар, «жарадарлар уясын» белгилөө үчүн атайын белгилер же радиопеленгация комплекти, түнү көрө турган аспап жана кызыл жарым ай белгиси түшүрүлгөн колго таңылуучу байлам менен камсыздалат.

Мындан сырткары, санитария инструктору ар бир аскердик кызматчыда боло турган өздүк курал, противогаз, жалпы аскердик коргонуу комплекти, өздүк фляжка, кичи сапёрдук күрөк менен жабдылат.

Аткыч-санитарлардын милдеттери. Ар бир аскердик бөлүк групласын (секция)да бир штагтан сырткары аткыч-санитар дайындалат. 5—10 күндүк санитарларды даярдоо планы боюнча атайын окууну аяктаган аскердик кызматчы аткыч-санитар кылыш дайындалат.

Аткыч-санитарлар күжүрмөн аракеттер алыш баруу убагында аткыч милдетин аткарышат. Мындан сырткары, ал согуш майданында жарадарларды издең таап, күжүрмөн кырдаалдын ар кандай шартында зарыл болгон биринчи медициналык жардамды көрсөтүүдө катышат. Аткыч-санитар согуш жүрүп жаткан майданды токтоосуз күзөтүп барышы керек. Жарадарлардын ордун эсинде сактап калышы, тез издең табышы, биринчи медициналык жардам көрсөтүшү, оор жарадарларды кайра жаракаттануу жана күжүрмөн техникалар басып кетиши мүмкүн болгон жайлардан жашыруун жайларга сүйрөп, алыш өтүшү керек. Согуш майданынан жарадарлар менен бирге, алардын өздүк куралы да алыш чыгылат.

Жарадарлар жайгаштырылган жайларды жакшы көрүнө турган белгилер менен белгилеп коюу керек. Душман тарабынан массалык кыргын куралдары колдонулганда, аткыч-санитар жарадарларга өздүк химияга каршы пакеттин жардамында толук эмес санитариялык тазалоо өткөрөт. Аткыч-санитар кошуундардын медициналык сумкасы (КМС) менен да камсыздалат.

Текшерүүчү суроолор

1. Согуш убагында бөлүмдер жана аскердик бөлүктөрдө дарылоо-эвақуация иш-чараларына эмнелер кирст?
2. Медициналык жардамдын түрлөрүн айтып бер.
3. Аскердик бөлүк медициналык пунктүнүн негизги милдети эмнелердөн турат?
4. Взвод санитария инструкторунун милдеттерине эмнелер кирст?
5. Аткыч-санитарлардын милдеттерине эмнелер кирст?

**3-бοлұм. ЖАРАДАР БОЛГОНДО ЖАНА ЖАБЫҚ
ЖАРАКАТТАНУУЛАРДА АЛГАЧКЫ
МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ**

Ооруулуу жана жарадарлардын саламаттыгын калыбына келтириүү үчүн түрдүү дарылоо иштерин өткөрүү талап кылынат. Бир иреттик дарылоо иш-чаралары согуш майданында жана медициналык эвакуация баскычтарында көрсөтүлө турган өздүк медициналык жардам түрлөрунө бөлүнөт.

Медициналык жардамдын беш түрү кабыл алынган: биринчи медициналык жардам; врачка чейинки (фельдшер) көмөк; алгачкы врачтык жардам; тажрыйбалуу медициналык жардам; адистештирилген медициналык жардам. Санитария инструктору биринчи медициналык жардам көрсөтүүдө катышуу жана врачка чейинки (фельдшер) жардамын көрсөтүүгө тартылат.

3.1. Алгачкы медициналык жардам түрүнүү:
Жаракаттын түрлөрү

Алгачкы медициналык жардам — эреже боюнча жаракат алган же оору өрчүгөн жайда өзүнө өзү (жарадардын өзү аткарат) же өз ара көмөк түрүндө (жолдошу тарабынан) о.э. аткыч-санитарлар, санитарлар, санитария инструкторлору жана башка медициналык курам тарабынан көрсөтүлөт. Ал үчүн өздүк аптека (АЛ), өздүк байлоо пакети (ППИ), өздүк химиялык пакет (ИПП), кошуундардын медициналык сумкасындагы (СМВ) каражаттар, санитар сумкасы жана кол асты каражаттары иштетилет (62-сурөт).

Алгачкы медициналык жардам көрсөтүүдөн негизги максат, жарадардын өмүрүн сактап калуу, алган жараатынын оор кесептеттеринин алдын алуу же аны азайтуу, жарадарларды кийинки медициналык эвакуация баскычына коопсуз түрдө эвакуациялоону камсыздоо, жаракаттангандарга радиоактивдүү, ууландыруучу жана башка зыяндуу каражаттардын таасирлерин азайтуу же толук жоготуу болуп эсептелет.

Алгачкы медициналык жардам көрсөтүү иш-чаралары өтө эле жөнөкөй. Согуш майданында жаракат алгандарга көрсөтүлө турган алгачкы медициналык жардамга төмөнкүлөр кирет:

- жаракаттангандарды издеө, аларды күжүрмөн машиналар, түрдүү курулмалар, басып калган жайлардан куткаруу;
- жаракаттангандардын күйүп жаткан кийимдерин, анын денесинде күйүп жаткан күйүүчү аралашманы өчүрүү;



62-сүрөт. а — оздук аптечка (АЛ); б — оздук байлоо пакети (ППИ); в — оздук химиялык пакет (ИПП); г — копуударлык медициналык сумкасы (СМВ).

— ачык түрдөгү кан ағышын убактылуу токтотуу (магистралдык кан тамырын бармак менен басып туруу, кан токтотуучу жуттар же басып туруучу байлоолордун жардамында);

— асфиксиянын алдын алуу же аны жоюу үчүн жогорку дем алуу жолдорун кан, былжыр зат жана жат предметтерден арылтуу;

— тилдин артка кетип калышынын алдын алуу үчүн фиксациялоо, дем алуу түтүгүн оозго киргизүү;

— дем алуусу, кан айлануусу аныкталбаганда жасалма дем алдыруу жана жүрөккө жабык массаж жасоо;

— жаракаттанган жерге же дененин күйгөн жерине коргоочу байлам коую, ал эми ачык пневмоторакста болсо өздүк байлоо пакетинин резиналанган катмарынын жардамында окклюзиондук байлам коую;

— жаракаттанган жайларды жөнөкөй кол астындагы каражаттар менен иммобилизациялоо;

— ооруу калтыруучу жана уудан дабаа (антидот) каражаттарын шприцтюбиктерде булчундар арасына жиберүү;

— өздүк аптечкаларды радиопротектор жана антибиотиктерди ичүү үчүн берүү;

— жаракаттангандарга противогаз жана коргоо кийимдерин кийдирүү (жабыркоо жайларында болгон убакыттарда) ошондой эле тездик менен жабыркаган аймактан алыш чыгуу;

— жарадарларга толук эмес санитардык иштөөнү өткөрүү.

Өрттөңүп жаткан кийим-кеченин же күйүүчү аралашмаларды очтуруу: Кийим-кеченин күйүшү, күйүүчү заттардын таасири (напальм, термит, пирогель), атом бомбасынын жарылуусу натыйжасында бөлүнүп чыккан жарык нурлануусу, сокку толкунунун кызып кеткен абасынын таасири жана коргоо курулмаларында, имараттарда, күжүрмөн техникаларда пайда болгон өрттөрдүн жалыны таасири астында келип чыгат.

Тери же кийим-кечеге азыраак түшкөн напальм аралашмасы жаракаттангандын өзү же жолдошунун жардамында, қўйуп жаткан жер колдо бар бушлат (шинель), куртка, плащ-накидка же ным топурак, кар менен калындантып жабылат. Дененин чектелген бөлүгүндө напальм қўйуп жаткан болсо, ушул жерге бир нече кабат бинт байланат, адамдын жұзұнда қўйуп жаткан болсо, тездик менен противогаз кийгизилет. Кыш маалында кийим-кеченин үстүнө калын кар таштап, жай мезгилинде топурак же кум себүү аркылуу өчүрүү мүмкүн. Кийим-кечектердеги өрттөр өчүрүлгөн сон өрт тутангандар жайлардагы кийим-кечек жана ички кийим (көмүрге айланып, териге жабышып калганынан сырткарлы) акырындык менен кесип, алып ташталат. Ачылып калган жайларга асептикалык байлам (фосфор менен қўйүлөрдө нымдалган байлам) коюлат. Қўйғен жайлардын үстүнөн кийим-кечекти сыйрып алуу жана ыйлаакчаларды (rufaklar) ачууга көнеш берилбейт. Тулкунун чон көлөмдө қўйушу келип чыкканда жаракаттангандарга оору калтыруучу дары берилет.

Кан кетишинин убактылуу токтотуу: Кан кетиши оор терс натыйжаларга алып келип гана калбай, о.э. жарадардын өлүмүнө да себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан жарадарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүшүнөн негизги максат, кан кетишин убактылуу токтотуу болуп саналат.

Сырткы кан кетүүдө, ири артериялар бармактар менен басылат, жгут же басуучу байлам коюлат жана жарадардын кол-бут муундарын ийүү, бүгүү, кайыруу аркылуу да кан кетишин токтотуу мүмкүн.

Адамдын денесинде жгут (байлоо) коюп, кан кетишин токтотуу жайлары 20 жерде бар. Бирок иш жұзұнда бир канчасынан гана пайдаланылат.

Жара же күйгон жайларга асептикалык байлоолор коюу: Асептикалык байлоолорду согуш аятында коюу учун анык белгиленген эрежелерди сактоо керек. Жарага колду тийгизүү, жарадан кийим-кечек калдыктарын, бөлүктөрдү жана башка жат нерселерди алып таштоо сунушталбайт. Курсак көндөйүнөн чыгып кеткен ички мүчөлөрдү ордуна коюуга тыюу салынат.


Асфикциянын алдын алуу же аны жоюу: Оор жаракаттануу жана улануулар дем алуунун кокустан токтоп калышына алып келиши мүмкүн. Дем алууну калыбына көлтируү учун жасалма дем алдыруу көнүгүүлөрү өткөрүлөт. Жасалма дем алдыруунун бир канча натыйжалуу усулдары бар, бирок алар пайдалуу болушу учун дем алуу жолдорунун өткөргүчтүгү жолго коюлган болушу керек.

Тилдин артка кетиши дем алуу жолдорунун жабылып калышына себеп болот. Дем алуу жолдорунда топтолуп калган кан, шилекей, кусунду массалары


жана башка жат нерселер дем алуу жолдорунун бекилип калуусунун экинчи себепчиси болушу мүмкүн.

Дем алуу жолдорунун ёткөргүчтүгү кайра жолго коюлгандан соң дароо жасалма дем алдырууга киришилет. Жасалма дем алдыруунун «ооздон оозго» жана «ооздон мурунга» каражаттары эң жөнөкөй жана натыйжалуу эсептелет. Эгерде дем алуу ордуна келбесе, S формасындагы аба ёткөргүч (63-сүрөт, *a*) же ТД-1 дем алдыруу трубкасы (64-сүрөт, *a*) аркылуу жасалма дем алдырылат.

Жаракаттанган жайды убактылуу иммобилизациялоо. Сөөктөр сынышы натыйжасында айланасындагы ткандар, булчундар, кан тамырлары жана нервдер үзүлүшү күзөтүлөт. Мындай жагымсыз, оор кесептөт (шок, кан кетүү) тердин алдын алуу үчүн ткань жана сөөктөрдүн кыймылсыз абалына жетишүү керек. Согуш талаасында сынган сөөктөрдү убактылуу иммобилизациялоо үчүн фанералуу, торго окшогон жана шаты сымал шиналардан, колдо бар каражаттар (тактайча, фанера, картон, чыбыктар тобунан ж.б.)дан пайдаланылат. Шиналарды сынган жайларга коюуда болсо орнотулган эрежелерди сактоо керек.

*a**b*

63-сүрөт. *a* — S формасындагы аба откөргүчтүү жашы коруунуу; *б* — аба откөргүчтүү оорулдууга коюу усулу.

*a**b*

64-сүрөт. *a* — ТД-1 дем алдыруу трубкасы; *б* — дем алдыруу трубкасын оорулдууга коюу усулу.

Денеге шприц-тюбик жардамында оору калтыруучу жаракат жиберүү:
Денедеги сөөктөрдүн сынышы, кен көлөмдөгү жааралар жана жумшак
ткандар эзилгенде оору калтыруу үчүн тери астына оору калтыруучу
препараттар (омнопон, морфин, промедол)ды шприц-тюбиктер жардамында
жаракаттанган адамдын өзү же көмөк адам көрсөтүүчү жиберет.

Ичүү чүн таблетка препараторын (антибиотиктер жана башикалар)
берүү — экинчи инфекция өнүгүүсүн алдын алуу үчүн бир убакыттын
өзүндө өздүк аптечкадагы пеналдан б даана антибиотик (тетрацилин), өздүк
фляжкадагы суу менен ичилет.

Жаракаттын түрлөрү: Тери, былжыр чөл, терен жайгашкан ткандар жана
ички органдардын сыртынын механикалык же башка таасир натыйжасында
бузулушу ачык жаракаттануу же жаракат деп аталат.

Жаракаттоочу предметтин кандай экендиги жана анын формасына карай,
сайылган, кесилген, чабылган, эзилген, жыртылган, ок тийген, тиштеген
жаракаттар болот.

Предмет курч болуп, тез жаракаттанганда, жаракаттын чети ошончолук
аз жабыркайт. Мокок буюмдун таасиринде пайда болгон жаракаттарда
жаракаттын чети көп жабыркайт. Катуу ооруйт жана бул кээде шок абалынын
кучөшүнө алыш келет.

Сайылган жаракаттар сайылуучу предметтер, б.а. бычак, найза, ши-
беге, ийне сайылганда пайда болот. Ушул түрдө жаракаттын сырткы тешиги
кичине болуп, өзү, адатта, терен болот. Жаракат каналы тар, ткандардын
сорулушу натыйжасында (булчундардын кыскарышы, теринин сүрүлүшү)
ириленген болот. Бул болсо сайылган жаракаттарды кооптуу кылат. Анткени
ички органдардын жаракаттангандыгын жана анын терендигин аныктоо
кыйын болот. Ички органдардын байкалбай калган жаракаттары ички
органдардан кан кетиши, перитонит (курсак диафрагмасынын сезгенүүсү)
жана пневмоторакса себеп болушу мүмкүн.

Кесилген жаракаттар кескир миздүү буюм (бычак, устара, айнек,
скальпел) кескенде пайда болот. Мындай жаракаттын чети тегиз жана
эзилбеген болот.

Чабылган жаракаттар кескир, бирок оор буюм (балта, кылыш ж.б.)
менен урулганда болот. Сырттан караганда ал кесилген жаракатты эстетиши
мүмкүн, бирок жаракат чон көлөмдү ээлейт жана сөөктөрдүн жаракаттануусу
менен жүрөт. Жаракаттын чети бир аз эзилген болот.

Эзилген жаракаттар мокок буюм (балка, таш ж.б.) дар менен ткандарга
таасир эткенде пайда болот. Урулган жаракаттын четтери эзилген, тегиз эмес,

кан жайылган болот. Тамырлардын жаракаттануусу жана алардын тромбозго учурашы, жаракаттын четтеринин азыктануусу бузулат жана алар некрозго учурайт. Эзилген ткандар микробдордун көбөйүүсү үчүн ынгайлуу чөйрө эсептелет. Ошондуктан уруп алынган жаракаттарга инфекция оной түшет.

Тишиңең алынган жаракаттар айбан же адамдын тиши аркылуу жетет. Ооздон инфекция түшүшү натыйжасында, бул башка жаракаттарга салыштырмалуу күчтүү инфекциянын өөрчүшү менен жүрөт. Тишиңең алынган жарагалар кутуруу вирусу менен жабыркаган болушу мүмкүн.

Ууланган жаракаттар ууландыруучу заттар колдонулганда уулуу заттардын түшүшү, чаян же жыландын чагышы менен характерленет.

Ок түйгөн жаракаттар тулкунун ок атуучу куралдан атылган октон жаракаттануусу. Ок атуучу куралдарга: автомат, винтовка жана пистолеттер, жарылуунун натыйжасында осколкалар бөлүнүп чыгуучу куралдар, ошондой эле артиллерия снаряддары, мина, кол гранатасы, авиабомба, көлөмдүү жарылуучу ок атуучу куралдар жана башкалар кирет. Снаряддардын түрүнө карай, ок чачылма жана осколкадан жарагаланууларга бөлүнөт.

Ок атуучу куралдан жаракаттангандар арасында көптөгөн жана аралаш жаракаттануулар күзөтүлүшү көздө тутулат.

Ар түрдүү куралдардын таасири жана бир түрдөгү куралдын түрдүү жаракатточу факторлору таасирин эсепке алган түрде: комбинацияланган, көптөгөн көлөмдөгү жана аралаш жаракаттар болот.

Комбинацияланган жарагалануулар дейилгенде, түрдүүчө куралдар менен (мисалы, ок атуучу куралдан жарадар болуу жана ядро куралынын жарык нурлануусунан) же бир түрдөгү куралдын түрдүү жаракатточу факторлору таасиринде (мисалы, күйүү, жарадар болуу жана ядро куралынын көзөп ётуучу нурлануусунан жаракаттануу) пайда болушу түшүнүлөт.

Биринчи орунда белгилүү бир врач-адис тарабынан көмөк көрсөтүлүшүнө мұктаж болгон жаракаттануу негизги жаракаттануу болуп эсептелет.

Көптөгөн жаракаттануулар дегенде, кайсы бир курал эки же андан ашык жаракаттоочу снаряды менен киши денесинин бир нече анатомиялык мүчөсүнүн (мисалы, бир нече ок менен же граната, бомба же снаряддардын сыйыктары менен жаракаттануу; тери катмары жана ички орган мүчөлөрүнүн ууландыруучу заттардын таасиринде жаракаттануусу) жаракаттануусу түшүнүлөт.

Аралаш жаракаттануулар дегенде, киши денесинин бир нече мүчөлөрүн бир снаряддын жааралоочу огу же сыныгы натыйжасында күйүшү жана жаракаттануусу түшүнүлөт (мисалы, торакоабдоминал мүчөсүнүн жаракаттануусу).

3.2. Кан кетүү до алагачкы медикативик жардам корсотуү: Кан кетинин токтотуу

Кан кетинин деп, кан тамырларынын жаракаттануусу, кандайдыр оорунун айынан жемирилиши же өткөргүчтүгүнүн ашып кетиши себептүү, алардан кан агуусуна айтылат.

Кан кетиши келип чыгышына карай эки түргө бөлүнөт. Бири жаракаттануу (травмалык) түрү болуп, ал сырткы күчтүн таасиринде тамырлардын бүтүндүгү бузулганда (кандайдыр нерсе сайылышы, урулуу, созулуу, үзүлүү, хирургиялык каражат колдонулганда да) келип чыгат.

Кан кетүүнүн экинчи түрү жаракаттанууга эмес, тескерисинче тамыр каналдарынын жабыркоосуна (патологиялык өзгөрүү) байланыштуу болот.

Кан кетүүнүн классификациясы жабыркаган кан тамырларынын анатомиялык түзүлүшү, себептери жана сырткы чөйрөгө байланыштуулугун эсепке алган турдө төмөнкү группаларга бөлүнөт.

Жабыркаган кан тамырынын белгилерине карай, артериалдык, веналык, капиллярдык жана паренхиматоздук кан агуусу бар. Алардын клиникалык белгилери менен бири-биринен айырмаланат (65-сүрөт).



65-сүрөт. Жабыркаган кан тамырынын белгилери.

Артериалдык кан кетүү жарадар жана оорулуу үчүн оор кечет. Мында ачык кызыл кан тез-тез катуу атылып чыгат. Артериалдык кан агышы, адатта, күчтүү болот жана көп кан жоготулат. Ири артериялар, аорта жабыркаганда бир нече минуттун ичинде өмүргө коркунуч сала турган даражада көп кан жоготуп, жарадар өлөт.

Венальык кан кетүү веналар жабыркаганда келип чыгат. Веналарда басым артериялардагыга караганда өтө эле төмөн. Ошондуктан кан секин, бирдей нормада, токтоосуз агат. Мындей кан кочкул кызыл түстө болот. Кемден кем абалдарда өмүр үчүн кооптуу болот. Моюн жана көкүрөк көөдөнү веналары жараланганды өлүм коопу келип чыгат. Моюн жана төш клеткасы веналарда дем алуу учурунда он басым пайды болот. Веналар жараланганды, терен дем алуу убагында ичине аба кириши мүмкүн. Аба көбүкчөлөрү кан агымы менен жүрөкке кирип, жүрөк же кан тамырларын тосуп кишуу аба эмболиясы болушу жана тез эле өлүмгө алып келиши мүмкүн.

Капиллярдык кан кетүү көбүнчө аралаш болуп, майда артерия жана вена тамырлары жабыркаганда болушу мүмкүн. Мындей кан кетүү теринин сырткы бөлүгүне кесүүчү буюм тийгенде, шилингендө күзөтүлөт. Кандын уюшу нормалдуу болгондо, капиллярдык кан кетүү токтойт.

Паренхиматоздук кан кетүү паренхиматоздук мүчөлөр, боор, көк боор, бөйрөк, өпкө жабыркаганда күзөтүлөт. Тамырлар органдардын ткандарынын ичинде болгондуктан жана жырылбагандыктан кан агуусу дээрлик эч качан өзүнчө токтобойт.

Кандын жабыркаган тамырдан каерге агышына карай, ички жана сырткы кан кетүүгө бөлүнөт.

Сырткы кан кетүү кандын теридеги жаракаты аркылуу сыртка чыгуусу менен мүнөздөлөт. Ички кан кетүү до кан кандайдыр бир боштукка (курсак көндөйү, плевра боштугу) түшөт. Сырткы чөйрө менен туташа турган көндөй органдын боштугуна (ашказан, ичеги, табарсык, трахеяга) кан куюлушу сырткы жабык кан кетүү деп аталат. Кандын ткандар арасында боштуктарга (булчундарга, май клеткасына) агуусу гемотоманы пайды кылат.

Кан кетүүсү пайды болуу мезгилине карай 3 кө бөлүнөт:

а) биринчилик кан кетүү — жабыркагандан сон дароо кан тамырларынан кан агуу абалы менен белгиленет;

б) экинчилик эрте кан кетүүсү — бир нече saatтардан эки суткага чейинки мезгилди өзүнө камтыйт. Адатта, ушул мезгил аралыгында жаракатка инфекция түшкөн, бирок ириңдүү жарайян башталбаган болот. Экинчилик кан кетүүсү көбүнчө ок тийген жаракаттарда болот;

в) созулган экинчилик кан кетүүсү — жаракатта инфекциянын таасиринде ириңдүү жарайн күчөгөн мезгилге туура келип, адатта, 2 күндөн соң пайда болот.

Экинчилик кан кетүүнүн себептери: алгачкы медициналык жардамдын этиятсызык менен берилиши, начар иммобилизация, жаракаттанган адамдын эвакуация убагында транспортто силкинүүсү, жаракатта ириңдөөнүн пайда болушу, алгачкы хирургиялык тазалоодо, операция маалында кан тамыры жакшы байланбагандыгы же кан кетиши жетерлүү токтотулбаганда күзөтүлүшү мүмкүн.

Кан кетүүсүн токтотуу: Алгачкы көмөк көрсөтүү шартында жабыркаган жарадар же оорулууну дарылоо мекемесине алып барганга чейин өтө турган мезгил аралыгында кан кетүүсүн убактылуу гана же баштапкы токтотуу мүмкүн. Врач дарылоо мекемесинде кан кетүүсүн толук токтотот.

Кан ағышын убактылуу токтотуу усулдары төмөнкүчө:

а) тулкунун жабыркаган бөлүгүн денеге салыштырмалуу жогору абалда коюу. Мында кан ағышын бир аз азаюусуна он таасир этет. Көбүнчө бул усул вена тамыры жабыркаганда колдонулат;

б) каны ағып турган тамырды басып туруучу байlamдын жардамында жабыркаган жайынан басып турруу. Бул усулду вена жана капиллярдан кан кеткенде колдонуу мүмкүн. Артериалдык кан кеткенде жгуттан пайдаланган он. Ал үчүн кан кеткен жайга өздүк пакеттердеги стерилдүү байlamдардан пайдаланылат. Пакеттеги жаздыкчалардан бири бүктөлүп кан аккан жайга коюлат жана айландырып тартып байланат. Эгерде бинт болбосо, таза кездеме же кол жоолугунан да пайдаланса болот. Байlam майда тамырлардын жумшак ткандарына басып турулганда, кан кетиши тез токтойт;

в) артериянын узундугун бармак менен басып турруу (66-сүрөт). Убактылуу кан токтотуунун бул усулунда тамырга жакын сөөккө басып турулат.

Үйку артериясын төш-акырек булчунунун ички бөлүгү аркылуу моюн омурткасын туурасынан жайгашкан өмөгө басуу мүмкүн (VI моюн омурткасын туурасынан жайгашкан өсмөсүнүн жогорку бөлүгүн, айтып өтүлгөн булчундун орто бөлүгүн). Акырек артериясын төш-акырек салаа сымал өскөн булчундун сырткы жагынан 1-кабыргага басуу мүмкүн. Ийин артериясы эки баштуу булчундун ички жагынан далы сөөгүнө басылат. Сан артериясын бут сөөгүн горизонтал бөлүгүндөгү байlamынын астына жайгашкан чекитке басылат. Денеси арык жарадарларда курсак аортасын омуртка тутумуна басып турруу мүмкүн.



66-сүрөт. Артерия узундукун бармак менен басып туруу.

Бармак менен басып, кан кетүүсүн узак убакыт токtotуп болбойт. Анткени ал чоң физикалык күчтү талап кылат. Бул усул жардам берүүчүнү чарчатат жана транспортировкалоо мүмкүнчүлүктөрүн жок кылат. Бирок, канды тездик менен токtotуу үчүн ынгайлуу усул саналып, жаракатка инфекция түшүрбөгөн абалда, канды токtotууну камсыздайт о.э. кан ағышын токtotуунун бир канча ынгайлуу усулу үчүн керек болгон, басып турган байлам, бурама (закрутка) жгуту даярдап коюу мүмкүнчүлүгүн берет;

г) жабыркаган бөлүктүү кысылган жерде мүмкүн болушунча бүгүп же жазып турган абалда бекем кармагт, кан кетишин токtotуу (67-сүрөт). Колтук асты артериясы жаракаттанганда чыканактан бүгүлгөн колдорду артка узатып, чыканак муундары бийиктигинен фиксациялоо аркылуу кан ағышын токtotуу мүмкүн. Тизе арты артериясы жабыркаганда тизе мууну, ийин артериясы жабыркаганда чыканак мууну жана сан артериясы жабыркаганда көчүк бөлүмүндө чычан-сан муунун максималдуу бүгүү жакши көмөк бериши мүмкүн;



67-сүрөт. Кол-буттарды максималдуу каттуу бүгүү аркылуу кан кетишин токtotуу.



68-сурөт. Резиналдуу Эсмарх жгуту.

д) жабыркаган бөлүгүн жгут менен айландырып, кысып байлоо. Жгутту биринчи жолу 1873-жылда Эсмарх иштеткен. Эсмарх жгуту (68-сүрөт) кенири тараган болуп, ал серпилме резинадан турат. Бир учунда чыңжыры, экинчи учунда болсо илмеги бар. Жгуттун узундугу 1,5 метр, көндиги 1,5 см келет.

Колго жгут байлоодо ийиндин үчтөн бир жогорку бөлүгү, бутка байлоодо болсо сандын үчтөн бир орто бөлүгү ыңгайлуу жай эсептелет. Бут-кол артерияларынан күчтүү артериалдык кан акканда гана жгут байлоого уруксат берилет. Калган бардык абалдарда бул каражатты колдонуу сунушталбайт.

Жгут байлоо техникасы. Теринин жгут астында кысылып калуусунун алдын алуу үчүн жгут астына сүлгү жана жумшак материал коюлат. Жгут коюлуп жатканда кол-бут бир аз жогоруга көтөрүлөт, жгут анын астына коюлат, чоюлат жана кан кетүүсү токтогонго чейин кол-бут айланасында айландырылоролот. Жгут оромдору терини кыспаган түрдө жанаша түшүшү керек. Алгачкы оромду бекем кысуу, экинчисин бошураақ, калгандарын андан да бош ороо керек. Жгут учтары чыңжыр жана илмек менен оромдордун үстүндө бекемделет. Жгутту кан кетүүсүн токтотконго чейин гана кысуу керек. Жгут туура байланганда артериалдык кан кетүү тез эле токтойт, бут же кол агарат, жгут байланган жайдан ылдыйда тамырлардын пульсу токтойт.

Жгут артыкча кысып байланса, жумшак ткань (булчун, нерв, тамыр) эзилиши жана жабыркаган жай паралич (шал) болуп калышы мүмкүн.

Жгут бош байланса, кан ағышы токтобойт, тескерисинче, веналык кан айланбай калат (бут же кол агарбай, тескерисинче көк түскө кирет) жана веналык кан кетүү күчейт. Жгут байлангандан соң кол-бутту иммобилизациялоо керек.

Жгут байлоодо жол коюлган каталыктарга көрсөтмөлөр болбосо да, б.а. веналык жана капиллярдык кан кетүүдө байлоо, ачык денени жаракаттан

узакта байлоо, бош же ашыкка катуу байлоо, жгут учтарын бекемдебөөдөн турат.

Жгуттун төмөнкүдөй кемчилдиктери бар:

— артериялардын кысылыши менен жумшак ткань жана нерв жолдору да эзилет. Бул болсо парез жана шал болууга алып келиши мүмкүн;

— жгут 2 сааттан ашык коюлса, андан ылдыйдагы ткандарда кайра калыбына келтирип болбой турган гангрена пайда болот;

— кан айлануусунун токтошу кычкылтектин ткандарга жетиштүү болбостугуна алып келет.

Байлап коюлган жгут көрүнүп турушу керек. Жгут байланган убакыттан соң 2 сааттын ичинде жабыркаган кишини дарылоо мекемесине кан абышын толук токтотуу үчүн алып баруунун бардык чараларын көрүү зарыл.

Жгут байланган убактысын текшерип турруу, аны өз убагында чечүү же бошоттуу үчүн жгут астына же жаракаттанган кишинин кийимине жгут байланган күнү жана убакты (сааты, минуту) жазылган кат тигип коюлат.

Атайын жгут болбогондо бут-колго бел кур, жоолук, кездеме байлап тартылса да болот. Катуу нерселер нервдерди оной эле жабыркатып коюшу мүмкүндүгүн унутпоо керек. Кошумча каражаттардан даярдалган жгут *бурама* (закрутка) деп аталат. Бурама үчүн иштетилген нерсе керектүү жайда бош кылып байланат. Пайда болгон бурамадан таякча, тактай өткөрүлөт жана аны бурап, бурама кан абышын толук токтотконго чейин айландырылат. Ушундан соң таякча бут же колго бекемделет (69-сүрөт). Бурама коюу оорууга себеп болот, ошондуктан бураманын астына, айрыкча, түйүлгөн жайдын астына кандайдыр бир нерсени кыстырып коюу керек. Жгут байланганда



69-сүрөт. Канды токтотуу үчүн коюлуучу бурама.

күзөтүлө турган бардык каталық, кооп жана оорунун натыйжасы бурама үчүн да тиешелүү;

е) жарааттагы кан ағып турган тамырга зажим кооп кан ағышын токтотуу. Бул дарылоо мекемелеринде врач тарабынан ишке ашырылат.

Кээ бир сырткы жана ички кан кетүүдо алгачкы медициналык жардам корсotтүү. Жалаң жарапланганда эмес, о.э. оору жана мокок нерселерден жабыркаганда да кан ағышы мүмкүн.

Мурун каноодо алгачкы комок корсotтүү. Мурундан кээде аябай көп кан ағышы мүмкүн жана бул шашылыш жардам берүүнү талап кылат. Мурун канашынын себептери түрдүү болот: жергиликтүү жабыркоолор; тырмалуу, мурун тосмосунун жарасы; мурунду катуу чимкирүү; баш сөөгүнүн сыныши жана башкалар.

Алгачкы жардамды берип жаткан киши кан ағышын күчтөкөн бардык себептерди жоюшу керек. Жарадарды жубатуу, ага кескин аракеттер кылуу, жөтөлүү, сүйлөшүп, алдан таюу кан ағышын күчтөшүүн түшүндүрүп өтүү керек. Жарадарды жаткызып коюу, мурун-тамагына кан кетүү мүмкүнчүлүгү азыраак жагдайды түзүү керек. Мурун кызып кетүүнүн айынан канаган болсо, оорулууна салкын жайга өткөрүп, башы жана көкүрөгүнө муздак компресс жасоо керек.

Кан кетүүсү токтобосо, мурундун эки тешигин мурун тосмосуна катуу кысып, токтууга аракет жасап көрүү керек. Мында жарадардын башы бир аз алдыга ийилет жана мурун мүмкүн болушунча жогорудан катуу кысылат. Жарадар оозаркылуу дем алыши керек. Мурунду 3—5 мүнөткө чейин кысуу жана оорулуу киши оозуна түшкөн канды түкүрүп ташташи керек.

Мурунду кысуунун ордуна мурун жолдорун стерилдүү кургак пахта же 3% дуу суутек пероксидине нымдалган пахта бөлүүчөсү менен тампондосо болот. Мурун жолдоруна пахта шариктери тыгылгандан кийин жарадардын башы алдыга энкейтилет.

Угуу жалу жана ички структуралары жабыркаганда (сокку тийүүсү, тытылуу, баш сөөктөрүнүн сыныши) кан ағышы келип чыгышы мүмкүн. Сырткы угуу жолуна воронка формасында оролгон марля тыгып токтотулат. Марляны кулактагы марля байлам кармат турат.

Өпкөдөн кан кеткенде алгачкы жардам корсotтүү. Өпкө жабыркаганда (көкүрөккө катуу урулганда, кабыргалар сынганда), өпкө жана жүрөктүн башка бир топ оорууларында өпкөдөн кан кетиши мүмкүн. Жарадар жөтөл жана байламында ачык-кызыл-кызылт көбүктүү кан түкүрөт. Кээде өпкөдөн аябай көп кан агат.

Какырыкта кан пайда болгондо, дем алууну оордотуучу кийимдер чечилет. Жарадарды дароо жарым отуруу абалына келтирилет. Жарадарды мүмкүн болушунча тыңчтандыруу, ага шыпаа табуу үчүн толугу менен физикалык жана психологиялык тыңчтык зарылдыгын түшүндүрүү керек.

Өпкөдөн ар кандай кан кетүү булоор оорунун кооптуу симптому саналат. Ошондуктан алгачкы жардамдын милдети жарадарды дарылоо мекемесине тез жеткириүүдөн турат.

Курсак көндөйүнөн кан кеткенде биринчи жардам корсотуу: Курсак көндөйүнөн кан кетүү курсак мокок нерседен жабыркаганда, боор, көк талдын жарылуусу натыйжасында болот. Курсактын ичине кан агышына боор жана көк талдын кәэ бир оорулары себепчи болушу мүмкүн.

Курсак көндөйүнөн кан кетүүсү курсакта катуу оору пайда болушу менен билинет. Тери кабаттары агарып, тамыр урушу (пульс) тездешкен болот. Көп кан кеткенде эстен тануусу мүмкүн. Жарадарды горизонтал абалда жаткызып, курсагына муз салынган баштык коюу керек. Тамактануу жана суюктук ичүүгө тыюу салынат. Жарадар тезинен транспортто медициналык пунктуна эвакуацияланат.

3.3. Сооктор сынышында алгачкы медициналык жардам корсотуу


Сөөктөр сынышы көп учурай турган жабыркоо түрүнө кирет. Механикалык таасир жана патологиялык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында сөөктөрдүн жабыркашы менен белгиленет. Ар бир сынууда сөөктөрдүн чон-кичинелигине карабай, айланадагы жумшак ткандарга да жаракат таасир этип, оор кесептөрдө алып келет.

Сөөк сынышынын келип чыгуу себебине карай, травмалык жана патологиялык сынууларга бөлүнөт. Түрдүү жабыркоолордун натыйжасында травмалык сынуулар болот. Травмалык сынуу сөөккө, анын катуулугун женүүчү механикалык күч таасири натыйжасында келип чыгат. Күчтүн таасир этүү механизмине карай, мындай сынуулар төмөнкү түрлөргө бөлүнөт (70-сүрөт):

- ийилген;
- бураалган (ротация);
- кысылган (компрессия);
- түз урулган (о.э., ок тишишинен жаракаттануу);
- үзүлгөн сынуулар.

Сынуулар ачык жана жабык болот (71-сүрөт). Жабык сынуу деп, тери бүтүндүгү бузулбаган абалда болуп, сөөк жана анын айланасындагы ткандардын жаракаттануусуна айтылат.

*Книга представлена исключительно в образовательных целях





70-сүрөт. Сынуунун түрлөрү:
1 — түзүрүнан; 2 — ийилгөн; 3 — бураалган; 4 — кысылган; 5 — күчли.

Ачык сынууларга жаракат пайда болгон, теринин бүтүндүгү бузулган абалда болгон жабыркоолор кирет.

Сынуулар толук, толук болбогон жана сөөк жарылууларына бөлүнөт. Сөөктүн толук сынышында сөөк бүтүндүгү толук бузулат. Толук болбогон сынууда сөөктүн бир бөлүгү гана жабыркайт. Сөөк жарылганда бөлүктөргө ажыралбаган жабыркоо жүз берет.

Сынуу багытына карай, туурасынан, узунунаң, кыйышық, винтсымал жана майдаланган болот. Сынууларда бир же бир нече сөөктөр көп жайдан зиянданышы мүмкүн. Ошондуктан сынуу бир эле жерден жана көп сандуу сынууларга бөлүнөт.

Сөөк сынуулары жөнөкөй, калдыктуу, татаал жана комбинацияланган болот. Кол-бут сөөктөрүндө көп учурай турган сынууларда сынган жайдын



71-сүрөт. Сынуунун корынчигору:
а — жабык; б — ачык.

айланасында күчтүү оору, шишик, кануюш, муундан сыртка бүгүлө турган бөлүктөрдүн пайда болушу, жалпы өлчөмүнүн чоноюшу сыйктуу белгилер күзөтүлөт. Сөөктүн ачык сынууларында жаракаттанган сөөктүн сыйығы сыртка чыгып калышы күзөтүлөт. Мында кол-буттун ушул бөлүгүндө муундан сырткары кошумча кыймылдуулугу күзөтүлөт жана кыймылдаганда сөөк сыйыктарынын өз ара тийшинен кычыраган үн угулат. Кээде сөөк синууларында бардык белгилер көзгө көрүнбөйт. Бирок күчтүү ооруу жана кыймылдын оордугу сезсүз сезилет.

Кабыргалар синганда ушул бөлүк басып көрүлгөндө жаракаттанган дем алганда же кол тийгизилгенде күчтүү ооруу сезилет. Плевра же өңкө тканы да жабыркаган болсо, плевра көндөйүнө кан кетиши же көкүрөк көндөйүнө аба кириши күзөтүлөт жана алардын бардыгы дем алуунун бузулушуна алып келет.

Омуртка синган учурда белде күчтүү ооруу, синган жайдын төмөнкү бөлүгүндө булчундун парез жана параличи күзөтүлөт.

Жамбаш сөөктөрү синганда жаракаттанган киши жайынан тура албайт жана буттарын кыймылдата албайт. Капталга да оодарыла албайт. Мынтай синууга ичегилер жана табарсыктын жаракаттануулары да кошулушу мүмкүн.

Сөөк синуулары ага жакын өткөн кан тамыр жана нервдердин жабыркоосуна алып келип, кан кетиши, сезүү жана кыймылдын жоголушу сыйктуу кесепеттер пайда болот о.з. шок абалынын өөрчүшүнө себеп болот.

Соок синууларында аттакы комок корсостуунун жалты эрежелери. Сөөк синган жайды көрүү жана жаракатка (ачык синууда) стерилдүү байлам коюу керек болсо, кийим-кечек жана бут кийим чечилбейт, кесилет. Биринчи кезекте кан кетиши токтолулуп, асептикалык байлам коюлат. Кийин жабыркаган жай ынгайлуу абалга келтирилет жана иммобилизациялоочу байлам коюлат.

Тери астына же булчун арасына шприц-тюбик жардамында оору калтыруучу препарат жиберилет.

Сөөк сыйыктарын иммобилизациялоо үчүн Б-2 «Шиналар» комплектиндеги стандарттык шина же колдо бар каражаттардан пайдаланылат. Колдо бар каражаттар катары тактайдын бөлүгү, таяк, фанеранын бөлүгү, камыш байламдары жана башкалардан пайдаланса болот.

Кол-буттарга коюлган шина бинт менен бекемделет. Бекемдөө үчүн бел кур, шарф, жоолук, аркан жана башкалардан пайдалануу мүмкүн.

Эгерде сөөк сыныктарын иммобилизациялоо үчүн шина жана колдо бар каражаттар болбосо, кол тик бурч абалында бүгүлүп, дөнеге тыгыз байлап коюлат. Жабыркаган бут соо бутка бинт менен бекемдеп байлап коюлат.

Шиналоону түздөн-түз окуя болгон жерде өткөрүү керек жана жарадар же ооруулуну санитардык транспортто эвакуациялоо мүмкүн. Сөөк сыныктарын жылдырбоо үчүн шиналарды этияттык менен коюу керек. Сөөк сыныктарын тууралоо үчүн, аларды бири-бирине жакыннатуу суунуш кылынбайт. Сөөктүн курч учу түртүп чыгып терини жабыркатуу коркунучу болгон абалдар буга кирбайт. Жаракаттанганды аябай этияттык менен көтөрүү, бут-кол жана көөдөнүн бир убакытта, дайыма бирдей денгээлде көтөрүш керек.

Шок жана башка жалпы окуялардын профилактикасы жабыркаган органды туура иммобилизациялоо, ошондой эле ал ооруу сезими аз боло турган абалда бекем байлоо жолу менен камсыздалат. Жарадарды жылуулап ороо, жылуу чай, кофе берүү керек. Мүмкүн болушунча ооруу калтыруучу препаратты тери асты же булчундар арасына жиберүү керек.

Колу сынып жабыркагандарды транспортко салып, бут, жамбаш сөөгү, омуртка тутуму сынгандарды болсо жаткырып алыш баруу керек.

Көз бир озүнчө соок сыннууларында шиналарды коюу. Ийин сөөгү сынганда, ийин жана чыканак муундары жаракаттанганды Крамер (шаты сымал) шиналарынан пайдаланган абалда иммобилизациялоо ынгайлуу. Соо тараф күрөгүнүн орто бөлүмүнөн баштап коюлат жана коюла турган шина белге тийип турат. Тик бурчтук пайда болгон абалда ийин мууну үстүнөн кайрылып өтүп, билек жана манжага тыгыздалып тийген абалда бармактын негизине чейин жетип барат. Көмөк көрсөтүүчү адам, шинаны коюудан алдын ага тийиштүү форманы берүү үчүн, мурда өзүнүн денесине коюп ылайыктап алышы керек. Ал үчүн ал өз билегин шинанын аягын бир жагына коёт, бош колу менен шинанын экинчи бош жагын кармайт. Шинаны билектин арка-сырткы бетин бойлоп, билек үстү жана бел аркылуу башка тарафийин астына багытталып барылат. Шинага керектүү форма берилгенге чейин моделировка кылышат.

Билек бөлүмүндө шинага арык сымал форма берилет. Ал пахта катмары же башка бир кездеме менен оролуп чыгылат жана коюлат. Шина жылып кетпесин үчүн анын жогорку бөлүгүн эки кабаттуу марля байлагыч жардамында манжа бөлүмүнөн төмөнкү бөлүгүн бойлоп байлап коюлат.

Байтагычтар билек муунунун четинде алды жана артынан, сынган жайдын карама-каршы жагына өтөт. Шина коуудан алдын жабыркаган колдун колтук асты терендигине пахта тоголому же жоолук орому коюлат. Коюлган шина бинт менен байланып бекемделип чыгылат.


Билек соокторүнүн сыннышы. Шаты сымал шина туура үч бурчтукту пайда кылып бүгүлөт. Мында анын бир жагынын узундугу билек жана манжа бармактарынын негизине туура келиши, экинчи жактын узундугу желкенин 3/2 бөлүгүнө туура келиши керек. Чыканак боюнча тик бурч пайда кылып бүгүлгөн кол шинага коюлат жана бинт менен бекемдеп чыгылат. Эгерде шина жана колдо бар каражаттар болбосо, туура үч бурчтук пайда кылып, чыканак муунунда бүгүлөт, жоолук, бел кур жана башка каражаттар менен денеге бекемдеп коюлат.

Манжа соокторүнүн сыннышы. Билек узундугунча болгон шаты сымал шина алынат жана узундугу боюнча арык сымал кылып ийилет, экинчи жагы рулон кылып оролот. Шина бинт менен бекемделет (72-сүрөт). Манжа жана билек анча чоң болбогон фанера жана тактайчалардын жардамында иммобилизацияланат. Мындай абалдарда бармактар жарым бүгүлгөн абалда алаканга пахта же кездеме бөлүгү коюлат.



72-сүрөт. Манжа сооктору сынган учурда
шаты сымал шина коюу.

Сан жана балтыр соогүнүн жогорку 3/2 болгүндөгү сыннуулар. Сан сөөгу сынганда Дитерихс шинасы жакшы транспорттук шина эсептелет (73-сүрөт, 1, 2, 3). Бул жамбаш-сан, тизе жана балтыр-манжа муундарын жакшы иммобилизациялоо (кыймылсыздыкты камсыздайт) мүмкүнчүлүгүн берет.



73-сұрт. Дитерікс шинасы.

Шина узундугун оной өзгөртсө боло турған эки даана жыгачтан даярдалған бранш (тактайдан, 1, 2), таман асты шайманы жана бурамадан турат (3).

Шинаны коюу тартиби. Шина 2—3 киши менен коюлат. Жарадар чалкасынан жатат. Алгач шина жасалат, ал үчүн сырткы жана ички шиналар жарадардын боюна ылайыктап алынат:


а) каптал бранштар сырт жактан колтук асты о.э. таманга чейин түзделет. Ичкиси болсо чат бөлүгүнө бранштын эркин жагы тамандан 10—15 см чыгып турғандай кылышп коюлат;

б) жатак жара жана некроздун алдын алуу үчүн сөөктүн бертмөлөрү (жамбаш сөөктүн чети, кызыл ашыктар)нө жана тамандын арткы бетине жумшак кездеме коюлат;

в) таман астына коюла турған төшөмө бут кийимдерге бекем байланат;

г) таман астына төшөмө коюлгандан соң сырткы шинаны коюуга киришилет. Ал үчүн төмөнкү учу таман шайманынын сырткы браншына киргизилет. Кийин шина буттан колтук астына чейин орнотулат. Тасма же бинттин учтары бранштын жылчыгынан өткөрүлөт жана көкүрөк көндөйүн ороп байланат. Бутка шина байланбай турулат;

д) кийин ички шина орнотулат. Ал үчүн төмөнкү учу таманга коюла турған төшөмө ички рамкасынан киргизилет. Ички шинанын башкы бөлүгү



74-сүрөт. Буттун Дитерихс шинасы менен иммобилизацияланышы:

а — таман асты шайманын бекемдоо; *б* — шиналарды таман асты шайманында скобаларға киригизүү жана денени бойлой тегизден коюп чыгуу; *в* — бел кур жана байлагычтар жардамында шинаны сан жана денеге байланып чыгуу; *г* — буттун Дитерихс шинасынын жардамында иммобилизацияланып болуп идиң кийинки коруунуу.

буттун аласына такалып турат. Сырткы бранштын жылчыгынан чыгарылган тасма же бинттин учтары сандын айланасынан айландырып байланат;

е) таман астына коюла турган төшөмөсүнө бириктирилген жип горизонтал планканын тешигинен чыгарылып, учтары байланат жана бурап тартууга киришилет (74-сүрөт). Колдор менен жаракаттанган буттун таманынан кармап тартылат, мында бранштын башы колтук асты жана чатка такалып турушу керек. Ушундан сон жиптер аркылуу тартуу таякчаны буроонун жардамында ишке ашырылат. Тартуу буттар тендешмейинче улантылат. Бурама таякча горизонталдык планкага бинт менен бекемделет.


Тартуу бүткөндөн сон шинанын бранштары бут жана денеге бинтти спирал сымал кылып оролгон абалда бекемделеп коюлат;

ж) буттар асылып калбасын үчүн, сан жана балтырга арт жактан фанералуу же Крамер шинасы коюлат. Нормадан ашыкча тартуу ооруу жана тарамыштарда жатак жарагаларды пайда кылышы мүмкүндүгүн эсте тутуу керек.

Балтыр соокторунун сыйниши 3 даана шаты сымал шина менен иммобилизациялоо ынгайлуу. Алардан бири балтырдын арка жагына коюлат. Бул шина бут манжасын үзөнгү көрүнүшүндө кармап таруу керек. Балтырдын ички жана сырткы жагына фанералуу шиналарды колдонуу мүмкүн (75-сүрөт).

Баш соогунун сыйниши. Жабыркаган адам замбилге жаткырылат жана баш астына ортосу терен кылынып, жумшак нерсе төшөлөт. Баштын эки четине узууну бойлоп жумшак валиктер коюлат.

Эгерде жарадарды кандайдыр бир курулмадан вертикал абалда алып чыгуу керек болсо, баштап анын моюн бөлүгүнө пахта-марля жака коюлат.



75-сүрөт. Балтырга шина коюу:

а — шинадарды бүтүгүп бут формасында көлтируү; *б* — шинаны бүтка байлоо.

Ал үчүн моюн бир нече кабат пахта менен оролот. Анын үстүнөн тыгыз кылып, бирок анчалык катуу кыспастан бинт оролот. Моюн омурткалары жабыркаганда жогоруда көрсөтүп өтүлгөндөй окшош пахта-марлялуу валик коюлат.

Кабыргалардын сыйныши. Бинттөөдөн мурда жаракаттанган адамдан терен аба чыгаруусу суралат. Жарадардын көкүрөк көндөйүнүн төмөнку жагы катуу кысып бинттелеет. Дем алыш жаткан маалда бинттөө убактылуу токтолтулат. Ушул убактыта бинттин бош турган учу тартып турулат. Оорууну азайтуу үчүн ооруу калтыруучу препарат тери асты же булчун арасына щприц-тюбикте жиберилет.

Жаактын сыйныши. Убактылуу иммобилизация жүгөн сымал байлам коюу менен, ишенимдүү иммобилизация стандарттык жаак астына коюлуучу шинанын жардамында ишке ашырылат (76-сүрөт).

Жаак астына коюлуучу стандарттуу шина башка кийиле турган атайын байлам жана жаак астына коюлуучу пластмассалуу шинадан турат.



76-сүрөт. Төмөнку жаак сыйнанда стандарттык басуучу байламды коюу.

Жұғөн сымал байлам башка кийиле турган байламга резинанын жардамында бекемделет. Ооруунун алдын алуу максатында жаак астына коюла турган пластмасса шинанын ичи пахта-марлялуу төшөмө менен толтурулат. Коюлган пахта-марлялуу шинанын чети чыгып турушу керек.

Ылдыйкы жаак жана моюндун жаракаттануусунда асфикциянын өнүгүшүнүн алдын алуу максатында стандарттык басуучу байлам коюлбайт.

Омуртканын сынуулары. Омуртка тутумдарынын сыйнышы аябай оор жабыркоо болуп саналат. Азыраак эле кыймылдоодо белде күчтүү ооруунун пайда болушу анын белгиси эсептелет.

Жабыркаган кишини отургузуу, тик тургузуп коюуга тыюу салынат. Аны, оболу, тегиз, катуу тактайга жаткырып, ага тынч шарт жаратуу керек. Дал ушул нерселерден транспорт иммиграциясында да пайдаланылат. Тактай болбогондо жабыркаган киши эси ооп калган абалда, анын желкелери жана башы астына куртка же буюмдар кабынан кылынган валик кооп, замбilde бети менен жаткырылып, транспортто эвакуациялоо коопсуз болот.

3.4. Коз, күлак, мурун, тамак жаракаттанганда аткачы медициналык жардам корсотуу

Көзхимиялык, механикалык, терминалык, радиациянын өтүүчү таасири жана ууландыруучу заттардан жаракаттануусу мүмкүн. Механикалык жабыркоолор кабактын жаралануусун, көз контузиясын жана жаралануусун келтирип чыгарат.

Кабак жаракаттанганда ажыраган көз алмасы жаракаттанган жана жаракаттанбаган абалда болушу мүмкүн. Көздүн жаракаттануусу тешип өткөн жана тешип өтпөгөн (оюп кирбекен), жат нерселер түшкөн же түшпөгөн болот.

Көздүн чөл кабыгы тешилип жаракаттануу катуу ооруу, көз жашы агышы жана конъюнктиванын кызаруусу менен мүнөздөлөт. Жөнөкөй кароо өткөрүү убагында көздө жат нерсе барлыгын аныктоо кыйын болгондуктан, лупадан пайдаланылат. Мындај жаракаттангандарга өз убагында туура медициналык жардам көрсөтүлсө, чон кооп туудурбайт.

Көздүн чөл кабыгы аябай назик эсептелет. Эгерде инфекция түшсө, көздүн көрүү жөнөдөмдүүлүгү жоголот.

Көздүн алдыңкы уюлу жок болушу мүмкүн. Канталаган, көз карегинин ачылып турган жаракаты болсо, көздүн ички кабаттары, чечекейи жана айнек сымал тунук тело агып түшөт.

Көздүн контузиясы. Мокок буюм, нерсе же муштум менен урганда жана жарылуунун сокку толкуну урушу натыйжасында көз контузиясы күзөтүлөт. Көздүн ичи басымынын бат көтерүлүп кетиши натыйжасында көздүн ичиндеги ички чөл, көздүн бөлүктөрү пигменттүү кабыкча, чечекей, кан тамырлуу катмар жана тор сымал катмарлар жабыркайт.

Контузия маалында көздө ооруу, жарыктан коркуу, көрүү толук эмес же бүткүл жоголушу, көздүн алдыңкы уюлу, айнек сымал тунук тело жана кабакка кан уюшу күзөтүлөт.

Көздүн терминалык күйүшү. Көзгө күйүп жаткан газ, суюктук, кызыган темир сыныктарынын түшүшү натыйжасында күйүү өөрчүйт. Көз ткандарынын белогу уюп, жансызданып калышы натыйжасында тырык пайда болушу мүмкүн.

Көздүн күйүү абалы ядро куралы жарылуусунда ажырап чыга турган жарык нурланышы кесепетинде да болот.

Ядро куралынын жарылуусу натыйжасында ажырап чыккан жарык нурланышы көрүү жөндөмүнүн төмөндөп кетишине же таптакыр көр болуп калууга алып келет. Көрбөй калуу бир мүнөттөн бир суткага чейин уланышы мүмкүн. Кийинчөрөэк көрүү жөндөмдүүлүгү дагы өз абалына кайтат.

Күрамында ультракызгылт-көк нур көп болгон нурлануу энергиясы таасиринде көздүн күйүшү электр ширетүү, кар каптаган тоолуу жайларда ультракызгылт-көк нурлардын чагылуусунун таасиринде күзөтүлүшү мүмкүн. Ультракызгылт-көк нурлар таасир эткен учурда 6—8 saatтан кийин кабак териси жана конъюнктива кызарып кетип, жарыктан коркуу жана көздөн көп жаш агуусу келип чыгат. Бул көрүнүштөр бир нече күндөн сон етүп кетет.

Көздүн химиялык күйүшү кислота, щелочь жана башка эритме тамчыларынын түшүшү натыйжасында болот. Кислоталар таасиринде кургак кара котур пайда болот. Кийинчөрөэк ал ажырап түшөт. Щелочтор менен күйүү оор өтөт. Ткандар терен ичкериге кирип, эритип жиберет жана нымдалган кара котур пайда болот. Ал узак убакыт ажырап түшпөйт о.э. астында ткандардын бузулушу уланат.

Аягачы медициналык жардам. Жаракаттанганда, терминалык күйгөндө, көз контузиясында көзгө дароо стерилдуу байлам коюлат жана тездик менен жаракаттанган кишини медициналык пунктка жиберилет. Көздү тешип өтүүчү жаракаттанууларда бинокулярдык байлам коюлат. Бул жакшы тынчтык абалын камсыздайт.

Жаракаттанган жана күйгөн көзгө дары-дармек коюу же аны жууш мүмкүн эмес. Бул көзгө инфекция түшүшү же радиоактивдүү заттардын сорулуп кетишине алып келет. Көзгө түшкөн жат телолорду алыш таштоого аракет кылбастык керек. Жалаң гана көз жана анын айланасындагы топурак, ылай бөлүктөрү жана башка нерселер алыш ташталат.

Көздүн химиялык күйүшү о.э. көзгө көп өлчөмдө радиоактивдүү чаңдар түшкөн учурда дароо муздак суу менен жууп таштоо жана жаракаттанганды тездик менен эвакуациялоо керек.

Эгерде көздүн уялышы, бир убакыттын өзүндө көрүү жөндөмдүүлүгүнүн жоголушунда ооруу сезилсе, көз сезилерлүү даражада жаракаттанса жана көздүн көрүү жөндөмдүүлүгүн 0,5—1 saatтан көп убакыт жоготкон болсо, жаракаттанган киши тездик менен медициналык жардам көрсөтүү үчүн медициналык пунктка эвакуацияланат.

Мурун жаракаты кан кетиши менен кооптуу. Мындай абалда оорулууну чалкасынан жаткыруу мүмкүн эмес. Анткени кан кетиши созулганда жана кан жутулуп ашказанга келип түшөт. Кийинчөрээк көнүл айнуу жана кусуу абалы күзөтүлүп, оорулуунун абалы начарлайт. Мындай учурда оорулууну башын ылдый ийген абалда отургузуу же бетин ылдый каратып жаткыруу керек (курсакка). Мурунга муздак суу, муз же кар салынган идиш коюу керек. Мүмкүн болушунча мурун тешиктерине водород пероксиди эритмесине нымдалган пахталуу тампон же сасык тумоого каршы тамчылар менен нымдалган тампон коюлат.

Кулак катканы жаракатынын клиникалык жүрүшү жана көрсөтүлүшү керек болгон медициналык жардам башка органдардын тери катмары жабыркаганда көрсөтүлүшү керек болгон жардамдан айырмаланбайт. Кулак катканы тез бүткүч болгондугун эсепке алыш, атүгүл кулак үзүлүп түшкөн болсо да аны мүмкүн болушунча кармап турууга аракет кылуу керек.

Сырткы угуу жолу төмөнкү жаак мууну сынганда, ок атуучу куралдан жаракаттанганды, баш сөөгүнүн негизи сынганда жабыркайт. Кээде жаргак пардасынын жыртылуу абалы күзөтүлөт.

Сырткы угуу жолдорунан кан агышы оор жаракат алган жана сөөктүн негиз бөлүгү сынганынан кабар берет. Мындай абалда, адатта, угуу жөндөмдүүлүгү кескин начарлайт, кан жүлүн суюктугунун чөкмелөрү менен аралашуусу эсебинен начар уюйт. Мындай абалда кулакка стерилдүү байлам кооп, жаракаттанган жаткан абалда медициналык жардам көрсөтүү үчүн медициналык пунктка эвакуацияланат. Кулактан кан кеткенде, аны токтолтуу максатында байламдын үстүнөн муз салынган капчык коюу мүмкүн.

Сырткы кулак угуу жолунун ичине курт-кумурска кирип калса, угуу жолуна бир нече тамчы жылуу суу же вазелин майы 30 мунөткө тамызылат. Кийин пипеткада жылуу суу менен жууп ташталат. Кулактан башка жат нерселерди алдып таштоонун башка усулдарын санитария инструктору колдонушу мүмкүн эмес.

Угуу жаргагынын жаракаттанусу; адатта, сырткы угуу жолунда аба басымы кескин көтөрүлгөндө (ок-дары жарылганда, кулакка шапалак менен соккондо, сууга секиргенде жана башкаларда) пайда болот. Угуу жаргагынын жыртылыши ооруу, кан кетүү, угуу жөндөмдүүлүгүнүн төмөндөшү жана кулакта чуунун угулушу менен күзөтүлөт. Мында, ортоңку кулакка суук тийүүсүнүн алдын алуу максатында жаракаттанган кулак жуулбай жана дары тамызылбастан, стерилдүү байлам коюу керек. Мүмкүнчүлүк болсо, байлоонун үстүнөн муз салынган идиш канды токtotуу үчүн коюлат.

Алкын, кызыл оңгоч, кекиртек (трахея) жаракаттанган жана жаракаттанганда көбүнчө кан кетүүнүн натыйжасында кан дем алуу жолдоруна түшөт. Бул өпкөнүн суук тийүүсүн келтирип чыгарат жана өлүм абалына алдып келет.

Алкын жана кекиртек жаракаттанганда үн буулат же шыбырап сүйлөшкөндөй добуш чыгат. Кээде буулуу абалдары пайда болот. Жөтөлгөн убакытта жара бөлүгүндө ооруу күчөйт, жарадан аба чыгышы мүмкүн. Алкымдын жаракаланышы жутуунун бузулушуна алдып келет.

Алкын, кызыл өнгөч жана кекиртек жаракаттанганда алгачкы медициналык жардам өмүр үчүн кооп туудуруучу кан кетишин токtotуу жана буулуп калуунун себептерин жоюудан турат. Жабыркаган жайга стерилдүү байлам коюш керек.

Текшерүүчү суроолор

1. Алгачкы медициналык жардам түшүнүгү.
2. Согуш талаасында жаракаттангандарга көрсөтүлө турган алгачкы медициналык жардамга эмислер кирст?
3. Жаракаттын түрлөрүн айтып бер.
4. Кан кстүүнүн түрлөрүн жана белгилерин айтып бер.
5. Кан кстүүде алгачкы медициналык жардам көрсөтүү иш-чараларына эмислер кирст?
6. Кан кстүүнү токtotуу усулдарына кайсылар кирст?
7. Сөөктүүн сынуусунун мүнөзүн айтып бер.
8. Сөөк сынууларында биринчи жардам көрсөтүүнүн жалпы эрежслери эмислерден турат?
9. Шиналарды коюунун жалпы эрежслеринс эмислер кирст?

**4-болұм. РАДИАЦИЯДАН ЖАРАКАТТАНУУ ЖАНА УУЛАНДЫРУУЧУ
ЗАТТАРДАН ЖАБЫРКООНУН АЛДЫН АЛУУ ЖАНА
АЛГАЧКЫ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ**

4.1. Ядро куралынын жарылуусу натыйжасында болған и чыккан заттар менен жабыркаганда санитардык иштөө берүү: Ядро куралынын жарылуу очогунда дарыкюу-эвакуация иши-чараларын үзүнчүрүү о.з. корсоптүп жеткан алгачкы медициналык жардамдын коломы

Ядро куралынын жарылуусу натыйжасында бөлүнүп чыккан өнүмдөр менен жабыркаганда санитардык иштөө берүү иргөө постунда тери катмары жана кийим-кечектердин радиоактивдүү заттар менен жабыркагандык даражасы, дозиметриялык текшерүүлөрдөн алынган маалыматтарга негизделип өткөрүлөт.

Радиоактивдүү заттар менен жабыркаган өздүк курамга санитардык иштөө берүү толук эмес же толук өткөрүлүшү мүмкүн. Бөлүмдөрдүн өздүк курамы өздөрүнүн ээлеп турган жайларынан чыгарылып, радиоактивдүү заттар менен жабыркагандыгы аныкталғандан кийин толук эмес санитардык иштөө берүүсү өткөрүлөт. Радиоактивдүү заттардан жабыркаганда, жабыркоо болгон убакыттан кийин алгачкы сааттар ичинде дезактивация өткөрүлөт.

Радиоактивдүү жабыркоо очогунан чыккандан кийин толук эмес санитариялык иштөө берүү төмөнкүчө өткөрүлөт: өздүк куралды сууга нымдалган тампондор менен эки ирет сүртүп дезактивацияланат, эгерде ИДП-1 пакети болсо, анда бул дегазациялоочу пакеттин жардамында иштөө берилет; өздүк коргонуу каражаттары чечип кагып-силкип (шыптырып) ташталат же ным кездеме менен сүртүп чыгылат; кийим-кечек чечилет жана силкип кагылат же шыптырып ташталат, мында противогаз чечилбейт; курал-жабдыктар, бут кийимдер чечилет жана нымдалган кездеме менен сүртүп чыгылат же колдо бар каражаттар менен шыптырылат. Адамдын ачык жайлары: колдору, моюну таза суу менен жуулат, противогаздын бет бөлүгү сүртүлүп жана таза суу менен жуулат, сон противогаз чечилет, бет суу менен абдан жуулуп, ооз жана тамак чайкалат (77-сүрөт). Жарадар жана ооруулуларга толук санитардык иштөө берүү медициналык дарылдо мекемелеринин санитардык иштөө берүүнү откаруу бөлүмдөрүндө өткөрүлөт.

Толук атайын иштөө өткөрүү өздүк курамга толук санитардык иштөө берүүнү өткөрүүнү жана курал-жарак, техника, кийим-кечектер, бут кийимдер, жабдыктар о.з. өздүк коргонуу каражаттарын толук дезактивация, дегазация жана дезинфекциялоону өз ичине алат.




77-сүрөт. Радиоактивдүү заттардан жабыркаганда толук эмес санитардык иштөө берүүнү откоруү усулдары.

Толук атайын иштөө берүү кошуундардын алдына коюлган күжүрмөн милдеттери аткарылғандан кийин о.э. согуштан чыккандан кийин аскердик бөлүк командиригинин буйругу менен өткөрүлөт. Толук атайын иштөө берүүнү өткөрүү аскердик бөлүктөрдүн туруктуу турас жайлар (же кошуундар топтолгон жайлар)да, аракеттенип жаткан багыттарда жана атайын иштөө берүү аймагында өткөрүлөт. Атайын иштөө берүү мүмкүн болушунча зыян тартпай турган жайларда өткөрүлөт.

Атайын иштөө берүүнү өткөрүү пунктунда төмөнкү жайлар уюштурулат жана керектүү каражаттар менен жабдылат: бөлүштүрүүчү-текшерүү посту; аскердик техниканы жана курал-жаракты дегазация, дезинфекциялоо аянтчасы; өздүк коргоо каражаттарын дегазация, дезактивациялоо аянтчасы; санитардык иштөө берүүнү өткөрүү аянтчасы, жабыркаган үстүнкү кийимди алмаштыруу аянтчасы; командалык байкоо пункту (78-сүрөт).

Ядролук куралдын жарылуу очогунда, ядролук куралдын чабуулу астында калган жана күжүрмөндүк жөндөмүн сактап калган бөлүмдөрдүн өздүк курамы тарабынан өзүнө өзү жана бири-бирине көмөк көрсөтүү чарапалары өткөрүлөт. Бул өз ичине өздүк аптечка курамындагы, биринчи реакциянын алдын алуу үчүн колдонула турган каражатты кабыл алууну камтыйт. Эгерде организмдин ичине радиоактивдүү заттардын кириши күзөтүлгөн болсо, абсорбент кабыл алынат жана кийинчөрээк ашказан жуулат.



78-сүрөт. Атайын иштөө берүүнү откоруу аймагы.

Комбинацияланган жабыркоодо, биринчи кезекте, механикалык жана күйүү факторлорунун таасириң жоюуга каратаалган иш-чараларда кан кетишин токтотуу жана дем алууну калыбына келтируү аракеттери көрүлөт. Керек болгондо өздүк коргонуу каражагтары (респираторлор, противогаздар, коргонуу кийимдер) колдонулат. Тери катмарлары жана кийимдер радиоактивдүү заттар менен жабыркаганда толук эмес санитардык иштөө берүү өткөрүлөт. Жабыркаган очоктон жана аймактан кыска убакыт ичинде, тездик менен чыгып кетүү (алып кетүү) иштери уюштурулат. Ядролук курал жарылуусу болгон очокто жана радиоактивдүү заттар менен жабыркаган жайларда биринчи орунда эвакуацияга муктаж болгон оор жарадарлардын тобу ажыратылат.

Санитария инструктору алгачы медициналык жардам элементтеринин туура аткарылышынын үстүнөн текшерет, керек болгон учурда оор жарадарларга жана жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлөт. Санитария инструктору жабыркагандар жана жарадарларды согуш талаасынан издең табууда жана аларды медициналык пунктка эвакуациялоодо катышат. Мында санитария инструктору жарадарлар жана жабыркагандарга ядро жарылуусу очогунан өз алдынча түрдө чыгып кетүү үчүн жакын болгон жолдорду көрсөтөт о.э. санитария транспортторунун келүүсүн эсепке алган түрдө оор жарадар жана жабыркагандарды чогултуу жайын аныктайт. Оор жарадарлар жана жабыркагандардын согуш аянтында чогулган жайларын сутканын бардык убакыттарында жакшы көрүнө турган белгилер же «Роза-МТ» радиопеленгациялык прибор менен белгилеп коюлат.

Врачка чейинки (фельдшер) медициналық жардам (батальон, бригада медициналық пункттарда) өз ичине алып келинген жарадар жана жабыркагандардың жаракаттануусунун оордуқ даражасын эсепке алган түрдө иргөөнү камтып алат. Булар эки топко бөлүнөт: оор жабыркагандар биринчи кезекте эвакуацияланат; женил жабыркагандар (мүмкүн болушунча кыска убакыт ичинде) болсо экинчи орунда.

Врачка чейинки (фельдшер) медициналық жардам: биринчилик реакцияны алуу үчүн колдонула турган каражатты кайра кабыл алуу үчүн берүүнү; радиоактивдүү заттардын ичине түшүү күмөн кылышын жаткан болсо — антидотту берүүнү жана кийинчөрөк ашказанды жууп таштоону; комбинацияланган жабыркоодо — ооруу калтыруучу каражаттарды жана антибиотиктерди кайра берүү; көрсөтмөлөргө негизделип журөк-кан тамырларынын дарылары жана дем алуу аналептиkerи (кофеин, кордиамин), антигистамин препараттары (димедрол, супрастин жана башкалар), транквилизаторлорду берүүнү өзүнө камтыйт.

Көрсөтүлүп жаткан медициналық жардам өз ичине жалан шашылыш түрдө көрсөтүлө турган иш-чараларды — түздөн-түз жарадар жана жабыркагандардың өмүрүн сактап калууга каратылган жумуштарды өткөрүүнү о.э. радиация нурлануусу аз болгон жайларга аларды тездик менен эвакуациялоону камтыйт.

4.2. Химиялык кураг колдонуулушу натыйжасында жабыркагандарга алгачкы медициналық жардам корсотуу

Ууландыруучу заттар менен жабыркаганда толук эмес иштоо берүү: Толук эмес атайын иштөө берүүнү өткөрүүнү, адатта, аскердик бөлүм же бөлүктүн алдына коюлган күжүрмөн милдети тоクトулбастан, командирдин буйругу менен же ар бир аскердик кызматчы өз алдынча түрдө өзүнө жана бири-бирине жасайт. Мындай ууландыруучу заттар менен жабыркаганда төмөнкүлөр өткөрүлөт: ачык калган тери катмарлары, кийим-кечек, противогаздың жүз бөлүгү тездик менен дегазация кылышат. Мындан сырткары, өздүк курам күжүрмөн милдетти аткаруу маалында курал-жарак жана аскердик техниканын кээ бир бөлүктөрүнө тиет. Ошондуктан бул жайлар да дегазацияланат.

Толук эмес санитардык иштоо берүүнү откоррунун тартиби. Ууландыруучу зат колдонулган учурда өздүк курам противогаз жана өздүк коргонуу каражаттарында болсо, кишинин тери катмарлары жана кийим-кечеги ушул ууланган очоктон чыккандан кийин дегазацияланат.

Коргонуу каражаттарын кийбеген өздүк курам ачык жайда жайгашкан убакта, кокусунан душман ууландыруучу заттарды колдонсо, тездик менен противогаз кийилет, коргоо плащи болсо жамынгыч абалында кийилет. Дароо жабыркаган тери катмарлары, кийим-кечектин жабыркаган бөлүктөрү жана противогаздын бет бөлүгү химияга карши өздүк пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10) менен дегазацияланат. Курал-жарак жабыркаган жайдан чыккандан кийин дегазацияланат. Командир (башчы)дин буйругу менен коргонуу плащи, коргонуу кол кабы, коргонуу байпагы чечилет. Эгерде бул каражаттар ууландыруучу заттар колдонулуп жаткан убакта кийилген болсо, коргонуу каражаттары чечилишинен мурда дегазацияланат. Толук эмес санитардык иштөө берүүнү өткөрүп болгондун кийин противогаз чечилбейт.

Өздүк курам бир убакыттын өзүндө ууландыруучу, радиоактивдүү заттар жана бактериялык каражаттардан жабыркаган убакта, химияга карши каражаттар менен аларга толук эмес санитардык иштөө берүү жасалат. Биринчи орунда ууландыруучу заттар дегазацияланат жана бактериялык каражаттар дезинфекцияланат, кийин радиоактивдүү заттар дезактивация кылышат.


Толук эмес санитардык иштөө берүүнү откорып үчүн колдонула турган каражаттар. Талаа шартында толук эмес санитариялык иштөө берүүнү өткөрүү үчүн аскердик комплект жана аспаптардан пайдаланылат. Мындан сырткары, химияга карши өздүк пакеттер ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10, курал жана кийим-кечекти дегазациялоочу ИДПС-69 комплекти, порошоктуу дегазациялоочу ДПП пакети иштетилет.

Химияга карши ИПП-8 өздүк пакети (79-сүрөт) — теринин ачык жайларына түшкөн ууландыруучу заттарды дегазациялоо жана теринин ачык жайларына (моюн, бет, колдор) тийип турган кийим-кечектин жени, жакасы о.э. противогаздын бет бөлүгүн дегазациялоого арналган.

Химияга карши өздүк пакет кандалган полиэтилен капчыктан турган болуп, анын ичинде дегазациялоочу суюктук салынган айнек флакон (135 мл көлөмдө суюктук менен толтурулган) жана төрт 7x10 см лүү пахта-марля тампон бар. ИПП-8, противогаздын бет бөлүгү сактала турган противогаз капчыгында алып жүрүлөт (79-сүрөт, а).

Пакеттен төмөнкүчө пайдаланылат:

— ууландыруучу зат териге түшкөн учурда тезинен пакет сол колго алынат, пакетти жыртып коюлган жайынан тартып аягына чейин жыртылат жана суюктук толтурулган айнек идиш жана пахта-марлялуу тампон алынат;



79-сүрөт. ИПП-8 оздук пакети: *а* — жашы көрүнүшү; *б* — суюктук салынган айнек флакон; *в* — пахта-марля тампон.

— айнек идиштин капкағы ачылат;

— пахта-марлялуу тампон суюктук менен нымдалат; тулкунунууландыруучу зат тийген жайлары (ушул суюктук менен 1—2 минут ичинде) жакшылап сүртүлөт. Бетти сүртүп жатканда көзгө суюктук түшүрбөөгө аракеттөнүү керек.

Эгерде ууландыруучу заттын суюк тамчысы кийимге тийген болсо, флакондун тешиги толук эмес бекитилип, кийимдин ууландыруучу зат тийген жайлары нымдалат жана тампон менен сүргүлөп сүртүлөт.

Иштөө берүүнү өткөрүп болгондон кийин тери катмарында артып калган суюктук кургак пахта-марлялуу тампон менен кургатылат.

Флакондун капкағын бекитип кайра противогаздын капчыгына салып коюлат. Согуш талаасында көрсөтүлө турган алгачкы медициналык жардам өз-өзүнө, өз ара, санитарлар жана санитария инструкторлору тарабынан көрсөтүлө турган медициналык жардамдан турат. Мында жабыркагандарга:

— тездик менен противогаз кийгизилет;

— өздүк аптекадагы же кошуундар сумкасынан ууга каршы (афин, будаксим) антиidot жиберилет;


— ИПП-8, ИПП-10 жана башка каражаттар менен толук эмес иштөө берүү өткөрүлөт;

— жабыркагандарга көрсөтмө боюнча жасалма дем алдырылат;

— жабыркаган очоктон чыгып кетилет (алып кетилет);

— жабыркагандар тездик менен медициналык пунктка санитардык же башка транспорттордо, коргонуу каражаттарында (оболу, оор жабыркагандар) эвакуацияланат.

Уулануунун алгачкы клиникалык белгилери пайда болушу менен (көз карегинин тараюусу, миоз, дем алуунун оордошу ж.б.) фосфорорганикалык




80-сүрөт. Шприц-тюбик: 1 — антидот салынган пластмассалуу тюбик; 2 — антидот; 3 — канюла; 4 — мембрана; 5 — ийне; 6 — калпакча.

ууландыруучу заттарга каршы антидот щприц-тюбик (80-сүрөт) менен өзүнө өзү же өз ара көмөк көрсөтүү аркылуу тери астына же булчундар арасына жиберилет.

Антидотту булчун арасына жиберүү үчүн кырлуу тегеректи канюладагы (3) оюгу бойлоп чектегичке тийгенге чейин сүрүлөт жана күч менен 2—3 жолу бурагат. Мында инъекция ийнесинин ички бөлүгү (4) пластмасса тюбиктеги парданы тешет, ийнени (5) бекитип турган калпакча (6) алынат, кийин тюбикти (1) негизинен кармап туруп, ийненин учунда суюктук (2) пайда болгонго чейин абаны кысып чыгарат жана жабыркаган кишинин териси астына же булчундары арасына ийне сайып киргизилет жана суюктук жиберилет (81-сүрөт). Щприц-тюбикте суюктуктун азыраак бөлүгү калаарын эсте сактоо керек.

Щприц-тюбик иштетилгендөн соң жабыркаган кишинин чөнтөгүнө салып коюлат же төөнөгүчтүн жардамында кийим-кечегине тагып коюлат. Бул болсо антидот жиберилгендин билдириет.

Соңку кездери жабыркаган химиялык аймактарда пайдалануу үчүн көп жолу иштетиле турган автоматтык щприцтер иштеп чыгарылууда. Көп жолу иштетиле турган автоматтык щприцтерди ишке салуучу курулма, көп жолу иштетиле турган кабык жана бир жолу колдонула турган ууга-каршы эритме менен толтурулган стерилдүү капсуладан турат.



81-сүрөт. Пірип-тюбикти интегүү усулу.

Душман тараптан ууландыруучу заттарды колдонуу коркунучу туулганда, командирдин буйругунун негизинде фосфорорганикалык заттарга каршы эки даана таблетка «препарат П-6» профилактикалык антидоту суу менен ичилет, 5 саат өткөндөн соң дагы эки даана таблетка суу менен ичилет.

Текшерүүчү суроолор

1. Ядролук куралдын жарылуусу натыйжасында бөлүнүп чыккан өнүмдер менен жабыркаганда санитардык иштөө берүүнү өткөрүүнүш-чаралары эмнелердентурат?
2. Ядролук куралдын жарылуу очогунда дарытоо-эвакуация иш-чараларына эмнелер кирет?
3. Ядролук куралдын жарылуу очогунда көрсөтүлүп жаткан алгачкы медициналык жардамга эмнелер кирет?
4. Ууландыруучу заттар менен жабыркаганда толук эмес санитардык иштөө берүүнү өткөрүүнү тартибин айтып бер.

Все учебники Узбекистана на сайте **UZEDU.ONLINE**

5-болжынан жаңынан изданылған мемлекеттік көрсөтүүлүк китап

**ЖАРАНДЫК КОРГОНУУ МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТЫН
ЮШТУРУУ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ. ЖАБЫРКАГАН
АДАМГА АЛГАЧКЫ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ
КӨРСӨТҮҮНУ ЮШТУРУУ**

**5.1. Жарандык коргонуу медициналык кызматын уюштуруу
жана анын милдеттери. Жарандык коргонуунун аскердештирилген
медициналык түзүндөрүнүн мүнөздөмөсү жана милдети**

Мамлекеттік жарандык коргонуу — калкты, материалдык байлыктар о.э. айыл чарба объекттерин табигий, техногендик жана экологиялык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан, о.э., согуш доорунда жалпы кыргын куралы жана башка түрдөгү куралдардан коргоо максатында, тынчтык о.э. аскердик абалда ишке ашырыла турган жалпы мамлекеттик коргоо чараларынын системасынан турат.

Жарандык коргонуу түрдүү жабыркоо очокторунда куткаруу, шашылыш калыбына келтирүү иштерин уюштурат жана ишке ашырат. Мына ушул иш-чараларды аткаруу үчүн мамлекеттік масштабында, Каракалпакстан Республикасы, облус, шаар, район жана айыл чарбасынын башка объекттеринде Жарандык коргонуу штабдары жана кызматтары түзүлөт. Учурда бул штабдын курамында медициналык кызматка да өзгөчө маани берилет.

Жарандык коргонуу медициналык кызматы (ЖКМК)нын негизги милдеттери:

- жарадар жана оорулууларга бардык түрдөгү медициналык жардамды өзубагында көрсөтүү, алардын саламаттыгын мүмкүн болушунча тезирээк калыбына келтирүү жана эмгек өндүрүшүнө кайтаруу максатында аларды дарылоо;

- элдин санитариялык жактан жакшы абалда болушун камсыздоо жана душман тараптан жалпы кыргын куралдары колдонулушун ынгайсыз санитариялык кесепеттерин жоюу боюнча санитариялык-гигиеналык иш-чараларды аткаруу менен бирге эпидемияларга каршы иш-чараларды уюштуруу;

- калк арасында жугуштуу оорулардын пайда болушу жана таралышынын алдын алуу.

ЖКМК тынчтык доорундагы саламаттыкты сактоо мекемелери базасында, алардын кайсы мекеме же ишканаларга караштуу болушунан көз карандысыз түрдө, аймактык-өндүрүштүк принцибине ылайык түзүлөт.

Тийиштүү саламаттыкты сактоо мекемелеринин жетекчилири ЖКМК башчылары эсептелет. Медициналык күчтөр жана каражаттарга жетекчилик

кылыш баруу үчүн башчылардын алдында медициналык кызмат штабдары түзүлөт, бул штабдардын курамына саламаттыкты сактоо системасынын жетекчи кызматчылары кирет.

Жарандык коргонуу медициналык кызматынын бардык күч жана каражаттары душман тараптан жалпы кыргын куралдары жана башка чабуул каражаттары колдонулганда, калкка медициналык жардам берүүнү уюштурууга арналган болуп, алар тынчтык мезгилинде даярдап барылат. Мына ушул милдеттерди аткаруу үчүн ЖКМК аскердештирилбegen медициналык түзүмдөрүн жана медициналык мекемелерди ишке даярдап барат, о.э., тынчтык убагында бар болгон дарылоо, профилактика жана санитария-эпидемиология мекемелеринен жергилиткүү шарттарда пайдаланууну пландаштырат.

Жарандык коргонуунун аскердештирилбegen медициналык түзүмдөрүнө төмөнкүлөр кирет:

- башчы жана санпостчулардан турган санитария посту (СП);
- медициналык кызмат дружинасы, мунун курамына төмөнкүлөр кирет: дружина башчысы, саясий жетекчи, байланышчы, сандружиначылар (булар төрт кишиден турган звенолорго бириктириллет);
- тынчтык убагындагы дарылоо-профилактика мекемеси базасында уюштурулган алгачкы медициналык жардам берүү бөлүмү;
- тынчтыкубагында бар болгон санитария-эпидемиология станциялары базасында түзүлө турган эпидемияга каршы көчмө бөлүм.

ЖКМКнын медициналык мекемелери катарына төмөнкүлөр кирет: иргеп алуу-эвакуация госпиталдары, борбордук ооруканалар, адистештирилген жана көп тармактуу ооруканалар.

Бул мекемелер шаардын сыртында жайгашкан болот жана оорукана коллекторлоруна бириктирилlet. Бир нече оорукана коллекторлору оорукана базасын түзөт.

5.2. Күйүү; тоңдуу жагдайлары жана башка кайгылдуу окуялар болгондо алгачкы медициналык жардам корсөтүү

Күйүүдө алгачкы медициналык жардам көрсөтүү

Күйүү — жогорку температура (терминалык күйүү), химиялык заттар (химиялык күйүү), рентген жана күн нурлары, ядролук бомбалардын жарылуусундагы нурлануу (нурдан күйүү), электр тогу таасиринен пайда боло турган тканцардын жабыркоосу.

Термикалык күйү — денеге жогорку температура (жалын, кайнаган суу, ысык суюктук, газ, чок болгон о.э. эритилген металлдар ж.б.)нын түздөн-түз таасиринен келип чыгат. Жаракаттануунун оор-женилдиги таасир этип жаткан температуралын жогорулугу, таасир этүү мөөнөтү, күйгөн бөлүктүн чон-кичүүлүгү жана күйгөн бөлүккө байланыштуу болот. Басым астындагы жалын жана буунун таасиринде оор күйүү учурлары күзөтүлөт. Бул абалда атмосфера менен байланышта турган ооз көндөйү, трахея жана башка мүчөлөр күйүшү мүмкүн. Көбүнчө кол, бут жана көз, дene о.э. баш күйөт.

Күйүнүн оор-женилдиги анын канча жайга тараалгандыгы жана тулкунун кандай терендикте жабыркагандыгына байланыштуу. Күйгөн жай канчалык чон жана жараат терен болсо, ооруулунун өмүрү үчүн кооп ошончо чон болот. Тулкунун 1/3 бөлүгү күйгөндө көбүнчө ноокас (орулуу) каза болот. Жабыркаган жайдын терендигине карай, күйүктүн төрт даражасы бар.

I даражалуу күйү (эрitema) теринин кызырышы, шишиги жана воруу менен келип чыгат. Күйүнүн бул женил даражасы териде ооруунун күчөшү менен мүнөздөлөт. Сезгенүү абалдары кыйла тез (3—6 күнде) өтүп кетет. Кийинки күндердө териде кабык таштоо күзөтүлөт.

II даражалуу күйү (ыйлаакчалардын пайда болушу) бир кыйла олуттуу байкалган сезгенүү реакциясынын күчөшү менен мүнөздөлөт. Катуу ооруу теринин кызырышы жана эпидермис катмары көчүп, тунук же күңүрт суюктук менен толгон ыйлаакча (шарча) пайда болушу менен өтөт. II даражалуу күйүдө теринин терен катмарлары жабыркабайт. Ошондуктан күйгөн жайга инфекция түшпесө, бир жумадан кийин, теринин бардык катмарлары айыгып, тырык калбайт. 10—15 күн өтүп, ооруулуу таптакыр айыгат. Үйлаакчаларга инфекция түшкөндө калыбына келүүсү кескин бузулат жана күйгөн жай акырын бир канча убакыттан соң айыгат.

III даражалуу күйү теринин бардык катмарлары некрозго учурайт (жансызданат). Тери клеткаларындагы белок жана кан уюп калат. Катуу кабык пайда кылат, кабык астында жабыркаган жана жансызданган ткандар болот. III даражалуу күйгөн жай тырык болуп экинчилик тартиптө айыгат. Жабыркаган жайда гранулалык ткань өнүгөт. Ал тутумдаштыруучу ткан менен алмашып, терен жайгашкан жылдызсымал тырык пайда кылат.

IV даражалуу күйү (көмүрлөнүү) тканга аябай жогорку температура (вольт жаасынын жалыны, эриген металл) таасиринде пайда болот. Бул күйүнүн эн оор формасы болуп, тери, булчун, тарамыш, сөөк жана башкалар жабыркайт.

Күйүнүн III жана IV даражасы секин айыгат жана күйгөн жайдын терисин көчүрүп өткөрүү жолу менен гана жабууга болот.

Күйүү оор ксепеттерди келтирип чыгарат. Бул абал, бир тараптан, борбордук нерв системасындагы өзгөрүүлөр (ооруудан шокко түшүү), экинчи тараптан, кан жана ички органдардын функциясындагы өзгөрүүлөр (интоксикация) дүн айынан келип чыгат. Терминалык күйүүдө алгачкы көмөк көрсөтүү тартиби жогоруда айтып өтүлгөн.

**Суук алган, күндүн нуру жана жылуу жел урган, сууга чөккөн,
уулуу жылан жана курт-кумурскалар чаккандарга
алгачкы медициналык жардам**

Суук алышы (суук урушу) организм ткандарына төмөн температуранын таасир этүүсү натыйжасында ушул ткандардын жабыркаши менен мүнөздөлөт. Ткандардын температурасы 0°C тан жогору болуп турганда да суук алышы мүмкүн, айрыкча, күндөр ысып-сууп турганда ушундай болот. Бут кийимдин ным жана тар болушу, суук күндө, карда, суук жамғыр астында узак убакыт кыймылсыз туруп калуу суук алышын тездөтет. Көбүрөк кол-буттарды, айрыкча, буттарды суук ала турган болот. Суук таасир кылган маалда баштап ошол жай сайгылап, суук тийгени сезилет, ачышып турат, кийин териси агарып же көгөрүп, сезбей турган болуп калат. Кол же бут активдүү аракеттene албайт. Жабыркоонун канчалык терен жана көн жайылганын сууктун таасири токтогондон кийин, кээде бир нече күн өткөндөн кийин аныктаса болот (үшүк алган жай шишип, анда сезгенүү башталат же ткандар өлөт — некрозго учурайт).

Ткандардын канчалык терен жабыркаганына карай, үшүк алуусу төрт даражага бөлүнөт: женил (I), орточо оор (II), оор (III) жана аябай оор (IV) (82-сүрөт).



82-сүрөт. Үшүк алуунун коруңшүү.

Үшүк алуунун I даражасы тери кан айлануусунун калыбына келе турган бузулуулары абалындағы жабыркоо менен мұнөздөлөт. Жабыркаган кишинин териси агарып, бир аз шишиген, сезгичтиги кескин төмөндөгөн же таптакыр жоголгон болот. Жылтыудан соң тери көгүш-кызыл түскө кирет, шишик азаят. Мында көбүнчө лықылдаган ооруу болот. Сезгенүү (шиш, кызаруу, ооруу) бир нече күнгө чейин сакталып, аста-секин жоголот. Кийинчерәэк теринин кабык таштоосу жана кычышуусу күзөтүлөт. Үшүк алган жай көбүнчө суукка чыдамсыз болуп калат.

Үшүк алуунун II даражасы тери бетиндеги катмарларынын некрозу менен пайда болот. Жылтыудан соң жабыркаган кишинин агарган териси кызыл-көгүш түскө кирет. Дароо ткандардын шишиги өнүгүп, үшүк алган жайдын айланасында тунук же ак түстүү суюктук менен толгон ыйлаакчалар пайда болот. Жабыркаган жайда кан айлануусу аста-секин калыбына келет жана териде сезгичтик бузулушу узак убакытка чейин сакталып калышы мүмкүн. Бирок узак убакытка чейин бир кыйла ооруу болушу мүмкүн. Үшүк алуунун бул даражасында жалпы өзгөрүүлөр пайда болот: дene температурасы көтөрүлөт, табит жана уйку начарлайт. Бул жайдагы тери узак убакытка чейин көгүш, сезгичтиги төмөн болуп калат.

Үшүк алуунун III даражасы кандын камсыздалышынын бузулушу (тамырлар тромбозу), теринин бардык катмарлары жана жумшак ткандардын ар түрдүү терендигинде некрозго алып келет. Мында канчалык терен жабыркагандык аста-секин аныкталат. Алгачкы күндөрү тери некрозу катталат. Геморрагиялык жана кочкул конур түстүү суюктук менен толгон ыйлаакчалар пайда болот. Терен ткандардын жабыркоолору 3—5 күн өтүп, күчөп жаткан ным гангrena көрүнүшүндө аныкталат. Үшүк алуунун бул даражасында жалпы өзгерүүлөр кыйла көп чыгат. Мисалы, интоксикация ооруулунун катуу калтырап какшашы жана тердеши, маанайынын бузулушу, айланадагы окуяларга кайдыгер карашы байкалат.

Үшүк алуунун IV даражасы ткандардын бардык катмарларынын, сөөктөрдүн да жансызданышы менен мұнөздөлөт. Мында терен үшүк алууда тулкунун жабыркаган бөлүгүн жылтыып болбойт. Ал үшүгөн бойдан калат жана эч нерсени сезбейт. Тери кара суюктукка толгон шарчалар менен капиталат. Жабыркоонун чеги ақырын аныкталат. Демаркациялык сыйык 10—17 күн өткөндөн кийин пайда болот. Жабыркаган жайдын айланасы тез каарат жана кургай баштайт (мумуяланат). Некрозго учуралган жайдын көчүп түшүү жарайяны көпкө созулат (1—2 ай) жана жаракат аябай секин бүттөт.

Аба суук, айрыкча, шамал болуп турганда дene терисинин ачык жайларын бекитип алуу керек. Адам катуу суукта болгон учурда жүзүнүн ачык бөлүктөрүнүн сөзгичтигин тез-тез текшерип турушу керек. Үшүк алышина жол бербөө үчүн түрдүү сүртмө дарылар, б.а. бальзамдарды иштетүүнүн пайдасы жок.

Алгачкы медициналык жардам көрсөтүүдө жабыркаган адам жылуу үйгө алып кирилип, жылуу суулуу ваннага салынат, бирок мунун мүмкүнчүлүгү болбосо, аны ошол жайдын өзүндө сууктан этият кылып, ага жылуу чай, кофе ичирилет. Нымдуу кийим жана бут кийим мүмкүн болушунча кургагына алмаштырылат. Ткандарда өзгөрүүлөр башталбаган болсо (териде кабарыктар, эти өлгөн жайлар жок болсо), суук алган жайлар спирт, атыр менен сүртүлүп, пахта тампон менен же жууп, кургатылган колдор менен тери кызырып чыйканга чейин акырын сыйпаланат.

Жабыркаган адамдын ткандарында жогорудагы өзгөрүүлөр башталган болсо, мындай абалдарда жабыркаган жайлар спирт менен сүртүлүп, үстүнөн стерилдүү байлам менен байланап коюлат. Үшүкальышынын ар кандай даражасында да жабыркаган жайлардын терисин кар менен сыйпалоо сунушталбайт. Бул жабыркагандын абалынын начарлоосуна алып келиши мүмкүн.

Жылуу желдин урушу жогору температура узак таасир этүүсү натыйжасында бүткүл дene-мүчө өтө ашыкча кызып кеткенде башталат. Күндүн урушу да жылуу желдин урушунун бир түрү эсептелет. Күндүн нурлары ачык дeneге түздөн-түз таасир этүүсү натыйжасында адамды күндүн нуру урат. Ошол учурда организмди жел урат, б.а. терморегуляция изден чыгып, баш ооруусу пайда болот, адамдын кулактары шуулдап, башы айланат, алсырайт, көнүлү айланат жана кусат.

Оор абалдарда адамдын дene температурасы 40°C га чейин көтөрүлүп, жөөлүйт, көз карактери кеңейип кетет, деми тездеп, минутуна 35—40 ка чейин, пульсу болсо 140—160 ка чейин жетет, кээде адам эстен танып калат. Алгачкы медициналык жардамды көрсөтүүдө ооруулуну ысып кеткен жайдан алып чыгып, ысып турган кийимдерин чечип алуу, башын бийигирээк көтөрүп, жаткырып коюу керек. Башына жана жүрөк тушуна муздак нерсе басуу, нашатырь спиртин жыттатуу, көп суюктук — чай, кофе ичируү зарыл.

Эстеп тануу мээде кан айлануусунун кыска мөөнөткө изден чыгуусу менен өтө турган кан тамыр жетишсиздигинин бир көрүнүшү саналат. Мындай жагдай рухий жаракаттар, катуу баш оорусу убагында жана кан кетип турган убакта, ооруулар кескин аракеттенип, ордунан турган убакта болушу мүмкүн. Адам эстен танганда, жалпысынан, таптакыр шалдырап,

башы айланат, кулактары шуулдайт, көз алды карангылап, бир нече минут өзүн билбей калат. Оорулуу адам жыгылып түшөт, денеси агарып, тердеп турат. Пульсу начарлап, минутуна 40—60 жолудан согот.

Алгачкы медициналык жардам көрсөткөндө, ооруулунун бутун бир аз көтөрүп, жаткырып коюу (башы бийик турбагандай болушу керек), жакасын чечип, бетин муздак суу менен аарчуу, нашатырь спиртин жыттатуу керек. Адам өзүнө келе албай турган болсо, жасалма дем берүү керек.

Сүүда чоғүү деп, дем алуу жолдорунун суюктукка, көп бөлүгү сууга толуп калышына айтылат. Сууга чөккөн адамдын бронхтору жана өпкөсүнө суу кирип, дем алыши токтойт, кычкылтек жетишпестиги башталып, жүрек иши да токтоп калат. Мындай абалда мүмкүн болушунча тез суудан чыгарып алуу зарыл (83-сүрөт). Аны суудан чыгарып алгандан кийин белине чейин чечинтип, оозу менен мурдун ылай жана былжыр заттардан абдан тазаланат, тоголоктоп ороп бийигирээк кылышп коюлган нерсенин үстүнө же бир




Күткаруу үчүн барык көлдө бар каражаттардан пайдалан.




Оодарылтат кайыктан узаңса сүзүн кетсе, аны жооккес өзүнчүргүп жардам күт.



Чөгүп жаткан адамды кайыктыга жыгынан тана кайыкка тартып чыгар.



10 минуттун ичинде чоокон адамды суу астынай которуп чыгууда аракестицид токтоти.



Чөгүп жаткан адамдын озүндү кармиян калышына жол бербесе. Аны жооккес сүзүн алып чыгууда башын суудаг сыртка чыгып түрүшүнә конүлбүр.



Чоокон адамды жооккес чыгарып, ооз кондойун тазалат, аба жолунац, онкодон жана ашкапандын сууну чыгарып ташта.

83-сүрөт. Сууга чөккөн адамды күткаруу нунтартиби.

адамдын тизесине курсагы менен жаткырылат жана ошондон кийин көкүрөк көндөйүн басып, өпкөсү менен ашқазанындагы суу чыгарып ташталат. Кийин жабыркаган адамды чалкалатып жаткырып, дароо жасалма дем алдырууга жана жүрөктүү укалоого киришилет.

«Ооздон оозго» усуулунда жасалма дем алдыруу баарынан көп жардам берет (84-сүрөт). Мындај жасалма дем алдыруу жабыркаган адамдын дем алыши өзүнө келгиче улантылат. Дем алуу калыптанып, жабыркаган адам өзүнө келбесе, анда жасалма дем алдыруу жана жүрөктүү түздөн-түз укалоо өлүмдүн объективдүү белгилери пайда болгондон кийин гана токтолтулат (көз каректери көнөйип, көздөрдүн жарыкка таптакыр реакция бербеши, узак убакытка чейин жүрөктүн сокпой туруусу, өлүк тактарынын пайда болушу).

Дем алуу менен жүрөк иши калыбына келип, өзүнө келгенде жабыркаган адамдын денесин жылытуу аракеттери көрүлүшү, ага ысык чай ичируү жана медициналык мекемеге алып баруу керек.

Уулдуу жыландар: жөнөкөй кара жылан, гьюрза, көз айнектүү жана башка жыландар, о.э., каракурт жана тарантул сыйктуу жөргөмүштөрдүн чагышы өмүр үчүн кооптуу. Анда алгачкы медициналык жардамды дароо көрсөтүү керек. Жаракаттан соң 4—5 минут ичинде бир нече тамчы кан сыгып чыгарылат. Жаракаттан ууну соруп алуу үчүн ага кан соргуч банка коюлат. Ууну ооз менен соруп алып таштоого болбайт — адамдын ооз былжыр челинде жабыркоолор же оорулуу тиштери болсо, бул кооптуу. Жылан (гьюрза, көз айнектүү жылан) чаккан адамга жылан чакандан кийин бир saatтан кечиктирбей антигьюрза вакцинасынукол кылуу зарыл. Мындај вакцина болбосо, жылан чаккан жайды күйүп турган ширенке менен күйгүзүү сунушталат. Сорулуп өтүүгө үлгүрбөгөн уу талкаланып кетет. Адамды бал аары, түктүү аары, сары аарылар чакканды, жаракаттан аары найзасы алып



84-сүрөт. «Ооздон оозго» усуулунда жасалма дем алдыруу.

ташталып, үстүнө нашатырь спирти аралаштырылган суу менен нымдап коюп коюлат.

Байлоонун тұрлору, аларды қоюунун әрежелері. Байлам жаракатты бекитип, байлап кою үчүн колдонула турған материал. Байламды жаракатка кою жарайына *байлоо* деп айтылат. Байлам эки бөлүктөн: жаракатка такалып турған ички жана байламды тутуп, кармап туруучу сырткы бөлүктөн турат. Байламдын ички бөлүгү стерилдүү болушу керек.

Бириңчи жолу коюп байланы турған байлам *бириңчилик стерилдүү байлам* дейилет. Байламдарды кою убагында ашыкча ооруу болбостуғуна аракет кылуу зарыл. Бинтти он колдо кармаг, сол кол менен болсо байламды тутуп туруу жана бинт оромдорун ондоп баруу керек. Бинтти байламдан үзбөстөн туруп, солдон онго карай, жайып барылат жана кезектеги ар бир орому менен алдыңкысынын жарымына чейин калтап оролот. Кан айланышына тоскоолдук кылбоо үчүн байламды катуу баспай турған (басып тура турған атайын байлам кою керек болуп жаткан абалдардан сырткары) жана жаракаттан түшүп кеппестиги үчүн анча кыспастан коюлат.


Бириңчилик байламды коюудан мурда, жаракатка булганыч нерсе түшүрбөй жабыркаганга оору бербеген абалда жаракатты ачып, жылаңачтоо керек. Жаракаттын оор-женилдиги, аба жана жергиликтүү шартты эсепке алып, үстүнкү кийим чечип алынат же кыркып ташталат. Кийим баштап саламат тараалтанды, кийин жабыркаган тараалтанды.

Аяздуу убактарда жабырлануучу үшүп калbastыгы, о.э., абалы оорлорго шашылыш түрдө алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндө, кийимдин жаракат аймагындағы бөлүгү кыркып алынат. Жаракатка жабышып калган кийимди үзүп алууга болбайт, аны кайчы менен секин кесип алуу жана байлам кою керек. Чечип алынган кийимди тескери тартипте: мурда жабыркаган тараапка, кийин болсо соо тараапка кийгизилет.

Баш жана кокүрокко стерилдүү байламдар коюу. Баш жабыркаган убакта, ар түрдүү бинт байламдар, жоолуктар, стерилдүү салфеткалар жана жабышкак пластырдан пайдаланып, байлап кою мүмкүн.

Баштын чачтуу бөлүгү жаракатына «чепес» байлам коюлат (85-сүрөт). Мындаиды байлам бинт менен төмөнкү жаакка байлап бекемделет. Бинттен 1 метрдей кылышып кыркып алынып, ортосу жаракатты жаап турған стерилдүү салфетканын үстүнө, баштын үстүнкү бөлүгүнө коюлат, анын учтары кулактардын алдынан тик ылдый түшүрүлүп, тыгыздап тартып турулат. Баштан тегерете айландырып кармаг турруучу бинт өткөрүлөт, кийин түйүлө

*Книга представлена исключительно в образовательных целях



85-сүрөт. Бантты «чепес» көрүнүшүндө байлоо.

турган жайга жеткенден кийин бинтти ушул жайдан кайтарып, кыйышык абалда чокуга карай алып барылат.


Бинт экинчи жактан да түйүлө турган жайдын айланасынан кайтарылып, кыйышык абалда мандайга карай жүргүзүлөт. Ушундай түрдө бинтти бир жолу чокудан жана кийинки жолу мандайдан өткөрүп жана ар жолу тике жүргүзүп барып, баштын бүтүн чачтуу бөлүгү бекитип чыгылат. Ушундан кийин бинтти 2—3 жолу тегерете айландырып ороп, байлам бекемделип коюлат. Түйүндүн учтary ээк астынан көпөлөк сымал кылышп байланат.

Адамдын моюну, тамагы же башынын арты жаракаттанган болсо, бутсымал байлам коюлат (86-сүрөт). Баштап бинтти башка тегерете айландырып байланат, соң сол кулактын үстү жана артынан аны кыйышык багытта моюнга карай ылдыйга түшүрүлөт.

Кийин бинт моюндин он каптал бетин бойлой барып, алдыңкы бетин бекитет жана баштын артына кайтып келет, он жана сол кулактан жогорураак өтүп, алдыңкы оромдорун кайталайт. Башты тегерете айландырып бинт менен ороп, байлам бышыктап коюлат.



86-сүрөт. Бантарты айланасын бут сымал кылышп байлоо.



87-сурөт. Бапты «жұғөн» көрүнүшүндө байланыс.


Башта чон жаракаттар пайда болғанда, жұз айланасы жаракаттанғанда «жұғөн» көрүнүшүндө байлам койғон он (87-сүрөт). Бинтти бешенесинен 2—3 жолу айландырып кармап тұра турған қылыш ороп алғандан кийин баш артынан моюн жана эәкке карай жүргүзүлөт, баш арты менен баштын үстүнөн өткөрүп бир нече жолу тикелей оролот, сон бинт эәк астынан өтүп, баш арты бойлоп барат жана кийин аны мурдагыдай қылыш дагы айландырып оролот. Бет жаракаттанған болсо, кошумча оромдор қылыш, жүздүн баарын бекитип ороо мүмкүн.

Мурун, маңдай жана баш арты жаракатында жұғөнсымал байламдан пайдаланылат (88-сүрөт). Байлам астынан жаракатталған жерге стерилдүү салфетка же бинт коюлат.

Кокүрокко спираль же бутсымал байлам коюлат. Спираль байлам коюу үчүн (89-сүрөт, а) бинттин уч жағынан болжол менен 1,5 м узундукта кесип алынып, аны соо желкеге салынат жана көкүрөктө кыйышқ қылыш асып коюлат. Бинтти спираль түрүндө жүргүзүп, көкүрөк көндөйүнүн арка жағын



88-сүрөт. Жұғөнсымал байлам: а — мурунду; б — маңдайды; в — эәкти байлоо.



89-сүрөт. Кокүрокту байлоо: а — спираль сымал; б — бут сымал.

астынан баштап бинттеп чыгылат. Бинттин эркин асылып турган учтары байланат.


Кокүрокко бут сымал байламды бинтти (89-сүрөт, б) кармап тура турган кылыш 2—3 жолу айландырып ороо жолу менен ылдыйлатып салып барылат, соң арканын он жагынан сол желкеге өткөрүлөт, кийин кармап тура турган кылыш айландырып оролот, төмөндөн он желкени ашып, дагы көкүрөк көндөйү айландырып оролот; айландырып оролгон соң бинт оромунун учу төөнөгүч менен бекемдеп коюлат.

Кокүрок коңдојын тенин откон жаракат болгондо, герметикалык (окклизиондук) байлам коюлат. Баштап жаракатка 3—4 кабат кылыш стерилдүү салфетка же стерилдүү бинт, кийин бир кабат пахта, соң аба өткөрбөй турган бир бөлүк кездеме (өздүк байлоо пакетинин резина синдирилген сырты, жабышқақ пластыр тасмалары, клёнка) коюу жана таңып бинттеш керек. Аба өткөрбөй турган кездеме жаракатты толук каптап, четтеринен 1—2 см чыгып тура турган болушу керек.

Баш же кокүрктиң чоң жайлары күйгөндө косынка байлам баарынан көрө көбүрөөк абайлоочу болот. Күйгөн жайдын үстүнө стерилдүү салфеткалар жабылып, 90-сүрөттө көрсөтүлгөнүндөй таңып байлап коюлат.

Курсак жана колго стерилдүү байламдар коюу. Курсак айланасы жаракаттары арасында курсакты тешип киргени өмүр үчүн баарынан көрө көбүрөөк кооптуу. Мына ушундай жаракатта ички органдар, ичек майлары жана ички май сыртка чыгып калышы, аябай көп кан жоготушу мүмкүн.


Ички органдар чыгып калган болсо, аларды курсак көндөйүнө кайтарып түшүрүп коюуга болбой. Чыгып калган ички органдардын айланасындагы жаракатты стерилдүү салфетка же стерилдүү бинт менен ороп бекитип коюу керек. Салфеткага жумшак пахта-марлялуу алкак коюу жана байламды көп катуу кысып байлабоо керек. Курсакка тешип кирген




90-сүрөт. Кокүрокту косынка менен байлоо.

жаракаты болгондорго суу ичирүүгө болбойт, эриндерин гана нымдал туруу мүмкүн. Курсактын жогорку бөлүгүнө стерилдүү байлам коюлат, мындай бинт ылдыйдан жогоруга карай айландырып ороп чыгылат. Курсактын төмөнкү жагына спираль байлам коюла турган болсо, түшүп кетет, ошондуктан мында курсак жана аланын айланасына машак сымал байлам коюлат (91-сүрөт, *a*, *b*). Мындай байлам курсакты бинт менен айландырып ороодон башталат, сон бинт сандын сырткы айланасы бойлоп аны ороп өтөт жана кийин курсакты дагы айландырып ороп барат.

Колго, адатта, спираль, машак сымал жана бут сымал байламдар коюлат. Бармакка спираль байлам коюу (92-сүрөт, *a*) алакандын үстүн айландырып ороп алуудан башталат, сон бинтти кол манжасынын артынан тырмак фалангасына алып барылат жана бармактын учунан негизине чейин бинт

91-сүрөт. Курсактын томонкү айланасы (*a*) менен аланын айланасын (*b*) машак сымал кылыш байлоо.



92-сурөт. Байламдар: а — бармакты спираль сымал кылышп байлоо; б — кол манжасын бут сымал кылышп байлоо; в — чыканак муунуп спираль сымал кылышп байлоо.

спираль кылышп ороп чыгылат, дагы кол манжасынын артынан өткөрүп, бинтти алакан үстүнө байлап коюлат.

Кол манжасынын алакан же арт жагы жабыркаганда, бут сымал байламды алакан үстүндө кармап тира турган ором салуудан башталат. Андан сон бинт 92-б сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылышп, колманжасынын артынан алаканына алып өтүлөт. Ийин жана билекке спираль сымал байламдар салынат, мындай бинтти тез-тез кайрып, ылдыйдан жогоруга ороп барылат.

Чыканак муунуна байлам (92-сүрөт, в) бинтти спираль сымал кылышп ороп салынат, мындай бинт оромдору чыканак чункурчасында кесилиширилип, бир жолу билекке, дагы бир жолу желкеге салышп барылат.

Ийин муунуна байлам салууда (93-сүрөт) бинтти мурда соо жагындагы колтук асты чункурунан көкүрөк жана аркадан колтук асты чункуру ошол бетин бойлой жабыркаган желкенин сырткы бөлүгүнө өткөрүп, соо колтук



93-сүрөт. Ийин муунуп байлоо.



94-сүрөт. Таманды байлоо.

асты чункуру ошол аркадан алып келинет жана муундун баары жабылганга чейин бинт оромдору кайталанат, бинттин учу көкүреккө төөнөгүч менен бекемделип коюлат.

Билек же ийин чокусунан кан кетүүсү токтолтулгандан кийин косынка байлам салып байланат. Косынканын астына жаракаттын бетине стерилдуу салфетка жана бир кабат пахта коюлуп, косынка жоолук менен бекем байланат.

Бут манжасы жана балтыр айланасына байлам буттан бут кийимди чечип алгандан кийин коюлат. Таман айланасына байлам (94-сүрөт) коюуда бинттин алгачкы оромун таманынын баарынан көрө көбүрөөк томпоюп чыгып турған жайынан өткөрүп салынат, кийин бинттин алгачкы оромундан кезеги менен жогоруга жана ылдыйга алып оролот, байламды бекемдеп коюу үчүн бинтти кыйышык жана сегиз сымал кылыш жүргүзүп ороп барылат.

Балтыр-манжа муунуна сегиз сымал байлам коюлат (95-сүрөт). Бинтти кармап туруучу алгачкы ором кызыл ашыктан жогору кылыш салынат, сон ылдыйга, буттун асты жагына өткөрүп, бут манжасы оролот, кийин бинтти бут манжасынын арка айланасынан кызыл ашыктан жогору кылыш жүргүзүлөт кайра бут манжасына, сон кызыл ашыкка кайтарып келинет, бинтти кызыл ашыктан жогоруда айландырып ороп, учу бекемделип коюлат.

Балтыр менен санга стерилдуу байламдарды кудум билек менен желкеге салынгандай кылыш коюлат.



95-сүрөт. Балтыр-манжа муунуп
сегиз сымал кылыш байлоо.

Тизе муунуна байлам салууда мурда тизе көзүн айландырып байлап алынат, кийин болсо, бинтти такым чункурунда кесилиштирип, бир жолу ылдыйга, дагы бир жолу жогоруга кылып ороп барылат.

Кандайдыр бир жабыркоодон бут үзүлүп кеткенде, оболу, жгут же бурама салуу жолу менен кан токтотулат, кийин болсо ооруну калтыруучу укол жасалып, буттун үзүлгөн жери байлап коюлат. Жаракатка пахта-марля жаздыкча коюлуп, үстүнөн бинтти бир жолу айландырып, кийинки жолу узунунан алып, жаздыкчасы буттун үзүлгөн жерине бышыктап байланат.

Текшерүүчү суроолор

1. ЖКМК системасында аскердештирилбесен кандай медициналык структуラлар болот?
2. Санитария посттору жана медициналык дружиналар кандай мислдерди аткарат?
3. Жарандык коргонуунун «Аба коркунучу», «Радиациялык коркунуч», «Химиялык коркунуч» кабарлары эмис үчүн белгиленгсөн?
4. Күйүүде алгачкы медициналык жардам көрсөтүү тартибин айтып бер.
5. Үшүк алганда көрсөтүлө турган алгачкы медициналык жардам эмнелерден турат?
6. Адамдын эстен тануусунда кандай алгачкы көмөк берилет?
7. Адамды күндүн нуру урганда жана жыл урганда кандай алгачкы жардам берилет?
8. Сууга чөккөндө алгачкы медициналык жардам эмнелерден турат?
9. Адамды уултуу жылан жана күрт-кумурсалар чагып алганда кандай алгачкы жардам көрсөтүлөт?
10. Байтам жана байтоо деген эмис?
11. Түрдүү жаракаттарда көрсөтүлө турган алгачкы медициналык жардам жана байтоолор коюу тартибин көрсөтүп бер (мугалым тандаган жаракатка көрө).

ТЕРМИНДЕР

Авария — курулмалар жана (же) чыгаруу объекттеринде колдонула турган техникалык курулмалардын бузулушу, камсыздандыруу келишими амал қылган кезде болгон көзөмөлдөөгө болбой турган жарылуу жана (же) кооптуу заттардын бөлүнүп чыгуусу.

Жайылган сап — мында бөлүмдердүн бир же эки шеренгага Жобо же командир белгилеп койгон аралыкты сактаган түрдө тизилүүсү. Жайылган сап текшерүү, эсептөө, кароо иштери, парад, о.э., башка зарыл учурларда колдонулат.

Жарандык коргонуу күчтөрү — куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды ишке ашыруу учун түзүлгөн жарандык коргонуунун аскердик белүктөрү, жалпы жана атайын аймактык, функционалдык жана объекттик структуралары.

Жетекчи — белгилүү бир багыт боюнча аракеттенүүчү биринчи аскердик кызматчы (бөлүм). Калган аскердик кызматчылар (бөлүмдөр) жетекчилерге карай өз аракет багытын белгилеп аlyшат.

Жүрүү сабы — мында бөлүм же бөлүмдердүн Жобо же командир белгилеп койгон аралыкты сактаган түрдө коллоналарга тизилүүсү. Жүрүү сабы бөлүмдердүн маршын аткарууда, салтанаттуу марш жана ыр менен өтүү сыйктуу бир орундан экинчи орунга которулуусу, о.э., башка зарыл абалдарда колдонулат.

Катар — эки аскердик кызматчынын шеренгада удаалаш турушу. Эгерде биринчи шеренгада турган аскердик кызматчынын артында эч ким турбаса, мынтай катар толуксуз эсептелет. Эки шеренга артка бурулган убакытта толуксуз катарда турган аскердик кызматчы алдыңкы шеренгага өтөт.


Колонна — аскердик кызматчылар жана бөлүмдердүн Жобо же командир белгилеп койгон аралыкты сактаган түрдө удаалаш туруусу.

Кол салуу — чабуулга өтүү убагында оперативдүүлүк менен душмандын алгачкы позициясын ээлөөгө каратылган жоокерлердин аракеттери.


Коргонуу курулмалары — элди жана өндүруш кызматчыларын заманбап кыргын каражаттарынан коргоого арналган атайын инженердик курулмалардын комплекси.

Пестициддер — өсүмдүк зыянкечтери, оорулары жана отоо чөптөргө карши күрөштө иштетиле турган химиялык заттар, о.э., айыл чарбасы өсүмдүктөрүнүн өнүгүшүүнүн регуляторлору жана дефолианттары.


ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕР




— группа командири




— улук аткыч




— сектия командири




— пулемётчу




— мээлсгич




— айдоочу




— мерген




— гранатамётчу




— аткыч



— гранатамётчуунун жардамчысы



— механик айдоочу



— группа командиринин орун басары

ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР

1. *И.А. Каримов.* O‘zbekiston kelajagi buyuk davlat. — Т., «O‘zbekiston», 1992.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. — Т., 2008.
3. Учебник. Военная топография. — М., 1990.
4. Учебник сержанта танковых войск. — М., «ВИ», 1989.
5. Учебник сержанта мотострелковых войск. — М., «ВИ», 1989.
6. Учебник. Тактика мотострелковой, танковой роты и батальона. — М., «ВИ», 1986.
7. Боевой устав Сухопутных войск. Часть II. Батальон, рота. — М., «ВИ», 2001.
8. Огневая подготовка. Материальная часть стрелкового оружия, наступательных и оборонительных гранат. Часть 1. УБП. — М., 2003.
9. Начальная военная подготовка. — М., «Происвещение», 1985.
10. Приёмы и способы действий солдата в бою. — М., «ВИ», 1988.
11. *Ю.А. Науменко* и др. Подготовка офицеров запаса сухопутных войск. — М., «Воениздат», 1989.
12. Otish tayyorgarligi (окуу колдонмо). — Т., «Sharq», 2004.
13. Начальная военная общевойсковая подготовка. Учебное пособие. МО РУз. — Т., 2005.
14. Начальная допризывная подготовка. Окуу колдонмосу. II бөлүм. ӨзР Жогорку жана атайдын орто билим берүү министрлиги. — Т., 2005.
15. Рекомендации по подготовке и ведению боевых действий во внутреннем вооружённом конфликте. — М., 2004.
16. Система вооружённой борьбы в тактическом звене. Усулдук колдонмо. ГШ ВС РФ. — М., «ВИ», 2004.
17. Наставление по физической подготовке в ВС РУз. (НФП-97). — Т., 1997.
18. Boshlang‘ich umumqo‘sishin harbiy tayyorgarligi. Окуу колдонмо. Өзбекстан Республикасынын Коргоо министрлиги. — Т., «Sharq», 2005.
19. Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik. 1—2-бөлүктөр. Окуу колдонмо. — Т., «ILM ZIYO», 2009.
20. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy Nizomlari. — Т., «O‘zbekiston», 1996.
21. Saf tayyorgarligi nizomi. 2013-yil 28-oktabr №13/34/6/84 Qarori bilan tasdiqlangan.
22. *Ф.А. Абдуллаев, Э.Х. Расулов, А.Р. Рахманов.* Qurolli to‘qnashuvlar huquqi. — Т., «Adolat», 2001.
23. *И.К. Абдукарилов.* Men general bo‘laman. — Т., Cho‘lpon атындагы басма-полиграфиялык чыгармачылык үйү, 2001.

24. Vatan himoyasi — muqaddas burch. — Т., «O‘zbekiston», 2001.
25. Armiya davlat tayanchi, tinchlik kafolati. — Т., Коргоо министрлигиги, 2004.
26. X.Жораев. Chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash. — Т., «Sharq», 2004.
27. Xalqaro gumanitar huquq. Jeneva konvensiyalari to‘plami. — Т., «Adolat», 2002.
28. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishning huquqiy asoslari. Өзбекстан Республикасы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргону институту. Нормативдик-үкүктүк документтердин жыйнагы. 1-том. — Т., 2017.
29. Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishning huquqiy asoslari. Өзбекстан Республикасы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргону институту. Нормативдик-үкүктүк документтердин жыйнагы. 2-том. — Т., 2017.
30. Tinglovchilar uchun fuqaro muhofazasi masalalari bo‘yicha o‘quv qo‘llanmasi. Өзбекстан Республикасы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргону институту. — Т., 2008.
31. Sanitariya yo‘riqchilari uchun o‘quv qo‘llanma. Коргоо министрлигинин басма белгүмү. — Т., 2012.
32. Гражданская защита. Учебное пособие. — М., 1977.
33. Учебное пособие для слушателей по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций. МЧС РУз. Институт гражданской защиты. — Т., 2009.
34. В.В. Мясников. Защита от оружия массового поражения. — М., «Воениздат», 1989.
35. Это должен знать каждый. Памятка для населения. — М., 1984.
36. Подготовка и обучение команд добровольных общественных спасателей. (Пособие для тренеров по обучению добровольных спасателей.) Ташкентский государственный технический университет. Международная стратегия ООН по снижению бедствий. — Т., 2008.
37. Первая медицинская помощь на месте происшествия. (Ыктыярдуу күткүаруучулар үчүнокку колдонмо.) Ташкент мамлекеттик техникалык университети. БУУ жакырычылыкты төмөндөтүү боюнча эл аралык стратегиясы. — Т., 2008.
38. Международное право ведения военных действий. Гаага конвенцияларынын жана башка эл аралык документтердин жыйнагы. — М., Кызыл чырым Эл аралык Комитети, 2000.
39. Учебно-методические материалы по международному гуманитарному праву. Для преподавателей и студентов общественно-гуманитарных дисциплин. Выпуск 1. — Т., А.Кадырий атындагы Элдик мурастар басмасы, 2003.

МАЗМУНУ

Алты сөз.....	3
---------------	---

1-БӨЛҮК ЖАРАНДЫК КОРГОНУУ. ӨМҮР КООПСУЗДУГУНУН НЕГИЗДЕРИ. КООПСУЗДУК ЖАНА ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДА АДАМДЫН КОРГОНУУСУ

1-бөлүк. ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАРДЫН АЛДЫН АЛУУ ЖАНА АРАКЕТТЕНҮҮНҮН БИРДИКТҮҮ СИСТЕМАСЫН ҮЮШТУРУУ

1.1. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана аракеттенүүнүн мамлекеттик системасы (ӨКМС).....	4
1.2. Мектептөс өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу аракеттери планынын түзүлүшү.....	11

2-бөлүк. АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН ТЕРС ТААСИРЛЕРИНДЕ, ЖУГУШТУУ ЖАНА ЖУГУШТУУ ЭМСС ООРУЛАРДА САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО

2.1. Айлана-чейрөнүн адам организмине терс таасири.....	12
2.2. Негизги жугуштуу жана жугуштуу эмсс ооруларга себеп болуучу кооптуу факторлор.....	14
2.3. Тамак-аш азыктары жана суу менен байланыштуу кооптуу факторлор.....	16

3-бөлүк. ЗАМАНБАП КҮЖҮРМӨН ЖАБЫРКАТУУЧУ КАРАЖАТТАР

3.1. Ядролук курал.....	18
3.2. Химиялык куралдар.....	23

3.3. Биологиялык (бактериологиялык) куралдар жана оору таратуучу микробдор.....	31
3.4. Заманбап жөнөкөй кыргын куралдары.....	32

**4-бөлүм. ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР БОЛГОНДО КАЛКТЫ
КОРГООНУН НЕГИЗГИ ИШ-ЧАРАЛАРЫ**

4.1. Өзгөчө кырдаалдарда кабар берүүнүн бирдиктүү системасы.....	34
4.2. Дем атуу мүчөлөрү жана терини коргоо каражаттары.....	39
4.3. Элдикоргоонун инжинердиккаражаттары (далдажерлер).....	45
4.4. Радиациядан жашынуу жайтары, жер төлө жана башка жайтарды коргоо имараттарына ыңгайлаштыруу.....	48
4.5. Өзгөчө кырдаалдарда айбан жана айыл чарба өсүмдүктөрүн коргоо	51
4.6. Куткаруу иштерин уюштуруу, өткөрүүнүн истиздери жана алып баруу усулдары. Куткаруу иштеринин максат жана мааниси.....	56
4.7. Зыянсыздандыруу. Адамдарды санитардык текшерүүдөн өткөрүү	60
4.8. Өзгөчө кырдаалдарда эвакуаця чараларын уюштуруу жана өткөрүү.....	62

II БӨЛҮК. САПКА ТУРУУ ДАЯРДЫГЫ

**1-бөлүм. КУРАЛСЫЗ АТКАРЫЛА ТУРГАН
САПТЫК АМАЛДАР ЖАНА АРАКЕТТЕР**

1.1. Турган ордунда жана куралсыз аракеттисигендес аскердик учурашту.....	70
1.2. Саптан чыгуу жана сапка кайтуу. Башчынын алдына баруу жана анын алдынан кетүү.....	71

**2-бөлүм. СЕКЦИЯ ЖАНА ГРУППАЛАРДЫН САПКА
ТУРУУСУ. ЖҮРҮҮ САБЫ ЖАНА ЖАЙЫЛГАН САП**

2.1. Секциянын сапка туруусу. Жайылган сап.....	73
2.2. Жүрүү сабы.....	77
2.3. Группанын сапка тизилүүсү. Жайылган сап.....	78
2.4. Группанын сапка тизилүүсү. Жүрүү сабы.....	84

III БӨЛҮК. АСКЕРДИК КЫЗМАТЧЫНЫН**УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ*****I-бөлүм. АСКЕРДИК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ***

1.1. Аскердикокуу жайтары.....	86
1.2. Жогорку аскердик окуу жайтарына кабыл алуу тартиби жана эрсжелсри.....	92

***2-бөлүм. ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮ
КОШУУНДАРЫНДА ТАРБИЯЛЫК ЖАНА
КҮЖҮРМӨН САЛТТАРДЫН ОРДУ***

2.1. Командирлер, башчылар жана алардын өздүк курамды тарбиялоодогу орду.....	94
2.2. Өзбекстан Республикасы Куралдуу Күчтөрүнүн күжүрмөн салттары.....	95

IV БӨЛҮК. АСКЕРДИК ИШТИН НЕГИЗДЕРИ***I-бөлүм. ЖАЛПЫ КОШУУНДУН СОГУШТУК НЕГИЗДЕРИ***

1.1. Ыктымалдуу каршылаш душман менен бестис-бест келүү абалында чабуулга өтүү жанакокустанчабуулга өтүүсүлдөрү.....	101
1.2. Жөө тартиште чабуулга өтүү.....	105

2-бөлүм. ТУРГАН ОРДУНДА КАРТАСЫЗ ОРИЕНТИР АЛУУ

2.1. Турган ордунда түрдүү шарттарда картасыз ориентир алуунун өзүнөмүнөздүү өзгөчөлүктөрү.....	106
2.2. Предметтердин күнгө салыштырмалуу жайгашуусуна карап горизонттун жактарын аныктоо.....	109

V БӨЛҮК. АТУУ ДАЯРДЫГЫ***ОРДУНДА ТУРУП КЫЙМЫЛСЫЗ ЖАНА ПАЙДА БОЛУУЧУ
БУТАЛАРГА ОК АТУУ***

Турган ордунда кыймылсыз буталарга күндүзү ок атуу. Баштапкы атуу көнүгүйсүн автоматта (пневматикалык куралда, аттуу тренажёрунда жс талаа шартында) аткаруу	111
--	-----

**VI БӨЛҮК. ПРАКТИКАЛЫҚ АСКЕРДИК ДЕНЕ
ТАРБИЯЛЫҚ ДАЯРДЫҚ**

1-бөлүм. ЖАЛПЫ ДЕНЕ ТАРБИЯЛЫҚ ДАЯРДЫҚ

1.1. Экинчи әркін көнүгүүлөр комплекси.....	114
1.2. Күчтүк көнүгүүлөрдүн комплекси.....	119
1.3. Шамдагайлық көнүгүүлөрүнүн комплекси.....	120

**2-бөлүм. ЖАЛГЫЗ ТОСКООЛДУКТАР ТИЛКЕСИ
(КАТАРЫ)НЕН ӨТҮҮ**

2.1. Тооскоолдуктар тилкеси элементтери жана ашып өтүү тартиби менен тааныштуу. Жалгыз тооскоолдуктардан өтүү усулдары жана аларды ашып өтүү көнүгүүлөрү. Тооскоолдуктар тилкесиндеңги тооскоолдор комплексинең толук өтүүнү үйрөнүү.....	122
2.2. Тооскоолдуктар тилкесиндеңги тооскоолдор комплексинең толук өтүүнү үйрөнүү. Үйрөнгөн көнүгүүлөрдү өркүндөтүү.....	126

VII БӨЛҮК. МЕДИЦИНАЛЫҚ БИЛИМДИН НЕГИЗДЕРИ

**1-бөлүм. ТЫНЧТЫК ДООРУНДА КОШУУНДАРДЫН
МЕДИЦИНАЛЫҚ КАМСЫЗДООСУН ЮШТУРУУНУН
НЕГИЗДЕРИ**

1.1. Тынчтык доорунда аскердик бөлүктүн медициналык пунктүнүн иши.....	127
1.2. Аскердик гигиенанын негиздері.....	129

**2-бөлүм. СОГУШ УБАГЫНДА КОШУУНДАРДЫН
МЕДИЦИНАЛЫҚ КАМСЫЗДАНУУСУН
ЮШТУРУУ НЕГИЗДЕРИ**

2.1. Согуш убагында бөлүмдөр жана аскердик бөлүктөрдө дарытоо-эвакуация иш-чараларының өткөрүүнүн негиздері.....	135
2.2. Медициналык жардамдын түрлөрү. Аскердик бөлүктөгү медициналык пункттүн мүндөттери	136

**3-бөлүм. ЖАРАДАР БОЛГОНДО ЖАНА ЖАБЫҚ ЖАРАКАТТАНУУЛАРДА
АЛГАЧКЫ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ**

3.1. Алгачкы медициналык жардам түшүнүгү. Жаракаттын түрлөрү.....	141
3.2. Кан көтүүдө алгачкы медициналык жардам көрсөтүү.....	
Канктишиң токтотуу.....	147
3.3. Сөөктөрсүнүшүндө алгачкы медициналык жардам көрсөтүү.....	154
3.4. Көз, кулак, мурун, тамак жаракаттанганда алгачкы медициналык жардам көрсөтүү.....	162

**4-бөлүм. РАДИАЦИЯДАН ЖАРАКАТТАНУУ ЖАНА УУЛАНДЫРУУЧУ
ЗАТТАРДАН ЖАБЫРКООНУН АЛДЫН АЛУУ ЖАНА
АЛГАЧКЫ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ**

4.1. Ядро куралынын жарылтуусу натыйжасында бөлүнүп чыккан заттар менен жабыркаганда санитардык иштөө баруу. Ядро куралынын жарылтуу очогунда дарытоо-эвакуация иш-чараларын уюштуруу о.з. көрсөтүлүп жаткан алгачкы медициналык жардамдын көлөмү.....	166
4.2. Химиялык курал колдонулушу натыйжасында жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү.....	169

**5-бөлүм. ЖАРАНДЫК КОРГОНУУ МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТЫН
УЮШТУРУУ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ. ЖАБЫРКАГАН
АДАМГА АЛГАЧКЫ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ
КӨРСӨТҮҮНУ УЮШТУРУУ**

5.1. Жарандык коргонуу медициналык кызматын уюштуруу жана анын милдеттери. Жарандык коргонуунун аскердештирилбесин медициналык түзүмдерүүнүн мүнөздөмөсү жанамалык....	174
5.2. Күйүү, тоңуу жагдайлары жана башка кайгылтуу окуялар болгондо алгачкы медициналык жардам көрсөтүү.....	175
Терминдер.....	190
Шарттуу белгилер.....	191
Пайдаланылганадабияттар.....	192

O'quv nashri

**SHUHRAT SHAVKATOVICH UBAYDULLAYEV,
BAHODIR BERDIYEVICH GAFUROV,
DILNOZA RUZIMATOVNA UBAYDULLAYEVA**

**CHAQIRUVGA QADAR
BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK**

*O'rta ta'lif muassasalarining 11-sinfi va o'rta maxsus,
kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari uchun darslik*

1-nashri

(Qirg'iz tilida)

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tasdiqlagan

Toshkent — «ILM ZIYO» — 2018

Кеторғондор *Н. Надиров, Г. Усманова*

Редактору *К. Токтобаев*

Коркем редактору *Д.Хамидуллаев*

Техникалық редактору *Т.Гречникова*

Корректору *А. Зултихорова*

Басманин лицензиясы АІ № 275, 15.07.2015-yil.

2018-жыл 10-июнда басууга урукеат берилди. Форматы 70×90¹/₁₆.

«Times» арибициде терилип, оғееттискусулда басылды. Басма табагы 12,5.
Эсептик басма табагы 16,9. Шарттуу басма табагы 14,6. 786 пускада басылды.

Буюртма № 183.

Оригинал-макет «ILM ZIYO» басма үйүндо даярдалды. «ILM ZIYO» басма үйү.
Ташкент, Навайй кочосу, 30-үй. Келинүү № 8–18.

**«SHARQ» басма-полиграфиялык
акционердик компаниясынын басмаканасы,
100000, Ташкент шаары, Буюк Турун кочосу, 41-үй.**

*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөтүүчү жадыбал

№	Окуучунун аты-жону	Окуу жылды	Окуу китебинин альшашдаагы абалы	Класс жетекчишиниң колу	Окуу китебинин ташырышдаагы абалы	Класс жетекчишиниң колу
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылнынын аягында кайтарып алынгандан жогорудагы жадыбал класс жетекчиси тарабынан төмөнкү баалоо критерийлеринин негизинде толтурулат:

Жаны	Окуу китебинин биринчи жоку пайдаланууга барылғандеги абалы.
Жакшы	Мукабасы бүтүн, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, жыртылбаган, көчпөгөн, бестериңдө жазуу жана сыйыктар жок.
Канааттандырарлык	Мукабасы ээзилгес, бир аз сыйылыш, честтери жыртылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыраган абалы бар, пайдалануучу тарабынан канаттандыралтуу ондолгон. Ажыраган барактары кайра калыбына келтирүлгес, айрым бестерине сыйылган.
Канааттандырарлык өмөс	Мукабага чийилгес, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жоқ, талап даражасында ондолбогон. Бестерин жыртылган, барактары жетишпейт, сыйып, боёп ташталган. Окуу китебинин калыбына келтирүүгө болбойт.